

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

ГУМАНИТАРДЫК ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК
ИЛИМДЕР БӨЛҮМУ

Ч. АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ
ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ

«ЭЛ АДАБИЯТЫ» СЕРИЯСЫ

ЭР ТАБЫЛДЫ

Кенже эпос

III том

Академик Абдылдажан Акматалиевдин
жалпы редакциясы астында

Түзгөндөр:

Батма Кебекова, Абдылдажан Акматалиев,
Асель Орозбаева

Бишкек
«Аврасия Пресс» – 2015

УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-5
Э 74

Кыргыз Республикасында 2014–2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программысы боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгынын (2014-ж. 2-июнь, № 119) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун (2015-ж. 6-апрель, № 151) негизинде жарык көрдү.

Басмага Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун Окумуштуулар Кеңеши тарафынан сунуш кылышы.

Р е д к е н е ш:

Акматалиев А.А.	Мусаев С.Ж.
Байгазиев С.	Садыков Т.
Жайнакова А.Ж.	Токтоналиев К.Т.
Маразыков Т.	Әркебаев А.Ә.

Р е ц е н з е н т и А.Исаева – филология илимдеринин
кандидаты

Э 74 **Эр Табылды:** Кенже эпос. 3-том./ Түз.
[Б.Кебекова], А. Акматалиев, А. Орозбаева. –
Б.: «Аврасия Пресс», 2015. – 388 б. («Эл адабияты» сериясы)

ISBN 978-9967-464-66-7

«Эр Табылды» – кыргыз калкы басып өткөн катаал күндөрдүн изи, баатырдык күрөштерүнүн, илпери үмүт, ой-тилектеринин элеси, жандуу тарыхы чагылдырылган эпос. Али да эл көңүлүнде, ой-сезиминде күнү бүгүнкүдөй сакталып, бутундөй бир калктын көңүлүн толкутуп, терметкен маани-мазмунунун терендиги, бийик көркөмдүгү менен окурмандардын көркөм табитин канагаттандырган чыгарма.

Э 4702300200-15

УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-5

ISBN 978-9967-464-66-7

© КРУИА, 2015
© «Аврасия Пресс», 2015



«ЭР ТАБЫЛДЫ» – КАЛК ТАРЫХЫНЫН КҮЗГУСУ

Ар бир элдин тарыхында эстен кеткис кыйын кезең, күрдөөлдүү мезгил ырга кошуулуп ырдалат, күүгө салынып чертилет. Ооздон-оозго, муундан-муунга отуп, эпос болуп түрмөктөлөт. Казак жана Орто Азия элдеринин тарыхында мындай кыйын кезеңдердин бири калмак хандарынын жогорку аймакка жорттуул жасаган XV–XVIII кылымдардын аралыгы болуп эсептелет. Бирок кылымдар бою со зулган катаал согуш башынан жоокерчилик турмушта өзүнүн баатырдыгы менен даңталган кыргыз элин биротоло мөгдүрөтүп, алардын келечекке болгон ишенимин жокко чыгара алган эмес. Теске рисинче, бирде жеңилип, бирде жеңип, бирде куба-нып, бирде кайгырып, нечен оор мүшкүлдөрдү баштарынан өткөрүп келгендигине карабастан, жакшилыктан үмүтүн үзгөн эмес, келечекке ишенимдүү ой жүгүрткөн. Демек, бир ай, бир жыл эмес, кылымдар бою азаттык жолунда жургөн күрөш калк кыялында Жаныш, Байыш, Курманбек, Шырдакбек, Табылды сыйктуу Ата Жүртүнүн эгемендүүлүгү үчүн өз өмүрүн, башын сайган баатырларды жараткан.

Ал эми калктын көркөм дүйнөсүндө жааралган он, каармандардын негизин Курманбек, Шырдакбек өңдүү тарыхый инсандар же турмуштук эле адамдар түзүп, эл өз баатырларынын керт башына эрдик, айкөлдүк, боорукерлик, адилеттүүлүк сыйктуу бардык жакши сапаттарды топтол, алардын кый-

мыл-аракетинде, адилеттүү күрөшүндө өздөрүнүн ошол катаал мезгилдеги жана келечектеги кыялдарын, нукура ойлорун жузөгө ашырган. Мына ушундай эл кыялынын чордонунда түзүлгөн эпостун бири – «Эр Табылды». «Эр Табылды» эпосу – кыргыз калкы басып өткөн катаал күндөрдүн изи, баатырдык күрөштөрүнүн, илгери үмүт, ой-тилектеринин элеси, жандуу тарыхы катарында эл көңүлүндө, ой сезиминде күнү бүгүнкүдөй сакталып, али да бутүндөй бир элдин көңүлүн толкутуп, термелткен идеялык мазмуну бийик, көркөмдүгү жогору чыгарма.

«Эр Табылды» – Кыргызстандын түндүгүндө да, түштүгүндө да айтылып, калкка кеңири тараган көп варианттуу эпос. Бизге Актан Тыныбековдун вариантынан башка эки варианты белгилүү. 1923-жылы К.Мифтаев ошол кезде Сыр дарыя облас-ты, Олук-Ата уезди аталаң аймактын тургуну Дыйканбай уулу Ырысбайдан жазып алган нуска али да Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Манастиануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун корунда сакталууда. Алгач араб алфавитинде жазылып алынгдан болсо да, биздин колго азыркы алфавитке түшүрүлгөн көчүрмөсү гана тийип, ошол боюнча басмага даярдалды (инв. № 19 (212). Алгач кагазга түшкөн нуска колдо болбогондуктан, тексттен орун алган ыр саптарынын орун алмашышы, сөз ордунда болбой калышы, ат жагынан айырмачылык, стилдик жагынан так эместик сыйктуу мүчүлүштөрдүн ким тарабынан кетирилгендигин аныктоо мүмкүн болбоду. Басмага даярдоодо айрым оркоюп көрүнүп турган жерлерине текстологиялык тақтоо иши жургүзүлүп, ошол беттин аягында экспертилди. Ы.Дыйканбаевдин айттуусу боюнча чыгарманын мазмуну төмөнкү окуялардан турат: Эр Табылдынын төре-

лүшү, калмактардын жылкы тийиши, Табылдынын жоо артынан барып, алар менен урушуп жарадар болушу, жаратынан айыгып элине кайтып, кол курал барып калмактар менен экинчи мертебе согушу. Бул варианттан Кудайназар, Алтыбайларга байланыштуу жүргөн ички карама-каршилык орун албайт. Бирок чыгарманын башталышында «Ыламан, Алатан аттуу эки ага-ини» болуп Ыламандан жалгыз Эр Табылды, Алатандын тогуз уулу болгондугу баяндалгандыгына караганда мында деле алгачкы айтылышында ички карама-каршилык орун алган өндүү. Кийин айттуучу көп жерин эсинен чыгарып, түшүрүп койгон көрүнөт. Анткени бул вариант боюнча окуянын схемасы гана тартылып, көңири тармак жайып өнүгө алган эмес. Көлөмү чакан. Чыгарманын мындай чыгып калышына себеп айттуучунун дарамети чектелүү болуп, үйрөнүп алып эсинде сакталып калгандарын гана айтып бергендей түрү бар. Байкоого караганда бул нуска да эл арасында өзүнө таандык өзгөчөлүгү менен көп айтылыш жүргөн өндүү. Башка варианттан айырмаланган окуялык өзгөчөлүктөрү бар. Элдик баатырды сыпаттоодо сүрөттөөнүн байыркы апыртмалуу көркөм нукура формалары колдонулат. Алсак, Табылды төрөлгөндө «бир колуна кан, бир колуна жин кармап тушуп, жер титиреп, таш кулайт, там урайт. Кысыр бээ түүп, түүбас катын төрөп иет. Боконо жүрөк болк этип, бок ичеги солк этип калмак коркот, ай түбүндө алыскы душман коркот».

Табылды эрезеге жетип, жылкысын айдан кеткен калмактын артынан кубалап жөнөгөндө жылкычысы Сарыгул жанына жөлөк болуп, Сары айгырды минип, душманды бир жагынан жапырып кирип салгылашып жүрүп, каза табат. Өзү 32 жеринен найза жеп, уй түгүндөй калмактын курчоосунда калганда бир кудайды жат алып, Арчаторунун жа-

лын жаздык кылыш, качып күтүлат. Жаратынан кан шорголоп айласы куруп турганда сагызгандын айттуусу менен күкүк уя салган терекке келип оруш алат. Бул нускада Табылдыга күкүк көмөк көрсөтүп, суу ташып берип, суусунун кандырат. Кашикарлык молдо досуна канатына байлатып каталып барып берип, жаратынан айыгышына себепчи болот. РДыйканбаевдин вариантынан жогоркудай адам менен канаттуунун достошуп, бири-бирине көмөктөшуп, бири-бириниң дилин, тилин түшүнүшү сыйактуу деталдардын орун алышы жаратылыши менен адамдар дүйнөсүнүн бирдигин тааныган анимизмдик байыркы ишенимдин эпосто сакталып калышынын күбөсү. Бул вариант өзүнүн көлөмү жагынан чакандыгына карабастан, байыркы мотивдердин, көз караштардын алгачкы формасында сакталып калышы менен бааланат.

Жума Жамғырчиеv 1940-жылы Академиянын кол жазмалар коруна «Эр Табылды» эпосунун дагы бир варианттын жазып тапшырат (инв. № 384 (1238)). Бул нуска А.Тыныбековдун айттуусуна көп жагынан ундөш. Мында да окуя схема түрүндө баяндалып, бутак-жаратынан айыгып элине кайтып келип, Кудайназарды өлтүрүшү менен чыгарма бутөт. Табылдынын Чалкалмак менен экинчи жолу урушушу, Торкобек жөнүндөгү окуя орун албайт. Кыскарып калышы ыктымал.

А.Тыныбековдун айттуусунда жогорку варианттарга салыштырганда мазмуну толук, композициялык жагынан тыкан, көркөмдүгү жогору. 1940-ж. Түгөлбай Сыдыкбековдун редакторлугу менен алгач жарык көрөт¹. Басылып чыккан тексттин кол жазмасы сакталып калбагандыктан, басмага кан-

¹ Эр Табылды. Актан Тыныбековдун айттуусунда. Казань – Фрунзе, 1940-ж.

дай принципте даярдалгандыгы жөнүндө жыйынтыктуу ой айттуу кыйын. Бирок эпостун текстине караганда өз доорунун көз карашы, түшүнүгү сакталган. «Эр Табылды» 1957-жылы¹ экинчи жолу басылып чыгат. Кыскача баш сөз жазылган, айрым кайталаолор, маанисиз ыр саптары чектелген түрдө кыскартылган, түшүнүксүз сөздөргө комментарий берилген, орфографиялык жагынан бир топ тақталган өңдүү. 1970-ж. окуучулардын суроосу менен учунчү ирет басмага даярдоо сунуш кылынгандыгына караганда бул вариантын идеялык-мазмунунун терендиги, окуяларынын ырааттуулугу, көркөм айтылышы эске алынса керек. Китептин 1970-жылы² басылышында мурдагы басмага даярдоодо кеткен айрым кемчиликтер эске алынат. Биринчиден, эпостун алгачкы кагазга түшкөн кол жазмасы сакталып калбагандыктан, 1940-жылкы басылышы түп нуска катарында алынат. Эпостун эки китебин салыштырып, текстологиялык байкоо жүргүзүүдө алгачкы басылышынын орун алган айрым ыр түрмөктөрүнүн 1957-жылы чыгышына кирбей калгандыгы аныкталат. Түзүү учурунда жогоркудай кемчиликтин кетирилиши кокустук көрүнүш эмес, өз мезгилиниң саясий жагдайына байланышкан. Анткени эпос басмага даярдалып жаткан жылдарда эл оозеки чыгармачылыгы чыгарма түзүлгөн тарыхый доордон, эл түшүнүгүнөн, аң-сезим, учкул кыялышынан бөлүп алып кароо сыйктуу зияндүү көз караш өкүм сүрүп турган эле. Бир катарлары «Манас» эпосундагы «Чоң казатты» алып таштоо жөнүндө маселе козгосо, айрымдары «кытай» деген этнонимди «калмак» менен алмашты-

¹ Эр Табылды. – Фрунзе, 1957-ж. Түзгөн, баш сөзүн жазган – Жаныбек Төлөев.

² Эр Табылды. «Кыргызстан» басмасы. – Ф., 1970. Түзгөн, баш сөзүн жазган – Батма Кебекова.

руу деген маселени көтөрүшкөн. Натыйжада, калктын көркөм мурасына өзгөртүү киргизип жаткан адамдар эл оозеки чыгармачылыгына, кыргыз фольклористикасына канчалык башаламандыкты киргизип жаткандыгын туюшкан эмес. Сөзсүз, калктын өткөндөгү мурасын баалоодогу жогоркудай башаламандыктар фольклордук чыгармаларды басмага даярдоо ишине да терс таасирин тийгизген.

Сенек мезгилиниң салакасы «Эр Табылды» эпосунун 1957-жылы басылышынан да четтеп кеткен эмес. Алсак, анын текстинен Манастин арбагына (баатырдык эрдигине) шерденүүгө, шыктанууга чакырган төмөнкү ыр саптары кыскартылган:

«Арбагы жоону баспайбы,
Даңқын уккан калмактар
Жүрөгү коркуп жатпайбы,
Даңктуу шердин арбагы
Дүйнө жүзүн баспайбы,
Дүбүрөгөн көп душман,
Түгөл бизден качпайбы.
«Азбыз» – деп жоодон жалтанбай,
Арбактуу эрди козгойлу,
Чындал арбак жар болсо,
Душмандын огун тоспойбу.
Казат учун жааралган,
Канча түрлүү шаар алган,
Кабылан Манас арбагы,
Калайыкка таралган.
Тагдырым сүйүп жол берген,
Алты миң калмак бул тургай,
Алты айлык Бээжин калааны
Алмамбет, Манас эр жеңген.
Айланайын шумкарлар,
Миңгениң бедөө тулпарлар,
Көнүлүгдөн чыгарбай,
Көп айткын Манас арбагын,

«Баабедин» – деп бакыргын,
«Манастан» ураан чакыргын,
«Алмамбет» – деп айкыргын,
Алдыңкы жоону жапыргын.

(«Эр Табылды», Фрунзе–Казань, 1940-жыл, 88-бет.)

Же Кардыгачтын түшүн жорушундагы:

«Калмактан жумшап кул кылып,
Катынын анын күң кылып,
Кас байбиче болосун,
Казына жыйып бул кылып» –

(1-басылышинаң, 195-б.)

сыяктуу ыр жолдору кыскартылган. Мында түзүүчү «куң, кул жумшап» дегенди таптык сезимдин көз карашы менен караса керек. Туурасында бул же тигил эпосту басмага даярдан жатканда ошол чыгарма жаралган доордун тарыхый шарты, өз доорундагы эл түшүнүгү, аң-сезими жана фольклордо калктын кыялдануусунун чагылыш өзгөчөлүгү эске алыныши абзел. Жогорку ыр түрмөктөрүндө душманды (калмакты) женип, кул, күң кылып, көңүлү толуп бейпилчиликте жыргап-куунап жатып калышы жөнүндөгү элдин кыялдануусу, ой-тилеги берилип жатат. Ал эми согуш учурунда туткуундалган адамдардын кул, күңгө айландырылышы тарыхый фактывар менен да бекемделет. Демек, мындаи түшүнүктүн эпостон орун алышынын эч кандай катачылыгы жок. Тагыраак айтканда, ошол доордогу элдин түшүнүгүндө, аң-сезиминде оң көрүнүш катарында бааланып, жоокерчилик замандын жагдайна шайкеш келип турат. Согуштун жылкы тийүү менен башталышы өз мезгили үчүн стратегиялык мааниси болгон. Унаасыз калган тарап жоо артынан кубалап баруу мүмкүнчүлүгүнөн ажы-

раган. «Эр Табылдыда» да Чалкалмак бейкапар жаткан Табылдынын жылкысын тие качат. Ошондуктан элдик баатырдын душмандын артынан кубалап барып оч алуусу, калктын откөндөгү тарткан азап-тозогу учун кек кубалаши – жоокерчилик заман жаратып, өз доорунун тарыхый-турмуштук зарылчылыгынан келип чыккан мотивдерден.

Табылдынын жаратынан айыккандан кийинки «Барып Чалкалмакты чаап, сан кара боз жылкы айдал элге олжолуу кайталы» – деп, Элдиярга кеңеш кылышын өз мезгилиниң түшүнүгү, көз карашы катарында эпосто калтыра берүү керек. «Эр Табылдынын» 1970-жылкы басылышында түзүүчү Б.Кебекова тарабынан жогоркудай кемчиликтер эске алынып, кайтадан калыбына келтирилген. Албетте, мындан мурунку чыгышында көп окуялар кыскарган, эпостун окуясын, көз карашын кийинки доорго жакындаштырууга аракеттенген деген ой калбашы керек. Чыгарма фактыларды бурмалап коюу, ондоо киргизүү сыйктуу кошумчаларга учурабагандыктан, айрым кыскарган ыр түрмөктөрүү анын жалпы салмагын томондото алган эмес. Чындыгында, эпостун окурмандардын суроосу менен учунчү жолу басмага даярдалып отурушу чыгармалын или да калктын эстетикалык, көркөм таби-тин канагаттандырып тургандыгынын кубөсү болгон. 1981-ж. «Кыргызстан» басмасынан ушул эле басылышы баш сөзү кыскарып, кайрадан жарык көрөт.

Эпос калктын тарыхы, турмушу, күрөшү менен кошио жааралып, алардын ой-санаасы, үмүт-тилеги, учкул кыяллы менен биргэ жашады. Балким, Табылды калмак, кыргыз согушунда калктын көз каранды эместигин коргоодо башын сайган тарыхый инсан чыгар. Ошол учун бул ысым калк эсинде бекем сакталып калгандыр. Бул туурасында Белек Солтоноев бир кызыктуу материал берет: «Калмак-

*тар кептап келе жатканда сол кыргызынан Ко-
жожаш, саяк уруусунан Табылды баштаган азамат-
тар душмандын жолун тосуп, катуу каршилык көр-
сөтүшөт»¹. Бирок анын пикири башка тарыхый бу-
лактарда же аңыз-аңгеме, санжырада да бекем-
делбегендиктен, дегеле тарыхый инсан экендинин
аныктоого материал жетишсиз болгондуктан, ке-
лечекте тектала турган маселенин катарында
калтырдык.*

Башка баатырдык эпостор сыйктуу эле «Эр Табылдынын» калыптаныш, осүп-өнүгүш процесси бир топ узак, эки-үч кылымды ичине алат. Натыйжада, чыгарманын ушул аралыкта жомоктук-мифологиялык катмардан тазарып, тарыхый-реалдуу эпостуун деңгээлине көгөрүлгөндүгү ачык байкалат. Алсак, ЫДыйканбаевдин айттуусунда адамдын күштэр дүйнөсү менен карым-катышы, бири-биринин тилин, дилин түшүнүшү, күкүктүн Табылдынын каражарлык молдо досуна кабар жеткириши сыйктуу байыркы түшүнүк сакталган болсо, А.Тыныбековдо реалдуу түрмүш жагдайы көз алдыга тартылат. Элдияр элден кабар алганы кетип, жараты кабылдан эс-учун жоготуп жаткан Табылдынын күкүккө арман-муңун айтып кайрылышы баатырдын оор абалын баяндоодо көркөм ыкманын милдетин аткарып, апыртмалуулуктан реалдуулук маанайга отөт. Эпостуун осүш жолунда анын мазмундук окуяларына, жанрдык табыятына, көркөм ыкма, каражаттарына жана идеялык багытына өзгөрүүлөр, жаңылануулар кирген. А.Тыныбековдун вариантына көз жүгүртсөк, эпостуун өз боюна жаңы окуялар түрмөгүн, түшүнүк көз караштарды сициргендиги ачык байкалат. «Эр Табылды» кыргыздын баатырдык эпосторунда анчалык өнүгө албаган идеялык мотивдин көңири тамырлангандыгы менен

¹ Борбордун кору, инв. №167 (1054), 119-б.

өзгөчөлөнүп турат. Мисалы, эпостун аякташи кыргыздын баатырдык эпостору учун мүнөздүү болгон салттуулуктан айырмаланат. Эгерде «Манас», «Курманбекте» атасынын кунун баласы кууп, соғуш уланып, оч алуу, кек куу курч көтөрүлсө «Эр Табылдыда» окуя эки элдин ынтымакташып, кыз алышып, туугандашып калышы менен аяктайт. Ал эми чыгарманын мындей бүтүшү да жөн-жай кокустук корунуш эмес. Турмуштан келип чыккан зарылчылык. Анткени коом, тарыхый шарт өзгөргөн саиын элдин түшүнүгү, көз карашы да жаңыланат. Коңшу элдердин кылымдар бою бири-бири менен соғушуп, жазыксыздан кан төгүлүп, талоонго түшүп, чабылып чачылыши калкты каттуу бүлгүнчүлүккө түшүргөн. Ошондуктан өз учкул кыялында, ой-санаасында коңшу элдин откөн-кеткен кегин унутуп, кыз алып, кыз беришп, уруш-талашсыз тынчтыкта жашашын эңсешкен. Жогоркудай эл кыялы, ойтилеги оң каарман Табылдынын кыймыл-аракетинде жүзөгө ашкан. Сөзсүз эпоско кирген жаңы мотив элдик баатырдын образына да жаңы сапаттарды кошкон. Бул – оң каармандардын биринчилерден болуп:

«Табылды болсун бала де,
Жүртчулукту сана де,
Кан төгүшүп баш кеспей,
Калк болор жагын кара де.
Откөн ишти ташта де,
Өрнөкту журтка башта де.
Үй чабышып, мал тийбей,
Улгү болсун жашка де.
Калмак, кыргыз баш кошуп,
Калк болуудан качпа де» –

деп, Чалкалмакка элчи жиберип, бейкүтчулукка кол сунушунан көрүнөт. Дегеле, элдик баатырдын бардык кыймыл-аракети эки элдин тынчтыгын биро-

толо камсыз кылууга багышталат. Бул Табылдынын Чалкалмактын олушу менен урушту дароо токтотуп, жазыксыз калмак калкын бөөдө кыргынга учуратуудан баш тартышынан, окуянын аягында калкынын эгемендүүлүгүн сурап, башын тартуу кылып, тизе бүгүп, алдына келген ары терең акылдуу, айдай нурдуу калмак ханынын кызы Торкобекти өзү эмес, Элдиярга алып бершишинен көрүнөт. Бирок эпостогу окуянын жогоркудай жалпы салттуулуктан өзгөчөлөнүп аякталишына карап, «душман жазасыз калат» деген жыйынтык чыкпайт. Мында да душман өз кылган күнөөсү учун жооп берет. Табылдынын тынчтыкка сунган колун четке кагып, кургак намыска алдырам деп, кара ниет Чалкалмак баатырдын колунан ажал табат. Ал эми ички душмандын жок болушу карама-каршилыктуу жагдайды өтөт. Табылдынын энөөлүгүнөн, кечи-римдүү, айкөлдүгүнөн Алтыбай, Кудайназардын жузү көпкө чейин ачылбай, өмүрүнүн аягына чейин Алтыбай тақтыдан түшпөй кала берет. Дегеле эпостун салтында калк душманы жазасыз калбайт. Бул эл оозеки чыгармачылыгында байыртадан көтөрүлүп келе жаткан нүкура идея элдик чыгармада кандай шартта болсо да аягына жеткирилет. «Эр Табылдыда» да калктын ички-сырткы душмандарынын жазаланышы башкacha жагдайды, шартта өткөндүгүнө карабастан, баары бир эпосто адилеттуулук, акыйкаттуулук жеңип чыгат. Өз элине чыккынчылык кылып, душманга онок болгон Кудайназар, Алтыбайлар таякеси Чалкалмак тарабынан өлтүрүлөт.

«Эр Табылды», «Курманбек», «Шырдакбек» сыйкиттуу чыгармалар менен иррегелеш экендингине кара-бастан, жогорку поэмаларда из салынган айрым идеялар бул эпосто кенири чечмеленген. Эпостун башынан аягына чейин эл менен Табылдынын бир-

диги баса белгиленип отурат. Табылды бардык учурда катаган элин жыйнап, алардын кеп-кеңешин угат. Эң майда шаштерден баштап, согуштук ири маселелерге чейин көпчүлүктүн талкуусуна салынат. Ал эми элдик оң каарман менен көпчүлүктүн ортосунда тыгыз байланыштын түзүлүшү анын ички, сырткы душмандарды жеңип чыгышына оболгө түзөт. Кээде Табылдынын калктын пикирине көңүл бөлбөй коюп, үзгүлтүккө учураган учуру да болот. Атасы Эрманканга аш берүү жана көнок чакыруу Уста карыя баштаган айыл аксакалдарынын кеңеши менен өтөт. Ошондой эле аштын отушү, аш үстүндө жолдон атын кошуп, баш байгени ээлеп, чатак чыгарууга аракеттенген Кудайназардын Алтыбай баштаган балдарынан кубаланышы тикеден-тике элдин колдоосунда жузөгө ашат. Кудайназар жана анын балдарынын салттан, нарктан тышкary арсыз кылык-жоруктарын эл өзү ашкерелйт. Окуянын башталышында эле Эр Табылды калктын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, эл адилеттүү каармандын тегерегине топтолот. Айрыкча Табылдынын жарадар болушунда элдин өз баатырын сүйүсү, кадырлоосу таасын сүрөттөлөт. «Табылды өлдү» деген кабарды угуп, жалпы катаган эли аза күтүп, терең кайғыга батса, анын келгенин укканда аттуусунан жөөсү озуп, баласынан карысы озуп, зор кубануу менен алдынан тоосуп чыгышат.

Эпосто элдик баатыр өзүнүн идеалы, умтулуусу, ой-санаасы, айкөлдүгү жагынан Алтыбай, Кудайназардан кескин айырмаланат. Табылдынын аталаш агаларынын жетим бала, жесир катынга көрсөткөн откөн-кеткен кылык-жоруктарын эстен чыгарып:

Чоочун мейман чакырдык,
Чогулушта болуңуз,
Чогулуп түүгөн бололу,
Чогоолдукту коюңуз» –

деп, атасынын ашына урматтап кабар бершиңде өз ара ыдырабай, биримдүүлүккө, ынтымакка чакырган өз доорунун идеалы, калктын ой-санаасы көтөрүлөт. Эпоско кылдат киргизилген сыйчынын сыйны, берген баасы аркылуу Табылдынын образы тереңдейт. Табигый көзү канык, көөнү сергек сыйчы Кудайназардын 60 уулун көргөндө «кабыргасы сөгүлүп, кайгырып жашы төгүлүп, ката болуп зээни кейисе, Табылдынын турпатынан элдин уулун, эл даңазалап жактырган каарманды көрөт. Сыйчынын 60 адамдын ичинен журт башын кармаар, эл кызыкчылыгын, көз каранды эмстегин сактаар бирөөнү таптай, жалгыз Табылдыга көңүл токтомушу элдин өз ишенимин, келечекки тағдырын ага ыйгарышын бекемдеп турат.

Жетим-жесирге кайрымдуу, адилеттүү башкаруучунун образы эчактан эле эл кыялында жашап келген. Эл алардын жасаган иши, ой-пикири аркылуу өз мудоосун, тилеген тилегин жүзөгө ашырган. Не бир жагымдуу ойлорун, келечекке үмүттүү тилектерин өзүнүн сүймөнчүктүү каарманынын тегерегине топтогон. «Эр Табылды» эпосунда да Табылдынын күрөшүнөн, кыймыл-аракетинен эл өз мудоосун табат. Аны жүзөгө ашыруу милдетин элдик баатырга ыйгарат. Эпосто Табылдынын жетим-жесирге кайрымдуулугу, боорукерлиги, адамкерчилиги жогору бааланат. Табылдынын Алтыбайдан калган мал-мулкту калыстык менен элге болуп беришинде калктын кылымдар бою көксөп келген үмүт-тилеги чагылышат. Ал эпосто ачык муноздомөгө ээ болгон:

*«Жесир катын бар болсо,
Жетимиштен кой берди.
Жетим бала бар болсо,
Жети саан уй берди.
Эл ичинде кедейге,
Эки бооз бээ берди,*

*Эси кеткен кемпирге
Эки нарча төө берди».*

Табылдынын күрөшүнүн адилеттүүлүгү, ар бир кыймылы өз уруусунун эгемендүүлүгүн коргоого бағытталгандыгы баса белгиленип отурат. Ошондуктан анын бул же тигил кыймылы бүдөмүктүүлүктүү түүдүрбайт. Эпоско башынан аягына чейин кызыл сыйзык сыйктуу душманга намысты кетирбөө, эл эркиндигин коргоо деген идея бекемделип отурут. Ошондуктан Курманбек сыйктуу Эр Табылдынын да атсыз калгандыгына карабастан, кайраттана бел байлап, жоо артынан кубалай чыгышы чыныгы эрдиктин, кайраттуулуктун үлгүсү катарында даңазаланган. Баатырдык эпостордо элдик баатыр кыйын учурларда, ал эмес өлүм босогосунда турганда да дүрбөлөңгө түшүү, ындыны очуу сыйктуу терс сапаттардан алыстыгы менен бааланат.

Бул оң каарман учун мунөздүү салттуу сапат. Табылдынын образы жалаң гана баатырдыктын эмес, адамкерчиликтин, айкөлдүктүн да үлгүсү боло алат. Кудайназар 60 уулу менен келип, жолдон ат кошуп, баш байгени эзлөгөндө да атасынын ашинда чатак чыгарууну намыс көрүп, Элдиярды тыйып коёт. Айрыкча согуш учурунда чыныгы элдик каармандын жугун толугу менен аркалайт. Ириде кошундун ыңгайы жөнүндө кам көрүп, аларды өргүтүп коюп, өзү күндөп-түндөп ат устүнөн түшпөй, чалгынга чыгат. Кызуулук менен калмак кошунуна кыргын салып жиберген жоокерлерин тыйып:

«Элдияр, Эрмек келгиле,
Эрдиктин ишин билгиле,
Элгө кылдык көп зыян
Эсиңерге салгыла» –

деп, душманга карата да аёо менен мамиле кылып, өзүнүн күрөшүнүн адилеттүүлүгүн айкындайт.

Кыскасы, Табылдынын образына эл өзүнүн нечен бир нукура ойлорун, жылуу сезимдерин, келечекки тилектерин топтогон. Алардын элдик баатырдын кыймыл-аракетинде, күрөшүндө, өз калкына, кошуна, ал эмес душманына болгон мамилесинде жузөгө ашырган. Демек, эл турмушуна, салт-санаасына, ой-тилегине сугарылган он каармандын образы качан да болсо окурмандардын руханий дүйнөсүндө өз маанисин жоготмок эмес.

«Эр Табылды» эпосунда көңири өнүккөн темалардын бири – кыргыз фольклорунда салттуулукту түзгөн достук темасы. Эпосто бул тема Элдияр, Эрмек, Табылдынын тегерегинде бири-бирине жасаган адамкерчиликтүү мамилесинде жузөгө ашат. Алсак, жараты ырбап, эс-учун билбей жаткан Табылдынын Эрмектин көйнөгүнүн жакасын жыттап, тириү экенине «көзү жетип, оору жери басылып», «көзү умачтай ачылып», бир аш бышым бууга алгандай тердешинде достуктун чыныгы символу даңазаланат. Эпостогу Элдияр, Эрмек элдик баатырдын образын көп жагынан толуктан турат. Уч каарманды калктын жалпы кызыкчылыгы, мудөөсү бириктирет. Ары акылдуу, ары аяр, жан аяшпас дос Элдияр бардык убактарда Табылды менен үзөнгүлөш жүрөт, бирге согушат, асыл азабын бирге тартат. Ары акыл-көнеши, ары эрдиги менен элдик баатырдын женишине комөктөш болот. Элдиярдын образында калктын байыркы магиялык ишеними сакталган. Дегеле жаратылыштын ар кандай тургө боёлгон, тускө өткөн кубулуштарын адам эркине баш ийдирүүгө, аны башкарууга аракеттенүүлөр эчактан эл турмушунан, оозеки чыгармачылыгынан орун алып келген. Эпосто жогоркудай ары маанилүү, ары ардактуу милдет Элдиярдын мойнунда жуктөлөт. Элдиярдын кара ташты дубалап, душмандын тылына кара жамгыр жаадырып, өз кошуну учун ыңгайлуу шарт түзүшүндө калк мудөөсү, учкул кыялыш жузөгө ашат.

Эпосто Элдиярдын образы Табылдыдан кийинки негизги каармандан болуп, ал элин-жерин берилип сүйгөн баатыр, жолдоичулукка бекем, камкор, кысталышта ақыл, кыйчалышта жол тапкан аяр, ақылман, чаалыксаң көңүл жубатар сөзмөр каарман катарында бир топ толумдуу түзүлгөн. Анын ак ниет айкөлдүгү, кара кылды как жарган калыстыгы жалаң гана өз элине эмес, душманга жасаган мамилесинен да байкалат. Ал да Табылды сыйактуу эле бекерден эргиши чыгарып, элге зыян келтирууну, кан төгүлүп чабышып-чачылууну жактыра бербейт. Анын аярлыгы, терең ақылман сезгичтиги калк тарабынан жогору бааланат. Ал эпосто:

«Устанын уулу Элдияр,
Кебелбеген күл эле,
Кең ақылман уул эле» –

деген айттуучулук мүнөздөмөдө бекемделет.

Кыргыз эпосторунда жаңы кирген образдын бири – Чалкалмактын кызы Торкобектикаи. Образды жаңы дегенибиз салттуу образ системасынан айырмаланып, калмак калкынын турмушундагы коомдук-социалдык жагдайларга башкacha баа берүүсү, көз карашынын жаңылыгы менен өзгөчөлөнөт. Торкобек эпосто тунук ақылдуу, кылдат сезгич, өз элиниң мүдөөсүн, калк тынчтыгын көрт башынын кызыкчылыгынан жогору койгон аярлыгы артык, алдынала билген, көрөгөч каарман катарында мүнөздөлөт. Ала көөдөн атасы Табылдынын тынчтыкта кол сунуп жиберген элчисинин буту-колун сындырып зынданга салдырганда, Торкобек иштин чатакка айланышын сезип:

«Ханың менен жакшиңаρ,
Калктын камын жебейсиң,
Элге бүлүк түшүрбөй,
Эртөлөп өзүм барсамбы» –

деп, жеңеси аркылуу энесине айттырышында жеке өз кызыкчылыгынан калктын мүдөөсүн, бейкутту-

гун жогору койгондугу ачык көрунөт. Торкобек эки элдин чатагын басуу, өз калкын кыргын-сүргүндөн сактап калуу максатында башынан касташып келген душманына тизе бүгүп, бөлөк элге, башка жерге, өмүрүндө жуздөшүп көрбөгөн күйөөгө бармак болот.

Калмактардын тынчтыгы учун кайындуу кыз аталып, каада менен, нарк менен катарлап себин арттырып, калы килем жаптырып, хан кызы катарында урмат-сый менен ардакталып салттуу үзабастан, беш кыргызды ээрчиp, «качкан кыз» аталаип барууга да макул. Ошондой эле барган жери көңүлүнө ынабаса, ыгын келтириp, баатырдык көрсөтүүгө да даяр. Ал кыздын:

«Баланын байкан эрдигин,
Баатыр болсо жагайын,
Анча-мынча жан болсо,
Айла кылып өлтүрүп,
Айылды аман багайын» –

деген сөзүндө ачык чагылышкан. Торкобек Чалкал-мак Табылдыдан ажал таап, кабыргасы кайышып, кайгыга чөмүлүп турганда да, атасынын кылган иштерин калыстык менен кылдат талдан, кыйышып кылыш чаппастан, атышип өмүр кыйбастан туруп, кыргыз баатырынын алдынан тосуп чыгып, урушту токтотот. Өз калкын берилип сүйгөн Торкобектин бардык кыймыл-аракети калмак элинин жалпы кызыкчылыгынан, алардын бей-кутчулугун, эркиндигин сактоого аракеттенүүдөн келип чыккандыгы эпосто баса белгиленип, бир топ ишенимдүү деңгээлге көтөрүлгөн. Ошондуктан кыргыз угүүчулары учун да Торкобек сүймөнчүктүү каарманга айланып, анын керт башынан, өз жеке кызыкчылыгынан калкынын мудөөсүн жогору коюу сияктуу руханий бийиктик, терең акылман аярлык, кылдат сезгичтик, алдын-ала билген көрөгөчтүк, көз тайгылткан көркөмдүү сулуулук сияк-

туу эл жактырып, идеал туткан жакшы сапаттар топтоштурулган.

Эпосто элестүү түзүлгөн образдардын бири – Кардыгачтыкы. Анда чексиз кайраттуулук, ашкере баатырдык да жок. Жөн-жай өзүнүн табигый сезимтадыгы агасын, эли-жерин берилип сүйүп, анын адилеттүү күрөшүнө, баатырдык иштерине жардамдаш, көмөктөш болууга, ага шарт түзүүгө аракет-тенгендиги менен көңүлдү бурат. Кыз тикеден-тике согуш майданына катышпагандыгы менен бардык тилеги, ой-сезими агасынын кыймыл-аракетине аралашат. Табылдынын жеңишине кубанып, үзгүлтүгүнө каттуу кана чегип, жана тартат. Кардыгачтын бардык кыймыл-аракети, ой-тилеги, эл мүдөөсү, журт кызыкчылыгы, Табылдынын баатырдык күрөшү менен тыгыз байланыштуу сүрөттөлгөн.

Эпосто экинчи катардагы образдарды терс каарман, персонаждар түзөт. Айрыкча жеткилең иштелип, ар тараптуу ачылган образ – Кудайназардыкы. Кудайназар сымап сыйктуу мөлтүлдөп, бирде күү, бирде момун, бирде жоош, бирде кара ниет, митайым, бирде дос, бирде душман, бирде боорукер, бирде таш боор, айттор, ар бир кырдаалга карат жузүн да, сөзүн да өзгөрткөн татаал каарман. Ошондуктан анын чыныгы жузү ары аңкоо, ары энөө Табылды учун көпкө ачылбастан кала берет. Алы жетпеген адамдын алдында тилинен бал тамызып, чечекейин безген жойпу жоош, колунда күчү жок, билеги ичке жетим-жесирлерге кыргыйдай тийип, короосундагы коюн, жалесиндеги жылкысына ээ кылбаган зордукчул Кудайназар эпосто:

«Жетимди малга ээ кылбай,
Жергеси менен жумшап,
Короодон айдал койду алып,
Кулданып кедей бойду алып» –

делип, чыныгы баасын алган. Кудайназардын дагы бир өзгөчөлүгү жокту бардай, барды жоктой сүйлөп,

жан эргитип, көңүл сергиткен сөздүн устаты болуп саналат. Ошондуктан анын кара ниет кылыш-жоруктары укмуштуудай куулуктун, митайым-дыктын, жан эргиткен чечендиктин аркасында жаап жашырылып, көмүскөдө калат. Табылдынын жаратынан айыгып элине кайтышинда калкка жана анын үй-бүлөсүнө көрсөткөн кордугун жаап-жашырып, бардык аракети алардын кызыкчылыгы, мүдөөсү үчүн багытталгандай, бирде жашып, бирде жалынып, актанышынан анын эки жүздүүлүгү ачык көрүнөт. Ары калыс, ары чынчыл, козу жетик сынчы Кудайназарды бир көргөндө эле айра таанып:

«Тилиңде балың бар экен,
Көзүңдө каарың бар экен,
Сөзүңдө заарың бар экен,
Бал тилиңди салганда,
Таш да болсо эриткен,
Таңдайдаа сөөлүң бар экен» –

деп, таамай мүнөздөмө берет. Бирок Кудайназар канчалык бултулдабасын, жамандыкты да, жакшылыкты да таразалай билген эл анын чыныгы жүзүн айра таанып, Ата Журтуна жасаган кастыгы, чыккынчылыгы, калкка, жетим-жесирлерге көрсөткөн зомбулугу үчүн жазаланышын элдик баатырдан талап кылат. Окуянын аягында Кудайназар таякеси Чалкалмактын колунан ажал табат. Анын чагымчылдыгы, күйтүлүгү өз эли эмес, душманга да жага бербейт. Чалкалмак аны элчи катарында урматтап кабыл албастан, бутуколун жанчып, кордук көрсөтүп, зынданга салдырат. Эл өз кыялында эки элдин арасына чагымчылык жасаган Кудайназар өңдүүлөрдүн жок болушун жактырышат. Ошондуктан эпостогу:

«Калкынын канын көп соргон,
Хан да болсо оң болбойт,
Элиниң ыркын кетирген,
Әч кайда барып чоң болбойт» –

деген ыр түрмөктөрү элдин көз карашынын, ой санаасынын корутундусун берет. Эпостогу Табылды менен Кудайназар жана анын балдарынын ортосундагы карама-каршилык жеке адамдардын гана чыр-чатағы эмес. Патриархалдык-феодалдык коомдун ички карама-каршилыгынан, уруу-урруу, ата-атага бөлүнүп, өлкөнүн ички ыдыроосунан чыгып жаткан күрөш. Ошондуктан эпостогу Кудайназар сыйктуу душмандардын жок болушу, өз доорунун талабы, калктын социалдык-турмуштук муктаждыктары менен шайкеш.

Поэмадагы сырткы карама-каршилык калмактын каны Чалкалмакка карши багытталат. Чалкалмак бутундөй өмүрүн жорттуулдарда, баскынчылык согуштарда өткөрөт. Аны каарман өзү да танбайт:

«Эрдемсиген кыргызга
Алда канча кол салдыым,
Капилет элди көп чаптым,
Канчалык олжо мал таптым,
Түйгүн жаткан эл чаптым,
Турпандан эчен олжо алдыым» –

деп мактанич кылат. Чалкалмактын адилетсиздиги мурунку өзү эскерген чабуулдарда гана эмес, кийинки окуялардан да ачык көрүнөт. Анын Табылдынын ооруп жаткандыгынан пайдаланып шашылыш согуш ачышы, капилет жаткан айылды бутундөй аттан ажыратып турup, анын эрдемсип кабар бериши адилеттүүлүккө жатпайт, чыныгы эрдиктин улгусунөн алда канча алыс турат. Тескерисинче, анын ар бир кыймыл-аракетинен адилетсиздик, курулай эрдемсинүү сыйктуу терс сапаттар ачык байкалып турат.

Чалкалмактын зулумдугу, ач көз, ырайымсыздыгы өз элине жасаган катаал мамилесин баяндоодо тереңдейт. Кошунун согушка зордолп айдал киргизет. Эпосто анын баскынчылык жорттуулда-

ры, адилетсиз кыймыл-аракети эл тарабынан колдоого алынбайт. Тескерисинче, анын ишин адилетсиздик катарында ашкөрелеп, кандын каарынан, кандуу кылышынан коркпостон:

«Айдал журуп бул элди,
Далаи кырдың каныбыз,
Ачкадан өлмөк биз болдук,
Араң турат жаныбыз» –

деп, өз нааразылыктарын билдиришет. Чындыгында да Чалкалмактын кыргызга жасаган жорттуулу калмак элинин кызыкчылыгын сактоодон эмес, жеке өзүнүн мүдөөсүн көздөөдөн, оюй олжо, мал-мүлк табуудан келип чыгат. Буга ачык мисал, өзү үңқурдо бекинип жатып алып, Табылдыны алдан колго түшүрүү максатында кундө жүздөн калмакты чубатып жиберип, жети жүз калмактын өлүмүнө себепчи болот. Чалкалмактын өз жеке кызыкчылыгын, өз ыңгайын элинин бейкүтчүлүгүнан жогору койгондугуна кыргыздан барган элчини уруп-сабап, кордук көрсөтүп, эки элдин ортосундагы каршилашууну күрчтүшүшү, эки калкты ынтымакташууга чакырган Табылды, кызы Торкобектин аракеттерин кыянаттык кылышп четке кагышы далил. Кыянатчы Чалкалмактын элдик баатыр тарабынан ажал табышы элдин эзелтен көздөгөн нукура мүдөөсүнүн, ой-санаасынын эпосто кубатталышы жана жүзөгө ашишы болуп саналат.

Чыгарманын алгачкы сюжеттик башаты Табылдынын атасына аш бериши, калмактар менен согушушу, жарат алып айыгышы сыйктуу окуялардын тегерегинде эле журғөн сыйктуу. Буга Б.Дыйканбаев айткан, Ж.Жамгырчиев жыйнап тапшырган (айтуучунун ысмы эскерилген эмес) вариантар ачык далил. Өсүү жолунда алгачкы мазмундук линия бутактанып, кеңири тармак жайган. Алсак, А.Тыныбековдун чыгармачылык

мүмкүнчүлүгү айттуучулук менен гана чектелбейт. Ал эл оозеки чыгармачылыгын терең билген, «Манасты» да аткарып жүргөн, акындыгы да болгон. Бул өзгөчөлүк анын вариантынан ачык эле байкалып турат. Эл менен баатырдын биримдиги, ички, сырткы иштерди акылдашип чечиши сыйктуу демократиялык көз караш А.Тыныбеков айткан нускадан терең өнүт алган. Ошондой эле Кудайназар жана анын балдарынын акылсыздыгы, арамза кымтырлыгы, кара ниеттеги бул варианта реалдуу мүнөздөмөгө ээ болгон. Байкоого караганда калмак ханынын кызы Торкобектин эпоско кириши А.Тыныбековго гана таандык болуп, жеке чыгармачылык өнөрканасынын жемиши болушу ыктымал. Кыскасы, А.Тыныбеков эпостун толук кандуу нускасын түзгөн, окуялары ырааттуу баяндалып, композициялык жагынан тыкан, он, терс каармандардын сипатталышы, жер, суу аттарынын атальшы реалдуу, Ата Журттун эгемендүүлүгүн коргоо идеясы жогорку бийиктиктө чечилген. Ал эми башка эпостордо из салынган проблемалардын чыгармачылык багытта өнүгүш алышы кандайдыр бир деңгээлде А.Тыныбековдун жекечилдик өнөрканасынын «Эр Табылдыга» чагылышкандыгын ачык аныктап турат.

Бул вариант 1970-жылкы басылышы боюнча басмага даярдалды. Алгач кагазга түшкөндүгүн жана байыркы архаико-мифологиялык катмар сакталгандыгын эске алып, көлөмүнүн чакан экендине карабастан, І.Дыйканбаев айткан нусканы да жыйнакка киргиздик, алгач жарык көрмөкчү.

«Эр Табылды» эпосу Ата Журт, Ата Мекен эгемендүүлүгүн коргоо, коңшу элдер менен тынчтыкта жашоо, калкты ынтымактыкка, биримдикке чакыруу сыйктуу азыркы күндө да маанилүү коомдук-социалдык проблемаларды курч көтөрүшү менен баалуу. Ошондуктан чыгарма калкты кайдыгер калтыrbайт.

Батма КЕБЕКОВА

ЭР ТАБЫЛДЫ

(Актан Тыныбековдун
айтуусу боюнча)



Мурунку өткөн заманда катаган деген эли бар, Кара-Тоо деген жери бар, мин үйлүү катаганды бийлеп, Ат-Башы, Нарынды жердеп Омокан деген өткөн. Омокандын Ормонкан, Эрманкан деген эки уулу болгон. Бул Ормонкан, Эрманкан баатыр чыгып, катаган әлин кайтарып, калмактын мизин майтарып, эрдик менен эл багып, катылгандын катыгын берип туруучу эле.

Ормонкандин баласы жок жүрүп өтүп кетти. Эрманкандин мурунку калмак аялынан Кудайназар деген бир уулу болгон. Ал Кудайназар чоноюп бой тартканда эле куу-шум чыкты. Кудайназардын жети уулу болду: Алтыбай, Кенжебай, Олжобай, Аргынбай, Чаргынбай деген балдары өзү менен тен өсүп, Кудайназар өзүн өзү бийлеп, өз алдынча сүйлөп, бөлөк айыл болуп, бөтөн сууга конуп, Эрманкандан эл талашып, эрегишип басташып, кармашып чыкты.

Кырк каракчы атанып ууру кылыш, жол тосуп, нар өлтүрсө пул бербей, эр өлтүрсө кун бербей, зордукчул чыкты. Бул Кудайназардын жаман адаттарын койдура албай канча сапар энчи берип жүрүп, Эрманкан айласы кеткенде Кудайназардын энесин колуна берип, өзүн: «Балалыктан кечтим» – деп, көп мал энчи берип, элден, жерден кууп жиберди. Эрманкан элүү жашка чыкканда нойгут элине барып, Агача деген кызды алыш келди.

Агача он жылга чейин төрөбөй жүрдү, Эрманкан алтымыш жашка чыкканда, Агача бир эркек

бала тапты. Атын Табылды коюп, эли-журту сүйүнүп, «карып кеткен кезинде Эрманкан эркек бала-луу болду» дешип калын той берип, тан-тамаша кылып тарашты. Эрманкандын көнүлүк жай болуп, кубаттанып калды.

Агача жана дагы бир кыз тапты, атын Кардыйгач койду. Табылды он үчкө чыкканда, атасы Эрманкан өлдү. Кудайназар келип «энчилеш малым» деп жесир катын Агача, жетим бала Табылдынын малына зордук кылып, мал бөлүп алыш кетти. Табылды он төрт жашка чыкканда, атасынын казынасын ачып, жоо-жарагын алыш, кырк жигит күтүп, Элдияр, Эрмек деген эки досун эненин эмчегин биргө эмишкен бир тууган кылып, кырк жигитин мылтык атуу, кылыш чабуу, найза саюуга маш кылып, атка адис кылып, баатырдык мүнөзгө киришип, кырк жигитине соот, чопкут, чарайна, калкан даярдап, мал-пулдун көзүнө карабай, жоо-жарагын алдырып, атасы Эрманкандан мыкты болду.

Бул арада: «Агам Эрманканга аш берсемби» – деп катаган калын элин жыйнап, кенеш сурап калды. Көпчүлүк эл Эрманканга аш берүүнү макул таап, казак, кыргыз, өзбек элин чакырып, Анжыян, Аркага кабар салып, ашкада даярданып калышты. Табылды ойлонуп: «Күнү катындын баласы болсо да, Эрманкандын уулу деген аты бар эмеспи, Кудайназарга кабар берейин» – деп жазган каты:

«Кудайназар агама,
Атамдай болгон абама,
Алдыңа киши жиберип,
Айттырам кабар мен сага.
Жаш Табылды ининден,
Жесир калган каралуу –
Агача аттуу эненден,
Кудайназар карыга,
Балдарындын баарына.

Дувай салам кат жаздык,
Туугандыгың сагына.
Эрманкан ашын бермекке,
Эли конду жабыла,
Катаган калың тууганың,
Катар конду камына,
Карыябыз эле – деп,
Кат жазды инин жалына,
Каргадай жалғыз иниңдин,
Караан болгун жанына.
Келсин деп сага кат жаздык,
Атаңыздын ашына,
Ак сакал болуп турсун – деп,
Аш берген әлдин башына.
Агалыгың сыйлаган,
Каргадай жетим иниңиз,
Атаң Эрман ашында
Айлыңызды билиңиз,
Алыстан келген көп әлге,
Аралашып жүрүнүз,
Анча-мынча душманга,
Бар эмеспи сүрүнүз.
Чоочун мейман чакырдык,
Чогулушта болунуз,
Чогулуп тууган бололу,
Чогоолдуқту коюнуз.
Келбей жатып калбаңыз,
Кебим ушул, абаке,
Кечирип туруп сынданыз.
Алдына жазган кат ушул,
Айта турган арыз ушул».

Бул катты алыш барып, Кудайназарга берди. Кудайназар катты көрүп, көтөрүлүп: «Мен барып ма-лын, пулун тартып алганда жалғыз кул коркуп калган экен го, дагы жүрөгүн чыгара кат жазып жиберейин» – деп, барган кишиден жазган каты:

«Мен – Кудайназар абаңмын,
Атаңдай болгон агаңмын,
Өзүн келип сүйлөшпей,
Атаңдын көрү куу жалгыз,
Арага киши салганын.
Аш берем деп атана,
Адамсынып калганын,
Атанын малын күттүрбөй,
Акылынды табармын,
Аш үстүнөн көрөрсүн,
Алтымыш менин балдарым.
Ашыктай болгон куу жалгыз,
Атаңда акым көп эле,
Аламын сенден калганын.
Энен калмак эле – деп,
Элден кууган Эрманкан,
Эл ичине тургузбай,
Жерден кууган Эрманкан.
Эрте-кеч кармал мал сойгон,
Жемден кууган Эрманкан.
Атаңдын өчүн аламын,
Аш берсөң мен да барамын.
Ашыктай сендей жалгыздын
Азапка башын саламын,
Ак калпак кыргыз журтумду
Анык колго аламын.
Абалкы болгон кенештен,
Акылсыз кандай каламын?
Аягында кат жазып,
Акчыланып каласын,
Айылды өзүн билгенсип,
Ары жок кандай баласын.
Эр болсоң ашты берип көр,
Эрегишсөң келип көр,
Ээнбаш сендей жалгызды
Эбине салчу мендей шер!
Барсам барып каламын,

Башына балаа саламын.
Баш байгеге сен кулду,
Байге кылышп саямын,
Байбиченин баласы,
Баатыр абаң мен болом.
Агача токол энени,
Аяккы атка саямын!
Кулдугунду билгизип,
Куур тонду кийгизип,
Кунанга байге кылбасам,
Кудайназар атықпай,
Кубултуп атым бурбасам!»

Барган киши бул катты алыш келип, Табылды-
га берди. Табылды бул катты катаган элине окуп
берди. Катагандын карыясы Уста деген Табылды-
нын аяш атасынын айткан сөзү:

«Калын кыргыз катаган,
Ханыбыз эле Эрманкан,
Калмактын сөзүн уктунар,
Кудайназар күү калмак,
Каймана болгон атадан,
Каракчы болуп мал уурдал,
Канча бир жылы жашаган.
Эрманкан кууган элиnen,
Ат-Башы, Нарын жеринен,
Коркпо, балам, Табылды,
Каракчынын кебинен.
Эрманкан ашсыз калабы,
Табылды жаман балабы?
Ушунча журтка бир калмак,
Урушуп бузук салабы?
Камынып ишин қыла бер,
Ойлобой, балам, санааны.
Атадан арам туулган,
Андыктан элден куулган,

Аш үстүндө эр болсо,
Салып көрсүн чуулган».

Көпчүлүк катаган эли Устанын сөзүн макул деп,
уга турган акыл деп таркап, аштын камын кылып
жатышты.

Карыя Уста камынып, калың элди жайгарып,
кен Сон-Көлдүн боюна конуп, Эрманкандын малы-
нан он мин кой, бир мин жылкы, бир жүз төөнү
аттын байгесине арнап бөлүп алыш, кемегени ка-
зып, келген элди тосуп, конок бөлүп кондуруп жа-
тышат. Эмки сөз Кудайназардан болсун.

«Суусамыр чыга жайлаган,
Күлүктөрүн байлаган,
Күндө жарак шайлаган,
Эки жүз түтүн эли бар,
Эпкиндүү кыйын кеби бар,
Үйүндө жатып оолукса,
Кудайназар абаңдын
Аш бердирбес деми бар,
Сон-Көлгө айыл конду – деп,
Угуп калган чени бар.
Кудайназар абаңдын,
Кутургандай көзү бар,
Аш берем десе Табылды,
Кууратам деген сөзү бар.
Аттарын таптап байлады,
Ар жарагын шайлады.
Алтымыш уулун чогултуп,
Аш жөнүнөн сайрады.
«Эрманкан биздин атабыз,
Эмне тынчып жатабыз.
Ок-дарыны калың ал,
Ашта жамбы атабыз.
Конок болуп барабыз,
Байгеге атты чабабыз,

Корсоңдосо жалгыздын
Башын кесип салабыз.
Ашқа жалпы барабыз,
Алтыбайдын күлүгү
Ала-Тоону чабабыз,
Алты сан кыргыз элине
Алтыбайды хан кылып,
Абийирди эми табабыз.
Чүй боюна барып кел,
Чүй өзөнүн чалып кел,
Сокур кара сынчы бар,
Күндөп, түндөп алыш кел.
Ашта сыннын көрөмүн,
Алтымыш уулумду сыннатып,
Акысын толук беремин.
Чатак кылса Табылды,
Чаап алыш келемин.
Эрманкан малын чачамын,
Эртең жолго басамын,
Элден, журттан бөлүнүп,
Эченден бери жашадым,
Карып кеткен кезимде,
Хан көтөрүп баламды
Капамды эми басамын.
Кадырлап жакшы күтпөсө,
Каргадай болгон жалгыздын
Канын суудай чачамын!
Алмадай башын кесемин,
Ачуума тийсе жалгыздын
Айлында кардын эшемин.
Ага болушса катаган,
Ал элден мен да кечемин.
Көл башында Чалкалмак,
Көчүп кирип кетемин» –
Деп, оолугуп аганыз,
Кудайназар абаныз,
Балдарына кеп айтып,

Эрманкандын ашына
Барабыз эртең деп айтып.
Сынчыга киши чаптырып,
Оқ-дарысын арттырып,
Аш сөөлөтү болот – деп,
Сурнайларын тарттырып.
Жабуулап күлүк коштотуп,
Жасоосун жыйнап топтотуп,
Жамбы атууга даярдап,
Жасайыл мылтык октолуп.
Кемегенин башына,
Кеч киргенде абаңыз,
Керней, сурнай тарттырып,
Келип калса Табылды,
Кек алам – деп козгошуп.
Сурнайдын үнү угулуп,
Суу-суудан киши чогулуп,
Кернейдин үнү угулуп,
Кемегенин башына,
Келип жатат ар кайдан,
Ким болду? – деп чубуруп.
Кузгундай көзү кызарган,
Куудай сакал агарган,
Кудайназар чал экен,
Күпшундаган жан экен.
Кулагы типтик укмуштуу,
Минген атын карасан,
Куу байталы бар экен.
Кутургандай көзү бар,
Кубулжуган сөзү бар,
«Куу жалгыз кайда чакыр – деп,
Кудайназар чал экен,
Аган ашкa келди де,
Адамдын баары көрдү де,
Атандын көрү Табылды,
Алдыма келсин бери де.
Көтөртүп койгон үйү жок,

Көрүшүп келген бийи жок,
Аш берем – дейт куу жалгыз,
Ага, ини менен ою жок.
Кабарды катуу салып кел,
Кадырлап мени күтпөдү,
Каргадай болгон жалгызды
Кармап байлап алышп кел,
Жылкысын тийип айдап кел,
Жалгызды кармап байлап кел,
Ачууна тийсе тил албай,
Айлында өзүн жайлап кел.
Алтыбай балам барышп кел,
Эки бала ээрчитип,
Эрдик кылышп айдап кел!» –

деп, Кудайназар кемегени тегеректеп түшүп олтурду. Катаган элинин карыясы аш башкарган ак сакал Уста келип Кудайназарга айткан сөзү:

«Кудайназар аксакал,
Эрманкандын уулусун,
Ашкаба бузук салам – деп,
Эмне кылган жумушун?
Жарайбы сенин өзүнө,
Душмандык кылышп турушун?
Өз атандын ашында
Өкүмдүк кылган урушун,
Аныгын айтсам сен өзүн,
Элден качкан уурусун.
Сен жарагың болсо жамдал чык,
Жасоонду бөлүп камдал чык,
Урушар болсон бери чык,
Укканың ушул эми чык.
Өз атандын ашында
Өлтүрөм сени сөзүмдү ук!
Кармашар болсон бери чык!
Табылды арзан балабы,

Тартынып сенден калабы?
Эрманкандын ашында
Эрдигин калмак салабы,
Калың қыргыз сен кулга
Ээлетип туруп калабы».

Кудайназар Устанын бул сөзүн уккандан кийин деми сууп,: «Аттаналық, аксакал» – деп, калмактар карбаластан аттанып, Таштулганын төрүн көздөй чыгып кетиши.

Алтыбай эки бала ээрчитип алыш, Табылдынын айлын издең бармак болуп аттанган эле. Табылдыга баруудан коркуп келе жатса, алдында калың жылкы жайылып келатканын көрүп: «Эки бәэ кармап алыш барайын» – деп, эки бәэ кармап алыш кайра келди. Келсе кемегенин башында эч бир киши жок. Суу алганы келген эки келинди көрүп, Алтыбайдын айткан сөзү:

«Сууга келген келиндер,
Сураган сөзгө жооп бер,
Коркпогула, балдарым,
Сөз айтамын бери кел.
Кемегенин башында,
Алтымыш уулу кашында,
Ашка келген абабыз,
Алтымышта жашында,
Аппак сакал карыя,
Алардан кабар уктунбу?
Айткыла менден жашыrbай,
Жакшылар тосуп келдиби?
Жайлап жооп бердиби?
Жакшы конок кылууга
Жамааты бөлүп кеттиби?
Аларды топко бөлдүбү?
Табылды бала келдиби?
Таазим менен абама,

Таза салам бердиби?
Аш башкарган ким эле?
Абамдын жайын билдиби?
Айткылачы келиндер,
Алтыбай деген мен болом».

Анда келиндердин Алтыбайга берген жообу:

«Каттаган элден кеп уктук,
Кабарды сизден эми уктук,
Кудайназар келиптири,
Кузгундай бир чал деп уктук.
Эрманкандын уулу – дейт,
Уулу эмес калмак кулу – дейт,
Кемегенин жанынан
Кетирип Уста кууду – дейт,
Алтыбай деген бир уулун,
Арачы кылган әлге – дейт.
Аттанып абаң жөнөптүр,
Таштулганын төргө – дейт.
Сөзүбүз ушул акелер,
Башка сөз жок бизде» – дейт.

Алтыбайдын ачуусу келип: «Менин арачы болгонумду кайдан уккан» – деп, сөзүнүн жалганы чыгып, келиндин чачын жулсамбы, керип салып урсамбы, кебимдин чыкты катасы, кеп салып эли чогулуп кенешип алганбы, куугунтук жеп абакем куулуп төргө барганбы – деп, Алтыбай эки бәэни жетелеп алышп, Таштулганын төрүнө чыгып барып, абасын андан таап алышп, эки бәэни союп, этине мыккап тоюп, жатышп калышты.

Эртең менен Кудайназар балдарын чогултуп алышп айткан сөзү:

«Аксакал болгон кезинде,
Аштан конок жетпесе,
Аш башкарган кишилер,

Аралабай кет десе,
Алтымыш уулум барында,
Аламын жоону деп жүрөм,
Ар ким мага беттесе.
Балдарым бери келинер,
Бабандын сөзүн угунар,
Баарын бирдей балдарым,
Кайраттанып чыгынар.
Табылды жалғыз көрүнсө,
Таш менен жыга урунар,
Алаксыбай, балдарым,
Абандын сөзүн угунар,
Табылды жолун тосунар,
Таамайлап уруп жыгынар,
Катардан минтип калганча,
Кара уруш салып чыгынар.
Каргадай болгон жалғыздын
Карман башын жулунар,
Катаган эли болушса,
Качпай тосуп турунар.
Калмаксын деп четтетсе,
Калыстык кылбай катаган,
Качырып бизге беттешсе,
Бал тилимди салайын,
Баарынарды урдурбай,
Аман алыш калайын.
Куу байтал минип чу коюп,
Хан Чалкалмак тагамдан
Калың кошун алайын,
Катаган элин каптатып,
Карарта чаап салайын.
Астыртан кабар салайын,
Аскерди арбын алайын,
Атандын көрү кыргызды
Абдан чаап салайын.
Аш бийлебей калганча,
Арымдан өлүп калайын!

Аттангыла балдарым,
Ашты көздөй баралық,
Улuu жолдун боюна
Көчө болуп калалық,
Сокур Калча сынчыга
Чубатууга салалық,
Сынга толгон баланы
Хан көтөрүп алалық» –
Деп, абасы айтканда,
Көөкөрдө калган аракты
Көңтерө ичиp салышып,
Абасынын бул сөзүн
Балдары макул алышып,
Абырдан шабыр ат токуп,
Ат токуса бат токуп,
Аттанышып калмактар,
Улuu жолдун боюна,
Таштулганын оюна,
Келип түшүп олтурду.
Табылды кетер жолуна,
Койдой кара таш эниp,
Алтыбай алды колуна,
Жалгызды жыга урам – деп,
Каранып онду-солуна.
Алатоо күлүк ат менен,
Алтыбай турат айкырып,
Арак ичкен калмактар,
Ар кимиси бакырып,
Аркадагы сынчыны
Абаныз алды чакырып.
Кудайназар кеп айтат:
«Кана, сынчым, балынды ач,
Балдарды сына» – деп айтат.
Алтыбайды баштатып,
Алтымыш уулун чубатты,
Кенжебайды баштатып,
Кезеги менен чубатты,

Уландарын чубатып,
Улам бирин сынатып,
Олтура албай аттанып,
Күү байтал менен чуратып,
Балдар чубап бүттү эле,
Баарысы сындан ётту эле,
Кудайназар баатырга
Эми кезек жетти эле,
«Карып калган кезимде
Жакшы сына сынчым» – деп,
Абаңыз сындан ётту эле,
Күү чомморун колго алып,
Сынатып ётуп кетти эле.
Сынчынын өнү бузулуп,
Айталбай сөзү кысылып,
Улуу жолду бет алып,
Тунарып көзү сүзүлүп,
Күү байтал менен дыргытып,
Куюндай чаңын бургутуп,
Кудайназар келди эми.
Кулагын салып сөз угуп,
«Кең Чүй ата жериндей,
Келдим эле элимден,
Кебинди айтчы сынчым – дейт,
Кечиктирбей уксам мен,
Ачык айтып ак сүйлөп,
Айтчы сынчым кебинден,
Алтыбай сынга толдубу
Айттар кезин болдубу.
Кенжебай сынга толдубу,
Кеп салар маалың болдубу,
Карыса да абандын
Башына сыймык кондубу?
Олуж болсон оюнду айт,
Ончулуктуу кебинди айт.
Сынчы болсон сынынды айт,
Сөз жашыrbай чынынды айт.

Сүйүнчүнө төө берем,
Сүйрү әмчектүү бээ берем,
Жолдугуна ат берем,
Кечиктирибей бат берем.
Алты мин түтүн кыргызга
Хан болор балам бар бекен?
Карыса да абакен,
Касиеттүү жан бекен?
Айт сынынды сынчым» – деп,
Абаныз турат энтелеп».

Сокур Кара сынчынын тубаса эки көзү жок туулган киши эле, сынчынын Қудайназарга айткан сөзү:

«Қудайназар агабыз,
Атабыз курдуу абабыз,
Шаштырып мени кыйнайсын,
Шашпаныз түбү ыйлайсын.
Төмөнтон келет калын чан,
Чан ичинде бир топ жан,
Ошол чанды байкачы,
Мен ошол чаңга болдум тан.
Үнүм чыкпайт айтууга,
Койбодун үйгө жатууга,
Берилесин ошол чаң».

Қудайназар ачуусу келип аттан түшө калып, сынчыга айткан сөзү:

«Айтсанчы, сынчы, кебинди,
Азыр табайымбы эбинди,
Алыскуы чанды каратып,
Алаксытам дединби?
Көрүнгөнүн сен айтып,
Жазсанчы көнүл черимди.
Кандай урган сынчысын,
Каптатам сага жинимди.

Кара ниет окшойсун,
Калп айтарың билинди».

Сынчы кабагын түйүп, кашайып жаны күйүп,
Кудайназарга айткан сөзү:

«Кудайназар карыя,
Менин сыным жарыя,
Кара ниет болбостон,
Айтчы элем элдин баарына.
Мени сынга бек тууган,
Эки көзүм жок тууган.
Сындын айт дегенин айтчу элем,
Кой дегенин койчу элем,
Сынап жүргөн сынымды,
Сурадың менин чынымды,
Ачуун келбей угуп тур,
Айттайын эми сырымды.
Көрүнгөнүн айттайын,
Көөнүңе салып кайтайын,
Билингенин айттайын,
Билиндирип кайтайын.
Айтсам сенден өлөрмүн,
Айтпасам сындан өлөрмүн,
Көзүм жок сокур болсом да,
Көп элдин түрүн көрөрмүн.
Алтыбай деген бир уулун
Ала көөдөн жөн экен,
Акылы тайыз бала экен,
Аракка жакшы кызыса,
Алпооз сөзү бар экен.
Көйрөң чалыш кул экен,
Көөсөр* сымак уул экен.
Ачкыл жандуу киши экен,
Алыша кетсем койбойм – деп,
Ишенгени күчү экен.
Катынынын жанынан,
Күндүк жерге жол жүрсө,

Айласы кетчү ит экен.
Кенжебай деген бир уулун,
Керет* сөрөй жан экен,
Өзүнүн боюн көтөргөн,
Кербес сымал бала экен.
Келин, кыздын жанында
Кенеш тапчу ал экен.
Эки көз сөрөй эме экен,
Эстүсүнгөн кул экен,
Кирди-чыкты эси бар,
Кичи пейил уул экен.
Кенжебайдын тилинен,
Чыкпай жүрсөн абаке,
Аштан ачка болбойсун,
Аттан жөө калбайсын.
Анын тилин албасан,
Карып кеткен кезинде,
Кардың ашпа тойбайсун.
Таштабайт сенин көөнүндү,
Жаман кылбайт жөнүндү,
Балдарынды көргөндө,
Кабыргам жаман сөгүлдү,
Бычакка саптык уулун жок,
Кайгырып жашым төгүлдү.
Жалган айтсам онбоюн,
Жалпы балан биригип,
Жан бактыдай көрүндү,
Жаман көрсөн, ак сакал,
Жаныма салгын өлүмдү.
Ачууланба, абаке,
Ашык айтсам өлөйүн,
Абдан жакшы угуп тур.
Өзүндү сынап берейин,
Тилинде балың бар экен,
Көзүндө каарың бар экен.
Эр көкүрөк ээликме
Сөзүндө заарың бар экен.

Бал тилинди салганда,
Таш да болсо эриткен,
Тандайда сөөлүн бар экен.
Бирок ачуун чукул шашылган,
Ақылынды качырган,
Аягына жете албай,
Аш бышымда жазылган,
Жайкы күндүн түрүндөй,
Жаай түшүп ачылган,
Жаалың келсе бир паста,
Жакыным дебей качырган.
Жазгы күндөй сөгүлгөн,
Жалындуу болуп көрүнгөн,
Жаш кезинде абаке,
Жалтанбапсын өлүмдөн.
Жашың отүп кетиптири,
Көрүн жакын көрүнгөн.
Кармаган жерден кан чыккан,
Каарлансан жан чыккан,
Каптап кетти арбагы,
Төмөнкү калың чаң чыккан.
Сыймыгың баштан качыптыр,
Сырттан сөөгүн жашыптыр.
Төмөнкү чандын арбагы,
Абаке сени басыптыр.
Таныпсын жүргөн жолундан,
Таалайың кетип колундан,
Издегениң чыр экен,
Имерип шайтан сонунан.
Балы кетип тилиндин,
Баркы кетип күнүндүн,
Мына, мына, мына, – дейт,
Мен эмес өзүн сына – дейт,
Калың чандын ичинде,
Канзаада неме тура – дейт.
Жакын келди калың чаң,
Чаң ичинде бир топ жан,

Кайсы хандын баласы,
Как ошого болдум тан.
Астында атын карасам,
Айбандан башка түрү бар,
Үстүндө ээсин карасам,
Адамдан башка сүрү бар.
Саадагын белге салынган,
Туяксыз жүрүп атасы
Зарыктырып табылган.
Душманды көздөй бет алса,
Ак жолборстой чамынган,
Кырк жигити кашында,
Кырмызы жоолук башында,
Мүчөлүнөн өтүптүр,
Аттанып он төрт жашында,
Кызыл чийкил жаш бала,
Болот кылыч байланып,
Бозум күштай айланып,
Алма баш мылтык асынып,
Акыл ойлоп озунуп,
Ак ниеттүү боз балдар,
Алган экен кошуулуп,
Арбагы артык бул әлден,
Асманга чаны созулуп.
Жаагынан түк чыккан,
Жалындал көздөн от чыккан,
Ысыгы жайдын аптаптай,
Суугу сырттын шамалдай,
Катар тартып бир топ жан,
Качырганы баландай,
Шилтегени албарстай,
Ирмегени жолборстой,
Бала жолборс өндөнүп,
Ушул кайсы хандын баласы?
Укмуштан угуп жүрчү элек,
Бул эмдигинин Манасы,
Отүп барат мынакей,

Абаке байкап карачы,
Айбатына чыдабай,
Канчасы качып кетти экен,
Балдарынды санаачы».
Чочуп кетип абакен,
Жөлгө көзүн салды эми,
Чанды карап калды эми.
Ысыгы жайдын аптаптай,
Суугу сырттын шамалдай,
Катар тартып бир топ жан,
Качырганы баландай,
Шилтегени албарстай,
Ирмегени жолборстой,
Алдынан чыккан душманын,
Ал кезде тириүү койбостой.
Эки жакты карабай,
Эч кимден жанын аябай,
Эр Табылды көрүндү,
Душманым бар деп санабай,
Арчатору буудандын
Шайбырына төндүрүп,
Басыгына көндүрүп,
Жалан кылыч байланып,
Жагалуу айдай айланып.
Жаалы келип толгонуп,
Жалгыздыгын ойлонуп,
Кызыл жүзү бозоруп,
Ант ичкендей кумсарып,
Кырк жигитин ээрчитип,
Табылды өттү сумсайып.
Чочуганда эрдик жок,
Кудайназар абаныз,
Кубулжуган аганыз,
Алдынан каршы чыга албай,
Айткан сөзүн кылалбай,
Айбатын көрүп баланын
Ал жерге токтоп туралбай,

Ону байталга аттанып,
Кутулар жагын бет алыш,
Сыңчынын сөзүн угалбай,
Жалгызга зыян кыла албай,
Балдарына караса,
Жашырынып калыптыр.
Калың аттын ичинде,
Калкаланып чыга албай.
Алтыбай жүрөт бата албай,
Колунда койдой кара таш,
Коёрго жер жок ката албай,
Кенжебай жүрөт кете албай,
Кекенчине жете албай.
Келжирип мында турганча,
Бая эле кемеге жакка бет албай.
Кудайназар абандын
Күжүру келип курушуп,
Куйкасы жаман тырышып,
Кубат кылган балдарым,
Силерби деп урушуп.
«Алтымыш жаман бергиче,
Ашыктай жалгыз берсечи,
Токсон жаман бергиче,
Томуктай жалгыз берсечи.
Аттангыла, өлүктөр,
Аркасынан барайын,
Бал тилимди салайын,
Эрке атан өскөн жалгызга
Эл болушуп алайын,
Ат үстүндө чыр салбай,
Байгеге атты чабайын.
Калың элди таратып,
Акылын өзүм табайын.
Ашқа конок болоюн,
Абдан этке тоёюн,
Ак сакал деп сыйласа,
Агасындей болоюн.

Алты мин түтүн кыргызга
Хан көтөрүп коёюн.
Арам көөнү бар болсо,
Ашыктай болгон жалгыздын
Алмадай башын алайын.
Ай баткандай кылайын,
Арадан атты кошоюн,
Ашына бузук салайын,
Байгесин зордук кылайын.
Мандалактай жалгызды
Тамырын түптөн жулайын» —

деп, Кудайназар кемегенин башындагы қалың элге келди. Элдин ортосунда эр Табылды аяш атасы Уста менен сүйлөшүп турганын көрдү. Кудайназар: «Жүргүлө, балдар, бүжүрөгөн кошоматчы Уста күл кечеки менин сөзүмдү Табылдыга айтып жатат го. Ачуулунун астынан чыкпа деген, каны суюк жаш бала қагылыша кетип жүрбөсүн — деп, кабагыраак жерге балдарын түшүрүп коюп, кашатчадан карап олтурду.

Ашқа чогулган қалың эл тегерек тартып тен болуп, эл ортосу кен болуп, эр сайышып, балбан күрөшүп, эр энишип, жамбы атышып, тамашасын бүтүрүшүп тараشتый.

Сурнай, керней тартылып,
Ырчылар жар чакырып,
Эртен эрте тургун — деп,
Ат чабар жерге жүргүн — деп,
Табылдынын жарлыгын
Баарың толук билгин — деп.
«Кызыл жарга барасын,
Кыйгас* күлүк чабасын,
Чыгып келсе күлүгүн
Кызык олжо аласын,
Кыябында жок болсо,

Атындын карды ток болсо,
Жүгүрө албай токтолсо,
Байгеден куру каласын».

Көтөргөн үйлөргө бөлүнгөн конокторун алып, көпчүлүк тараап кетишти. Қудайназар айылга батпай, же ашқа келбей эле үйүндө жатпай, же конокко бөлүнбөй, коктудан чыгып көрүнбөй, кайда барарын билбей, калың әлдин жүрүшүн сүйбөй:

«Ачуусу келип бакырып,
Алтыбай деп чакырып,
«Алатоо күлүк атынды,
Тердеткин» – деп камынып,
Талаада жалгыз калганга,
Териккенден чамынып.
Аттан тандап мингин – дейт,
Жылкыны көздөй жүргүн – дейт,
Эки семиз бәэ алып,
Эртелеп бизге келгин – дейт.
«Төргө чыгып баралық,
Эки бәэ союп салалық,
Эрманкандын малынан,
Эптеп өчтү алалық.
Әлдин баарын таратып,
Эрбендеген жалғыздын
Әбин шашпай табалық,
Энебиздин энчисин
Эрибизче алалық» –

деп, Алтыбайга кошуп, төрт уулун аткарып, төрдү карай бет алып барып, жатып калды. Алтыбай Эрманкандын жылкысына барып, эки бәэни кармап алып, эрдемсинип чапкылап абасына барып, эки бәэни союп салып, көк тезекти чон калап, эки бәэнин этинен жая бычып куйкалап, тезектин чогуна эт бышырып жеп, жатып калышты.

«Таң агарып сөгүлдү,
Тараза жылдыз көрүндү,
Калың эл дүрбөп аттанып,
Кызыл-Жарга бет алыш,
Байрактын баары делбиреп,
Жөлектин баары желбиреп,
Ак сакал Уста эл баштап,
Адам калбай айылда
Келе жатат мелтире.

Кызыл-Жарга жыйналды,
Кылкандай құлук чубады,
Кыя тап келген құлуктөр,
Чубабай карап турабы».

Атты айдал, байгени Кызыл-Жарга коюп, Таш-Кечүнү кечирип, Торпу менен түшүрүп, Кыргоонун аягынан атты коё берди. Устанын уулу Элдиярдын Кертабылғы деген аты ыраак чыгыш келатат эле, Таш-Дөбөнүн оюнан, Моло ашуунун сайынан, Кудайназар, Алтыбайдын Алатоо деген атын арадан кошуп, «Алтыбайлап» ат келди, «Кенжебайлап» бат келди, калың байгени калмактар тегеректеп алышып, жөнөшмөк болушту.

Элдияр, Эрмек Табылдыга келишип: «Кана, досум, үй үстүнө келген жоого байгени алдырып жиберебизби? Калмактарга барып катуу уруш салып, калың байгени ажыратып, намысыбызды албайбызбы?» дегенде, Элдияр, Эрмек досуна Табылдынын айткан сөзү:

«Баракелде эки дос,
Ал айтканын чын эле,
Айта турган сын эле.
Бирок менин оюмда
Бир акыл турат уккула.
Калмакка катуу баарбыз,
Кармашып байге аларбыз.

Калың кыргыз элине
Жаманаттуу болорбуз.
Атасынын ашында,
Агасы менен урушуп,
Арсыз бала экен – деп,
Мал талашып жулушуп.
Байкуш бала экен – деп,
Кыргыз-казак көп элге
Жаманаттуу болорбуз,
Андан көрө, досторум,
Баш байгеден кечели,
Бирдин сону байгени
Айдал алыш кетели.
Байгени алыш абакем,
Мактанып калсын бул элге,
Баштагыдан абакем,
Шаттанып калсын бу жерде.
Айланайын, эки дос,
Байгеге уруш кылбайлыш,
Бастырып ага барбайлыш.
Табылды коркуп калды – деп,
Алтыбай акем мактансын,
Кенжебай акем шаттансын.
Алыш кетсин байгени,
Атакемин ашында
Жанжалсыз конок аттансын.
Атамдан калган малы көп,
Казына толгон дилде бар,
Канчалык алтын бизде бар.
Өрүшү толгон жылкы бар,
Өзүнчө далай мүлкү бар,
Короосу толгон кою бар,
Дагы байкап билербиз,
Алардын кандай ою бар,
Мен сурадым, эки дос,
Ушул ишти коюнар».

Табылды эки досун токтотуп, элдин баарын та-ратып ашты өткөрүп жатып калды. Атадан уул туулса ушундай туулсун – деп кыргыз, казак калын жүрт Табылдынын жаш туруп баш болгонуна ыраа-зы болушуп, тараап кетиши.

Кудайназар эл тарагандан кийин: «Малынарды айдал келгиле балдарым» – деп, үйүнө келе берди. Алтыбай, Кенжебай кенешип: «Малды бүгүн өргүтүп алып, эртең айдал кетербиз» – деп, ошол жерге түнөп алып, четинен кармап уч-төрт койду союп салып, жатып калды.

Эртең менен суусап калышкан әкен. Алтыбай инилерине кенеш салды: «Балдар, аттангыла, Та-былдынын үйүнө баралық, энеси сарамжалдуу киши эмеспи, кантсе да арак бардыр, арагынан ичип алып, «Ашта конок бербедин» – деп, таарынчы айтып, нары чети үйүнөн чыккыс кор кылып салып жүрө берели – деди. Алтакемдин бул сезү акыл сез, уга турган макул сез дешип, жөнөп калышты.

Кардыгач жаман түш көрүп, эртең менен туралып, айыл үстү жагындагы дөбөгө жүгүрүп чыгып әки жакты караса, жогортон көп киши келе жатат, бул кишилердин түрү суук көрүнүп әси чыгып, энесине келип айткан сезү:

«Айланайын, энеке,
Жогортон келет бир топ жан,
Тааный албай болдум тан.
Оңой-олтоң эл әмес,
Ондурууучу неме әмес.
Илебине нан бышат,
Камчы басып атына,
Төмөн карай жарышат.
Абакемди тур дечи,
Кырк акем кайда болду әкен,
Кыйкырып бери жүр дечи.
Жүрөгүм согот түрсүлдөп,

Өпкөм кагат бүлкүлдөп,
Кырк акемди чакырып,
Айтсанчы эне келсин – деп.
Абакем жалгыз турганда,
Алыстан душман келбесин,
Айылга келген жоо жаман,
Азапка бизди салбасын,
Арбын киши көрүнөт,
Абама айтчы, энеке,
Ага, инисин жыйнасын» –
Деп, Кардыгач тура албай,
Кайра чуркап барды эле,
Элди карап калды эле,
Жүгүрдү кайра Кардыгач:
«Турса эжен деп абамдар».

Кардыгач үйгө келсе, Табылды төшөгүнөн туруп кийинип жаткан экен. Аны көрүп Кардыгач Элдиярды карай жүгүрүп барса, Элдияр дүрбүсүн алыш, эки жакка салып олтурган экен. Кардыгачты көрүп, Элдиярдын айткан сезү:

«Айланайын, Кардыгач,
Азандан келдин жүгүрүп,
Жогорку элди сен көрүп,
Жоо белем деп түшүнүп,
Анын жайын мен билем,
Алардан коркпо, чырагым.
Ал келаткан топ киши,
Аты чыгып байге алган,
Алардын көөнү жайлантган,
Олжо малдан союшкан,
Этке түндө тоюшкан.
Алтыбай ақыл тапкандыр,
Арак издең чапкандыр.
Агача аяш энемдин
Арагы болсо ичсек – деп,
Ашыгып келе жаткандыр.

Аланқазар кулдарга,
Алдырып кантип коёлук,
Ачуубузга ал тийсе,
Атын жыгып соёлук,
Чочубагын чырагым,
Чогулуп алып баралык».

Ангыча болбой, Алтыбай баштаган алтымыш
калмак келип, Табылдынын үйүнө түшүп калды. Та-
былды атын байлап, алдына орун жайлап, алтын
ооз аркыттан арак куюп, өзү сунуп олтурду.

Аракка кызып калып, Алтыбай оолугуп айткан
сөзү:

«Кечээ күнү кечинде,
Кечке маал бешимде,
Алатоо чыгып байге алып,
Абийир таап олжо алып,
Эрманкандын тукуму,
Өз байгесин өзү алып,
Өкүм сүрүп эл бийлеп,
Өзүнчө сонун шанданып.
Аксакал Кудайназардын
Аты чыгып байге алып,
Атасынын ашында
Алда канча жанданып.
Кыргыз, казак көп элден,
Канчалык күлүк чабылып.
Калың элдин ичинде
Караандатпай ат чыгып,
Сан кара боз байгени
Айдап алып жатканда,
Туугансып жетип келбейсин,
Ашқа келсек алыстан,
Анда конок бербейсин,
Жарыбаган Устадай,
Жакыныңды көрбөйсүн.

Табылды сенин кылышын,
Душманча жүргөн жумушун,
Өлгүчө әстен калбайт го,
Өзүндүн кылган бул ишин,
Өзүмдөн башка жан жок – деп,
Окүмсүнүп журушун.
Арчатору мингесип,
Ашты бийлеп жүргөнсүп,
Бозум күшүн салгансып,
Эл четине конгонсуп,
Атаңдын көрү күү жалгыз,
Кырк жигит жыйнап алгансып,
Кыргызды бийлеп калгансып,
Аркадай болгон жалгыз кул,
Кыйладан өзүн балбансып,
Кермеге атты салгансып,
Кесирленип алгансып,
Келсек ашқа кондурбай,
Кектүү болуп калгансып.
Аш үстүндө уарда,
Алмадай башың жуларда,
Абакем кылды карылык.
Атамдын ашын берем – деп,
Кат жаздын бизди чакырып,
Абакелер көргүн – деп,
Алда канча зарыгып,
Араң келдик үйүнө
Абдан калдык таарынып.
Бүгүн үйгө кетебиз,
Мында туруп нетебиз,
Минте берсен жалгыз кул,
Түбүнө бир күн жетебиз,
Кыйыр айтсаң кокустан,
Каргадай башың кесебиз.
Тууган деп түштүк үйүнө,
Тартуубузду бербесен,
Таарындык сенден кечебиз».

Табылды бул сөздү угуп айткан жообу:

«Баракелде, Алты аке,
Бали ракмат, Кенже аке,
Тууган деп мага келипсин,
Туугандыгын билипсин.
Алатоо күлүк ат чыгып,
Алдыңкы байге алыпсын,
Арадан кошуп атынды,
Анырандап калыпсын.
Алсынчы деп тим койсом,
Адамсынып калыпсын.
Ашқа кел деп кат бердим,
Ашыгып жазып бат бердим.
Атандын ашын билер – деп,
Алдына киши жибердим.
Ашқа барбай калам – деп,
Барсам жанжал салам – деп,
Алдыңкы атын байгеге
Табылдыны саям – деп,
Арбак урган Алтыбай,
Атаң экөөң кат жаздын,
Ага кошуп мөөр бастын,
Кишимди кайра жөнөтүп,
Атын жыгып алыпсын,
Акын бардай жөөлөтүп,
Тууган сендей болобу,
Чакырса келбей коёбу?
Алыстан чондук көрсөтүп,
Ашқа конок болобу?
Ары болсо баланын
Атасынын ашында
Мал уурдал соёбу?
Жашында жаман үйрөнгөн,
Жакыр сендей болобу,
Жакынын душман ойлогон,
Баатыр сендей болобу?

Алтыбай келип калганга
Табылды бала коройбу?
Ары жок сендей ууруга
Баш кесип алмак оңойбу?
Таарынчыңды ит уксун,
Ит укпаса ким уксун.
Ууру қылып жан сактап,
Уялбай кайтып дардактап,
Ушинтип оокат қылганча,
Уу ичсенчи сен акмак!
Арак ичип мас болуп,
Айылдан бездин жат болуп,
Алтымыш ууру атыктын,
Атан менен кас болуп,
Адам болсоң элинде
Жүрбөйт белен баш болуп.
Энчиси деп энендин,
Малымды тартып алгансын,
Жесир калган энеме,
Жабырды катуу салгансын.
Түшкөндө жерден баш кескен,
Түгөнгүр кандай балбансын.
Акылыңдын жогунан,
Айылдан кетип калгансын.
Эрманкан менен кас болуп,
Айдалып алыс баргансын.
Кайдан келдиң камынып,
Карышкырдай жабылып.
Катаган элден безгенсин,
Каракчы болуп мал уурдап,
Каралыкка салынып,
Катташпай кандай келбейсин,
Калдыңбы мени сагынып?
Кат берсем аш카 келбейсин,
Кадырың менен жүрбөйсүн.
Кадырласам калмактар,
Как ошону билбейсин.

Кадырын менен тынч кетпей,
Катыныңча тилдесин.
Улуу деп сыйлап отурсам,
Уруулуу кыргыз көп элди
Көнүлүнө илбейсин.
Алтымыш ага-ини сен болсон,
Кырк ага-ини мен болсом,
Чаптырып кантип калайын?»
Элдияр кайда келсин – деп,
Эрмекти бери жүрсүн – деп,
Эрдемсиген немени
Эшикке байлан салсын – деп,
Эр Табылды бакырып,
Элдияр деп чакырып,
Кыраанын үйдөн бакырып,
Кырк жигит деп чакырып.
Алача моюн ак шамшар,
Кармай калып сабынан,
Жүлүп алыш кабынан,
Оң колуна түкүрүп,
Ондоюн деп жүгүрүп.
Алтыбай качты арбандап,
Айласы кетип дардандал.
Куйрукка шамшар жеп алыш,
Куудуруп чыкты барбандап.
Алтыбай качып жорголоп,
Аркадан каны шорголоп,
Анча-мынча калмактар,
Аттарга барып корголоп.
Кубалап чыкты Табылды,
«Кулду тирүү койболоп».
Колу, бутун байла – деп,
Кулду кармап жайла – деп,
Кардыгач чакыр баарысын,
Кырк жигит кеткен кайда? – деп.
Үйдөн чыкты Табылды,
Үркөн калмак камынды.

Үйүрлүү бөрү турабы,
Табылдыга жабылды.
Колдон, буттан алышып,
Короого сүрүп барышып,
Бутунан байлап алышып,
Мойнана жипти салышып,
Тегеректеп калмактар,
Темтендешип чабышып,
Камчы, чочмор, муш менен
Кез келгенин чабышып.
Жыга алышпай жүрүшөт,
Жыйырмасы жабышып,
Сыйыртмакты салышып,
Табылды чапкан калмактар,
Талп этип жерге жабышып.
Төртөөнүн башы жарылды,
Экөөнүн мойну кабышып,
Агача менен Кардыгач,
Арачалап жүрүшөт,
Арасына барышып.
«Эки тууган урушат,
Эртесинде табышат,
Жан соога, балдар, жан соога,
Жалгыздын жанын койгула» –
Деп, Агача жалынса,
Калмактар укпайт кармашып,
Тегеректеп алыштыр,
Табылдыны сабашып.
Кардыгач барат чыркырап,
Алты акелеп буркурап.
«Бир кашык канын берчи – деп,
Бир тууганың эмеспи,
Биз үчүн жанын койчу – деп.
Жалгызды урса көп киши,
Жан соогага берчү – деп».
Алтыбай аны карабайт,
Аяйын деп санабайт.

Ангыча болбой қырк жигит,
Аттанып жетип келди эми,
Алтымыш киши жалғызга
Кылган ишин көрдү эми.
Элдияр кирип аралап,
Эрмек кирди сабалап,
Қырк жигит кирди жабыла,
Қыйланын башын жарапал,
Эрдигине чыдабай,
Калмактар качты талаалап.
Колу сынган калмактар,
Коқуюн айтып буралат.
Жан соогалап Кенжебай,
Камчысын салып мойнуна,
Элдиярдан суранат.
Калмактын баарын байлады,
Карсылдатып айдады.
«Жалғызды талап алғыдай,
Арбак урган Алтыбай,
Бул зордугун кайдагы?» –
Деп, Элдияр турду эми,
Табылдыны боштуп,
Тазалап жұзун жууду эми.
Куйруктан канын чубуртуп,
Алтыбай турат кансырап,
Таяк жеген калмактар,
Талып жатат алсырап.
Камчысын салып мойнуна
Кенжебай келет: «Табылды,
Кечиргин» – деп, жалдырап.
Алтымыш калмак байланып,
Андан көөнү жайланип,
Атка минди Табылды,
Ақ шумкардай айланып.
Талаада жаткан байгени
Табылды барып айдады,
Катаганды чогултуп,

Калын элди жамдады.
Сан кара боз байгени
Такыр айдал келди эми,
Элдин баарын чогултуп,
Энчи кылып берди эми.
Жесир катын бар болсо,
Жетимиштен кой берди.
Жетим бала бар болсо,
Жети саан уй берди,
Эл ичинде кедейге,
Эки бооз бээ берди.
Эси кеткен кемпирге,
Эки нарча төө берди.
Дуванага ат берди,
Дудуктарга тон берди,
Календерге* тай берди,
Кайырчыга кой берди.
Байгенин баарын таратып,
Баланы калкы жаратып,
Эки жүзчө кой берди,
Энчи кылып алғын – деп,
Алтыбай менен жарашибып,
«Эр экен деп Табылды»,
Эли кетти тарашибып.
Эми берди бирдикти
Эли көзүн карашып».

Алтыбай, Кенжебай арак ичебиз дешип, аксым-
дыгын салып, арбын малдан ажырап калып, эки жүз-
дөй койду энчисине алыш барып, жатып калды.

Күндөрдөн күн өтүп, айлардан ай өтүп, бир убак-
тыларда Табылды катуу ооруп калды. Оорусу Қу-
дайназарга угулуп, «Табылды өлөрчө алекте жатат
дейт» деген кабар менен Қудайназар көл башында-
гы Чалкалмак деген баатырга Олжобай деген уулун
чаптырат. «Табылдынын оорусу катуу, ушу кезде
келип жылкысын тийип кеткин – деп». Бул кабар

менен Чалкалмак элин жыйнап, он мин кол алыш, кошуунду кабат мол кылыш, оорукка^{*} колду таштап, беш жүз баатырды өзү баштап, Чалкалмак баатыр ашуунун белинен дүрбүнү салыш карап жатат. Табылды оорудан аман-эсен айыгып, тору этине толо албай, баштагыдай боло албай жүрдү¹. «Аттардын картасын толтуруп алалык» – деп, Арчаторуну баш кылыш, аттардын баарын жазғы көктөмдө ағытыш жиберген.

Кардыгач макмалдан кылган дорбого мейизден жемди салыш, Арчаторуга түшкү жемин берип, жалын тарап, соорусун сылап, күнүгө бир маал барып келүүчү. Арчаторуну жайы-кышы багып жургөн Кардыгач эле.

Чалкалмак бейкүт жаткан Табылдынын жылкысын көрүп, Уч-Нуранын башынан, Нарындын кара ташынан, жылкыны беш жүз баатыры менен келип тийип кетти. Кичи-Нарындын суусунан кецирип жатыш, Чалкалмак ойлонуп, жылкы айдаган баатырларга карап айткан сезү:

«Жылкы айдаган баатырлар,
Ат башын бир аз тартынар,
Баарын келип угуп тур,
Силерге айттар сөзүм бар.
Мен Чалкалмак болгону,
Чалкалмак атка конгону,
Кыргыздан жылкы көп алдым,
Кытайга барып кол салдым.
Казактан жылкы көп алдым,
Кангайга барып кол салдым.
Алты-Шаар, Кашкардан,

¹ «Ошондон» дегендөн баштап, «оюм бар» деген бир абзац текстке байланышы жок кошумча катарында кирген. 1957, 1970-жылкы басылыштарында кыскарған. Орундуу текстологиялык тактоо катары бул жолу да алышып ташталды.

Алтын, күмүш олжо алдым.
Эрдемсиген кыргызга
Алда канча кол салдым.
Бирок менин арманым,
Алдымдан чыккан тоскун жок,
Артымдан келген куугун жок,
Сайышып чыккан баатыр жок,
Салышып чыккан балбан жок.
Калдайган калың кол да жок,
Кармашып чыккан жоо да жок.
Капилет элди көп чаптым.
Канчалык олжо мал таптым.
Туйгун* жаткан эл чаптым,
Турпандан эчен олжо алдым,
Же багалчагым майышып,
Балбандын күчүн көрбөдүм.
Башты жара сайышып,
Баатырдын күчүн көрбөдүм.
Айбалта менен чабышып,
Ат үстүнөн алышып,
Кылычты кыя суурушуп,
Кызыл канга боёлуп,
Кызыгышып урушуп,
Чоюн баш менен чабышып,
Чокуга болжоп салышып,
Ак бараң мылтык атышып,
Аябай канга батышып.
Жаралуу болуп жалдырап,
Жатып калып кансырап,
Сооттун баарын айрышып,
Чопкутту чоюн тытышып,
Бир кумардан чыкпадым,
Ушул менин арманым.
Азыркы айтар сөзүм бул,
Абаң Чалкаш өзүм бул,
Алтымыш ашып жетимишке
Аяк баскан кезим бул.

Жылкыны суудан кечирип,
Өйүзгө чыгып чечинип,
Семизин союп жылкыдан,
Бүгүнчө өргүү болунар.
Күндүн нуру салганда,
Тегиз тийип калганда,
Менден кабар алышаар.
Мага күйбөй кокустан,
Жөнөмөк болуп калсаңар,
Күүгүмдө жолго салынар,
Түнкү серүүн убакта
Төш таянып барышаар.
Көбөөрүгөн жылкыны
Катуу айдал салбаңар!
Түтөк болуп кокустан,
Жалгыз кулун калбасын,
Өзүм салган жаны жол,
Калмак-Ашуу бийик бел,
Кылдаттык менен чубатып,
Малды ашырып кетинер.
Өзүм кайра барайын,
Өзөндүн баарын чалайын,
Өрүштө калган мал болсо,
Калтыrbай айдал алайын,
Бейкут жаткан беренге
Барып кабар салайын,
Эр болсо келсин артымдан
Бир беттешип калайын.
Белгилүү баатыр ал болсо,
Беш күнү удаа сайышып,
Бир кумардан канайын.
Эрманкандын баласын
Эрдигин көрүп алайын.
Эңкейтсем өзүн сайышып,
Ээрчитип силерди
Эртен кайра барайын.
Эчтеме койбой кыргыздан,

Элин чаап алайын!
Туйбай калдым дебесин.
Табылды бушман жебесин,
Ашкере баатыр ал болсо,
Аркадан кууп ал келсин,
Коркуп калса өзүмдөн,
Колоп* калса сөзүмдөн,
Конулда жүрүп күн көрсүн» –

деп, Чалкалмак Карабоз менен бургутуп, артынан чаын дыргытып, кен Нарынды бойлоп, ар түрдүү акыл ойлоп, адыр менен өрөөндү аралап чаап жойлоп, таңдын эре-середе Табылдынын айыллына келип калды. Чалкалмак тегерете карап барсамбы? – деп санап, айылдын үстү кашаттан Табылдыны: «Барсынбы?» – деп кабар салып айткан сөзү:

«Эр Табылды сенсиңби,
Элимде эр жок дейсиңби?
Ээн жаткан жылкынды
Ээлеп алдым билдинби?
Эрманканда өчүмдү,
Эми алдым, балам, көрдүнбү?
Эсине салдым далайды,
Эр экен абам дейсиңби,
Хан Табылды сенсиңби?
Калкымда эр жок дейсиңби?
Калың кара жылкынды,
Калтыrbай алдым, билдинби?
Кармаша албай калдым – деп,
Кайгырып бушман жейсиңби?
Же калкынды жыйнап мага келип,
Кармашуучу эрсисиңби?
Өрүштөн жылкың алдырып,
Өлүк бала жатпай кал,
Жайыттан жылкың алдырып,
Жаман бала жатпай кал!

Ооругум калды белинде,
Оңдодум туюк төрүндү,
Опсуз баатыр болду – деп,
Үктүм эле өзүндү,
Он айдан бери оңолбой,
Оору деп уктум өзүндү.
Балбаның барбы элинде?
Баатырың барбы ченинде?
Беттешер болсоң Табылды,
Эки өргүймүн өзүндүн
Эчен Балгарт жеринде,
Чалкалмак абаң мен болом,
Кабарлаш калың элиңе.
Эр болсоң кууп келип көр,
Эрдигимди билип көр,
Баатыр болсоң, келип көр,
Бастырып бери жүрүп көр.
Балбан болсоң чалышып,
Бабандың күчүн билип көр.
Кош, Табылды, жетим – деп,
Коштошуп эми кеттим – деп.
Карабоз менен занқайып,
Карааны бийик даңкайып,
Тоодой болгон Чалкалмак,
Бастырып кетти ошентип.
Матоодо төөлөр бышкырып,
Улуп-уншуп ит үрүп,
Короодо койлор чуркурап,
Байлоодо уйлар өкүрүп,
Жан алуучу белем – деп,
Кулагын басып кай бирөө
Жата калган бекинип.
Кыраан жолборс қырк баатыр,
«Келүүчү келип калды» – деп,
Жабыла турду секирип,
Мурунтан угуп жүрүүчү,
Чалкалмактан шекшинип.

Беттеше албай калдық – деп,
Кырк жигит кыйла өкүнүп.
Элдияр, Эрмек эки дос,
Энтелеп тура калышып,
Эр Табылды досуна
Ээрчишип барышып:
«Турбайсынбы, Табылды,
Душманың сага камынды,
Чалкалмак үнү чанырды,
Чааптыр жылкы малынды,
Кашаттан кабар берди го,
Чамалап сенин алынды.
Турбайсынбы, Табылды,
Душманың калмак келиптири,
Жайыттагы жылкыны
Жалпы тиип алыштыр,
Сан жылкынды алыштыр,
Буудандын баары калмактын,
Колуна кетип калыштыр,
Ошон үчүн Чалкалмак,
Озунуп кабар салыштыр.
Ат семиртип алам – деп,
Алыскы жолго барам – деп,
Агыттырып аттарды
Азапка салган кандай кеп?
Чалкалмак чапты жылкынды,
Жатасынбы мелтирип?
Калмактын үнүн укпайсын,
Капилет жатып уктайсын,
Карыш жерге баргандай,
Жалғыз жылкы калбаптыр,
Канткенде элди сактайсын?
Уйкудан көзүң ачылбайт,
Кандай курган баласын,
Тушуна келген калмакты
Туйбай жатып аласын!
Чаап кетти Чалкалмак,

Чалкандан түшүп каласын,
Эки этегиң түрүнүп,
Эми кайда барасың?»
Табылдыны ойготуп,
Төшөгүнөн тартты эле,
Элдияр, Эрмек эки дос,
Эбиреп сөзүн айтты эле,
Эр Табылды ошондо
Алп уйкуда жатты эле.
Эми көзүн укаласап,
Кылыш, мылтык жарагын
Керегеден сыйпаласап.
«Элдияр, Эрмек досторум,
Эмне сөздөн козгодун,
Атандын көрү калмактын
Ашуудан алдын тосомун,
Көп жылкыны чубатып,
Көсөөр* калмак өткүчө,
Көп ашууну бүт ашып,
Көлгө түшүп кеткиче,
Калмак-Ашуу ашканча,
Кара-Каман басканча,
Калың малды чубатып,
Калмак алыс кеткиче,
Артынан жөө барамын,
Алыстан көрүп аламын,
Аша турган ашуусун
Андан мурда чаламын,
Ачакей кайкы белестен,
Алдын тосуп каламын.
Алма баш мылтык атамын,
Андан мурун мен барып,
Алдын тосуп жатамын.
Туюкка камап аламын,
Туткунга башын саламын,
Атым жок деп жаткыча,
Турбай азыр барамын,

Ак мөнгүгө саламын,
Кудай алсын калмакты
Кумардан эми канамын.
Элге кабар салбаймын,
Эл жүрөгүн албаймын,
Калкка кабар салбаймын,
Калк жүрөгүн албаймын.
Үч күндүк алыс кетсе да,
Калмакка жетпей калбаймын.
Кырк күнү кырда журсөм да,
Кыйналыш чарчап талбаймын.
Айланайын, кырк досум,
Кыркың бирдей жолдошум,
Элдияр, Эрмек баатырлар,
Эмчектеш болгон жолборсум.
Эриктим деп жүрчү элен,
Эми сага жол болсун.
Ок, дарыны мол алып,
Озунуп мурда жол чалып,
Чалкалмакты талкалап,
Келебиз калың олжо алып.
Капчыгайга салалык,
Кара кыр ашып баралык,
Карышкыр жүрбөс мөнгүдөн,
Карап дүрбү салалык,
Дөөгүрсүгөн калмакты
Көнтөрө сайып алалык.
Аксарбашыл алынар,
Ай түякка чалынар,
Арбакка атап мал союп,
Азық кылыш алынар.
Айланайын, кырк бору,
Атандын көрү калмактын
Аркасынан барынар».
Кырк жигит жатат камынып,
Саадагын белге салынып,
Ача түяк мал союп,

Жөнөмөк болуп қырк баатыр
Чогулушту топтолуп».

Эртен менен Элдияр, Эрмек келип, Табылдыны ойготуп, Чалкалмактын кабарын айтып, чан топлон түшүп жаткан кезде, өзү он төрт жашында, саамайы бар башында, Табылдынын карындашы Кардыгач жыланаяк, жылан баш, карбаластап өзүнчө капаланып бүлүнүп:

«Торкодон кылган көйнөгүн,
Так белине түрүнүп,
Арчатору бууданды,
Айлам келсе алсам – деп,
Абама алыш берсем – деп,
Айылга такыр билинбей,
Аялданып илинбей,
Кеткен экен жүгүрүп.
Таманы жерге так этип,
Эки буттун согончок,
Май куйрукка шак этип.
Улуу жолго салыптыр,
Тан агарып атканда,
Қырк жигит дүрбөп жатканда,
Кардыгач кетип калыптыр.
Аны көргөн киши жок,
Қыз менен элдин иши жок,
Абакем атсыз калды – деп,
Кардыгач күйүп жалын чок,
Өрүшкө барып өксөдү,
Жылкыдан караан көрбөдү.
Колунда алган жеми бар,
Арчатору бууданга
Күндө берер жери бар,
Кайда болсо бууданды
Табамын деген деми бар.
Жайытка келсе жылкы жок,
Жалпы буудан баары жок,

Жашын төгүп Кардыгач,
Жалдырап ыйлайт ичи чок.
«Айланайын, жаныбар,
Арчатору буудансын,
Айбан да болсон жаныбар,
Абама бир туугансын,
Алдына салып Чалкалмак,
Аттардын баарын куугансын,
Айбандыгың болбосо,
Акылың артық бир малсын.
Агадай сыйлап барчу элем,
Айрылып ыйлап мен калдым.
Айбан да болсон билсенчи,
Айланып кайра келсенчи,
Амалым кетип турганда,
Арнаган жемиң жесенчи,
Атадан жалгыз абама
Алпарып сени берсемчи.
Жылкы да болсон билсенчи,
Жылт коюп кайра келсенчи,
Кишиден эстүү мал элен,
Кишенеп кайра келсенчи,
Күйүнгөн мендей байкуштан
Мейизден жемиң жесенчи,
Кишиден жалгыз абама
Сени алпарып берсемчи.
Артындан кууп барууга
Ал душмандан коркомун,
Артындан кууп мен барсам,
Ач билектен албасын,
Ат сооруга салбасын,
Алпарып мендей шордууну
Ашманчы күнү қылбасын.
Калмакка качып кетти – деп,
Калкыма ушак болбосун,
Карындашын жоготсо,
Хан абам сөзгө калбасын», –

Деп буркурап Кардыгач,
Боз-Дөбөдө турду эле.
Сурмалуу көздөн жаш ағып,
Суксурдай баштан тер ағып,
Жаш чыбыктай солкулдал,
Жалооруп ыйлап болкулдал.
Сербейип кырда турганда,
Жогортон чыкты калың чан,
Чан ичинде бир топ жан.
Кардыгач мууну ойлонуп,
Капасы ашып толгонуп,
«Чалкалмак мени көргөн го,
Жер кайгуулдал жол салган,
Жоодон калган мерген го,
Мени көрүп калган го,
Шорумду колго берет го,
Көрбөйт го аккан жашымды,
Жулат го кара чачымды,
Кайыр айтсам чыркырап,
Кесет го алма башымды» –
Деп, ойлонуп Кардыгач,
Дөбөдөгү дөмпөйгөн,
Шыраалжынга жашынды,
Ат таппаган азаптан,
Азыркы кордук ашынды».

Арчатору буудан, жылкыдан кайып тууган, кишиден эстүү мал эмеспи, калың жылкынын сүрөөсү менен караңгыда барган. Чоң шашке болгондо суу ичиш канып, күмга оонап алып, эки жакка көзүн салып, күндө жеген жемин эсине алып, калмакты көрүп кошкурап-бышкырып, үйүр болгон кырк бууданды карап, окуранып кишенеп, Улуу-Сууну бойлоп, кычык менен кылт әтип, кыл куйругу жылт әтип, кутулар өлчөсүнө келгенде, кырк бууданды ээрчитип алдына түшүп, арыштап жөнөгөн экен. Арчатору бууданын, айбандан эстүү жаныбар, ала

келген жанында кырк энчи буудан малы бар. Эки жагын каранып, Кардыгач жаткан дөбөгө келип турган чагы бар.

Ошондо Кардыгач кубанып, Арчаторуга айтканы:

«Айланайын, жаныбар,
Арчатору сен болуп,
Ала келген жанында,
Кырк эки буудан тен болуп,
Эсине түшкөн күндөрү
Мейизден жеген жем болуп,
Аттардын качып ашканы,
Алты адыр бел болуп,
Аябай чуркап жаныбар,
Калган экен тер болуп».
Коркуп жаткан Кардыгач
Козголуп ыргып турду эми,
Макмалдан кылган дорбону
«Мо-молоп» берип сунду эми,
Арчатору буудандын
Башына нокто салды эми,
Арчатору күлүктүн
Оң көзүнөн өптү эми,
Сол көзүнөн өптү эми,
Солкулдап жашын төктү эми.
Жалынан жыттап жалынып,
Соорусун салып саамыгып,
Ат келгенге сүйүнүп,
Айласын таппай оолугуп.
«Мен садага болоюн,
Аркар көздүү буудандар,
Адамга канат учар күш,
Ардактап минген тулпарлар,
Садагаң болсун Кардыгач,
Мейизден жемин беремин,
Кишиден артык көрөмүн.
Асылдан жемиш беремин,

Ат да болсон жаныбар,
Адамга тен көрөмүн.
Ат да болсон буудандар,
Ардактап сени багармын,
Ар кимиңе ылайык
Асылдан жабуу жабармын,
Аманат жандын жайы үчүн
Абийир таап калармын.
Арпа жеген тишинден,
Абама берген күчүндөн,
Күрүч жеген тишинден,
Күндө чапса чарчабас,
Күлүктөр сенин күчүндөн,
Унутулбас бүгүнкү
Удаалаш келген кырк буудан,
Өнүм турмак түшүмдөн» –

деп, Арчатору буудандын жемин берип жетелеп, жөнөйүн деп энтелеп, арка жагын каранса, аттарды кууган калмактар топтошуп, дөбөдөгү аттарды көрүшүп, «жоо экен» деп токтошуп калган экен.

Кардыгач: «Жалгыздыгым билет го, артымдан байкап жүрүшкөн го» – деп, торкодон кылган көйнөгүн чечип алыш бүктөп, Арчаторунун үстүнө салып ыргып минип, ат баштыкты колуна алыш, аркасындагы буудандарды «кыруу-кыруу» деп айкын бөксө жол менен абасынын алдынан тосуп жөнөп бара жатты.

Эр Табылды кырк жигитин ээрчитип, койчулар минип жүргөн Көкчолокту минип, эки буту саландап, эки көзү аландап, нарга кошун артып, жазаильын тартып, кырк жигит жабыла жөө басып, Кара кырды бет алыш, алды жагын каранып, ак жолборстай чамынып келе жатат эле. Алдынан уюган калың чан чыкты. Чанды көрүп, Табылды дурбусун салып карап калды. «Бул кандай чан болду экен? Чалкалмак бизди эптеп айылдан чыгарып ара

жерге жоолоп, кармап алып кетейин деп кароол коюп жаткан экен го?» – деп ойлоду. Дұрбұсұн сала берип, Табылдының айткан сөзү:

«Чын Чалкалмак бу болсо,
Кудай мага берди го,
Кулжа тамга кирди го,
Кул кабакка кирди го,
Куурал тартыш издетпей,
Күпүлума келди го.
Тенир мага берди го,
Теке тамга кирди го,
Темтендетип издетпей,
Тенирсиген чоң қалмак,
Тегеренип келди го.
Атын атып салсамбы,
Аман кармап алсамбы,
Аркасында қалмакка
Анан кийин барсамбы?
Өзүн атып салсамбы,
Өчүмдү эми алсамбы?
Карабоз минип бургутуп,
Қалмактарга барсамбы?
Жылқыдагы қалмакты
Жылас қылып салсамбы!» –
Деп ойлонуп Табылды,
Дұрбұсұн ондоң салды эми,
Уюган чанды бет алып,
Улам карап қалды эми.
Ат көрүнөт, адам жок,
Мал көрүнөт, киши жок,
Жоолуктап көзүн сұртқұлөп,
Жолдошторун тұртқұлөп,
Көз қычығын чукулап,
Жолдошун муштап нукулап.
Бери келгиле баарың – деп,
Кырк жигитти чакырат.

«Калмактан чыккан чаңбы – деп,
Качкан-бозгон малбы? – деп,
Алдынкысы эрбендейт,
Адамзат жанбы?» – деп.
Түз токтотуп караса,
Түгөл баары маралдай,
Чанды көрүп токтолгон,
Эр Табылды баатырын
Түз бастырып бааралбай,
Алдынкысын караса,
Арчатору көрүнөт,
Адамы келет чабалбай,
Анык таанып алган сон,
Айтарга сөзүн таба албай,
Кардыгач экен мингени,
Каңырык түтөп Табылды,
«Кайдан тапкан аттарды,
Кагылайын караптады ай,
Кыз да болсо медерим,
Кысылган бизге Кардыгач,
Кырк буудан таап берерин,
Сүйүнчү, баатыр, кырк бөрү,
Билдинбى жоону женерин.
Билдинер беле кырк туйгун,
Кыздан жардам келерин!
Каргадай болгон медерим,
Кардыгач менин зирегим,
Кадыр алда кудурет,
Кыз да болсо ушуну
Караан кылып бергенин!
Калмактан кантип корколу,
Кыз да болсо жөлөгүм,
Кысылган күндө өбөгүм,
Кырк жигиттин багына
Кызматы үчүн төрөлдүн.
Кыяматтуу бул күндө
Кызмат кылдын чарчабай,

Кыпсындай жалгыз бөбөгүм.
Кыл чачынды сербейтип,
Жан адамга билинбей,
Кагылайын каралдым,
Жалгыз кантип жөнөдүн?»
Деп Табылды буркурап,
Эки көзүн жаш кылып,
Элесин көрүп каткырып,
Тула боюн тер кылып,
Туралбай жашын сел кылып.
Кырк жигит ыйлап буркурап,
Кардыгачты көргөндө,
Кыйкырып баары чуркурап.
Ат үстүнөн алууга,
Ар кимиси умтулат,
Арчатору буудандын
Данканы көккө зыркырап.
Абасын көрүп Кардыгач,
Агалар деп чыркырап,
Жетип келди бир паста
Аткан октой зыркырап.
Көйнөгү жок жыланач,
Топусу жок жылан баш,
Саамайы учуп сербендей,
Көкүлү учуп эрбендей.
Көй буудандын баарынын
Таноолору дердендей.
«Айланайын, кырк аке,
Аттарындын баарысын
Аман алыш келдим» – деп.
Айта албай сөзүн аптыгып,
Чыканактай Кардыгач,
Ирмебей көзүн элендей,
Көтөрүп аттан алышты,
Табылды сурайт: «Каралдым,
Быякка сенин кеткенин,
Билди беле женен?» – деп.

Жооп берди Кардыгач.
«Жок, абаке шашылып,
Жалгыз кеттим эле» – деп,
Көйнөгүн кагып кийинип,
Адамдыгы билинип.
Аты тийип колуна,
Эр Табылды жалгызын,
Көтөрүлүп сүйүнүп.
Калмакка кеткен бууданы,
Кайра колго тийген сон,
Кайраттанып жүгүрүп.
Көйнектүн чанын кагышты,
«Кыямат болуп турганда,
Кыз да болсо Кардыгач,
Алып бердин намысты».
Эр Табылды элөөрүп,
Эрлердин баары делөөрүп,
Карсылдап үндү салды эми,
Каткырышып калды эми,
Кайыптан келген бууданды,
Кармал баары алды эми,
Нокору* жүгөн катышып,
Ноктону атка салды эми.
Тойго барчу эмедей,
Тамашага батышып,
Терин сүртүп алышып,
Ак канкы ээр токушуп,
Арбагы башка конушуп.
Ар кимиси анданып,
Ажыдаардай болушуп.
Жарактын баарын салынып,
Самаган иши табылып,
Чарайна, чопкут, туулга,
Алышкан экен камынып.
Беттешсек деп калмакка,
Берендер турат сагынып.
Жарагынын баарысын,

Даяр кылып жайланып,
Кыл канжыга тээкке
Доолбасты байланып.
Айбалта, чокмор илишип,
Адиистик жагын кырк жигит,
Алган эле билишип.
Акыр заман салсак – деп,
Калмакка жетип беттешип,
Кабыландай тийишип.
Кылышын белге асынып,
Кырка тарта бастырып,
Ат суутуп алсак – деп,
Акылдашып каткырып.
Желектүү найза кылкылдал,
Алма баш мылтык асынып.
Аленгир жаасы кошулуп,
Ар канча душман болсо да,
Айбыкпайт булар чочунуп.
Агалары сөз сурал,
Асмай тартып олтуруп.
«Айланайын, Кардыгач,
Айтчы билген сөзүндү,
Аттарды аман жеткирдин,
Азыр көрдүк көзүндү.
Өгүзгө дары ок артып,
Өр талашып жөө басып,
Өңчөй аган жол тартып,
Өрүштөн жылкы алдырып,
Өжөрлүк менен келаттык,
Өзүн бардың жол чалып,
Өңчөй күлүк ат алып,
Өжөрлонгөн калмактан,
Аттарды кантин куткардың?»
Дешип алар сурашып».

Кардыгач агаларына өзүнүн кантин шашылыш
аттардын артынан кеткенин жана кантин мында

алып келгенин, жоолор артынан кууганын айтып берди.

Укмуштуу сөздү уккан сон, булардын зээни бузулду. Табылды кырк жигит менен кенешип, калың кара катаган элине кабар салуу үчүн Кардыгачтан кат жазып, эл ичинде эстүүлөргө, эбин тапкан сөздүүлөргө, алыссы Жолду көргөндөргө, бирди жыккан балбандарга, душманды сайып алгандарга, аттуу-тондуу алдууларга, алыссы Жолго камдууларга – деп кат жазды.

«Кардыгач ушул катты алпарып аяш атаң Устага бер» – деп, Көкчолокту токуп берип, кол кармашып коштошуп, Табылдынын айткан сөзү:

«Кош, чырагым, турба – деп,
Жолго жолтоо кылба» – деп.
Калың кыргыз элине
Кагаз жазып берди эми,
Кабарлап баарын жыйна – деп,
Эл ичинде эстүүгө,
Эптең кычы сөздүүгө,
Ок-дарылуу мергенге,
Атышаар жоону алууга,
Калк ичинде малдууга,
Билеги күчтүү зардалга*,
Найза сайчу баатырга,
Талаптуу киши бар болсо,
Таштап бириң калтырба.
Катагандын карысы,
Карыя Уста баатырга,
Катынды бергин колуна.
Каргадай жаным сак болсо,
Касиет орноп, бак консо,
Калмакты олжо кыламын.
Кабылып ишим ак болсо,
Кара-Каман, Балгарттан,

Таап алсын барганы,
Кабардашар чак болсо.
Жылкыны кайта айдатам,
Жыйналып барган кол болсо,
Кош, аман бол, ардагым,
Кошмо сөз айтып барбагын.
Абакем кантер экен – деп,
Санаана мени албагын,
Эсинден күн-түн кетирбе,
Эрендердин арбагын
Эрманкан атам жар болсо
Эми сайып келемин», –

деп, Кардыгачты узатып, кырк жигитти алыш, Табылды аттанып жөнөгөндөгү кырк жигиттин сөзү:

«Адам сыны келди го,
Алдам тилек берди го,
Айланайын, Кардыгач,
Аттарды алыш келди го.
Атандын көрү калмак кул,
Алдымдан чыкса өлдү го.
Алыстан көрүп алалык,
Акылды эми табалык,
Калмактар салган жаны жол,
Как ошого баралык.
Карангыда ашалык,
Карагайды аралап,
Капчыгайды басалык,
Караанын көрсөк калмактын
Кар жаадырып салалык,
Кароолду жакшы чалалык», –
Деп, сүйлөшүп кырк баатыр,
Улуу жолго салды эми.
Элдиярды ээрчитип,
Табылды баштап алды эми,
Калмактар салган жол менен,

Карангыда барды эми.
Капка-Ташта бекинип,
Кырк жигит жатып калды эми.
Арчатору ат менен
Ашкере баатыр Табылды,
Кырга чыгып барды эми,
Алтын ооз дүрбүнү,
Ар тараңка сунду эми.
Оорукта* жаткан калмакты,
Оронуп көрүп калды эми.
Калың жылкы, көп калмак,
Казандап түздө жатканын,
Табылды көрүп алды эми.
Өлчөсүн алыш калмактын,
Өнүтүн болжоп салды эми.
Кантер экен калмак – деп,
Кароолду жакшы чалды эми,
Камырабай Табылды,
Кайкыга чаап калды эми.

Калмактар калың жылкыны алыш келип, өргү болуп жатышкан эле. Кароолчусу кайра келип «каран-параан көрбөдүк» деп кабарды берип, чогулушуп олтурдуда. Чалкалмак оолугуп сөзүн баштап калмактарга айтканы:

«Өзүм бүгүн жол чалам,
Өкүмүм угуп отургун,
Алтымыш баатыр аламын,
Ашууну өзүм чаламын.
Өзүм чапкан жаны ашуу,
Белине чейин барамын,
Жол жолоочу көрүнсө,
Айдал алыш келемин,
Жол чалган баатыр көрүнсө,
Байлап алыш келемин,
Табылдыдан көөнүмдү,
Жайлап алыш келемин.

Алтымыш баатыр кошчу алам,
Аттанып езүм жол чалам,
Ашыктыrbай сilerdi
Ат өргүтүп тынчтантып,
Ашууга жете мен барам.
Бүгүн тынчып жатынар,
Өргүү болсун атынар,
Эки күн мында конгула,
Элим өргүү болгула.
Кош башына бир семиз,
Жылкыдан тандап сойгула.
Калың кара кошунум,
Кара этине тойгула,
Чийки эт койбай салгыла,
Бүт бышырып алгыла.
Буту-колду чоюшуп,
Уйкуга мыкты кангыла.
Жылкыны ээн койбостон,
Отуз киши баргыла.
Кезек менен кайтарып,
Эсен багып тургуга.
Оттуу таасим кылгыла.
Олжолуу болгон калың кол,
Ойноп бүгүн жаткыла».

Чалкалмак алтымыш баатырын ээрчитип алыш: «Ашуунун белин чалам» – деп жөнөп кетти. Калың калмак жабыла барып, жылкыны ийрип алыш, кысырак* бээ, кысыр эмди тайга чалманы салып, 32 жылкы кармап келип, кош башына бирден союп, кемегени оюп, этке абдан тоюп, буту-колун чоюп, аттын баарын агытып жатып калышты. Отуз калмак жылкыга аттанып, жылкыны Сары-Белди каярай жайып жөнөштү.

Муну көрүп, Табылды ичинен тынып кымылдалап, ителгидей жымындалап, карап олтурууп, күн батаарда уктап жаткан кырк жигитке келип айткан сөзү:

«Айланайын, кырк жигит,
Аттанып жоого чык, жигит.
Белде жаткан калмактын,
Айтайын сөзүн ук, жигит.
Элдияр, Эрмек эр жигит,
Эми айтам сөздү кел, жигит.
Эненер эркек туугандай,
Сүйүнчүмдү бер, жигит.
Кыргыздан чыккан тандалып,
Кыркың бирдей эр жигит.
Кырандан көрдүм сонунду,
Кызыгын айтам кел, жигит.
Кайыдан дүрбү салдым мен,
Калмактан кабар алдым мен.
Калмактын кылган ишине
Кумардан чыгып кандым мен.
Калың калмак көп жылкы,
Казандап жаткан жер көрдүм,
Кайгуулга* кетти Чалкалмак,
Катасы жок мен көрдүм,
Казан асып, эт салган,
Канды булоон эл көрдүм.
Калың малды кайтарган,
Отуз калмак жесекчи*,
Ошондой сонун эр көрдүм.
Отуз эки жылкыны
Союш кылды бир түндө,
Он мин эл кошун кол көрдүм,
Отту жагып табынган,
Олуя кылып отунду
Укмушту да мен көрдүм.
Оокат кылып жай жаткан,
Обу жок баатыр жан көрдүм.
Ошонун баарын бийлеген,
Опузалап сүйлөгөн,
Чалкалмак деген хан көрдүм.
Кудай берсе тилекти,

Кубантабыз жүрөктү,
Күжурланып эрсинип,
Курчутабыз билекти.
Жылкыга кошуп ат айдал,
Жылкы ичинен эр байлас,
Чалкалмакты саябыз,
Жылгадан тосуп, бер жайлап,
Камынгыла, кырк баатыр,
Карууну жыйнап, бел байлас.
Кар жаадырган Элдияр,
Кара таш салып, күн жайлап.
Каатчылық салалық,
Калмактар качсын сай-сайлап».

Табылды сөзүн бүтүрдү. Кырк жигит карбаласстап жүгүрүп, каткырышып сүйүнүп, каруу жаралын алыш, каттоосу менен соот, чопкуттарын киинип аттанышты. Элдияр кара ташты дубалап кара суунун түбүнө салып таштап, ал да аттанды. Элдияр, Эрмек баш болгон жыйырмасы бир бөлүнүп, Табылды баш болуп жыйырмасы бир бөлүнүп, жылкыны карай баратат.

«Эр Табылды баатырын,
Алдыга жалгыз бастырып,
Арчатору буудандын,
Араандай оозун ачтырып,
Жылаңачтын керүүдө,
Жылкыга келди шаштырып.
Жылкычы калмак уксун – деп,
Күнгүрөнөт наз кылып,
Калмактан кабар билинбейт,
Караса көзгө илинбейт.
Ар өзөндө бир жүздөн,
Алты мин жылкы бириндейт.
Жылкынын алдын жөндөтүп,
Жыйнап кетчү өндөнтүп,
Четин жыйнап топтошуп,

Айдал кетчү окшотуп.
Каскагын^{*} кармап белендереп,
Кайсаландап элендереп.
Качырып чыкса жолборстай,
Кабылан бала чунайып,
Карап жүрөт элендереп.
Кабарым алыш калмактар,
Качып кеткен белем – деп,
Жер арытып желигип,
Желмогуз бала ээлигип,
Жолугарга жоо издең,
Урунарга тоо издең.
Жылгалардан жылкы айдал,
Жыйнап баарын бүт айдал,
Салып жүрөт Табылды,
Оттој күйүп көз жайнап.
Жыланчаңтын чатында,
Көк-Булактын башында,
Бир топ караан көрүндү.
Уктап жатат тизилип,
Үюлушкан топ калмак,
Окчун жатып калыптыр,
Борчук ташка ат байлап,
Көрө коюп Табылды,
Албарс сууруп кынынан,
Аларды карай камынды.
Арчатору атынан
Түшө калыш басты эми,
Байлалуу турган аттардын
Чылбырын кыя чапты эми.
Издең жүргөн душмандын,
Бир тобун мындан тапты эми.
Бууданга ыргып минди эми,
Булардын атын тийди эми,
Жылкыга кошуп аттарды
Жыласын кайра жүрдү эми.
Уктаган калмак туюптур,

Жабыла баары туруптур.
Уйкулуу көзүн сыйпалап,
Аттарын издеп жүрүптүр.
Эрбендеген калмактар,
Ээк алдынан кабылды,
Жагалмайдай качырып,
Жалгыз кирди Табылды,
Аралап өтө бергиче,
Алтоонун башы чабылды.
Бура тартып качырды,
Бириндеп калмак чачылды.
Ойногон калмак экен – деп,
Ойлонуп калмак башында.
Ким экенин биле албай,
Калмакча сүйлөп качырса,
Алмастын көрүп жалынын
Ошондо калмак шашылды.
Он биригин башын чаап,
Жаш Табылды баланын
Жалыны бир аз басылды.
Жоо экенин билген сон,
Аман калган беш калмак,
Ар кайсы жерге жашынды.
Буйдалып мында турбастан,
Табылды кайра жөнөдү.
Калмактар сойгон жылкынын,
Он алтысын төлөдү.
Он бир калмак өлтүрүп,
Жыйырма жигит Табылды,
Жылкыны айдап камынды,
Сөзүн айтса буларга
Сүйүнүп баары жалынды.
Калганын издеп тапсак – деп,
Жигиттер сурап чамынды.
Койгула, балдар, сөзүндү,
Ачкыла эми көзүндү,
Кайнаган калың душман бар,

Ошондо көрөм күчүндү.
Жылкыны жолго салалы,
Кен Балгарттын оюна,
Калтыrbай айдал баралы.
Элдияр менен Эрмектен,
Эптең кабар алалы,
Баарыбыз чогуу баш кошуп,
Малды жыйнап алалы,
Баатырлыкты көрсөтүп,
Калмакка анан баралы.
Элдияр кайда болду экен,
Эмне жумуш кылды экен.
Сайышып жаткан эл барбы,
Салынган кыран бел барбы?
Эмгиче кандай кечикти,
Ээн жаткан мал барбы?
Же калмакка салып бүлүктү,
Кармашып жаткан эр барбы?» —

деп Табылды жигиттерди жылкыга коюп, Элдияр, Эрмекти издең болжошкон Сары-Белдин ак ташына барып отурду.

Калмактар жаткан жерге кар аралаш мөндүр жаап, ат кулагынан шам күйүп, түнгө-түн кошулуп жаткандай болуп көрүнөт.

Элдияр, Эрмек ой-тоонун баарын жойлоп, бириндең жүргөн калмактардын аттарын жылкыга кошуп айдал жер жесеген он беш калмактын төртөөн елтүрүп, бириң кармап алышп байлап келе жатат. Жылкынын каныртын угуп Табылды аттанып, булардын алдынан утурлап бастырып келе жатса, Элдияр, Эрмек баатырлар созолонтуп ышкырып келе жатышат. Аны көрүп Табылдынын көнүлүкөтөрүлүп айткан сөзү:

«Айланайын, Элдияр,
Акжолтой Эрмек баатырлар,
Калың жылкы ичинде,

Калдайган чоочун кишин бар,
Карангыда кашкайып,
Кандай өнөр кылдыңар?
Калың олжо тапкандай,
Аттанып чыкса акжолтой,
Карышкыр сындуу баатырлар,
Атышкан жоого сан колдой,
Алган окшоп көрүндүн,
Аяктуудан мал койбой.
Сапарга чыксан акжолтой,
Сайышкан жоого сан колдой,
Сайып алган окшойсун,
Калмакка жалгыз ат койбой.
Ээр-токум, жүгөнчөн,
Ат көрүнөт жылкыда,
Эки колу байлалуу,
Эр көрүнөт жылкыда,
Эси оогансып калдайган,
Жан көрүнөт жылкыда,
Ээн олжо тапкандай,
Шан көрүнөт жылкыда.
Эчен түрдүү түрлөнгөн,
Мал көрүнөт жылкыда,
Эки досум айтып бер,
Эсен-аман келдинби?
Эмне сөз бар угууга,
Карангыда бардыңбы,
Калмактын колун чалдыңбы?
Катуу жаан, борошо,
Кар жаадырып салдыңбы?
Кайгуулчу болгон калмакты,
Калтыrbай сайып алдыңбы?
Казы жеген калмактын,
Калтыrbай атын алдыңбы?
Же кармашып чыккан эр барбы?
Каршы алдында эл барбы,
Кандай жакка келдик – деп,
Капа болуп калдыңбы?»

Ошондо Элдиярдын Табылдыга айткан сөзү:

«Бардым жылкы четине,
Бардык жоонун бетине,
Бар экен он беш жесекчи,
Ойлонду качып кетүүгө,
Аракет кылдым мен дагы,
Алардын жолун бекүүгө,
Алым келсе түк койбой,
Алсам деп байлап кетүүгө.
Кырк жигит карап турабы,
Кыябы менен жетүүдө,
Кырып кетсек койбой – деп,
Кылыштап башын кесүүдө.
Күнүрт жаап туманда,
Күн жаркылдап турганда,
Калмактар бизди көрүптүр,
Капыстан тосуп өнүптүр.
Канетсе кыргыз экен – деп,
Калың кошун элине
Кабар салсак бекемдеп,
Качмак болуп калганбы,
Кантерин билбей элендеп,
Кабылышып биз менен
Качырып калды серендеп.
Ат башын кайра бурабы,
Кырк жигит карап турабы,
Алдынан чыккан калмактар,
Аралашты бу дагы.
Асмай тартым сайыштык,
Атынан баары кулады,
Кылыштап башын кесишип,
Кыргынды салдык калмакка,
Кызыкка батып минетип,
Кыраандар басты кумарды.
Жылкыны жыйнап айдадык.
Жалгыз калмак калыптыр,

Жылдыrbай колун байладык:
Атка танып шунжуйтуп,
Аны кошо айдадык.
Он төрт калмак бар экен,
Ошонун баарын жайладык.
Калың калмак жагынан,
Кабар алыш барбадык.
Кайгуулчу болгон он бешин,
Катары менен жалмадык.
Жөрөлгө ушул болсун – деп,
Желектүү найза камдадык.
Күндү катуу жайладым,
Күз булуутун байладым.
Күдүргө жылкы түк койбой,
Күрдөлү менен айдадым.
Калмактын атын койбодум,
Карышкырдай жойлодум.
Караным сенин арканда,
Калмакты чаап ойнодум».

Табылды менен Элдияр аман-эсен табышып, калың жылкыга калмактардын атын кошуп алышып, Улуу-Суунун боюна, шар кечүүнүн оюнда, жылкыны суудан кечирип, буудандарды суудан бир аз ичирип, карашибер чалдырып, суусун басып алдырып, кырк жигитке карап, Табылдынын айткан сөзү:

«Айланайын, кырк жолборс,
Кыркын бирдей жан жолдош,
Анттуу досум экөөнөр,
Элдияр, Эрмек эки дос,
Кебиме кулак салгыла,
Ат ооздук таап алгыла.
Тилимди алсан баатырлар,
Калмакка кайра баргыла,
Калыш калган мал болсо,

Калтыrbай такыр алгыла.
Капилет жаткан кезинде,
Каптап кирип калгыла.
Жылкы тийген эрлерди,
Жылас кылып салгыла,
Чалкалмак сындуу баатырдын
Жолун тосуп баргыла.
Буулугуп калган кырк баатыр,
Бир кумардан кангыла.
Кечээ күнү кечинде,
Кечке маал бешимде,
Чалкалмак кеткен чалгынга,
Алтымыш балбан артында.
«Калмак-Ашуу чалам – деп,
Кара кырга барам – деп,
Куугун келсе артымдан,
Курута сайып алам – деп,
Чамам келсе нар жакка
Чаап кирип барам – деп.
Катаган, кыргыз көп элди,
Такыр чаап алам» – деп,
Дөөгүрсүгөн чон калмак,
Кыргызга ойрон салам – деп,
Аттанып чыккан турбайбы.
Аттаналык кырк жигит,
Алдынан жоонун барууга,
Ашууга кеткен калмактын
Айласын көрүп алмакка,
Ачуусу келсе Чалкалмак,
Аттанып кетет нар жакка,
Акылын тапчы кырк жигит,
Атышып жоону алмакка.
А дегенде жылкы алдык,
Аттанасак кандай баатырлар,
Калмакка эми бармакка?»

Табылдынын бул сөзүнө Элдияр мындайча жооп кайтарды:

«Эр Табылды төрөбүз,
Оозундан чыккан сөзүндү,
Нур жаагандай көрөбүз,
Каранғылық капилет,
Калмакка барсак аралап,
Капысынан өлөбүз.
Үй түгүндөй көп әлге,
Уруна кирип барбайлы,
Учурап калып торуна,
Уят болуп калбайлы.
Мал түгүндөй көп әлге,
Батына кирип барбайлы.
Башка чалма салдырып,
Байлоого түшүп калбайлы.
Анда да биздей балбан бар,
Амалдуу кыйла жандар бар.
Кас санашкан душманга,
Каргаша кылчу жандар бар.
Калайыктын ичинде,
Канча түрдүү адам бар,
Калмакта эр жок дейсинбى,
Кармашкан жоону алган бар.
Түн каранғы, күн бүркөк,
Жаап турат аппак кар,
Ат тайгылса кокустан,
Алты миң калмак жабылаар.
Андай болсо кишинин
Айласы кайдан табылар,
Ажыратып алгыча,
Алмадай башы алынар.
Каранғынын көзү жок,
Кагылайын, Табылжан,
Кайра ойлончу эсин бар».
Ушундай айтып кенешин,
Карап турат Элдияр.
«Калмактан калың кол жатат.

Кара курттан мол жатат.
Кара болбой, сен уксан,
Кармаша турган жол жатат,
Кытайдын колу мол жатат,
Кырылса бүтпөс кол жатат.
Капа болбой сен уксан,
Кыйын-кыйын жол жатат.
Жылкыны айдап кетелик,
Жылдырып элге жетелик,
Жымжырт жаткан калмакты
Жылас кылып нетелик.
Табылган атын алалык,
Калганын дагы табалык.
Кар жаадырып жүдөтүп,
Калтыратып үшүтүп,
Калмакты анан чабалык.
Бүгүнчө сабыр кылалык,
Бүтүндөй жоону сынайлык,
Бүлүндүрүп баарын өзүнчө
Бир күндөн кийин чабалык,
Бастырып чыгар аты жок,
Баарыга айттар даты жок,
Кургак турар үйү жок,
Куурабас жоонун күнү жок,
Катуулап күндү жаадырам,
Күнү менен түнү жок,
Ачкадан майып кылабыз,
Анын сонун түнү жок,
Макул десе Табылды,
Барбайлык бүгүн ыгы жок» –

деп, Элдияр сөзүн бүтүрдү. Элдиярдын бул сөзүнө
капа болгонсуп, Табылдынын айткан сөзү:

Кашкайып күлүп Табылды,
«Макул го досум кенешин,
Жесектен карманп өлтүрдүн,
Жер кайкыган немесин,

Наспай тартым сайышып,
Коркуп калган белемсин?
Байлап келдин береги,
Маңоо болгон немесин,
Душманга санат болобу,
Санашиб чабуул коёбу?
Мин койго кирет бир бөрү,
Корккондо Табыл оңобу?
Кырк жигит айтчы сөзүндү,
Же силерге макул болобу?» –

деп Табылды сөзүн бүтүрдү. Кырк жигит кырк ооз сөзүн айтып, аягында Элдиярдын сөзүн макул таап, экинчи кенешти дагы Элдиярга бериши.

Элдияр: «Мына баатырлар, таң супасын салыптыр, тараза жылдыз так ордуна барыптыр. Эки күндиндү күчөтө жаадырып, жылкынын изин бастырып, калмактардын турган жерине, кала берсе тегерегине ат жүре алгыс кар түшүрөмүн. Биз жүргөн жерлер жаркырап ачык болот. Каароол караган Чалкалмакты тосуп баралык, тамашаны капчыгайды салалык» – деди.

Табылды, кырк жигит «Элдияр билсин» деген сөзгө туталангансып олтуруп, «Чалкалмакты тосуп баралык» деген сөзгө кубанып карсылдап күлүп: «Макул, баатыр, макул деп, кана, жылкыдагы байлануу калмакты алыш келгилечи» – деп, ат үстүндөгү калмакты алыш келдирип, санына чылбыр салып, тилге мыкташ канып, бекемдеп атка кайра таңып, жылкыны айдал Жара-Саздын талаасына жайыш таштап, эр Табылды жолду өзү баштап, беш кишини жылкыга коюп, Табылды Талды-Суунун белин ашып, Чалкалмактын жолун тосуп, жатыш алышты.

Чалкалмак алтымыш баатырын алыш, ашуунун жолун чалып, өзү чапкан Жалмак-Ашуунун белин-

де конуп жатып қалған экен. Эртең менен караса, ат бура тартқыс кар түшүп, жол көрүнбөй қалыптыр.

«Жол көрүнбөй мелтирең,
Борошолоп шыбыргак,
Жаап турат басылбай.
Белди кайра бекемдеп,
Капаланат карт қалмак,
Кантин кошко жетем – деп,
Жол көрүнбөй түз болуп,
Сакалы шакшак муз болуп,
Ашууда жатат Чалкалмак,
Ачылбас күнгө туш болуп».

Табылды кароол қарап, қырк жигит уктап, Талды-Суунун белинде Чалкалмакты қарап жаткан кездеги болуп жаткан окуялар.

«Бешим маалы өткөндө,
Дигерге жакын жеткенде,
Калың эл жактан чуу чыгат,
Табылды тыңшап сезгенде.
Улам тыңшап жакындал,
Угулат даана шакылдал.
Мылтыктын үнү көп чыгат,
Удаа-удаа тарсылдал.
Бул эмне дабыш – деп,
Бул дабыш бизден алыс – деп,
Қырк жигитти ойготту,
Қыраандар угул тааныш – деп,
Уруш чыгып қалды бейм,
Ушуну көздөй жарыш – деп.
Үктагандар ойгонуп,
Угулган не деп ойлонуп,
Камынып қалды қырк жигит,
Качырчудай комдонуп.
Аттарын минип алышып,
Аспабын даяр қылышып,

Алдындағы белеске
Аттанып чыгып барышып.
Анық чууну уккан сон,
Ажыдаардай қырқ баатыр,
Жұруп қалды жарышып.
Қырқ жигит менен Табылды,
Кыйкырып баары жабылды,
Урушуп жаткан көп әлге,
Ушулар эми кабылды.
Аралап кирип барды эми,
Айран азыр қалды эми,
Айқайлаган калмакка,
Абдан уруш салды эми.
Карышкыр койго киргендей,
Кырыштан башка жумуш жок,
Ким экени билинбейт,
Мылтыктын үнү күпүлдөйт,
Аралап кирсе чогууга
Чоюн баш үнү дүпүлдөйт.
Калмакка кирди Табылды,
Кабыландай аралап,
Качырган жагын талкалап,
Кайсы бириң жаралап.
Атчан қыргыз, жөө калмак,
Аралашкан чаң болуп,
Ак мейкин талаа, сары өзөн,
Ат тушардан кан болуп.
Аны көргөн адамдын
Ақылы баштан маң болуп.
Мылтыктын үнү быдырап,
Союлдуң үнү дыбырап.
Аттуу, жөөлүү калмактар,
Келип жатат жыбырап.
Көптүгүндө әсеп жок,
Күмурскадай қыбырап.
Кылычтар қызыл кан болуп,
Кызық уруш дан болуп.

Кыргын салган бул ким? – деп,
Кыйлалар жүрөт маң болуп.
Найзалар жүрөт калк этип,
Сайганда ичи жарк этип.
Кыргыздар сайса жөө калмак,
Кырданып кетет талп этип.
Каранғы түшүп баратты,
Кыргыздар ишке жарапшты,
Калмак, кыргыз бөлүнүп,
Эки жакка тараشتы.
Кар үстүндө бир канча,
Караарган өлүк көрүндү,
Калмактан чыгып, кырк жигит,
Кашатка чыгып бөлүндү.
Кыргыздын саны кырк болду,
Өлүккө өзөн жық толду.
Жылкыны көздөй бет алыш,
Кырк жигит түгөл бүт болду.
Жылкыга барып чогулуп,
Эс алыш түшүп олтуруп,
Сөзгө кирди Табылды,
Өзөнгө өлүк толтуруп.
Бүгүнкү кызык күн деди,
Азыр кирди түн деди,
Биз кароолдо жатканда,
Урушту салган ким? – деди.
Жылкыда калган чоң жигит,
Баарынан москоол сом жигит,
Акмат туруп сүйлөдү,
Сөзгө мокок тоң жигит:
«Жылкыны жайып туйдук – дейт,
Асыяк уктап калыппыз,
Кийкыйган дабыш уктук – дейт.
Туя калдык тыбыяп,
Көйүнөт талаа жыбыяп,
Дөңгө чыгып каясак,
Калмактан келет калын эл.

Кумурскадай кыбыяп»¹.
Каткырышып кырк жигит,
«Сүйлө-сүйлө Акы – деп,
Сүйлөй түш Акы дагы – деп,
Сүрүшкөнүң сен айтып,
Көрсөтө турган чагын – деп,
Душманын жойсо эр жигит,
Көтөрүлөт багы – деп.
Ақжолтой Акым айтты – деп,
Алсырап калмак жатты – деп,
Атайын келип бул жерге,
Калмактар кандај қайтты» – деп.
Кайта сурайт Табылды,
Калтыrbай Акы айтчы? – деп.
Тамашага киришип,
Талкак айтып күлүшүп.
Олтурушту кырк жигит,
Бүгүнкү болгон уруштун
Башталганын билишип,
Ақмат айтып түшүнтүп,
Алдық деп жоону ушинтип,
«Түндө жылкы алганда,
Азыраак уруш салганда,
Тириү калган калмактан,
Кошуна качып барыптыр.
Колго кабар салыптыр.
Жыйналып алып көп калмак,
Жылкынын изин чалыптыр.
Жалпы каптап кирсек – деп,
Жылкыны кайра сүрсөк – деп,
Жөө-жаландап келиптири,
Жаныдан күлүк минсек – деп.
Калмакты көрүп качырдык,
Кайра баарын жапырдык.
Калың элге капиталып,

¹ Чулдур жигиттин сүйлөгөнү.

Кармашып бир аз шашылдык.
Жылкыда калган беш киши,
Азбыз деп жоодон качпадык.
Кумурскадай калмактан,
Качмак түгүл шашпадык.
Жылкыга жакын келтирбей,
Тилегине жеткирбей,
Баарын кайра жапырдык.
Балгарттын суусун кечтирибей,
Айбат кылышып алышып,
Аз болсок да салышып,
Аттуу, жөөлүү калмакка,
Аянбай кирдик чабышып.
Аңгыча болбой кырк жигит,
Асабалуу туу алышып,
Айкырып чыкты жарышып.
Эр Табылды баш болуп,
Эрдикти жоого салышып.
Кар үстүнө калмактын,
Канын суудай агызып.
Аман-эсен кырк жигит,
Кошулдук эми табышып», –

деп Акмат сөзүн бүтүрдү. Эр Табылды он кишини жылкыга таштап, отуз жигитин ээрчитип алышып, Улуу-Суу, Балгарттын боюна барышып, калмактын жолун тосуп жатты. Калмактар түнү бою дүрбөшүп, качалы эми жүр дешип, ичинен бузулуп, кардан, жоодон кысылып, карга малтап жүрүп жоодон өлгүчө, качып жүрүп жолдо өлүш керек дешип, туштушунан сөгүлүп, кырк-элүүдөн бөлүнүп, жылдызды белги кылышып, күн чыгышка карай бет алышып, аттуу-жөөлүү болуп качып кетти.

Чалкалмак алтымыш баатыры менен карга чумулуп, жерлерде көчкүгө көмүлүп, кошун карай бет алышып, ар кимиси ар кайдан көрүнүп, көчкүгө алды-

рып көбүн карга чалдырып, он беш гана кишиси менен өзү аман калып, кырк баатырын көчкү алыш, жүргөн жери күз болуп, муруту шак-шак муз толуп, аябай жүдөдү.

«Көрбөгөнү көр болуп,
Элиме кантип жетем – деп,
Ичи жалын бук болуп,
Буюгуп муздал жүргөндө,
Мундашар киши жок болуп.
Күнгү-түнгү кар бузуп,
Күйүккөндөн кан кусуп.
Албын айтып эмдешип,
Аттанып бери кел дешип.
Аттары чарчап жыгылып,
Алдыга бастыр сен дешип,
Аранда ойго түшүштү,
Ат чалдырып демдешип.
Таң агарып сөгүлүп,
Талаанын бети көрүнүп,
Тоо-тоого жаркын чачырап,
Күндүн нуру төгүлүп,
Үйгу-туйгу ак булут,
Удургуп көчүп белүнүп.
Чалкалмак баатыр аттанып,
Чар тарабын сактанып,
Табылдыдан чочулап,
Чарчагандан дарттанып.
Жолдошун карга бастырып,
Жол тосом деп наз кылып.
Келген го деп Табылды,
Башка жак менен жазгырып.
Бастыргыла ылдам – деп,
Жолдошторун шаштырып.
«Ооруктагы калың кол,
Ордунда жок бейм чачылып.
Жылкыны айдал калмактар,

Кеткенбі деп ашырып»
Деп ойлонуп Чалкалмак,
Келип калды кошуна,
Карабоз менен бастырып.
Колдун тұрун караса,
Коломтодо күлү жок,
Колдун аман тұру жок,
Он бөлүктүн бири жок.
Колу сынып кокуйладап,
Боздоп жаткан андан көп,
Көзү чыгып темселеп,
Коштоп жаткан андан көп.
Буту сынып буркурап,
Бир тууганын өлтүрүп,
Бир боорум деп чуркурап,
Сокур болуп темселеп,
Жан талашып энтелеп,
Чубап жүргөн калмактар,
Бириң бири жетелеп.
Муну көрүп Чалкалмак,
Мууну бошоп жалдырап,
Буту-колу алдырап.
«Бул әмне шумдук?» – деп,
Карап туруп алсырап.
Сөз сурарга алы жок,
Ачкалықтан каруу жок,
Құнұ-тұнұ алты күн,
Ашууда калып кар болгон,
Алай-дүләй борошо,
Асканын баары жар болгон.
Ат чалдырып, аш ичпей,
Аш тамакка зар болгон,
Ачуусу келип Чалкалмак,
Андагы күнү тар болгон.
Каары келип айқырып,
Карт жолборстай бакырып,
«Калbastan баарың келгин» – деп,

Калкынын баарын чакырып.
Эл эсебин алам – деп,
Элди жыйнап салам – деп.
Качып кеткен калмактын,
Аркасынан барам – деп.
«Жер майышкан кол кана,
Жети мин қалмак эл кана?
От башы болгон эр кана?
Он мин қалмак эл кана?
Чалгынга кетсем чачылса,
Чаржайыт кетип жашынса,
Чабышкан жоосу жок туруп,
Чакчелекей качышса,
Жылкыны жыйнап койбосо,
Семизин тандап сойбосо» –
Деп, Чалкалмак күпүлдөп,
Демигип сүйлөп дүпүлдөп,
Калган элин чогултуп,
Каарлап сөгүп, көп тилдеп.
Ачууланып турду эле,
Калмактын баары чогулуп,
Канынан коркуп чочунуп.
Калган қалмак үч минче,
Катар баары отуруп,
Карыя қалмак кеп айтат,
Ханым уккун – деп айтат.
Калмактын көргөн кордугун,
Калың қалмак эми айтат:
«Алтымыш балбан ээрчитип,
Ашууга кеттин ханыбыз,
Аттарды кошо алдырыдык,
Айдарга калбай малыбыз,
Артынан барсак жылкынын
Алты мин қалмак баарыбыз.
Алдыбыздан качырды,
Аз гана кыргыз балдары,
Аран қалды жаныбыз,

Жылкынын баарын алдырдык,
Жесекке жерди чалдырдык.
Жети мин калмак биз барып,
Желдей ыкчам кыргыздан,
Жети жүздөй калмакты,
Такыр кырып салдырдык.
Аттанып өзүн кеткенден,
Асманда булут ойноду.
Алган жылкы мал тургай,
Аттардан неме койбоду.
Аш кылып ичер чолоо жок,
Асмандан күнү тутулуп,
Ачылар дүйнө болбоду.
Артынан барсак жылкынын
Ажыдаар бизди жойлоду,
Алдынан чыккан кишини
Аман-эсен койбоду.
Калмакка бүлүк салгандан,
Калтыrbай атты алгандан,
Канча киши кырылдык,
Кармашам деп баргандан,
Качып кетти колунуз,
Кабылан бизди чалгандан.
Кырк жигит бар кашында,
Кызыл жоолук туулга,
Кыркынын тен башында,
Кыйкырып кирет баарысы,
Кызыл чийкил жаш бала.
Табылды кайсы билбедин,
Тааный албай сүрдөдүк.
Такыр эле жолборстой,
Таамай жакын кирбедин.
Тула бою ок экен,
Толкуну кызыл чок экен,
Калмак, кыргыз көп элде,
Мындар неме жок экен.
Баары бою ок экен,

Балбылдал көзү чок экен.
Баатырлыгы билинди,
Балада мындај жок экен,
Кийгени темир тон экен,
Кишиде мындај жок экен.
Ок өтпес темир тону бар,
Орошон күлүк аты бар,
Ойрон кылат беттешсек,
Ошону ханым эсине ал» –

деп, калмактар Чалкалмакка айтып беришти. Чалкалмак ачуусу келип, калкынын качып кеткенине капа болуп, Карабозду минип, качкан элиниң аркасынан жүрүп, бир жарым минче кишини таап алып, айдал келди. Бардыгы төрт жарым мин калмак болуптур. Ошондо Чалкалмактын айткан сөзү:

«Мен Чалкалмак болгону,
Чалкалмак атка конгону,
Жоодон качып көрбөдүм,
Жолумду кишиге бербедим.
Эрманкан менен сайыштым,
Эчен жолу чабыштым,
Эрдемсиген далайдын
Элин чаап алыштым,
Ошполордон эр бекен,
Олжосун таап алыштым.
Ак дөө менен күрөшүп,
Алты күн жүрдүм тирешип,
Аягында жыккамын,
Аны дагы жүдөтүп.
Калмактан чыккан Кара лөк,
Каруусу жандан бир бөлөк,
Кармашып көрдүм жаш кезде,
Калкын чаптым олжолоп.
Кытайдан чыккан Кырымкан,
Кылымдан ашкан Урумкан,

Баарысы менен беттештим,
Кыркасы менден жыгылган.
Чалкалмак деген кабарым,
Чар тарапка угулган.
Ашыктай жетим Табылды,
Алышар болсо көрөмүн,
Аманат жаным соо болсо,
Адебин колго берермин.
Ажыраткан жылкысын,
Алдынан тартып алаармын,
Ал өндөнгөн жетимдин,
Азапка башын салармын.
Томуктай болгон баладан,
Тогуз миң калмак шашканын,
Токтоо берип чыдабай,
Тоз-тоз болуп качканын.
Ашыктай болгон жетимден,
Алты миң калмак шашканын,
Азабын бербей колуна
Аламан түшүп качканын,
Оорук тамдан көчөмүн,
Балгарртын суусун кечемин,
Баатырсынган неменин
Башын кесип кетемин.
Жылкысын кайра аламын,
Артынан кууп барамын.
Ал өндөнгөн жетимдин,
Акылын өзүм табамын,
Сайышып күчүн көрөмүн,
Сайдырсам олжо беремин,
Сайыштууга келбесе,
Сан жылкысын чубатып,
Кайтып алыш кетемин» –

деп, Чалкалмак төрт жарым минче колун баштап
алып, Ооруктан көчүп, Сары-Белди ашып, Жыла-
начты басып жөнөп калды.

Табылды отуз жигитин уктатып, өзү дүрбү салып олтуруп, Сары-Белден самсаалап ашып келе жаткан калың кара кошунду көрүп олтуруп, кароол карап, дөбөдөн кайра басып келип отуз жигитин ойготуп айткан сөзү:

«Айланайын, Элдияр,
Ашыкпай өөдө турнар.
Абаң калмак келатат,
Айттайын жакшы угунар.
Беш миндей калмак чубашып,
Бир канчасы жөө басып,
Балгарттын суусун бет алыш,
Келе жатат калың кол,
Маңдайкы Сары-Белди ашып,
Алдында келет бир топ жан,
Карап турдум айран тан.
Карабоз атын үпчүндөп,
Калкынын башын бүчүлөп,
Салынганы шарпылдак,
Көп калмактын ичинде,
Көөдөнү чыгып баркылдап.
Көрүп турдум кашаттан,
Көөсөр калмак келатат.
Аттар сууп калганда,
Танга супа салганда,
Отко коюп бууданды,
Ойготпоюн жатсын – деп,
Отуз баатыр уланды.
Ай балтаны таянып,
Береги кайкы белеске,
Басып чыктым жай алыш.
Тан агарып сөгүлдү,
Таркап жылдыз бөлүндү.
Күндүн мурду чалганда,
Күкүк сайрап калганда,
Күрдөөлдүү кошун көрүндү,

Гүлустөн дүрбү салганда.
Кагылайын, Элдияр,
Жоо ақылын тапчу элең,
Жолун тосуп жатчу элең.
Ақылындан шашылбай,
Жолборсту көзгө атчу элең.
Айланайын, кырк жигит,
Шабыят* оюн салчу элең,
Шаттанып жыргап калчу элең,
Шабырдан аныр учурбай,
Шашканда үчтү атчу элең.
Мергендигин билгизип,
Шакектин көзүн атчу элең.
Эми атышар калмак жоо келди,
Ағыны катуу суу келди,
Эки чопкут, бир олпок,
Каттоо менен кийинер.
Чарайна калкан салынып,
Чынданып жоого киринер.
Ақылындан адашып,
Аптыкпагын биринер.
Урааның айтып берейин,
Ушуну бекем угунар.
Арбактуу эрди чакырса,
Алда канча бакырса,
Атын уккан калмактар,
Ақылынан шашпайбы,
Арбагы жоону баспайбы,
Данкын уккан калмактар,
Жүрөгү коркуп шашпайбы,
Данктуу шердин арбагы,
Дүйнө жүзүн баспайбы,
Дүбүрөгөн көп душман,
Түгөл бизден качпайбы.
Азбыз деп жоодон жалтанбай,
Арбактуу эрди козгойлу.
Чындал арбак жар болсо,

Душмандын огун тоспойбу.
Казат үчүн жааралган,
Канча түрдүү шаар алган,
Кабылан Манас арбагы,
Калайыкка таралган.
Тагдырым сүйүп жол берген,
Алты мин калмак бул тургай,
Алты айлык Бәэжин калааны,
Алмамбет, Манас эр женген.
Айланайын, шумкарлар,
Мингениң бедөө тулпарлар,
Көнүлүндөн чыгарбай,
Көп айткын Манас арбагын.
Баабедин деп бакыргын,
Манастан ураан чакыргын,
Алмамбет деп айкыргын,
Алдынкы жоону жапыргын,
Кырк чоролоп бакыргын,
Кыйкырык үзбөй чакыргын.
Кагылайын кырк бөрү,
Жоону кайра жапыргын.
Үзө чаап салбаңар.
Үргүлжү кирип барбаңар,
Майдасына буйдалбай,
Баатырларын тандаңар.
Катуу чаап салбаңар,
Капталга кирип барбаңар,
Караламан урушта
Кайраттуусун тандаңар.
Баатырын көрсөн, басып жүр,
Өзүң окчун качып жүр,
Аламанга киргенде,
Жаанды үзбөй атып жүр.
Көпчүлүктө тор болор,
Чалмачыл калмак мол болор,
Чалынып калсаң кокустан,
Алтын башын кор болор.

Өз боюнду сактан – деп,
Кол кармашып кырк баатыр,
Жүргүлө турбай аттан – деп,
Суу кечирбей калмакты,
Аталық өйүз жактан» – деп.

Табылды кырк жигитти кыркасынан кашатка коуп, эки жигит менен кечүүнүн жолун тосуп жатат.

Чалкалмак аттуусун алдыга салып, жөөлөрүн Улуу-Суунун боюна жаткыла деп, киши кара көрүнсө дым чыгарбай аткыла – деп, жүз балбан ээрчи-тип, Табылды жаткан кечүүнүн өйүзгү кашатына келип, дүрбүсүн салып карап турду. Ошондо эки колдун жаткан түрү:

«Дүрбү салбай таанышып,
Сүйлөшө албай барышып,
Аттарын байлан жашырып,
Бетине ташты алышып.
Баш кылайтпайт эки жак,
Баш бакканын атышып.
Беттешип найза салышпай,
Бешимге чейин жатышып.
Сууга келген калмактан,
Кырк жигит үчтү атышып,
Көрүнгөнүн жайлады,
Алыска жетип тийсин – деп,
Алма баш мылтык майлады.
Аттанып келип өтө албай,
Чалкалмак таппай айланы.
Өйүзүндө жер жатат,
Өнчөй кыраан эр жатат,
Баш кылайтпайт кырк баатыр,
Баш бакканын мээгэ атат.
Балгарттын суусу кириптири,
Башынан кыян жүрүптур,

Күн ачылып жаркырап,
Күнгөйгө ысык тийиптири.
Кар бузулуп, суу болуп,
Каарып дайра буу болуп,
Өйүз-бүйүз желбиреп,
Ачкадан кырат экен – деп,
Арттагы калмак суу болуп.
Баатырлар жатат маташып,
Башбакташып карашып,
Кезенишип жатышат,
Кечүүнүн жолун талашып.
Акыл ойлоп Чалкалмак,
Ар тараалты чалды эми.
Аркайган тоого бет алышп,
Дүрбүсүн салып калды эми.
Атчан беш жүз баатырды,
Калмактан бөлүп алды эми.
Алты бөлүп кошуунун
Арасын ачып салды эми.
Беш жүз жанга бир киши,
Топ башы кылып койду эми.
Такыр буйрук кылды эми,
Тартылганда бу дайра,
Такыр кечип баргын – деп,
Талаанын бетин чаң кылып,
Тан калар уруш салгын – деп,
Жардык кылды калмакка,
Жалпы каптап бармакка.
Үркөрдөй болгон кыргызды,
Тегеректеп алмакка,
Табылдыны куткарбай,
Башын кесип калмакка.
Эгер колго тийбесе,
Айлына чейин бармакка.
Катуу буйрук кылды эми,
Каары келип Чалкалмак,
Калкына сөздү урду эми.

«Качканынды атамын,
Канынды суудай чачамын!
Куткарып келген жылкыны
Кубалатып иесин,
Кунун албай көп элдин,
Кантип чыдап жүрөсүн?
Колдогу малды айдатып,
Кошундан киши байлатып,
Аттардын баарын айдатып,
Арадан киши байлатып.
Калмактын баарын кырдырып,
Качыпсынар сайлашып.
Бир киши качса билемин,
Кармал бетин тилемин.
Качырып ийсен кошундан,
Топ башы болгон баатырды,
Толорсуктан илемин.
Атайы келип кыргызга,
Алдыrsак кандай ушу жол.
Кыргыздар кыркча жан экен,
Табылды кандай бала экен?
Беттеше албай бекинген,
Илекор* жетим ал экен.
Карангыда жоо алган,
Кара тумшук бала экен,
Кар жаадырып күн жайлап,
Калкында жайчы бар экен.
Күн бүркөлсө ачынар,
Булутту бекем басынар.
Калмакча кара дубалап,
Топурак кошуп чачынар.
Карангыда сак болуп,
Карга келсе атынар.
Мен суу башына барамын,
Жогортон кечүү чаламын.
Жол таап алыш түн бою,
Жоого ойрон саламын.

Эртең шашке маалда,
Беш топ башы баарыңды,
Бет мандайда көрүнгөн,
Белден тосуп аламын.
Эрте сууну чалынар,
Кечүү таап алынар.
Суу тартылган кезинде,
Өйүзгө чыгып барынар.
Кыргызды көрсөн кырынар,
Кылыштап башын жулунар!
Кырылганга карабай,
Кыбыла көздөй сүрүнөр».

Чалкалмак элдин баарын башкарып, беш жүз балбан кошчу алып, Кара тоонун этеги менен алкымдан кечүү чалып, каранғыда барып, кыргызга кызык уруш салып, жылкыны жылма алып келем деп аттанганын Табылды дүрбү менен көрүп отурду. Чалкалмак жөнөп кеткендөн кийин, Табылды кырк жигитти жыйнап алып масылаат кылып, ондон төрт бөлүнүп, Эрмекти аяк жагына, Элдияр орто жерине, он жигитти жылкыга жиберип, он жигит менен Табылды суунун башына карай барды.

Кара-Каман – кандуу суу. Кан жыттанып күнгүрөнүп, кулдуртташ сүйлөгөнсүп, чети шуулдал күчөп жатат. Таң атып, жер бети көрүнгөн кезде, эч нерсе учурата албай Табылды ат чалдырып тумшук кара ташка чыгып, дүрбүсүн салып караса, төмөнкү кечүнүн оозундагы калың элдин арасынан бур-бур эткен мылтыктын түтүнү чыккандай болот. Байкаса өйүзгө кар түшүп калыптыр, бүйүз жакта кар тургай жамтыр жоқ. «Бул болсо Элдиярдын өнөрү, калмакка кар жаадырып, кыргызга нур жаадырып салган экен го» – деп абдан байкап олтурса, төмөнкү көп эл удургуп калгандай көрүнөт.

Муну көрүп Табылды токтоно албай аттанып жөнөп калган жери:

Эр Табылды чунагын,
Элге салат кулагын,
Эл ичинен көп карайт,
Элдияр, Эрмек ынагын.
Баштап келип караса,
Кечүнү карап байкаса,
Кечкен эл капитал жайпаса,
Суудан түтүн бурулдайт,
Өйүз-бүйүз чурулдайт.
Мылтыктын үнү быдырап,
Кулакка жакшы угулбайт.
Суу үстүнө калдайып,
Ағып жүргөн жан көрдү.
Сууруп кылыч чабышып,
Салып жүргөн жан көрдү.
Калың элдин ичинен
Кызылала кан көрдү.
Арчатору күлүктү,
Аябай катуу жүгүрттү.
Мында калган баатырлар,
Көргөн го деп бүлүктү,
Атка камчы урду эми,
Аял кылбай жүрдү эми.
Алмамбет, Манас баатырдын
Арбагын айтып бакырып,
Абдан катуу кирди эми.
«Манас, Манас, Манас» – деп,
Баатыр эр мага жанаш – деп,
Алмамбет баатыр келчи – деп,
Жалгызга жардам берчи – деп.
Алымды бүгүн көрчү – деп,
Чалкалмак канын мен төксөм,
Калмактар алсын энчи – деп,
Чалкалмак кайда болду – деп,
Чалышар баатыр кошо – деп,
Карт бөрү кайда болду – деп,
Кармашар баатыр ошо – деп,

Эки жакты каранып,
Эрдин тиштеп жаланып.
Ак жолборстой айқырып,
Кабыландај бакырып,
Калың жоону аралап,
Качырып кирди Табылды.
«Манастан» ураан чакырып,
Алмабаш менен үч атып,
Аралата күч атып,
Калың элдин ичинен
Канчасы кетти куланып.
Желектүү найза суналтып,
Боолугун колго кыналтып,
Эңкейиштен эр неме
Экини катар кулатып,
Эрдин тиштеп качырып,
Беттегенин сулатып,
Чалкалмак издең кайсактап,
Карап жүрөт чуратып,
Кечүү жакты караса,
Келе жатат тамаша.
Сырбараң мылтык колунда,
Алангир жаасы жонунда,
Түпөктүү найза чон зүнгү,
Түрүлгөн желең көрүндү.
Оозунда канжа бурулдап,
Үй түгүндөй көп калмак,
Алды-артында чурулдап.
Чон кисе жанда шалпылдап,
Соору өтүк сууга чалпылдап.
Асабалуу чон зүнгү,
Айчыгы чыгып жаркылдап.
Чочмору белде култуюп,
Эки бети тултуюп.
Оттук ташы сороктоп,
Найзанын учу короктоп,
Буурул сакал жайыла

Муруту типтик сайылып,
Алагар көзүн антарып,
Ат үстүндө талпынып,
Кырдач мурун, жар кабак,
Кылыш жанда жаландап.
Алгыр бүркүт көздөнүп,
Айбаты катуу сөздөнүп.
Алып жешчү немедей,
Ашыгып ичи өрттөнүп,
Карабоз менен сүздүрүп,
Калмактын көзү тикчийип.
Кармап алчу немедей,
Табылдыны көргөндө,
Карбаластан бүкчүйүп.
Келе жатат Чалкалмак,
Кармашсам деп үксүйүп.
Эр Табылды сумсайып,
Эрдин тиштеп кумсарып,
Манастан ураан жат айтып,
Алмамбет атын бат айтып,
Алмабаш менен бир атып,
Кулатсам деп тартайтып,
Алмабаш үнү тарс этип,
Чалкалмакка чап этип,
Майтарылып коргошун
Кайра сууга чуп этип.
Алмабаш асып жонуна,
Сыр найза алыш колуна.
Суу ичинде сайсам – деп,
Сулатып жыгып салсам – деп,
Эки колго түкүрүп,
Арчатору жаныбар,
Эликтей ыргып жүгүрүп,
Кечүүдөн чыга берерде,
Найзаны болжоп кемерге,
Жүрөктүн башы ушу – деп,
Кара өпкөнүн тушу – деп,

Жардай болгон калмакты
Жагалмайдай качырып,
Кош колдоп найза бек сайды,
Кокустатам – деп сайды.
Карбаластап Чалкалмак,
Колундагы чон зунгү,
Тосо берди көрдүнбү?
Карабоз сууга чумулуп,
Жыгылчудай көрүнүп,
Экөөнүн тышкы олпогу,
Буласы бурт деп бөлүнүп,
Кылычын колго алышып,
Кыя тартып чабышып.
Суу ичинде эки дөө,
Ай балтасын алышып,
Аябай башка салышып,
Жакадан кармай калышып,
Жалтанбай башка салышып,
Жабалактап көп калмак,
Табылдыга жабышып,
Чалкалмак менен Табылды,
Суу үстүндө таанышып,
Темтендешип агышып.
Калканды баштан жулушуп,
Канжар менен урушуп.
Дайранын ичин жол кылып.
Далай жерге барышып,
Мылтыктын баары суу болуп,
Чокмор менен салышып.
Эр Табылды беренин,
Эңкейип колдон алды эми,
Көк бөрүчүл түгөнгүр,
Ээрge жапма салды эми.
Суу ичинде тарталбай,
Самын ташка ат мургүп,
Такыр үзүп кете албай,
Саздактай буурул сакалын,

Орой кармап тартты эми.
Менден алган энчин – деп,
Бир жагын жулуп кайтты эми.
Сол жаккы ээги мултуюп,
Тыталанып кан чыгып,
Чалкалмак калды сыйпалап,
Сакалын берип кутулуп,
Чалкалмак кайра бурулду,
Карга барып урунду,
«Карма-карма-карма» – деп,
Кулакка дабыш угулду.
Үйдөй болгон кара таш,
Ортосунда болуптур,
Чалкалмак менен Табылды,
Тартышканын коюптур.
Эки буудан алысталп,
Тегеренип кырданып,
Күркүрөгөн чон дайра,
Буларды эки бөлүптүр.
Чон кара таш туш келип,
Ажырашып калыптыр,
Урушту коюп эки жак,
Буларды карап калыптыр,
Элдияр досу элендеп,
Экөөнө көзүн салыптыр.
«Табылдыга барсам – деп,
Экөөлөп жоону алсам – деп,
Көптү көргөн кексе чал,
Баланы кандай кылат – деп.
Суу ичинде балага
Сууруп кылыч чабат – деп,
Калдайып сууга акканда,
Канын төгүп салат» – деп.
Токтоно албай тыбырап,
Кырк жигитке шыбырап,
Алаксыткын жоону – деп,
Жөнөгөн экен зымырап.

Бир чакырым кетишкен,
Сайышып сууну кечишкен,
Эки дөөнү болжолдоп,
Элдияр байкап караса,
Эки жакка кетишкен.
Табылдыны карасан,
Этектен сусу шорголоп,
Арчатору жаныбар,
Бүрүштөй басып жорголоп.
Олпоктон була булайып,
Оңурандал мунайып.
Куткарып ийип калмакты,
Курган бала чунайып.
«Колундагы жоо кана,
Коштошуп жүргөн эр кана?
Коё берип иесин,
Кара тумшук сен бала!
Аркан бою ағышсан,
Алыша түшүп барышсан,
Келбейт белем жанына,
Кирбейт белен алына» –
Деп, Элдияр жемелеп,
Кулагы укпай калганбы,
Кандай курган неме – деп.
Карма, карма, карма – деп,
Кабылан Табыл арба – деп.
Кашкайып күлүп Элдияр,
Колунда чалын кана – деп.
Табылдыга сөз айтса,
Султаның Табыл унчукпайт,
Оң колун карап ыргытып,
Бир тутам буурул кыл таштайт.
Оллогунда жака жок,
Ормолондоп ичи чок.
Жаагынан түк чыгып,
Жалындап көздөн от чыгып,
Жал-жал карап өйүздү,

Жооп айтпай унчугуп,
Элдиярга барды эми.
«Карымын десе катыгүн,
Мандайында тырыш жок,
Кармашкан жоону куткарган,
Мен шордууда ырыс жок!
Кийгенимде тешик жок,
Жарагымда кетик жок.
Кишини колдон чыгарган,
Мен шордууда кешик жок,
Же Арчатору жыгылбай,
Сууга башым чумулбай,
Суу ичинде салышып,
Суурултуп колдон бошонтуп,
Сумсайып куру келгиче,
Султан башым жулунбай,
Толук ушул кезимде,
Токсондо чалды далдайып,
Тоодой кылып кулатпай,
Томсоруп кайта келгиче,
Тогошпой үйдө тим жатпай,
Акылымдан шашыпмын,
Ашыгып мылтык атыпмын,
Озунуп найза салышыпмын
Чон дайрадан чыкканча,
Ошого бекер барыпмын.
Кармалашып жене албай,
Карган чалды эңе албай,
Олжо тапкан немедей,
Сакалын жулуп алыпмын.
Өйүз-бүйүз калың эл,
Карап турса жарданып,
Кимиси женер экен деп,
Калктын баары танданып.
Кармашып жүрүп бир чалды
Катагандын Табылды

Куткарып ийсе кур калып,
Мындан жаман кеп барбы,
Мындан уят иш барбы?» –
Деп, Табылды комсонуп,
«Бул сөздү жалгыз досум ук,
Кантип чыдап туралын,
Оюн-чындан кырк жигит,
Чалкалмак кана деп айтса,
Ошону кантип угамын?
Өйүздө жоону бүт кырып,
Өлүккө сайды түз кылып.
Дайрадан кечип аламын,
Чалкалмак көздөй барамын».«
Бууданга камчы бек уруш,
Баатырда карап не туруш.
Өйүздөгү калмакты
Табылды кирди качырып.
Кызып калган союлгур,
Буудандын оозун ачтырып.
Манастын атын көп айтып,
Баатыр колдо деп айтып,
Найзаны колго алды эми,
Бүйүздөгү калмакты
Бүлүндүрүп салды эми.
Кырк жигит жалпы качырып,
Топтогон душман чачылып,
Бет алдынан берендер,
Бер жактан нары жапырып.
Суунун чети кан ағып,
Сулдуйган канча жан ағып.
Өйүз-бүйүз жәэктен,
Өзүнчө далай мал ағып,
Күжурұ канып Табылды,
Кубанды көрүп таң калып,
Кайра күчөп чон дайра,
Кечинде кирди шар ағып.

Күн батып, күүгүм кирип калган кезде Табылды
кырк жигитти жыйып алып, жылкыга барып, ак-
сарыбашыл мал союп, ай түяктуу тай союп, чал-
гынды чалдырып, кароолду каратып, жол-жолго
киши коюп айткан сөзү:

«Айланайын, кырк баатыр,
Нечен күнү, нечен түн,
Чыканактап калбадым,
Чырым этип уйку албадым.
Ат үстүнөн түшпөдүм,
Калмактан кароол үзбөдүм.
Эс алып уйку албадым,
Эзилип катуу чарчадым.
Кароолду катуу салынар,
Кайпып жолго барынар.
Кезек менен аттанып,
Кечүү жакты чалынар.
Жоо көрсөнөр шашпаңар,
Жолго түшүп кашпаңар.
Чочуп кетип кокустан,
Жолдо мылтык атпаңар.
Көпчүлүккө кабылып,
Колго түшүп калбаңар.
Билинбей кайра чабынар,
Бизге кабар салынар.
Көрүнбөй кайра качынар,
Кошко кабар салынар,
Эки-экиден болуңар,
Сегиз киши төрт жерге
Жол чалмакка барынар.
Түн ортосу болгондо,
Түн кылтайып оогондо,
Мында да сегиз киши бар,
Мурдагы барган кароолчу,
Келип тынчтык алынар.
Мени жалгыз коюңар.

Башкаң тамак бышырып,
Этке мыкташ тоюнар,
Үч-төртөнөр аттанып,
Жылкыга жесек болунар.
Жогорлотуп жылдырып,
Жыйнак кылып коюнар»
Деп Табылды айтты эми,
Оқчун барып аттанып,
Уктайын деп жатты эми.
Улуу Тоонун түбүнө,
Уруш салбас жерине,
Уу-чуу чыкса кокустан,
Угула турган жерине.
Жатып калды Табылды,
Учтанган кара сенирге.

Кырк жигит Табылдынын айтканындай кылып жол тосуп, жылкыны имерип, күн батыш жакка бет алдырып жиберип, этке тоюп, эс алыш жата беришти.

Элдияр кара ташты дубалап сууга салып, калмактар жаткан жерге кар жаадырып, өздөрү жаткан жерди жаркыратып ачык кылып, кырк жигитти иреттеп бастырып жүрдү.

Чалкалмак чарчап суудан чыгып сөлбүрөп, сакалынын бир жагын жулдуруп ызаланып, кошунун жыйнап, жүргүлө өйүзгө – деп кыйкырып жүрдү. Табылдынын кечиндеги урушун байкабай калыптыр.

Күүгүм кирип күн батканда, колу сынып, башы айрылып, чокусуна чочмор тийип, капиталына найза тийип, көп кыргындын ичинен чыккандай болуп калмактар келип жатышты.

Буларды көрүп Чалкалмак ого бетер капа болуп, ачууланып айткан сөзү:

«Жалпы калмак, көп калмак,
Жалындан күйгөн өрт калмак,

Кебетеңер бузулуп,
Келип жаткан киши көп,
Кечүгө барса, сууга ағып,
Өлүп жаткан киши көп.
Кыргыз менен беттешип,
Кырылганың андан көп!
Качып-бозуп бириндеп,
Жыгылганың андан көп.
Күн жааганда калтырап,
Үшүгөнүң андан көп.
Тамак кылып иче албай,
Мұчүгөнүң* андан көп,
Алдырып ийип атынды,
Жөө калганың андан көп,
Аранарда бир канча,
Дөө балбаның андан көп.
Мандайдагы душманды,
Канеткенде алабыз,
Сырынарды айтқыла,
Атышар болсоң жоо менен,
Сыр алдыrbай жатқыла!
Же болбосо калмактар,
Атыбыз жок дегенин,
Аттан кайғы жегенин,
Ашыбыз жок дегенин,
Аштан кайғы жегенин,
Көрүнө качып кете албай,
Менден коркуп жүргөнүң,
Жеринерге кайтыңар!
Менден коркуп уялбай,
Бекер мында туралбай,
Амалы жоктон жүргөнүң,
Чынынарды айттыңар» –
Деп, ушундай Чалкалмак,
Кошуунуна кеп айтты.
Аяғында коркутуп,
Өлгөнүң көрү калмактар,

Өлсөң мейли – деп айтты.
Калмактардын тыны эле,
Картан адам бул эле,
Калыс сымак жан эле,
Кайраты бар чал эле,
Башынан баатыр атанган,
Карыя Култаң ал эле.
Кары Култан кеп айтты,
Хан Чалкалмак – деп айтты,
Карып калган әкенсин,
Капа болбо, баатыр – деп,
Калыстық сөзүн әми айтты.
«Каргадай болгон балага,
Кармашып алың келбеди,
Кара түмшүк Табылды,
Кандай курган бала эле!
Карыганда мултуйтуп,
Сакалың кана? – деп айтты.
Ээгине сакал койбоду,
Эрмек кылып ойноду.
Элине минер ат койбой,
Эбин таап жойлоду.
Беттешсем деген берендер,
Мерт болуп баары сойлоду.
Белгилүү баатыр турбайбы,
Бетине сакал койбоду,
Сакалың жулуп алганы,
Санат кылып салганы.
Кармашып журдұң аш бышым,
Алдырмак тургай ал бала,
Сакалың жулуп алганы.
Намыс кылба Чалкалмак,
Ал кыргыздын балбаны,
Эсен-аман келсин – деп,
Эрмек кылып ойноду.
Ээрге колун басканда,
Эки көзүм айыrbай,

Карап турдум калтыrap,
Эрегишип чойболду.
Ажыrap сенден кеткен сон,
Атынын оозун ачтырды,
Ак көбүгүн чачтырды.
Аркы өйүздө элинди,
Ак жолборстой качырды.
Аралап кирген жерлери,
Аркы-терки боо түшүп,
Арпа оргондой ачылды,
Айбатын көргөн кишилер,
Аман-эсен кетсек – деп,
Айласы кетип шашылды.
Көрүп турдук таңданып,
Көп киши турдук жарданып.
Суудан чыгып сен баатыр,
Кошуна келдин сандалып,
Аты мыкты калмактар,
Аран келди тандалып.
Өйүздөгү тууганың,
Өлдү такыр кармалып,
Ишебесен көрөрсүн,
Өзөндүн бою кандалып,
Аран качып келишсе,
Аман сени көрүшсө,
Жемелейсин буларды
Жети күн ачка жүрүшсө.
Чалкалмак сенсис ханыбыз,
Аман го үйде малыбыз.
Ачкалык менен жаандан,
Чыкканы турат жаныбыз.
Жети күн удаа күн жаады,
Кетти го биздин алышыз.
Табылды жайын айтайын,
Жыйырмада чагы экен,
Жылас кылар маалы экен,
Бер жактан санап отурдук,

Баарысы кырк үч жан экен,
Кырк үчү бирдей жаш бала,
Кызыл моюн табы экен,
Кийгени чопкут – тон экен.
Артынганы ок экен,
Баарысы жалын чок экен,
Байкап турдук биз карап,
Балада мындай жок экен.
Мактап салды дебегин,
Баладан найза жебегин,
Руксат кылсан ҳаныбыз,
Ушунчамда кетемин.
Бөөдө өлүм болбаймун,
Бөтөнчө өлүп калбаймын.
Карысам да жан керек,
Ханым мында турбаймын.
Кессен мына башыбыз,
Алсан мына атыбыз,
Айдал жүрүп бул элди,
Далай кырдын ҳаныбыз,
Ачкадан өлмөк биз болдук,
Аран турат жаныбыз.
Такыр кырып салсан да,
Бул сөзүмдөн кайтпаймын».
Кары Калтаң кеп айтып,
Калктын баары чуркурап,
Карыя туура айтат – деп,
Калмактардын көбү айтып.
Коркуп турган калмактар,
Кордугун баштап эми айтты.
Уруксат бер ханым – деп,
Улуу, кичүү калмактар,
Уу-чуу түшүп көп айтты.

Чалкалмак ачуусу катуу келип, ар кайсыны ой-
лоп: «Кана, такыр кырып салсамбы, же баарын
элге кетирип, өзүм жалгыз калсамбы. Кой, өз элим-

ди өзүм кырганым болбос. Чал-чабырын кетирип жиберип, тандап алыш калып, Табылды менен кармашайын» – деди.

Кары-картанынан, жөө-жаланынан, жарадар болуп жалдырагандарды, жан багалбай алсырагандарды бөлүп санаса, бир мин эки жүз киши болду. Буларды кетирип, аттуу-тондуусунан, аябаган жоондуусунан, аябай катуу болумдуусунан, көзгө аткан мергендерден, көп мөрөй алыш бергендерден, ишенимдүү баатырынан, илечил акылынан, жарактары мыктуусунан, жалтанбаган ыктуусунан тандап, уч мин кол алыш калып, кенешке кириши.

Жамгыр жаап жыбырап,
Мөндүр жаап дыбырап,
Таң атканча басылбай,
Кардай түшүп шыбырап.
Күн ачылбай бүркөлүп,
Күүгүм тартып чүмкөлүп.
Шыбыргактап басылбай,
Жылдыздын көзү ачылбай,
Жыйналган калмак үйүлүп,
Түнөп чыкты жазылбай.
Кароол коюп жол-жолго,
Жердин баарын көрүштү.
Калганы менен кеткенин,
Катыштыrbай бөлүштү.
Күлүктөй бакты көлүктү,
Күн тийген кезде кошундан,
Ар кайсы жерге дөмпөйгөн,
Арадан көрдү өлүктү.
Кайра кеткен калмактар,
Этегин кайра түрүнүп,
Элин көздөй жүгүрүп.
Эсен бошоп алдык – деп,
Эбегейсиз сүйүнүп.

Чалкалмак үч минче колун көчүрүп, Кара-Тоону түптөп барып конду.

Табылды баатыр уйкусунан ойгонуп, тамакка тооп, эки жигит алыш, калмактын журтун көрүп келемин – деп, жөнөп баратып кырк жигитке айтканы:

«Баракелде кырк жигит,
Маашыр болдум эрдикке,
Ыраазы болдум жердикке.
Алты минче калмакты,
Атышып жатып кетирдин.
Жалгызын бери өткөрбей,
Жалпы кайра кечирдин.
Сайганыңды сулаттың,
Чапканыңды кулаттың.
Буудандарды булкунтуп,
Бугудай кылып чураттың.
Ак албарс кылыш суурудун,
Айкырып жоого чубурдун.
Атандын көрү калмактын
Айласын жаман куурудун.
Жаккан отун өчүрдүн,
Жаткан жерден көчүрдүн.
Таң аткыча жол чалып,
Үйкесу канбай көзүндүн,
Аттанып үйдөн чыкканы,
Ат жайдактап бел чечпей,
Алынар кетти өзүндүн.
Бүгүн өргүү бололук,
Кысыр эмди кур тайдан,
Арбакка атап соёлук.
Чатыр тигип алалык,
Семизинен бир тайды,
Дагы союп салалык,
Калмактын дайны жок болсо,
Бул жерге үч күн жаталык,

Каз, өрдөгү көп экен,
Тамашага баталык.
Ат өргүтүп, эс алып,
Шабыят тээп күрөшүп,
Балалык кумар басалык.
Элге кабар салалык,
Бүт көчүрүп алалык.
Жайкалган ушул кара саз,
Жайллоо кылыш салалык.
Ушул бойдон жоголсо,
Уйкусун такыр алалык,
Жай ичинде камынып,
Чалкалмак көздөй баралык.
Башынан бузук арамдын,
Бейпайга башын салалык».

Кырк жигит кысыр әмди тайды союп, чатырды тигип, чатыраш* ойноп, баарысы жатып калышты. Таң сүргөн кезде, Табылдынын элинен беш жүз киши келип калды. Аксакал Уста сөз сурап отурду. Жанакы болгон иштин баарын айтып беришти. Баштан аяк сөзүн угуп, Табылдыга жана кырк жигитке ыраазы болду. Жылкыны жыйнап, калмактан түшкөн аттарды санап көрсө, ээр-токумдуу ат үч жүз, эәрсиз ат мин сегиз жүз, барлыгы эки мин бир жүз ат экен.

Аксакал Уста кубанып: «Баракелде, балам, алам деп келип алдырат деген ушул, чабам деп келип чалдырат деген ушул, балдарым, эми кетелик» – деп, Табылдыга кенеш салды.

Табылды менен Элдияр бул сөздөргө көтөрүлүп, карыя Устага айткан сөзү:

«Аяш ата Устасыз,
Арнаган жолду бузбаныз.
Жол ачылып турганды,
Жакшы келди бул кошун,

Жалпы мага кошуп бер,
Быйылкысын силерге
Жайлоо болот ушул жер.
Жакадан элди көчүргүн,
Жалпы баарын келтиргин.
Жайлоо кылып мына ушул,
Балгартты бойлой жеткиргин,
Жата бергин чалкалап,
Мал семирсин кайкалап.
Өзү жеткен жылкыны,
Убара кылба алпарып,
Калмактын атын бөлүп ал,
Калган менин жылкымды,
Кара сазга жайып сал.
Көчүрүп келип айылды,
Каз катарлап конуп ал.
Үлүш берип, бээ союп,
Кийик атып, күш салып,
Жата бергин, абаке,
Өзүңчө жалгыз хан болуп.
Беш жүз кошун алайын,
Менден качкан калмактын,
Аркасынан барайын.
Алдымдан жоо кабылса,
Атын тийип алайын.
Кетип калса жеткирбей,
Айлына жетип барайын.
Ал кулга баш алдырбай,
Жылкысын тийип өрүштөн,
Жылас кылып салайын.
Кууп чыкса артымдан,
Алмадай башын чабайын,
Азапка дуушар кылайын.
Мындан кийин Чалкалмак,
Чалкалмак тургай бар калмак,
Кыргыздын атын укканда,
Кын эткисиз кылайын» —

Деп, Табылды басылды.
Толкуп кетип Элдияр,
Сөз айтууга шашылды.
Жол бериниз, ата – деп,
Устага уулу асылды.
«Сөз ушундай эмеспи,
Ырас айтат Табылды,
Жатып алсак болобу,
Жайытка калмак келгенде,
Жазасын берип качырдык,
Бир беттешип көргөндө.
Өкүмсүп өзү кол салды,
Байкашып көрдүк бул жерде,
Калмактын калкы көп экен,
Чалкалмак деген беги экен,
Кумурскадай болсо да,
Кубаты начар эл экен,
Жан аябай киришке
Биздин кыргыз эр экен.
Беш жүз колго беттешип,
Кырк үч кыргыз салыштык,
Эки жолу калмактын
Эрдиги менен тааныштык.
Батанарды бергиле,
Барсын балдар дегиле,
Бир кудайга тапшырып,
Байкап бизди көргүлө.
Ажал жетсе өлөлүк,
Аман болсок келелик,
Атагы чыгып жер жарып,
Алышкан жоону женелик», –
Деп Элдияр суранып,
Дегдешип балдар чунайып,
Камчысын салып мойнуна,
Калың элден дуба алып,
Катар туруп кырк баатыр,
Карап турду мунайып.

Табылды баштап Кырк жигит бата сурал турғанда Устанын берген жообу:

«Ракмат, балдар, жүрөккө,
Жеттинер, жаштар, тилемкке.
Бирок менин айтарым,
Бул сапар үйгө барынар,
Эл ичинде кары бар,
Калың элди чогултуп,
Калкка кенеш салынар.
Каны суюк эр жүрөк,
Жаш баласың баарынар,
Элге барып шашпастан,
Көбүрөөк кошун алышаар.
Чалкалмакты чабууга
Мурда жолду чалышаар.
Жаштық кылыш ээликтей,
Жасоону* калың табынар.
Сураганың чын болсо,
Сунушум ушул балдарым,
Менин тилим алышаар» –

деп, Уста сөзүн бүтүрдү. Табылды, Элдияр, Эрмек жана кырк жигиттин шагы сынып: «Бизди дагы эле бала дейт турбайбы, мейли алдынан алакан жа-йып бата сурал кеттик. Бул келген беш жүз киши-нин барганы барсын, барбаганы калсын. Калмак-тан түшүрүп калган аттарды бул келген эл олжо кылыш кетсин, жылкыны бул жерге таштап, өзүбүз Чалкалмактын артынан барабыз» – дешип, эки бәэ союп, элди конок кылыш, калмактан алган эки мин бир жүз атты «соогатынар ушул» деп келген элге берип, кырк жигит Чалкалмактын артынан жөнө-мөк болуп он беш бәэ, он жоргого кошун артып, аяш атасы Устага таарынгансып жөнөп бара жа-тып, Табылдынын айткан сөзү.

«Кыргыздан чыктык кырк бала,
Кыяматтык дос бала,
Калкыбызды кайтарып,
Калмакка кеттик биз жана
Коштошуп алып кетелик,
Аяш атам Устага.
Ойлогон сөздү айтальык,
Катагандын калкына,
Эл үчүн эрдик кылабыз,
Эркелеп бата сурайбыз,
Калк үчүн кайрат кылабыз,
Карыдан бата сурайбыз.
Калайык сага эп эмес,
Калмакка кетип барабыз.
Касташкан жоону женсек – деп,
Талап кылышп турабыз.
Ат башын кайра бурбайлы,
Азыр бата сурайлы.
Аман-эсен тургула,
Аттандык, токтоп турбайлы.
Аяш атам жарыктык,
Ажалдан алышп калчудай,
Аягансып турбайбы.
Аттанган сапар жолунан,
Айныганда иш болбой,
Атандын көрү Чалкалмак
Акыры бизди тим койбой,
Жайкын жаткан кезимде,
Жылкымды тийиш алганы,
Туюк белди метилеп,
Ашуу кылышп салганы,
Кайдан билдик калмактын,
Кароол карап, күч жыйнап,
Капыста жатышп алганын?
Изине түшүп барбасак,
Калмактан кабар албасак,
Жерине сүрүп салбасак,

Камынып чыккан Чалкалмак,
Качып кетер эр эмес,
Душман жок деп тынч жатыш,
Бизге ылайык кеп эмес,
Береги аркайган аска Кара-Тоо,
Ашпай койчу бел эмес.
Жабытта жатса, төрт мин кол,
Жазы талаа кен өндүр,
Жарыктыгым кен Балгарт,
Жашыrbай койчу жер эмес!
Жаман-Эчки, Үч-Эмчек,
Кулжасы кумда куюлат,
Аркары төрдө жыйылат.
Эчки, теке төшүндө,
Каршы-терши чубурат.
Атып жатса четинен,
Ар жагы бери жыйылат,
Ошого чейин барамын,
Калмактын изин чаламын,
Башы Жууку, Барскоондон
Ашууга чыгып барамын.
Кен Ысык-Көл бетине,
Ашыкпай дүрбү саламын,
Калмактын кайда экенин
Алыстан көрүп билемин.
Кетип калса Чалкалмак,
Ээн жаткан төрлөрдөн,
Аюусун атып келемин,
Тарагай, Буркан, Ысык-Көл
Калтыrbай баарын көрөмүн.
Ажалым жетип құн бұтсө,
Үйдө да болсо өлөмүн.
Душманды көрүп турған сон,
Жабыттап жатып алғынча,
Жазы кыргыз элиниң
Жайлоосун чалып келемин.
Кыргыз үчүн кыйналып,

Кызмат кылыш беремин,
Кырк жигитим ээрчитип,
Кыдырыш жерди көрөмүн.
Кош, аман тур, калайык,
Козголдум, эми жөнөймүн».

Табылды сөзүн бүтүрүп, жөнөмөк болуп атка камынды. Карыя Уста карап тура албай: «Токтой тур, балам Табылды» – деп, көзүнөн жашын төгүп айткан сөзү:

«Эр Табылды, кулунум,
Бул айтканың акыл сөз,
Уга турган макул сөз.
Калк үчүн каның көөкөрлөп,
Калмакты көздөй барам – деп,
Кайрат кылыш турасын.
Катаган элин багам – деп,
Эл үчүн кызмат кылам – деп,
Ээликтин, балам, барам – деп.
Эргишкан калмактын,
Элин чаап алам – деп.
Алыска сапар барам – деп,
Ар тараалты чалам – деп,
Атаңдын көрү калмактын,
Айлын чаап алам – деп.
Менин айткан бир сөзүм,
Угуп тур, балам, сен өзүн.
Аркарын атып, ойной жүр,
Акылын баштан жойбой жүр,
Санаасы бузук күзгүн бар,
Кудайназар жаман чал,
Анык душман как ошол,
Алыска кетпей, кулунум,
Анын жайын ойлой жүр.
Сен болбосон, Табылды,
Калкың кайрат кылалбайт,

Кармашып аны жыга албайт.
Элин әрдик кыла албайт,
Әрегишип жене албайт.
Өзүн үйдө турганда,
Ал как баш эл четине келе албайт,
Энеси калмак эмеспи,
Анын кеги түк калбайт.
Ушу турган элиндин
Әэрчигенин ала кет,
Жер калтыrbай чала кет.
Кара-Каман, Тешик-Көл,
Как ошого бара кет.
Керилген сары төрү бар,
Кен өндүр түзөн, бели бар.
Үч мин тургай, он мин кол,
Көрүнбөй жатар жери бар.
Кароол карап кыры бар,
Калың отток чөбү бар.
Качпай калса Чалкалмак,
Как ошого бекинип,
Карап жатар эби бар.
Кантип сенден аяйын,
Карган атан батамды,
Кагылайын кулунум,
Капаланбай эми ал!
Чал-чабырын маа таштап,
Ушу турган элиндин
Барар болсоң көбүн ал».

Уста чал әлүү киши алыш калыш, төрт жүз әлүү кишини Табылдыга кошуп батасын берип, Табылдыны жолго салды.

* * *

Чалкалмак элин эки бөлүп, эки өндүргө бекинип, өзү бир мин алты жүз кошуну менен Кара-Каман, Тешик-Көлде кароол карап жатат эле. Та-

былдынын кошуну келип, Улуу-Суунун боюна конуп жатканын көрдү. Ошондо Чалкалмак калың колду камынтып, каруу-жарак салынтып:

Калын кара кошунун
Аттантып алды жабылтып.
«Серендеген жетимдин
Жолун тосуп барайын,
Конуп жаткан жеринде,
Козголтостон чунакты
Кокуйга башын салайын,
Атайы келип жортуулга,
Атышпай кантип калайын.
Жерди мыктаап чалайын,
Жер өлчөмүн алайын,
Кыябы менен жетимге,
Кызыкты эми салайын.
Колдун баарын аткарып,
Коштоосуна ат алышп,
Ташкалактын талаага,
Такыр түшүп барайын.
Сарыгоонун күдүргө,
Колдун баарын бекитип,
Конуп жаткан жетимди,
Кокустатып салайын».

Чалкалмак жанына эки баатыр жигитин алышп, Табылдыны конуп жаткан жеринен басмак болуп, күдүргө кошунун бекитип салышп, өзү чалгынга жөнөп калды.

Табылды кошунун Улуу-Суунун боюна кондуруп коюп, Элдиярды алышп: «Кара-Камандын башын чалыш келемин» – деп кеткен эле, көз байланышп, инир кирип баратканда Кара-Камандын капчыгайынан калмактардын жатканын көрдү.

Табылды: «Кантер экен калмак» – деп карап олтурду. Чалкалмак кошунун бекитип салышп, жа-

нына эки баатырын алып, Табылдынын колун көздөй келе жатканын көрүп олтуруп, Табылдынын Элдиярга айткан сөзү:

«Айланайын, Элдияр,
Издеп барчу Чалкалмак,
Изимден туура кез келип,
Имерчиктеп жаткан бейм,
Ирмесем деп белсенип
Качты деген Чалкалмак,
Кабылды жолдон кез келип.
Кара-Каман төрүндө,
Калмактар жаткан турбайбы,
Кармашарга белсенип,
Душманын жолдон кез болду,
Туура алдындан бет болду.
Көрүп алдык биз мурда,
Көнүлгө туура кеп болду.
Көнтөрө сайып алабыз,
Күдүрдө жаткан көп колду.
Эми Элдияр ылдам бар,
Элге бачым кабар сал.
Чалкалмак тооруп жеткиче,
Даярданып калынар.
Эр болсо калмак батынып,
Элге барып кол салар.
Барып калса кокустан,
Тегеректеп алынар.
Мен артынан барайын,
Алдыма салып алайын.
Кайра тартса кашаттан,
Качырып найза саяйын.
Кары чалды өткөрбөй,
Калмагына жеткирбей,
Кайгуулга келген немени
Кан жөткүртүп салайын» –
Деп, Табылды жумшады.

Элдиярды әлине.
Даярданып Табылды,
Тосуп жатты калмактын
Өтө турган жерине.
Элдияр кетти жылт коюп,
Элди көздөй кылт коюп,
Жетип кабар салды эми,
Конуп жаткан кошунга,
Сүйүнчүлөп барды эми.
Жайкын жаткан калың эл,
Жабыла тура калды эми,
Жанакы сөздүн баарысын,
Элдияр койбой айтты эми,
Абырдан шабыр ат токуп,
Аял кылбай бат токуп,
Табылдынын кошуну
Даярданып калды эми.
Күдүрдүн чети кайкандан,
Күтүп жатты Табылды,
Будурдун чети буткулдан,
Бугуп жатты Табылды,
Чалкалмактын каныртын
Угуп жатты Табылды.
Өтсүн калмак мындай – деп,
Өнүп турат Табылды.
Келатканын калмактын
Көрүп турат Табылды.
Чалкалмак келет чалкалап,
Чарайнасын калкалап,
Табылдыны бүгүн түн,
Чабабыз – деп талкалап.
Карабоз аты бышкырып,
Караан көргөн немедей,
Эки жагын каранып,
Үркүчүдөй кошкуруп.
Камчыланып Чалкалмак,
Кара санга бир уруп,

Как тушуна жакындал,
Калмак өттү сункуюп,
Качырып чыкпас белем – деп,
Табылды турат зыңкыйып.
Кайра ойлонуп Табылды,
Калмак өтсүн эл жакка,
Кайра тартса бер жакка,
Кан жөткүртүп бул чалды
Капталтайын тузакка, –
Деп ушундай ойлонуп,
Сабыр кылып токтолуп,
Откөрүп ийди эли жакка,
Онтойлонуп козголуп,
Алмабашка ок коюп,
Ак милтеге чок коюп,
Токтоно албай оқтонуп,
Атасын ээрчиp алгансып,
Жүрөмбү – деп бук болуп.
Караанын улай бастырып,
Калсамбы – деп качырып.
Кантерге айла табалбай,
Келе жатат ашыгып.
Ангыча болбой Чалкалмак,
Кашатка жакын барды эми,
Кабагында көп колдун,
Жатканын көрүп калды эми.
Мен ушундай жатайын.
«Кошуңду ылдам алып кел,
Кайра бирөөң барып кел,
Сүйүнчүлөп күлүп бар,
Сүйлөгөн сөздү билип бар,
Калбай келсин калың кол,
Калың олжо кез болду.
Капилет жатат кыргыздар,
Баатыр багып калды де,
Баарар жерин чалды де.
Тегерегин артып,

Тегин жаткан кыргыздын
Как жанына барды де.
Ылдамыраак келсин де,
Баатырларды, балбанды,
Алды жакка бөлсүн де.
Тандан эре-середе,
Тамашамды көрсүн де», –
Деп Чалкалмак күбүрөп,
Сүйлөсө үнү дүнүлдөп,
Бир жолдошун жумшады.
«Калың колго айтып бар,
Бүгүн олжо алуучу күнү деп».
Бул сөздү угуп Табылды,
Каары келип өзүнүн
Жалыны чыгып көзүнүн,
Алмабаш жуулуп жонунан,
Албарсын ондоп кабынан,
Караанды болжоп бир алып,
Качырып калды сонунан.
Качты калмак тура албай,
Канча экенин биле албай,
Алмабаш үнү чыккан сон,
Кайрылып беттеп кире албай,
Алмабаш үнү тарс этип.
Кызырып огу жарк этип,
Атына тийип бир калмак,
Калгандай болду жалп этип,
Алмабаш асып жонуна,
Найзасын алышып колуна,
Арчатору ат менен
Табылды кирди кубалап,
Чалкалмактын соңуна
Тарс дей түшүп Алмабаш,
Манастан ураан аралаш,
Даана угулуп калды эми
Табылдынын колуна,
Аттанышып шашкылап,

Кармай көр деп чапкылап.
Кашатка чыкса калың эл,
Казылган кара чан жатат,
Чан артынан жарышып,
Найзанын учу кагышып,
Чуркураган көп кошун,
Чуулдап үндү салышып,
Кара талаа дүбүрөп,
Каранғыда адашпай,
Кайдасын, бери жүрү – деп.
Кантип жалган айтайын,
Как эле Табылдынын үнү – деп,
«Баабедин» – деп бакырды,
«Манас» – деп ураан чакырды,
Бүгүн маашыр түнү – деп,
Келе жатат калың эл,
Кен талаада дүбүрөп
Коркоктордун баарысы,
Керәэзин айтып күбүрөп.
Чалкалмак качкан тура албай,
Чамалап жоону биле албай,
Өксүп келет Табылды,
Өлкөгө найза иле албай
Кунан чабым барганды,
Куушуп кызык салганда,
Кутултуп ийип калмакты,
Каламбы деп арманда,
Атка камчы урду эми.
Арчатору буудан да,
Ачуурканып камчыга
Арышын катуу керди эми,
Арстай куйрук көтөрүп,
Аркардай бутун сайылтып,
Жал-күйругун жаныбар,
Асаба туудай жайылтып.
Аркан бою калмакка,
Аралашып келди эми.

Айдалынын бетине,
Табылды найза берди эми.
Учу болот, бөрү тил,
Найзанын жайын эми бил.
Таамай сайып Табылды,
Далыга мыкташ тийиптир.
Чопкутту чоюп бөлүнтүп,
Соотту жарып сөгүлтүп.
Кыр арканын балык эт,
Караптып канын төгүлтүп.
Карыш кирип кетиптири,
Табылды таамай жетиптири,
Чопкут, олпок, соотту,
Чогуусу менен тешиптири.
Арканын балык этине,
Абдан кирип кетиптири.
Карабоз мүргүп энкейип,
Калмактын бели денкейип,
Аттан кулап кетерде,
Кылышташ башын кесерде,
Буйтап качып Карабоз,
Бура тарта берди эле,
Өтө коюп Табылды,
Алдына туура келди эле,
Кый сүйбөөгө Чалкалмак,
Кыйгай сайып көрдү эле.
Кыйбы менен тийгенби,
Кылыштын боосун үзүптур,
Кылышчы жерге түшүптур.
Беттеше түшүп берендер,
Белчемдүү жерге сайышып,
Тен тийгенде найзасы,
Тегеренип буудандар,
Темтендей түшүп майышып,
Найза менен мушташып,
Жүрөктүн башын тушташып,
Көмөлөтө койсом – деп,

Көр оозун көздөй кысташып.
Найзадан айла боло албай,
Чочморун колго алышып,
Чокуга болжоп салышып,
Тарткылашып бир-бирин,
Жакага колу карышып,
Эки колдон тарткылап,
Далай жерге барышып.
Эки жактан эки кол,
Келип жатат жарышып,
Ким экенин ким билет,
Каранғынын көзу жок,
Кабылганын чабышып,
Калмак, қыргыз көп кошун,
Карсылдашып калышып,
Баатырлар найза салышып,
Балбандар чокмор алышып,
Башка болжоп салышып.
Үюган калың чаң болуп,
Ураандын үнү шан болуп,
Калың әлдин үнүнөн
Угалбай кулак маң болуп.
Уруш болду түн бою,
Жер жүзү кызыл кан болуп.
Жүрөгү жок адамдар,
Жүрө албай жатты дал болуп.
Жүгөнү башта шылдырап,
Жүргөн жайдак мал болуп.
Таң агарып сөгүлдү,
Жерге жарық төгүлдү.
Ким экенин тааныптыр,
Киши даана көрүндү.
Туусун көрүп эки кол,
Эки жакка бөлүндү.
Канчалық адам жуушаган,
Каза жеткен өлүмдү.
Казасы жетип канча жан,

Каны суудай төгүлдү.
Байрагын көздөй барышып,
Туусун карай жарышып,
Эсептешип эки кол,
Эл эсебин алышып.
Таң атканча тынымсыз,
Талкалашкан салышып.
Мин алты жүз калмактан,
Минге жетпей калыптыр,
Башкасы кайда ким билет,
Эсебин азыр алыштыр.
Чалкалмак кошту беленде,
Калмактар жөнөп калыптыр.
Кыргыздын колу топтошуп,
Кыранга барып токтошуп.
«Баланча кана, кокуй» – деп,
Кыйласын эстеп жоктошуп.
Жан эсебин алды эми,
Жогун издең барды эми.
Кан ақкан майдан талаада,
Калкка аралаш сулаган,
Өлүккө көзүн салды эми.
Кылыч тиийип башына,
Жарылгандар бар экен,
Найзанын учу журөккө,
Малынгандар бар экен.
Чочмор тиийип чыкыйга,
Жанчылгандар бар экен.
Шейит болду ушул – деп,
Айтылгандар бар экен.
Жыйнаганда баарысы
Жүз он эки жан экен.
Жыйнап баарын болду эми,
Аманат кылышп бир жерге
Топтоштуруп койду эми.
Табылды кана, кокуй – деп,

Аран әми әстеди.
Эстен чыгып әки дөө,
Әл ичинде көрүнбөйт.
Талаадан таппай буларды
Издейлик тоонун төрүн дейт.
Издең жүрөт әки кол,
Әки суунун башынан
Кол ортосу кошулбайт,
Коркоктор башын жашырган.
Үч-Эмчек өрдөп Элдияр,
Дүрбү салып караса,
Чубашкан киши көрүнөт.
Ашуунун бодур ташынан,
Билейинчи кимдер – деп,
Элдияр жүрдү артынан,
Кертабылгы ат менен,
Келе жатат чуратып.
Кенебеген эр немен,
Керүү тарткан бел менен,
Жоо экен деп ойлонбой,
Аралаш чыкты эл менен.
Белге чыгып барганда,
Элге көзүн салганда,
Ашуунун кайкы белинде,
Ачакей таштын түбүндө,
Арчатору көрүнөт,
Найза илинген ээрине
Алмабаш үнү тап этет,
Ача таштын бетине,
Ок тийгенсип жарк этет.
Элдияр ылдам жүрү – деп,
Табылды үнү барк этет».

Элдияр энесин көргөн немедей энтелеп, атасын
көргөн немедей ашыгып, Табылдынын жанына
келди.

«Айланайын, жалгызым,
Адашып кайда кеттиң – деп,
Артындан издең чочудум,
Алда кандай болдуң – деп.
Атышкан жоон қана – деп,
Ачаташ болуп паана* – деп,
Аман-эсен барсыңбы?
Аран көрдүм жүзүндү,
Арзымды шашпай айтармын,
Анттуу досум сага – деп.
Көзүнүн жашы чубуруп,
Көрүшсөм деп жүгүрүп,
Элдияр аттан түштү эми.
«Айланайын, Элдияр,
Айткан сөзгө кулак сал,
Акыреттик жан досум,
Атынды далдаа байлай сал,
Көрүнсө атып салбасын,
Көмүттө жаткан душман бар.
Жашырынып жакын кел,
Жаныма ылдам бачым кел,
Жабытта жаткан береги
Чалкалмакты келип көр.
Айдалыга найза жеп,
Шашып келген бул жерге,
Ат үстүнөн жулунуп,
Алдырап кези болгондо,
Аркасы канга толгондо,
Кыр аркага найза жеп,
Шашып келген бул жерге,
Койну канга жық толуп,
Батып келген бул жерге,
Колдон-тондон чоюшуп,
Тартып келген бул жерге.
Козголо алгыс болгондо,
Кокусунан бошонуп.
Качып келген бул жерге.

Кошто жаткан калмактар,
Кошо келген бул жерге.
Каранғыда көзүм жок,
Калп айтарга кезим жок,
Калың қыргыз кошундан,
Элдияр, Эрмек досумдан,
Ажырап калып мен жалгыз,
Калмак менен алышып,
Каранғыда салышып,
Мен да келдим бул жерге.
Таң ата ташты тапканмын,
Жан калкалап жатканмын.
Көрүнгөнүн кетирбей,
Күм-жам кылып атканмын.
Көл бетине жеткирбей,
Күн батканча жатканмын.
Күмурскадай көп калмак,
Көмөлөтө аткамын», –
Деп сүйлөдү Табылды.
Түндө кылган жумушун,
Көп сүйлөдү Табылды.
«Жаралуу кылдым калмакты,
Жардам бер деп ар убак,
Таң атканча оозумдан,
Кетирбедим Манасты».

Табылды менен Элдияр эс алышып олтурушту.
Анан өз кошундарына барып кошулушту. Уста ка-
рыяны чакыртып алышып, өлгөндөрдү ардактап кө-
мүштү.

Чалкалмак жаралуу болуп качып, Чон-Ашууну
ашып, Табылды келип калабы деп шашып, атка
жүре албай, алына кире албай, жерден үй казды-
рып алышып, жаратын дарыланып жатып калды.

Калмактын баарысы чогулуп, Чалкалмактын ал-
дына келип, акыл сурап калышты. Ошондо Чалкал-
мактын айткан жообу:

«Атандын көрү көп калкым,
Баарын бирдей чөп калкым,
Алакандай кыргызы
Атайы келип ала албай,
Алдына жылкы сала албай,
Жаралуу кылып төрөндү,
Аман үйгө бара албай,
Канетип элге барабыз,
Кан чыгып беттен уялбай,
Көп адамды кырдырып,
Колдогуну алдырып,
Эл оозунда болобуз,
Жаман атка конобуз,
Менин тилим алгыла,
Ысык-Көлдү жәэктеп,
Кошту тигип салгыла.
Бирок Тондун белин каратып,
Өксүбей чалып тургула.
Билинип калса Табылды,
Мага кабар салгыла.
Кубаласа качып кел,
Урааныңды чакырып,
Чалкалмактап айттып кел,
Менин жаткан жеримден,
Ыраактабай жакын кел.
Токтолбой качып өтө бер,
Кутулар жерин бет алышп,
Куушкан бойдон келе бер.
Сырбараң оозун қылайтып,
Жер үнкүрдөн чыгарып,
Даярланып жатамын,
Андабай келе жатканда,
Табылдыны атамын.
Бирок силерге айткан кенешим,
Качып бириң кетпенер.
Аркы четин қалмактар,
Кара-Суудан өтпөнөр.

Кароолду күндө өксүтпөй,
Кыргыздын колун көздөнөр.
Топ-топ болуп жатыңар,
Жоо көрүнсө атыңар.
Эң акыркы айтканым,
Шашылып калсан кай бириң,
Мени көздөй качыңар». —

деп, жерден үнкүр казып алыш, ок куюп, дары ийлеп жатат. Табылды Тондун бир жагын Сары-Бел кылыш, бир жагын Керүү-Төр кылыш бекинип, кароол карап жатты. Кулгунанын белин көрдү. «Мен эртең менен кароол карап олтурсым, Ак-Сайдан көп калмак чыкты» — деп, Табылды кырк жигитти ойготуп, айткан сөзү:

«Кырк жигит менин жолдошум,
Кыраан бала жолборсум,
Калмактын көрдүм кыйласын,
Баатырлар эми жол болсун!
Элдияр, Эрмек келгиле,
Эрдиктин ишин билгиле.
Элге кылдык көп зыян,
Эсиндерге салгыла.
Ээк алдында душман бар,
Эбин таап киргиле.
Бүгүн оюм бөлүндү,
Кароол карап олтурсым,
Бир топ калмак көрүндү.
Моюнга алыш чыкканбыз,
Кайыптан болчу өлүмдү.
Балгартта калган элибиз,
Бар беле мындай кебибиз,
Жоо көргөндө турууга,
Болобу биздин эбибиз.
Же алмакта, же өлмөк,
Ак калпак кыргыз элинин,

Жол кайтарчу чебибиз.
Ат өрүтүп эс алдык,
Алты күнү жол салдык,
Алдыдан душман көрүндү,
Талкалайлы эми биз.
Алыс калды белем да,
Ат-Башы, Нарын жерибиз.
Чалкалмакты өлтүрсөк,
Анан чыгат черибиз.
Узап кетпей калмактар,
Бекинип жолдо жүрүштөт.
Биздин кыргыз элинин,
Берендигин билишет.
Бир жолу тынып калбасак,
Бир күнү малды тийишет.
Жасанып чыккан калмактар,
Жабырттап жолдо жүрүштөт.
Онуна келсе калмактар,
Айылды чаап киришет.
Өзүнөр көргөн Ала-Too,
Өзөнү кандай жер эле.
Өкүм кылып ээлеген,
Өжөр калмак эл эле.
Бир сапар кууп чыгарган,
Баатыр Манас эр эле.
Азыркысын айтканда,
Ала-Тоону жердечү,
Атагы чыгып эл дечү.
Алыстан душман келбөөчү.
Кыргыздын жанын тындырып,
Калмактын белин сындырып,
Калкы көлдү ээлөөчү,
Эрманкандын баласы,
Эр Табылды мен элем,
Ээрчитип бирге жүрүшкөн,
Эмчекти бирге эмишкен,
Кырк баатыр атак сенде эле.

Алты күн өргүп тыныгып,
Ат эс алыш калды го,
Абдан уктап жайланып,
Эр эс алыш калды го.
Артынан кууп биз келсек,
Алыс кетпей калмактар,
Алдыдан кудай берди го.
Чалкалмак кайда болду экен,
Жарааты кантип калды экен?
Ушу жүргөн калмакта,
Чалкалмак баатыр бар бекен?
Баарысын айтып кантейин,
Балгартта калган биздин эл,
Кандай күндө болду экен?
Жер, суу толгон көп калмак,
Жабытта калып бир тобу,
Жылкы тиийип жүр бекен?
Баштагынын үстүнө
Майып болуп кыргыздан,
Сайышып жаткан күн бекен?»

Табылды кырк жигит менен келе жаткан калмактын жолун тосуп, уруш салып, бир канчасын кырып, эки калмакты байлап алыш, Арал, Кара-Тоону мекен кылыш, чар тарарапты чалыш, чон дүрбүнү салып жата берди. Кыргыздан калмактар ар жердеги калмактарга кабар салып, чогулушуп алыш, Табылды жаткан Кара-Тоону тегеректеп, жөө мергендер менен курчап алыш, туш-тушунан андып жүргөнүн дүрбү менен көрдү. Ошондо Табылды кырк жигитти төрт тараапка бет алдырып, уч күн, уч түн атышып жатып, ок-дарысы азайып, башка жерге баралы деп айткан сөзү:

«Айланайын, кырк баатыр,
Айла кетип баратыр,
Ок-дары калды азайып,

Ойдо душман мол жатыр,
Оюнарды айткыла,
Ойдун кара талаада,
Каарган калың кол жатыр.
Аркадан келчү кол кана,
Аркадан тапчу эл кана!
Алты күн өттү болжолдон,
Ашып келчү бел кана.
Тегеректеп калмактар,
Көптүгүнө салышты,
Түзөң жердин баарысын,
Түгөл ээлеп алысты.
Чөпкө тоюп, суу ичпей,
Буудандар ачка болушту.
Күнү-түнү алты күн
Бир уқтатпай коюшту.
Атышып жатып жоо менен,
Мылтыктын үнүн үзбөдүк.
Жайкын жатып бир күнү
Жайлланып тамак ичпедик.
Күпсөрдө дары күбүлдү.
Таз карды чөпкө толбосо,
Күлүктөр кантип жүгүрдү.
Кутуда дары куурады,
Кургакта аттар суусады.
Үй түгүндөй көп калмак,
Ушунун баарын чырмады.
Карангыда аттанып,
Каптап сүрүп чыгалы.
Кабылганын калмактын
Калтыrbай баарын кыралы.
Түзгө түшүп баралы,
Аркайган тоонун түбүнөн,
Атка жайлую түзөндү
Конуш кылыш алалы.
Ат өргүтүп эс алыш,
Анан уруш салалы.

Аркада калган кыргыздан,
Анык кабар алалы.
Аман-эсен жатышса,
Азык-түлүк, ок-дары,
Арбын жыйнап алалы.
Чалкалмак кайда экенин,
Чар тараңтан чалалы,
Жаралуу болгон неменин,
Жаткан жерин табалы.
Жөр өлчөмүн алган сон,
Анан жоого баралы» –
Деп, Табылды айтканда,
Кырк жигит макул көрдү эми.
Карангыда аттанып,
Карышкырдай таптанып,
Кыялап жүрчү жол менен,
Кырк чамалуу кол менен
Каптал ташты паанарап,
Калмактын четин арапал,
Кабылышып калышса,
Кайсы бириң жаралап,
Буйдалыш уруш кылбастан,
Токтолуп жоого турбастан,
Бет алган жагын бакырып,
Туш келгенин найзалап,
Чалкалмак баатыр кайдалап,
Кайсы бириң калмактын
Кырк жигит чаап бир бирден,
Кылыч менен майдалап.
Талаага чыкты жарышып,
Тамашаны салышып.
Анкайган тоонун түбүнө,
Ағын суунун түзүнө,
Кош түшүрүп салышып,
Коштоодон семиз бээ союп,
Өргүп жатып алышып.
Кырк жигит калды демденип,

Уйкусун уктап канышып.
Табылды менен Элдияр,
Кароолдон түшпөйт бул экөө,
Калмакка дүрбү салышып,
Дарысын ийлеп, ок куюп,
Даярданып кырк жигит».

Калмактар Табылдынын Кара-Тоодон кетип, Ала-Тоонун этегине барып жатканын көрүшүп, жер үйдө жаткан Чалкалмакка келип кенеш кылышты. Чалкалмак үнкүрде жатып жарааты айыгып, ок-дарыны мол кылып алган экен. Калмактарга каттуу жардык кылып айткан сөзү:

«Күлүктөн тандап ат мингин,
Чопкуттан тандап тон кийгин.
Күнүгө жүздөн баатырын,
Өксүбөстөн ма келгин,
Көрсөтөм барар жеринди,
Уккула айткан кебимди,
Өлүмгө айдайт деп коркпой,
Бекем байлан белинди,
Эр Табылды душмандан,
Эсен сакта элинди.
Араласа кыrbайбы,
Амалдуу бала турбайбы.
Алты миң калмак бир жүрүп,
Алтымыш жоодон качканда,
Анык кудай урбайбы.
Кыябын тапса кыrbайбы,
Кыраан бала турбайбы.
Кыйла калмак биз жүрүп,
Кырк кишиден качканда,
Кыргыздар олжо кылбайбы.
Мен жер үнкүрдө жатамын,
Чениме келсе атамын,
Атын атып аксатып,

Өзүн колго тұшұрұп,
Тамашага батамын.
Жұз киши күнде барып кел,
Эрдик кылсаң баатырлар,
Табылды менен сайышып,
Жүреккө найза малып кел.
Алдымдан туура качып өт,
Аял кылбай шашып өт.
Артында болсо Табылды,
Азыр бол – деп айтып өт.
Кароолду жазбай турамын,
Сырбараң мылтық сунамын.
Каргадай болгон немени
Кан жөткүртүп саламын.
Менин тилим алышп тур,
Күндө жүздөн барып тур.
Кезек менен аттанып,
Барганың өргүп калышп тур.
Аламан коюп кетпесин,
Абдан жолун чалышп тур.
Аттанып келип жүз киши,
Алдыма келип учурап,
Акылымы канышп тур.
Бул жардыгым билгиле,
Айтканыма киргиле.
Чалғынга барбай калганын,
Тарап кетпей чогулуп,
Даяр болуп жүргүло.
Чаманаң келсе калың кол,
Мен күчүмө киргиче,
Эр Табылды баланы,
Элин карай сүргүлө» –

деп, Чалкалмак кошунуна катуу жардык кылышп, калкын узатып, үңқурдүн үч жерин тешип алышп, жата берди. Ошондо жигиттеринин айтканы:

«Чалкалмак бирди кылат го,
Такыр бизди кырат го,
Күндө жүздөн жиберип,
Табылдыга кырдырып,
Өзү жалгыз калат го.
Түнкүсүн тынчтык албасак,
Түгөл кырат барбасак.
Табылды келип талкалайт,
Талыбай жолду чалбасак,
Качып кетсек хан кырса,
Кармашсак кыргыз эл кырса,
Канткенде эми жан тынат,
Хан Чалкалмак коркутуп,
Каарын салып олтурса,
Кайдан келдик кыргызга».

Күжулдашып келип, кош-кошуна түшүп, кезек менен барууга даярланып жатышты. Табылды эки жигит кошуп Эрмекти элине жибермек болуп айткан сөзү:

«Эки жигит ээрчитип,
Эрмек баатыр барып кел,
Балгартта калган элинден,
Барып кабар алышп кел.
Келебиз дешип кечикти,
Кебине мыктап канышп кел.
Жылкыны барып көрүп кел,
Бизден кабар берип кел.
Калган кыргыз аманбы,
Же калмактан анда калганбы,
Капилет жаткан элинди,
Кайра тооруп барганбы.
Биз быякта жатканда,
Бир бөлөгү барганбы,
Уй түгүнөн көп калмак,
Улам тооруп жылкыны,
Анда калган элинди,

Убарага салганбы,
Аман-эсен жатышса,
Аркандан барам – деп айткан
Аяш атам жарыктык,
Устанын сөзү жалганбы.
Туура ушундан ашып бар,
Турбастан ылдам шашып бар,
Кайда экенин билүүгө.
Кара-Сазда калды эле,
Калың малды басып бар,
Жылкы барбы жеринде,
Бел-Тепшинин белинде,
Чыр бар бекен байкай жүр,
Нарында жаткан элинде.
Келмек эле биздин эл,
Бар болсо айткан кебинде.
Чар тараапты чала жүр,
Жоо жакын элдин ченинде.
Токтолбостон кайтып кел,
Толук кабар айтып кел,
Ок-дарыны мол алып,
Атка жүктөп артып кел,
Союшуна бәэ алыш,
Минүүгө күлүк ат алыш,
Өзүң сырттан кайтып кел,
Өргүп бир күн жатышп кел,
Алда кандай жай болот,
Анда турбай шашып кел,
Жолун болсун баргын – деп,
Жолдон душман чыкпасын,
Ок-дарыдан алгын деп,
Досундуң айткан бул сөзүн
Көнүлүнөн чыгарбай,
Көкүрөккө жат кылыш
Абдан сактап алгын» – деп,
Кол кармашып, кош айтып,
Коштошуп досун узатыш,

Эрмекти жолго узатты.
Эр Табылды баатырын
Эскертип далай сөз айтып.

Калмактардан жүз күлүк ат минип, жүз чопкут тон кийип, каруу-жарагын чыңдап, кайраттуусун тыңдап, жүз баатыры келип Чалкалмакка учурал, Табылдыга барып алыстан аткылашып турду.

Табылды: «Калмактардын бул аткылашкандыгы – биздин ок-дарыны түгөтүүгө ойлогон амалы». Калмактардын азыраак экенин көрүп, Элдияр ээрчиp алыш аткылаш жаткан калмактарды качырып жөнөп калды. Табылды жакындап келгенде токтоно албай калмактар быт-чыт болду. Аркасынан Табылды, Элдияр экөө жеткенин сайып түшүрүп олтуруп, Чалкалмак жаткан үнкүргө чейин жетимиш калмакты сайып түшүрүп, калганын кубалап бара жатканда, Чалкалмак бир канча жолу аткылаш калды. Кайра тартып кызуу менен билбей кетти. Жолдо жыгылган калмактардын атчан кез келгенин айдап, кабылган калмакты кылыш менен жайлап, кошуна келип жетти. Узун сөздүн кыскасы ушул түр менен жети күн удаа жүздөн калмак келип турду. Келгенинин жазасын эр Табылды берип турду. Үнкүрдө жатып Чалкалмак аткылаш өнүп турду.

Сегизинчи күн болгондо, «күнүгө жүздөн барып өлгүчө, жалпы барып кандай болсо да көрөбүз» дешип, калың калмак каптап келип, Табылдыны төгеректеп калышты. Муну көрүп Табылдынын кырк жигитке айткан сөзү:

«Көрдүнөрбү, кырк баатыр,
Көнтөрө калмак келишин,
Күнүгө жүздөн келчү эле,
Күлүгүн бизге берчү эле,
Күйүтүнө чыдабай,
Көптүгүнө салышын,

Ок-дарынын аздыгын,
Калмактар билип алышын.
Үйүр болуп биз менен
Тегеректеп калышын.
Кырсак да калмак болбоду,
Чети короп койбоду.
Үй түгүнөн көп экен,
Улам өнөт болжолу,
Тегеректеп жүдөтүп,
Бизди алууда ойлору.
Караан болуп кыргыздан,
Калың кошун келбеди.
Эч болбосо эл жактан
Эрмек кабар бербеди.
Жарактын баарын салгыла,
Соот, чопкут, олпокту,
Каттай кийип алгыла,
Өлсөк шейит болобуз,
Өлтүрсөк казы болобуз.
Өкүм сүргөн калмакка
Жалпы аттанып алгыла,
Төрт тарапка бөлүнүп,
Калмакты көздөй баргыла.
Талыбастан душманга
Таамай уруш салгыла.
Бет алган жакты качырып,
Берендер жоону талкалап,
Бир кумардан кангыла,
Жан аябай киргиле,
Жагалмайдай тийгиле.
Оюнардан чыгарбай,
Чалкалматы билгиле.
Кайда болсо калмактын
Кабарын мага бергиле.
Урааның чыксын Манастан,
Унутуп калба алаксып.
Төрт бөлүнүп кырк баатыр,

Бет алган жагын жапырып,
Калмакты куусаң берендер,
Кабыландай качырып,
Кара аламан чабуулда,
Кайсы экени билинбей,
Карбаластап жыгылып,
Калсын душман шашылып» —
Деп, Табылды айтканда,
Жарактын баарын салышып,
Жаратканга жалынып,
Жалпы аттанып кырк баатыр,
Жабыла кирди камынып.
Ач берүдөй качырып,
Алды жагын жапырып,
Аралап кирген жерлери
Айбатына чыдабай,
Аркы-терки чачылып.
Төрт бөлүнүп беттешип,
Төрөндүн сөзүн эп дешип,
Калың кошун калмакка
Жабыла кирип барбастан,
Качырып жүрөт четтешип.
Катарын бузбай кырк баатыр,
Калмактын колун талкалап.
Кан ағызып сел кылышып,
Кар кечкендей тепсесшип,
Найза менен сайышып,
Буудандын бели майышып.
Найза белден үзүлүп,
Нечен адам жөнөдү.
Жумулуп көзү сүзүлүп,
Кылыш менен чабышып,
Калканын тосо калышып,
Чокмор менен урушуп,
Шамшар кындан суурушуп,
Айбалтаны алышып,
Аябай башка салышып,

Жердин бети чан болуп,
Көргөнгө кызык таң болуп,
Катуу уруш болду эми,
Жарактын баары кан болуп,
Табылды кирген аралап,
Таамайлап салып жаралап.
Чалкалмак кайда болду? – деп,
Урушуп жүрөт чамалап.
Эр Табылды бет алса,
Калмактар качат сабалап,
Качканда калмак чубурат,
Канчасы колдон бурулат.
Качкандар салган кабары,
Чалкалмакка угулат.
Даярланган Чалкалмак,
Сырбараң мылтык сундурат.
Сырбараң үнү чанырат,
Калмактар кайта жабылат.
Качырганда Табылды,
Карышкырдай жапырат.
Күнү-түнү үч күнү,
Катуу уруш салышты.
Жолдошун тапкан киши жок,
Бет алды кетип калышты.
Эр Табылды баатырдын
Эс ала турган кезинде,
Эки жүз калмак барышты,
Тегеректеп аткылап,
Теги тынчын алышты.
Табылды атка мингенде,
Беттешпей кайра качышты.
Жай болот алып колуна,
Табылды ойлоп намысты,
Үч калмакты чапты эле,
Булар жайын тапты эле,
Төртүнчүгө жетерде,
Аны да шилтеп өтөрдө,

Сырбараң үнү тап этти,
Табылдыга чап этти.
Он бутунун ашыгын
Омкоро жаздал оқ өттү.
Ашыкты көзөп жемирип,
Аяктай эти бөлүнүп.
Аттан ооп Табылды,
Түшүүчүдөй көрүнүп.
Эси эндиреп тунарып,
Эки көз болуп мунарык.
Эңкее түшүп берени,
Ээрдин кашын таянып,
Кашка тиши кашкайып,
Кабагын серипп ондонуп,
Кайраттанып чакчайып,
«Соот жетпес жериме,
Сокту белем Чалкалмак,
Олпок жетпес жеримди,
Ондуруду белем Чалкалмак.
Суу боюна барайын,
Суудан жутуп алайын.
Шалактатпай бутумду
Жүп жоолук менен таңайын.
Атандын көрү калмактан,
Өчүмдү эми алайын.
Кезиккенин кырайын,
Билгенимди кылайын,
Карт Чалкалмак көрүнсө,
Кайратымды жыяйын.
Канын төгүп калмактын
Эрдигимди сыйнайын» –
Деп ойлонуп Табылды,
Суу боюна барды эле,
Аттан түшө калды эле,
Арка жагын каранып,
Жаралуу бутун танды эле.
Суу ичүүгө камданып,

Сунуп колун салды эле.
Оозун чайкап, колун жууп,
Он чакты ууртап алды эле.
Арчатору бууданды
Ооздук менен сугарып,
Он үзөнгү төңүлүк,
Тогоосун кайра чыгарып,
Үзөнгүнү кыскартып,
Чап олонду бош тартып,
Төш олонду бек тартып,
Жалан кылыштүрдөй алышп,
Жан берчүдөй кумсарып,
Жаалы келип Табылды,
Кайта кирди чаң салып.
Беттеген жагын качырып,
Белди ашыра жапырып,
Тоодогусун качырып.
Токайду көздөй жапырып,
Күнү-түнү урушуп,
Күүлөнгөндөн Табылды,
Аттан түшпөй тырышып.
Арчатору жаныбар,
Данканы көккө чыркырап,
Ташка тийсе туягы,
Тырмактайдан быркырап.
Дем өткерүп алыштыр,
Айдарымга чапканда,
Эки этектен үн чыгат.
Бүркүттүн канатындай зыркырап.
Көндөйдүн Сары-Белинде,
Көрүндү көбү чуркурап.
Аны карай Табылды,
Атка камчы чабылды.
Кырк жигит түшүп эсине,
Кылышын сууруп камынды.
Кыргыз, калмак чабышкан,
Калың элге кабылды.

Чамбылала чаң болуп,
Кызылала кан болуп.
Табылды кирди күчөнүп,
Таныркап калмак таң болуп.
Эрманкандын арбагы,
Эми кел деп жар болуп,
Элдияр деп чакырып,
Эрмектин атын бакырып.
Кырк жигит бері келгенде,
«Атандын көрү калмакты,
Айдал алып кетели,
Ала-Тоону ашырып», –
Деп Табылды ун салып,
Калмакка караан күн салып,
Катмары менен экини
Ыргыта коюп бир сайып.
Жолго түшүп калмактар,
«Жабуу-жабуу»* – деп качты,
Кылчайгыс болуп кыйкырып,
Кымкуут болуп бек качты.
Эр Табылды аландап,
Жаралуу буту саландап,
Калмактын артын талкалап,
Карышкырдай жаландап,
Кырк жигит кайда кеттин? – деп,
Кызып калган чунагын,
Калмактардын артынан,
Кетип барат караандап.
Табылдынын артынан,
Элдияр келет бакырып.
«Токто, досум, токто» – деп,
Тоо жаныртып чакырып.
Кертабылгы ат менен,
Закымдай учуп жүгүртүп,
Шашкаландал Элдияр,
Шамалдай этек бүгүлтүп,
Артынан келип жетти эми,

Айланайын досум – деп,
Арчатору бууданды,
Чылбырдан алыш кетти эми,
Табылдыны караса,
Кызыл бетте кан калбай,
Кубаты кетип, ал калбай,
Кызуу менен эр неме
Жүргөн экен байкабай.
Эриндери кеберсип,
Этектерин жыя албай,
Эрдик кылыш беренин,
Жүргөн окшойт жыгылбай.
Элдияр көзүн салды эми,
Эмне шумдук болгон – деп,
Эси эндиреп калды эми.
Жаралуу бутун көргөн сон,
Аттан түшө калды эми,
Арчатору атынан,
Так көтөрүп алды эми.
Агын суунун боюна
Көтөргөн бойдон барды эми.
Бутун жууп тазалап,
Кара дары жапты эми,
Эси эндиреп Табылды,
Эт бышымдай жатты эми.
Кадектеп бутун танды эми,
Чалап чайкап ичирип,
Кантемир огун* сүрттүрүп,
Кабылдаган жараны
Кайра танып салды эми,
Кырк жигит жаткан жерине,
Элдияр алыш барды эми.
Табылдыны жаткырып,
Устанын уулу Элдияр,
Ушундай үндү салды эми.
«Атандын көрү куу жалгыз,
Ага, иниң жок шум жалгыз,

Атыштың калмак жоо менен,
Ал-абалың биле албай,
Алты күн атчан урушуп,
Алты күн каткан канынды,
Аран жуудум суу менен,
Ар качан эстен чыгарбай,
Антынды сыйласп мен жүрөм.
Аркандан барган бирөө жок,
Кырк жигит кыраан берендөн.
Же уялаштан бирөө жок,
Ушундай жалгыз белен сен.
Атадан жалгыз сен чыгып,
Ак калпактуу кыргыздан
Ашкере баатыр эр чыгып,
Артындан издел баргандын,
Антынды эстеп мен чыгып,
Энеден жалгыз сен чыгып,
Эбегейсиз эр чыгып,
Эми өлмөк болупсун,
Эс алалбай дем чыгып.
Эсиме түшүп мен бардым,
Эмне болду экен – деп,
Эмчектеш үчүн мен чыгып.
Өжөрлүккө саласын,
Өзүн курган баласын,
Көктүгүндү койбосон,
Бөөдө өлүп каласын.
Ашыкта жарап шишиптири,
Аттай болуп кетиптири,
Томукта жарап шишиптири,
Тоодой болуп кетиптири,
Анчалык таап албасам,
Атандын көрү жалгыз кул,
Ажалың әми жетиптири.
Ок тийсе бери качпайсын,
Ошондо мага айтпайсын,
Бут сынса бери качпайсын,

Бурулуп жообун айтпайсын,
Калмакка бизди жиберип,
Эс алып бир аз жатпайсын.
Козголгусуз болупсун,
Кокуй, досум, кандайсын?» –
Деп, ушинтип Элдияр,
Көзүнүн жашын тыйбады,
Өпкөлөп жаман ыйлады,
Эндирип жаткан кезинде,
Элдияр жанын кыйнады.
Кырк жигит ыйласп буркурап,
Кыркасы менен чуркурап.
Кыяматтык жолдоштор,
Кыйналды сөөгү зыркырап.
Буларды көрүп Табылды,
Чымырканып чыйралып.
Кырк жигиттин турганын
Көргөндө бою жыйналып,
Эсинен чыгып жарааты,
Эми калды кыйналып.
«Айланайын, кырк баатыр,
Аталаштан жакыным,
Акыреттик жолдоштор,
Айтайын сөздүн акырын.
Атадан жалгыз элем – деп,
Аттанбай жатып албадым.
Ар кимине бул күндө
Ар качан көнүл салбадым.
Энеден жалгыз элем – деп,
Эл ичинде калбадым.
Бала күндөн бирге өсүп,
Баарыбыз болдук бир жандай,
Тарткыллык болсо баатырлар,
Боло берет ар кандаай.
Бутка ок тийип калды – деп,
Кошко качып баргандай,
Коркок бала мен белем,

Кош жүрөгүн алгандай!
Ажалым жетсе өлөөрмүн,
Азабым болсо көрөөрмүн,
Аз күнү тартып азапты
Аранарга келермин.
Алда насип буюрса,
Ак жүзүнөрдү көрөөрмүн.
Акыр түбү калмактан,
Өчүндү алыш берермин.
Аз күндө айыгып бул жарат,
Калыбыма келермин.
Кечээ Эрманкан атам өлгөндө,
Энеден жалгыз калганда,
Элдияр, Эрмек дос болуп,
Эмчектеш тууган үч болуп.
Эл ичинен чогултуп,
Кырк жигит мага топтолуп.
Кырк жигитке Элдияр,
Кызмат кылган баш болуп.
Жетим келген баланы
Энелүү кылдым, кырк жигит,
Жергесиз келген баланы
Жеңелүү кылдым, кырк жигит,
Жалгыз келген баланы
Топтуу кылдым, кырк жигит.
Жалын жүрөк эрчимек,
Оттуу кылдым, кырк жигит,
Жөө келген баланы
Аттуу кылдым, кырк жигит.
Таң тамаша оюнга,
Шаттуу кылдым, кырк жигит,
Жарды келген баланы
Малдуу кылдым, кырк жигит,
Бойдок келген баланы
Жардуу кылдым, кырк жигит,
Чабал келген баланы
Алдуу кылдым, кырк жигит.

Күлүктү бердим минсин – деп,
Күрөкө бердим кийсин – деп.
Күрдөөлдүү жоого беттешсе,
Күймөнбөстөн кирсин – деп.
Бууданды бердим минсин – деп,
Булумду бердим кийсин – деп,
Мындан да арбын жоо келсе,
Буйдалbastan кирсин деп.
Кармашып калсам жоо менен,
Караан болуп жүрсүн – деп,
Кара жанга күч келсе,
Качпайт го деп бириндеп.
Каза жетип өлгөнчө,
Кабагын ачып күлсүн – деп.
Чуркурап баарың ыйлайсын,
Кара жанды кыйнайсын,
Ажал жетип мен өлсөм,
Алты ай ыйлап жатсан да,
Тыйынча пайда кылбайсын,
Эс алдырып кичине,
Эмне жашың тыйбайсын.
Кайрат кылышып жүткүнбей,
Үйлап турчу жерби ушул?
Капа болуп жандарын
Кыйнап турчу жерби ушул?
Кайғырганың көргөндө,
Каптап кетпей силерди,
Калың калмак көп душман,
Карап турчу элби ушул?
Жалпың атка мининер,
Жер арытып келинер,
Жоодон түшкөн олжону
Жыйнап келип бериңер.
Жарагы калса алыңар,
Жалпы баарың барыңар.
Эрмек болуп жаныма,
Эки киши калыңар,

Күүгүм кире, күн бата,
Менден кабар алыңа».

Кырк жигит Табылдынын айтканын кылып, душмандардын жаткан жерлерин байкашып, алардан түшкөн олжолорду (согушта түшкөн олжолорду) жыйнашып, кайра кечке жуук кайтып келиши. Кошко семиз бәэ союп, кырк жигит өргүп жатышты.

Табылды үч күн, үч түн уктап ойгонуп, жараты бир аз онолуп, башын көтөрүп турган кезинде, төрт жигит менен Элдияр алтымыштай ат айдал, атка жүктөп аспал, жарактарын алып келип калды. «Көл башындагы Оргочор деген жерге чейин бардым, калмактардан караан жок, өлгөнү өлүп, өлбөгөнү качып кетиптири» – деп сөзүн бүтүрдү. Ошондо Табылдынын айтканы:

«Баракелде, баатырлар,
Күттүү болсун атыңа,
Сырттагысын сыртта алдык,
Мындағысын мында алдык.
Аlam деп келген калмакка,
Ар түрдүү кызык биз салдык,
Акыр түбү калмакка,
Айта жүрчү иш салдык.
Кыргынды болсо биз салдык,
Кыйла сонун иш салдык,
Кылым бою кыргызга
Кылчайгысыз иш кылып,
Кыраандык менен күч салдык.
Кыямат кайым болгуча,
Кыргызга жомок сөз салдык,
Элдияр досум эсин жок,
Эчтеме менен ишиң жок,
Жалгызың деп мени айтып,
Кырк баатырга тийгизип,
Кыя тартып кеп айтып,

Адамдын муунун бошоттун,
Алда канча сөз айтып.
Калмактар качып жок дейсин,
Бутуңа тийген ок дейсин,
Кырк баатырым болбосо,
Жалгыз кайда барамын,
Кыжылдаган калмакка
Кылычты кайдан чабамын.
Баш-аягы үч миң ат,
Олжону кайдан табамын.
Катаган элин калкалап,
Кантип жолун чаламын.
Кабылан кыркы жок болсо,
Каргадай жалгыз баламын.
Кыдыр Алла сактаса,
Аз күндө айыгып каламын.
Калкта табып жок эле,
Кайсы жакка чабамын.
Таласты көздөй салсамбы?
Табып таап алсамбы?
Олуязаада киши эле,
Ошону көздөй барсамбы?
Кызыл арстан эшендин,
Тукуму деп уккамын,
Кызыл калпа дубана,
Кыйналган оору жаратка,
Кыялында билет – дейт,
Өзүнө адам баратса.
Өзү улук табып дейт,
Эр Манастын күмбөзүн
Эченден бери багат – дейт.
Эки жүз жашка чыкты – деп,
Элден уккан кабарым,
Эмчилиги мыкты – деп,
Ошо киши көрөт – деп,
Ооруну таап берет – деп,
Ок тийгендин жараты,

Ошондун болот себеп – деп.
Тинтүр* салып тиilet – деп.
Кандай оору болсо да,
Ошо киши билет – деп,
Мен ошого барамын,
Бул жаратты саламын,
Аман болсом аз күндө,
Силерди үйдөн табамын» –

деп, Табылды баатыр кырк жигитти, азын-көбүн олжосу менен: «Элге барып эс алып тургула, көргөн-билгенинерди элге жомок кылгыла. Эрмек эмне үчүн келбей калды, андан кабар алгыла, аман-эсен бар болсо, мени Таласта Манас баатырдын күмбөзүнөн тапсын» – деп, кырк жигитти узатаарда айткан сөзү:

«Айланайын, кырк баатыр,
Атамдан артык көргөнүм,
Алыска бирге жүргөнүм.
Аманат жандын барында,
Алгыла менден сүйгөнүн.
Эмчекти бирге эмишкен,
Эстешип бирге жүрүшкөн.
Эзелден көнүл калышпай,
Эрмектешип күлүшкөн.
Жаман айтпай, жакшы жок,
Жаралуу болуп барамын.
Жазып тайып кокустан,
Жаздым болуп каламбы?
Ичиндерде кетпесин,
Сөзүнөр болсо айткыла,
Тындырып менин санаамды,
Эмчектеш болгон сүтүн бар,
Бала кезден баатырлар,
Мага берген күчүн бар.
Табакташ болгон тузун бар,
Талаада жүргөн жолун бар,

Табылды деп сыйлаган,
Талай акын менде бар.
Өөдө-ылдый сөзүм тийгендир,
Өзөгүндө жүргөндүр,
Катуу сөзүм тийгендир,
Капарында жүргөндүр.
Акынар болсо келинер,
Айтып мага беринер».

Табылды сөзүн бүтүрдү. Кырк жигит билүү сөздү уккандан кийин: «Биз элге барбайбыз, Табылды жарапалуу болуп Таласка кетти деп кантип кеп сала-быз» дешип баарысы чуркурашты.

Анда Табылды: «Ой, жолунар болсун, мен кантер экен деп эле силерди сынап айтсам, ошондой ойлойсуңарбы? Эрмекти сака кылып, Устаны ата кылып, калкты кайтарып, душманды майтарып, элди багып, эл ичине барып, бир айдан бери кийим чечип жатпаган немелер эс алсын деп жатпайымбы» – деп, Табылды күлдү. Кырк жигит Табылдыга ыраазы болушуп, ракмат айтышып, кол кармашып коштошуп, «жакшылыгынды унуппайбыз» дешип, кучакташып көрүшүп, эки беттен өбүшүп, төрт жүз токсон ат алыш, коштошуп жүрүп кетиши.

Табылды менен Элдияр бир күлүк, бир жоргого кош артып алыш, Таласты карай бет алыш жөнөштү. Жарапалуу болгон Табылды бир нече күндө Талаастагы баатыр Манастын күмбөзүнө келди. Күмбөздүн жанындагы дөбөдөн ак сакалдуу киши буларды көрүп, алдын тосуп келип айткан сөзү:

«Эки бирдей жаш бала,
Элинең азган мас бала,
Эмне болуп саландап,
Эки көзүн аландап,
Келатыпсын кулунум,

Эр Манасты караандап,
Эрманкандын баласы
Эр Табылды сенсиңби?
Эрдик кылып кулунум,
Эл үчүн жандан кечтинби?
Эшен бар деп бул жерге,
Эми мага келдинби?
Сенин атаң Эрманкан,
Алтымыш жаштан ашканда,
Агала сакал болгондо,
Көрдүм эле бул жерден,
Бала тилеп кыдырып,
Мазар сайын конгондо.
Манаска куран окуйм – деп,
Ушул жерге келгенде.
Кийин уксам Эрманкан,
Бир уул, бир кыз тапты – дейт.
Бала үчүн ыйлап жүргөнү,
Бир кудайга жакты – дейт.
Эрманкандын баласы,
Элине жакшы барктуу – дейт.
Баатыр болуп Табылды,
Кырк жигит жыйнап бакты – дейт.
Кармаша албай душманы,
Караанын көрбөй качты – дейт.
Табылдыга оқ тиийип,
Тарткылыгын тартты – дейт.
Түшкүлө аттан эми – деп,
Аксакал айтты саламын».

Табылды менен Элдияр аттан түшүп, дубанага көрүшүп жатып калышты. Дубана Табылдынын бутуна тинтүүр салып, май соөгүн алып, дарылап жакшылап багып турду. Табылды айыгып, таяк менен басып калды. Жыйырма күн болгондо Табылды: «кетсек экен, дубанам» – деп уруксат сурады.

Дубана: «Эми бир ай жат, абдан айыгып кайт, балам?» – деп жооп берди.

Табылды дубананын сөзүнө кapa болуп, кайтмак болуп бир күлүк, бир жоргосун баш кылып, алтын, күмүш дубанага берип: «Батанызды бериниз» – деп туруп калды. Дубана: «Кайыр, балам, бирок жолдо убара болуп калаар бекенсин, балам» – деп, батасын берип узатты. Табылды менен Элдияр Таластын суусун бойлоп, Шумкар-Ташты ашып, Үч-Кошойду басып, Ала-Бел өтмөктү ашып, Суусамыр, Соң-Көлдү басып, кен Нарынга барып калды.

Нарында эл жок. Улуу жолдо из жок, бир нече күн жол жүрүп, Табылдынын буту күчүркөнүп, кайрадан шишип, күчөй баштады. Табылды менен Элдияр жазгы Чалкалмак жылкы тийгендеги Табылдынын журтуна кез болушту. Караса журтта Табылдынын сырдаган таш мамысы жатат. «Эл жай баракат көчсө, мамы калбас эле» – деп мамынын жанына келишсө, мамынын башкы муунагында жылкынын кылыш менен байлап койгон булгаары бар. Аттан түшө калышып карашты. Булгаарынын ичинде Кардыгач жазган кат чыкты. Катты окуп көрсө мындай деп жазган экен:

«Эрманкандын баласы,
Эр Табылды жалгызга,
Аманат деп таштадым.
Аман-эсен жолукса,
Ушул катты алышка,
Чалкалмакты кубалап,
Кеттин эле алыска.
Күн батыш карай биз кеттик,
Көз жетпейт кайда барышка.
Кудайназар абақем,
Көчүрдү жалпы элинди,
Абақем келсин деп айтсак,
Укпаймын деди кебинди.
Ала-Тоодон эңкейтип,
Кетүүчүдөй көрүндү.

Эр Табылды абакем,
Ээрчип кеткен кырк акем,
Ак болотум капшырдым,
Аман-эсен келгиле,
Ак дидарым көргүлө,
Аманат жазып бул катты,
Акелер сага тапшырдым.
Айласыз кетти энекем,
Амалсыз кетти женекем,
Шайымбет ыйлап буркурап,
Элиндин баары чуркурап,
Кечикти деп Табылды,
Дүрбөтүп элди көчүрүп,
Кудайназар абакем,
Кайдан келип кабылды,
Карындашың Кардыгач,
Караанына зарылды.
Бир көрсөм деп көзүм төрт,
Изинден чыккан чаңынды.
Ар дайым тилеп ыйлаймын,
Аман бол деп жанынды,
Ак жүзүндү көрөмбү,
Акелерим баарынды,
Көрөмбү деп ойлоймун,
Көчүргөн элден калынды.
Көчпейбүз деп айта албай,
Көчпчүлүк калкың багынды.
Көзүнөн чыгып жалыны,
Кудайназар абакем,
Элди айдоого камынды.
Силер үчүн кырк аке,
Курман кылам жанымды,
Өлсөм кууп аларсын,
Алпараткан кишиден,
Бир кашык менин канымды.
Ушул сөздүн кыскасы,
Ушул катка салынды.

Кардыгачтын каты ушул,
Кайгылуу болгон дарты ушул,
Кат байларга неме жок,
Кардыгачтын чачы ушул.
Карангыда чуу менен,
Калын эл көчкөн дуу менен.
Карбаластап мен байкуш,
Кагылайын, кырк аке,
Шашылып жазган кат ушул.
Кандай заман күн болот,
Кудайназар абакем,
Каарланган шарты ушул».

Табылды катты окуп, эси ооп эндиреп, башы айланып кенгиреп, жал-жал көздөн жаш кетип, жаралуу буттан ал кетип жыгылды. «Аттан, баатыр Элдияр, Чон Нарынды бойлоп, Кара-Ташка баралык, пири тириү жер эле, ошого барып бир-эки күн өргүп алалык, жарат онолуп калса, аны көрөлүк, онолбосо аны көрөлүк» – деп, Табылды оорунун, жараттын кайгысына түшүп кетти.

Табылды сүйлөп бузулуп,
Таносу кетти кыпчылып,
«Ушундай шумдук болобу,
Айланайын, Элдияр,
Баратат демим кысылып»,
Жараты шишип балаалап,
Чыңалып чыкты талаалап.
Катты окуп ката болгондо,
Камсыгып бала санаалап.
Элдияр кандай заман – деп,
Эл бар бекен аман – деп,
Жаралуу киши жол жүрүш,
Болот экен жаман – деп,
Эрмектен кабар угулбай,
Эндиреп жүргөн санаам – деп,
Эсен тириү бар бекен,

Шайымбет жалғыз балам – деп,
Эки дарт мага жабышса,
Канткенде тириү калам – деп.
Эрдин тиштеп кубарып,
Элдияр бери болчу – деп,
Колун сунуп буралып,
Арчатору атынан
Жыгылмак болуп куланып.
Кападан оору күчөдү,
Калкынын дарты уланып.
«Нарындын башы Кара-Таш,
Касиеттүү жер эле,
Карылардын сезүндө
Кайыбы бар дээр эле.
Как ошого баралык,
Эки-уч күн жатып эс алып,
Эки жагын чалалык.
Мазардын кара суусуна
Жаралуу бутту малалык.
Чамабыз келсе аттанып,
Эл артынан баралык,
Кайталап жарат күчесө,
Ары-бери болгуча,
Ошондо жатып алалык» –
Деп Табылды аттанды,
Кардыгач жазган катты алды.
Ар кимиси бир окуп,
Ат үстүндө кеп салды,
Капа болуп Табылды,
Кайраты бошоп дарттанды.
Элдияр айтат, Табылды,
Алаксытып Элдияр,
Алпаратат ылдамдап,
«Кара-Таш жетип консун» – деп.

Элдияр Табылдыны алып, күүгүм кире Кара-Ташка барып жатып калышты. Мазарга барып булакка бутун малып, Элдияр аттанып, эки жакты ча-

лып, Калмак-Ашуунун белинен дүрбүсүн салды. Кыбыраган жан жок, жайылып чыккан мал жок, жалгыз жатат Табылды, ырп этерге ал жок.

Эртең менен кетип, Элдияр кечинде келет. Элик, аркар атып келип, Табылдыга берет, жаратын жакшылап көрөт.

Ушул арада он эки күн өттү. Табылды: «Ээ, досум, Элдияр, мага карап жүрүп сен куурадын. Эми досум, сен аттанып барып, Кара-Таштын төшүндө, карагайдын бетинде, Калкак зоонун алдында, энемдин кан салыгы бар эмеспи, ошого барып бир кап курут, бир карын май, сұзмө алыш кел. Аркардын эти таттуу болот экен, бир аркар ата кел, досум, эми аттанып бачым кел, күн батаардан мурун кел, досум. Анан кеп-кенешим бар, айтамын» – деп сөзүн бүтүрдү. Элдияр Кертабылгы деген атын токунуп, мылтыгын асынып, айткан Калкак зооканын алдынан кан салыкты таап, Табылды айткан курут, майларын алыш кайра тартып, Көк-Ала тоонун Карабала ташын аралап келе жатса, көп аркар жатат. Арасынан тандап туруп, кара боз аркарды: «Табылдыга дары бол» – деп атып алыш, Табылдынын алдына күн батарга жакын келип калды.

Табылды эр эмеспи, жалгыз буту менен аксан-дай басып Арчатору буудандын эски терин жууп, куйрук-жалын тараап турган эле. Аркардын эти казанда кайнап жатты, ошондо Табылдынын айтканы:

«Устанын уулу Элдияр,
Акыреттик досумсун,
Экообуз жалгыз жүрсөк да,
Арбын караан кошунсун.
Аз күндөн бери Элдияр,
Арбып кетти бул жарат,
Аманат жандан чочундум,
Чочунган менен пайда жок.

Жоо кордугун тартпаган,
Бир мен эмес, кайда жок.
Эми чындал дарылаап,
Эртелеп алдын албасан,
Дары издең жөнөп калбасан,
Андан башка айла жок,
Менин айттар кенешим,
Эртен эрте аттанып,
Эл артынан чаба көр,
Кайда да болсо Элдияр,
Энекемди таба көр.
Токсон түрдүү дары бар,
Ар дарынын баары бар,
Ошону таап ала көр,
Тозокто жаткан досуна,
Бир көзүндү сала көр.
Акырет сапар кылдыrbай,
Ажалдан алып кала көр.
Арчатору бууданды
Жанымса байлан сала көр.
Алып келген курут, май,
Эптең ичиp жатармын.
Эрмектешип ат менен
Танабын бери тартармын.
Кээде узартып арканын,
Кенитип отко айдармын,
Эсим ооп калбаса,
Эптең жанды жайлармын.
Эки конуп баарсын,
Эки конуп келерсин,
Үч күнү өргүү болорсун,
Элдин, журттун баарынан,
Келип кабар берерсин.
Жети күндөн калган сон,
Кагылайын Элдияр,
Жалгыз досун Табылды,
Сени менен көрүшпөй,

Жөнөгөнүн көрөрсүн.
Аман барсан Элдияр,
Айтар сөзүм мына булар:
Биринчи салам айта көр,
Аяш атам Устага,
Табылды жаман оору – деп,
Атандын көөнүн кыстаба,
Атан Уста кейисе,
Өзүн кошо сыйзданба,
Экинчи салам айта көр,
Карыган байкүш энеме,
Сурап калса салам де,
Ага менен женеге.
Кайрат айтып көё көр,
Чачыкей курган немеге.
Капа болбой жүр дегин,
Кардыгач жалгыз боорума,
Дарысы келсе энемдин,
Дарман берер оорума.
Эрмекти көрсөн тилдей көр,
Эр Табылды досундун
Эми жайын бил дей көр,
Өз башына ээ болсо,
Өзүн менен жүр дей көр.
Үчүнчү салам айта бар,
Калың кара элиме,
Кандайлыктан көчтү экен,
Канарсын элдин кебине.
Кайра келер эл барбы,
Оскөн өнгөн жерине,
Колун кармап салам айт,
Кырк кабылан шериме,
Кайда болсо бир жүрүп,
Караан болгон белиме.
Мындайын билсем мурунтан,
Кырк жигитти жанымдан,
Кетирбей койсом немине.

Жакшы байкап карабай,
Кырк жигиттин кебине.
Жаным менен бирге өскөн,
Жалын кыраан чебиме.
Жайчылыктуу күн болсо,
Жалпы баарың келгиле» –
Деп ушуну айтканда,
Сөөгү бошоп жашыды.
Жоолугун алыш көз сүртүп,
Ушул сөздүн баарысын
Элдиярга тапшырды.
Ушундай акыл табылыш,
Элдияр атка камынып,
Жети күндө келгин ээ,
Калбагын деп сагынып,
Жашыганын көргөндө,
Элдияр турат сабылып.
«Бир кудайга аманат,
Кагылайын Табылды,
Кайберен жардам болсун» – деп,
Кучакташып эки дос,
Ажырашалбай турушту,
Бир далайга зарыгып.
Аткарып досун колтуктап,
Чок болуп ичи камыгып,
Кылчайбай ылдам аттан – деп,
Кертабылгы күлүккө,
Элдияр минди кош айтып,
Жашыгандан күбүрөп,
Оозунда сөзүн бош айтып,
«Жети күндө көрөмүн,
Жүзүндү келип мен кайтып.
Кайрат кыл, баатыр Табылды,
Калдың – деп жалгыз сен жатып,
Талаага жалгыз досумду,
Таштайын жалгыз мен кантип».
Кыбыланы бет алыш,

Кылчандай карап Элдияр,
Караанын үзүп кеткиче,
Карап турат Табылды,
Чолпондой болгон көз талып».

Элдияр күндөп, түндөп ашуу ашып, таш басып, агыны катуу суу кечип, Чон-Көк-Артты ашып, буйдалbastan шашып, Анжыян жаккы өндүргө түшүп келе жатса, сан кара боз кой айдап, кер өгүздү минген, кементайды кийген, эркек десе аялдай, аял десе эркектей, бир адам койдун артынан сенделип, боздоп ыйлап келе жатат.

Ошол койчунун ыры:

«Тогуз ай куурап көтөргөн,
Тула боюн сыздаткан,
Тогузга жашы жеткенче,
Торкого ороп уктаткан.
Тозоктуу энем кайда? – деп,
Эсинде барбы мен жактан.
Карыганда мен шордуу,
Тозогуң тартып келатам.
Агарып таң атканча,
Алты аркар жылдыз баткыча,
Алты айланып эмиздим,
Аттанып адам болгучा,
Ар түрдүү тамак жегиздим.
Алдынан кетпей мен шордуу,
Ардагынан айрылган,
Арсыз кемпир дегиздин.
Жээктүү таң атканча,
Жетиген жылдыз батканча,
Жети айланып эмиздим,
Жети жашар болгучা,
Жетилтип багып телчittim.
Же ажалым жетип мен өлбөй,
Жалгызынан айрылган,

Желмогуз кемпир дегиздин.
Айрылды кийген булумум*,
Ажалым жетип өлө албай,
Азабын тарттым уулумун.
Алдына кетпей мен шордуу
Арканда калып курудум,
Жыртылды кийген булумум.
Жыргалдуу жалгыз кулунум,
Карыганды энекен,
Жыласын тартып курудум.
Жер үстүндө бар болсон,
Кубаты элең миунумдун.
Кайда экенин биле албай,
Кайгынды тартып турумун.
Өлөйүн деймин арымдан,
Табылды сенин айындан.
Өлө албадым мен шордуу,
Өзүндөн калган бир туяк,
Шайымбет чунак барынан».
Өксөп ыйлап бул кемпир,
Өгүздөн ооп кулады.
Эси кетип эндиреп,
Эт-бетинен сулады.
Кемпирдин айткан бул сөзүн
Укту Элдияр кулагы.
Аяш энем экен – деп,
Анык билди бу дагы.
Аман жаткай эле – деп,
Табылды жалгыз чунагы,
Жаны кейип Элдияр,
Жашып турган убагы.
Шашып жүргөн Элдияр,
Аттанбай карап турабы».

Элдияр аттанып андан ары бастырып жөнөп баратса, сан карабоз козу айдап, буту карганын бутундай, мойну турнанын мойнундай, кара чачы сенсе-

лип, кайгырып ыйлап тенселип, бир кыз келе жатат. Боздогон үнүн угуп, Элдияр тыңшап тура калды. Кыздын айтканы:

«Суу боюнда жалбызым,
Эрманкандын баласы,
Эр Табылды жалгызым.
Жанырыктуу кыядан,
Жалгыз элең уядан,
Эңилчектүү кыядан,
Элкин элең уядан,
Олүү десем жерде жок,
Тириүү десем элде жок.
Үмүтүм үзбөй жүрөмүн,
Ичим жалын, тышым чок.
Конолголуу күш элем
Конолгомо жеткинче,
Конуп учуп кеткинче,
Кокуй күндү не салдын,
Түнөлгөлүү күш элем,
Түнөлгөмө жеткинче,
Түнөп учуп кеткинче,
Түнөк күндү не салдын.
Ала-Тоо башы кар бекен,
Асманда учкан зар бекен,
Агасынан айрылган,
Арманын айтып зарылган,
Армандуу мендей бар бекен?
Улуу тоо башы кар бекен,
Уядан учкан зар бекен,
Урмат көрөр кезимде,
Ургаачы мендей бар бекен?
Он саамайым секелек,
Он бешке жашым жете элек.
Ойронум абам барында,
Оозумдан сүтүм кетелек,
Козучу болдум калмакка,

Кордук бир мындай өтө элек,
Кыз башымда кыйналган,
Кыйкырып күнде ыйлаган,
Кырк акемдин ичинде,
Кымкапка ороп сыйлаган,
Кыйналып абам жогунан,
Кырчындай жанын кыйнаган,
Кырк жигиттин агасы,
Кардыгачтын абасы,
Кыраан жолборс Табылды,
Кыйналганын карачы.
Эми бир ай күтөрмүн,
Бул дартка чыдан түтөрмүн,
Жамандыгың угулса,
Жалынга барып түшөрмүн.
Жалгызым сенден калганча,
Жарынып өлүп бир жолу
Жаш өмүрүм үзөрмүн» –
Деп Кардыгач үн баспай,
Козусун төшкө таяды.
Эки көзү жалтылдап,
Улуу жолду карады.
Ат чалдырган бир адам,
Ким болду – деп санады.
Бул сөздү угуп Элдияр,
Барсамбы – деп ойлоду,
Табылдынын саламын,
Айтсамбы – деп ойлоду.
«Күйүттүү болгон куу тумшук,
Мени көрсө ыйлайт го,
Абакем қандай қелбейт деп,
Сөзгө ишенбей кыйнайт го.
Колго түшүп кор болсом,
Колунан келбей эч нерсе,
Кокондой пайда кылбайт го,
Аттанып үйгө барайын,

Атамдан кабар алайын,
Анык сөзүн уккан сон,
Анан кабар салайын,
Кардыгачка учурал,
Каалаган ишин кылайын», –
Деп Элдияр бастырып,
Жүрүп кетти шашылып,
Кыйла төмөн барганды,
Кыйган терек түбүндө¹
Бир катын турат жашынып.
Ыңырчактуу кара өгүз,
Жанында турат байлануу,
Мурдунаң талга асылып,
Кошок кошкон немедей,
Кокуйлайт катын буркурап,
Жалгызым деп бакырып,
Тула бою солкулдап,
Туралбайт катын токтолуп.
Оозунан чыгат көк түтүн,
Ойдогу дарты козголуп.
Жалгызым деп болуктап,
Жаш баладай солуктап.
Жамынганы кементай,
Жаш алыш көздөн жоолуктап.
Байкабаган немедей,
Бастырып өттү Элдияр,
Чачыкей шордуу окшойт – деп,
Жазгырып өттү Элдияр.
Токойго атын байлады,
Тоорулуп кайра карады.
Абдан таанып алайын,
Ким экен – деп санады.
Узап кетти киши – деп,
Унулдайт катын жанагы.
Тааный албай калыптыр
Чачыкей экен мына бу.

Элдияр тыншап тургандағы Чачыкейдин айт-
кан сөзү:

«Уяга бирге конгонум, жалғыз,
Узунга жолдош болгонум, жалғыз,
Ушинтип какшап жүргөнүм, жалғыз,
Учурар күнүң болбодун, жалғыз.
Чалкалмакка барада,
Барба деп нечен торгодум,
Кырк жигитин ээрчип жалғыз,
Жарагың төөгө комдодун.
Эрдик кылып әэлигип,
Элине кабар салбадын,
Әч болбосо Табылды,
Әнеден экөө болбодун, жалғыз.
Кудайназар как башты,
Курута чаап албадын.
Куткарып коюп калмактан,
Кууралга анан салбадын, жалғыз.
Калың кара кол алып, жалғыз,
Калмакка анан барбадын,
Әч болбосо арман күн,
Эки жашар Шайымбет,
Әр жетип адам болбоду.
Жаш алганың Чачыкей,
Жалынга анан калбады.
Күнүндү көрөр кезимде,
Күйүттү мага салганын,
Катаган калың әлинден,
Ханзаада чыккан балбаным.
Эл ичинен эр чыктын,
Әлкин жолборс шер чыктын,
Эсен болсон жалғызым,
Эмнеликтен кечиктиң?
Бала кезде көргөнүм,
Башымды арнап бергеним,
Башымда салбай мүшкүл иш,

Бастырып кандай келбедин.
Жаш кезимде көргөнүм,
Жанымды арнап бергеним,
Жалгыз ботон Шайымбет,
Жалдыратпай келбедин.
Боз каркыра болпонум,
Бозум түлөк шумкарым,
Катаган кыргыз көп элге
Хан болучу султаным, жалгыз.
Капкалуу болот коргонум,
Касиеттүү чолпонум,
Калмакка калкын алдырбас,
Каарман баатыр султаным.
Өлөйүн деймин арымдан,
Өзөгүм күйгөн зарымдан,
Өлө албай куурап жүрөмүн,
Өзүндөн калган бир түяк,
Шайымбет ботом барынан», –
Деп Чачыкей зарланып,
Акылы кетип сандалып,
Отунун артып өгүзгө,
Кетейин деп камданып.
Кементай менен далпайып,
Кейпи кетип салпайып.
Эки тең отун арталбай,
Эчактан бери илешип,
Эси оогандан шалдайып,
Кайра-кайра солуктап,
Камыгып ыйлап болуктап.
Кара өгүзгө отунду,
Араң жүктөп толуктап,
Үшкүрүгү таш жарып,
Үнү чыгып баш жарып.
Үйүн карай Чачыкей,
Жөнөп калды бет алыш,
Өгүзүн айдал артынан,
Өзөккө түшкөн дартынан.

Шайымбет деп сөз козгоп,
Эсине түшүп баласы,
Эми кайра ыйлады.
Эртенкисин көп жоктоп:
«Жалғыз ботом Шайымбет,
Жалдырап кайда турасын,
Тириүлөй жетим сен болуп,
Жаш чагында куурадын.
Эр Табылды атаң жок,
Ээн калып, кулунум,
Эркелер энең үйдө жок.
Калмактардын үйүндө
Каласың балам бозоруп,
Балдары урса ыйладын,
Балапан башың сыйбадын.
Балаага бүткөн жалғызым,
Байкуш жаным кыйнадын.
Алтыбай мени алам – дейт,
Азапка башым салам – дейт.
Шайымбет жалғыз баланды
Мага тийсен анан багам – дейт.
Кенжебай мага тийгин – дейт,
Кейибей жакшы жүргүн – дейт.
Өлгөнүң көрү калмактар,
Бизди чансаң ушинтип,
Кементайды кийгин – дейт.
Эртели-кеч әрмектеп,
Эки калмак дердектеп,
Келеке кылат күн сайын.
Ханзаада атаң Табылды,
Кабарын анық билейин,
Карыганча күйөйүн,
Өмүрүң болсо Шайымбет,
Өрдөтүп адам кылайын.
Өмүр бою күн болуп,
Минтип куурап жүргөнчө,
Өз атамды табайын.

Колундан сени жетелеп,
Таякене барайын.
Сарымсак башын туурайын,
Саамайым жашка жуубайын.
Шайымбет сенин айындан,
Саамайым аппак болгончо,
Зар какшайын, куурайын.
Саламат атан келгенче,
Зарынды тартып турайын!
Көбүргөн башын туурайын,
Көзүмдү жашка жуубайын,
Көк ала туйгун Табылды,
Көөнүндү мен улайын.
Шайымбет сенин айындан,
Көп какшайын, куурайын,
Көк жал атан келгенче,
Күйүткө көнүп чыдайын.
Көргөн күнүм мына ушул,
Күн болсо да турайын», –
Деп Чачыкей темтендеп,
Өгүздү айдап энтендеп,
Айылга карап жөнөгөн,
Арманын айтып эртелеп».

Элдияр жапсарлуу* жерди жабыттап, адырлуу жерди чабыттап: «Жалгыз жарым киши таап алып сүйлөшөйүн, бул элди калмактар билип, ою менен олжого кирип калган турбайбы» – деп турган эле. Ошондо Кертабылгы атты тааный кооп, Чачыкей өгүздү таштап жүгүрүп келип, Элдиярды көрүп, эси ооп жыгылып жатып калды. Элдияр Чачыкейдин бетине суу сээп, эс алдырып алып, Табылдынын амандыгын айтып турган жери:

«Башынды көтөр Чачыкей,
Баяндайын сөзүмдү.
Салам айтты Табылды,

Ачкын, аяш, көзүндү.
Аманаттан кутулуп,
Аттанам, бошот өзүмдү.
Жакшылық кабар айтайын,
Жыйнагын, байкуш, эсинди.
Жаш баладай эркелеп,
Жатып алар кезинби?
Сүйүнчүмдү айтып кой,
Көрөсүн жыргал кезинди.
Булакка барып жууп кел,
Кара жаш жууган бетинди,
Кетилди деген болотун,
Кербенчин келип жетилди.
Салам айтты Табылды,
Сардалың элди сагынды,
Сапарда уруш кезинде,
Саадактын огу кабылды.
Ашыгынан тийген ок,
Аран жатып алынды.
Ажыратып бергенбиз,
Алты сан жылкы малынды.
Абдан айыгып кете албан,
Акыреттик жолдошун
Аз күнгө жолдо зарылды.
Амандыгын уккан сон,
Аяшым, аябассың барынды.
Айлан келсе бере көр,
Ажалга себеп дарынды.
Алты күндө көрөсүн,
Ардагың жалғыз жарынды.
Аралайсың, аяшым,
Алтындуу капка шаарынды.
Минесин буурул жоргонду,
Киесин буулум торконду,
Хан көтөрөт катаган,
Эр Табылды султанды,
Колуна аман тийгизем,

Жүрөгүндө толтонду.
Узун сөздүн кыскасы,
Ушул болду аяшым.
Эми Уста чал аман журөбү,
Ушундан сөздү козгочу.
Амандыгын угайын,
Акылым мен да жыяйын,
Айылга башчы ким болгон,
Аны да айтчи угайын.
Кырк жигит, Эрмек не болгон?
Баарынан кабар айтып бер,
Ошону сенден сурайын.
Атамдын жайын угалбай,
Аптыккансып турамын», —
Деп Элдияр кыскартып,
Сөзүн тамам кылды эми,
Ботодой көзүн жайнатып,
Чачыкей карап турду эми.
Ишене албай өзүнө
Дагы аңгеме курду эми.
«Айланайын, Элдияр,
Азыраак сөзүм бар эми,
Жалгыз калган досундун
Дагы кандай кеби бар?
Талаада кантип калды экен,
Же эл карааны бар бекен?
Досун калып сен келип,
Же ашууда терен кар бекен?
Чымындей жаны соо болсо,
Анча-мынча жаратка,
Чыдамы жок жан бекен?
Ушу сөзүң чалабы,
Досундун үйү талаабы?
Акылы башта бар болсо,
Ажырап жалгыз калабы?
Элдиярдан айрылып,
Ээн талаа, эрме чөл,

Эрикпей жатчу балабы?
Акыреттик эки дос,
Ажырашып калбайт – деп,
Мен байкуштун талабы» –
Деп Чачыкей айтканда,
Элдияр калды эрбейип,
Жаңыдан чыккан сакалы,
Бириндеп типтик сербейип.
Алайып көзү тунарып,
Абдан өнү кубарып,
Оозуна каргыш алды эми,
Ачuu үнүн чыгарып.
«Чачыкей аяш не дейсин,
Сөзгө конок бербейсин.
Айткан кепке ишенбей,
Арам санап тергейсин.
Койнунда зайбы сен болсон,
Кол кармашкан мен элем,
Төшектөш зайбы сен болсон,
Төштөшкөн досу мен элем,
Алган зайбы сен болсон,
Анттуу досу мен элем.
Ажалы жетсе Табылды,
Алып калар күч барбы?
Айткан сөзгө ишенбей,
Антара сурар сиз барбы?
Апыртып айтып келгендей,
Акмак болгон биз барбы?
Жалган айтсам эгерде,
Төшү түктүү жер урсун,
Төбөсү ачык көк урсун.
Алмабаштын огу урсун,
Ак милтенин чогу урсун.
Жалган айтсам аяшым,
Жалпы олужа дагы урсун.
Аксак сары ант урсун,
Табылдыны тирүү дей,

Жалган айтып мен келем,
Колундан берген туз урсун.
Кош олуя дагы урсун» –
Деп Элдияр айтканда,
Куруп калган Чачыкей,
Чынырып үнду салды эми,
Чылбырдан кармай калды эми.
Кечир, аяш, кечир – деп,
Мойнуна чылбыр салды эми.
«Кагылайын, Элдияр,
Ант оозанган тилинден.
Аттанган сапар күнүндөн,
Аялдык кылып коюпмун,
Ачуунду чыгар көөнүндөн.
Мен курмандык болоюн,
Бек сүйлөгөн үнүндөн,
Досуна кылган ишинден,
Ачуунду чыгар көөнүндөн.
Мен садага болоюн,
Басып келген изинден.
Кашкайып күлүп коё көр,
Кагылып кетсин аяшын,
Каалгадай тишинден.
Катындык кылып кеп сурап,
Калдыбы досун деп сурап,
Капа кылып койдум бейм,
Кайта-кайта көп сурап.
Кайталап сөздү сурабай,
Кантейин анан аяшым,
Кара жаным садага,
Мен кетейин аяшым.
Көргөнде жалгыз өзүнду,
Табылды жалгыз досунду,
Ажырап кайда калган – деп,
Аманат жаным чочуду.
Андан башка кимим бар,
Айланайын, Элдияр,

Антуу досун Табылды,
Атакемдин төрүндө,
Он төртүмдө кошулду.
Кудайым кошкон курбумду,
Эки кайта сүйлөдүн,
Эсендиги угулду.
Атакем кошкон жолдошум,
Энекем кошкон тендеши,
Эмне жалгыз калган – деп,
Эндирап кеттим аяшым.
Кечирип кой күнөөмдү,
Жалгызымдын анты үчүн,
Жалбарамын аяшым.
Эми сөзгө келейин,
Элден кабар берейин,
Эр Табылды досундун
Эсендигин тилейин.
Аяш атам, Уста акем,
Аман жүрөт мал башы,
Арамзаада чоң калмак,
Алтыбай болгон эл башы.
Эр Табылды, кырк жигит,
Чалкалмак көздөй кеткенде,
Элге кабар угулуп,
Жайлоону көздөй көчкөндө,
Кудайназар куу как баш,
Жасоосун курал жабылып,
Жарагын мыктап салынып.
Тил албаган кишини
Чаап алам деп камынып.
Табылды алыс кетти – деп,
Жалгызга ажал жетти – деп,
Чалкалмакка кабылса,
Өлбөгөндө нетти – деп,
Жаккан отун өчүрүп,
Чоң Нарынды кечирип,
Катаган калын элинди

Кудайназар, Алтыбай,
Айдал алган көчүрүп.
Күн батыш көздей басканбыз,
Көк-Арттын белин ашканбыз,
Көп айдан бери аяшым,
Ушундай азап тартканбыз.
Анжыян келип конгонбуз,
Айтканындай болгонбуз.
Алты мин үйлүү катаган,
Алтымыш бээ сойгонбуз,
Алтыбайдай калмакты,
Хан көтөрүп койгонбуз.
Кудайназар как башты,
Аксакал кылып алганбыз,
Урук, урук бөлүнүп,
Ушундай ишке калганбыз.
Жамааттуу элдер өзүнчө
Ар жерден кетип, ар кайда,
Суу-сууга көчүп барышкан,
Табылдынын бүлөөсүн
Такыр олжо кылышкан.
Талаанга түшүп ушинтип,
Азапка башты малышкан.
Кыз менен энем кой багат,
Шайымбетти жетелеп,
Аяшың шордуу Чачыкей,
Отун алыш, от жагат,
Кементайдын ичинде
Кейип жүрүп жан багат,
Келер бекен силер – деп,
Күндө какшап зарланат.
Тийгин деп мага калмактар,
Күйө болуп тандалат.
Мен отунга кеткенде,
Аяш балаң Шайымбет,
Бозала болуп жалдырап,
Тамак издеп сандалат.

Кырк жигит кайда, эл кайда,
Кымбаттуу Нарын жер кайда,
Карааның экөөн кечигип,
Кыйнаган бизди сен кайда?
Кыйноосун тартып залимдин
Кыйналып жүргөн мен кайда?
Кыскарткан сөзүм мына ушул,
Кырааныңдан ажырап,
Кыргыздын баары бейпайда.
Башканы айтып кантейин,
Өз кордугум айтайын,
Көрбөгөнүм көр болду,
Кирбегеним жер болду,
Отун алып, от жагып,
Шайымбет үчүн жан багып,
Мандайым кара тер болду.
Шайымбеттей жалгызды
Көк бөрүү кылыш тартам – деп,
Көпкөн калмак октолду.
Аны көрүп турганда,
Жалындап ичим чок болду.
Талап кылыш жатканда,
Кайрылган киши жок болду» –

деп, Чачыкей сөзүнүн аягына чыкпай эси ооп жатып калды.

Элдиярдын зээни кейип, Чачыкейди эс алдырып:
«Калган сөз болсо дагы сүйлөшөрбүз, аяш» – деп,
өгүзүн айдатып жиберип, аттанып атасы Устанын
айылын көздөй бет алып, жүрүп келе жатты.

Кудайназардын балдары жигит-жаланы менен
ан уулап, кыргоол карап жүрүп, Чачыкейдин жа-
нынан бөлүнүп келе жаткан Элдиярды көрүшүп,
буйгат жерден бугуп турушуп кармап алышты да,
Алтыбай ханга алып барышты. Алтыбай хандын
Элдиярдан сураган сөзү:

«Чалкалмак кууп барган эр,
Чар тарапты чалган эр,
Калмакты кырып качырып,
Калың олжо алган эр.
Бириң мингे татыган,
Баарың баатыр балбан эр.
Башкан келдин бирөөн жок,
Табылды кайда калган эр,
Кайдан келдин, Элдияр?
Качып жүргөн жердияр,
Кабарымды уктунбы,
Кайраттанып чыктыңбы,
Караан кылган досунду,
Кара жерге тыктыңбы?
Кайда калды Табылды?
Кабарың айтчы мыктыңды»
Деп Алтыбай оолукту,
Ачуусу келип аландап,
Аранда бир аз соолукту,
Андабай келип Элдияр,
Азапка эми жолукту.
«Элдияр айтат ханым – дейт,
Эч калбады алым – дейт,
Табылдыны багам – деп,
Тартты бейм азап жаным – дейт.
Айтпасам да Алтыке,
Биздики сизге маалым – дейт,
Чалкалмак менен атыштык,
Тамашага батыштык.
Беттеше албай, кача албай,
Бир-эки ай токтоп жатыштык.
Эрдик кылып Табылды,
Эрегишип көп жатты,
Коркутуп жатып калмакты,
Коротомун – деп жатты.
Жер үйдө жатып Чалкалмак,
Табылдыны бутка атты,

Ок тийген буту ырбады,
Табылды атка журбөдү,
Эл артынан келүүнү
Эр Табылды сүйбөдү,
Кырк жигит кетти коштошуп,
Бизге карап жүрбөдү,
Азын-көбүн олжо алыш,
Алар үйгө бет алыш,
Аттанып баары дүрбөдү.
Табылды жалгыз досум – деп,
Жанына мени жүр – деди,
Эси оогондон куу тумшук,
Не кыларын билбеди,
Барам деди Таласка,
Сыйынам деди Манаска.
Андан да айла боло албай,
Дартына даба кылалбай,
Эки ай жаттык табыпта,
Эшендер ороп мамыкка,
Не кыларын билбедим,
Алты кожо биригип,
Алып кетти досумду.
Көтөрүп алыш табытка,
Байкасам дайны чыккан жок,
Сөзүмдү кожо уккан жок,
Бүтүн жерди мен чалдым,
Төгөрөккө мен бардым,
Жата бергин Алты аке,
Кас кайтарар душман жок,
Өөдө-ылдый болуп жүрчү элек,
Откөн иште бушман жок», –
Деп Элдияр басылды
Көтөрүлүп Алтыбай,
Эми кайра асылды.
«Атандын көрү Элдияр,
Кесемин сенин башынды,
Колу-бутун байланар,

Ор башына алпарып,
Ошо кулду жайлаңар,
Колун кадап салыңар,
Абама алыш барыңар,
Айыл сайын жетелеп,
Элге санат кылыңар,
Табылдынын өлгөнүн
Такыр баарын угунар,
Ачуунар келсе жигиттер,
Аябай мыктарап уруңар.
Элдияр жалгыз келгенин,
Элге маалым кылыңар», –
Деп Алтыбай айкырып,
Ачууланып бакырып,
Элдиярды көрсүн – деп,
Элдин баарын чакырып.
Карсылдатып урдуруп,
Калкты катар турдуруп,
Атып салам кулду – деп,
Мылтыгын октоп сундуруп.
Ажалы келип турганда,
Кайран Уста кары айтып,
Калайыктын баары айтыйп:
«Жан соога, ханым, жан соога,
Жалпы журтка бир соога,
Кашык канын сурайбыз,
Ханым сизден чоң соога» –
Деп, чуркурап калың эл,
Бакырыкты салышып,
Баары тегиз барышып,
Элдиярды бошотуп,
Ажалдан алыш калышып,
Тартып көрсүн бир аз – деп,
Эрмектин жаткан үйүнө,
Казган ордун түбүнө,
Алыш барыш салышып,
Табылды өлүп калды – деп,

Таластан кожо алды – деп,
Алты кожо, бир эшен,
Табытка салып барды – деп.
Айтып келди Элдияр,
Жалган айтчу жанбы – деп,
Хандан кабар алышып,
Катагандын баарысы,
Жашы менен карысы,
Караны башка салышып,
Жашынып ыйлап күйүшүп,
Жаман болду катаган,
Жалгызга дуба кылышип,
Жалпы кыргыз элинин
Мууну бошоп шылкыйып.
Жадыраган киши жок,
Эси оогандан булардын
Элдияр менен иши жок.
Күнүсү өлгөн Алтыбай,
Күлкүсү чыгып бейли ток.
Карыган Уста бүкчүйүп,
Капа болуп чүкчүйүп:
«Кандай заман болот – деп,
Калмак бизге хан болду,
Канткенде бул журт онот – деп,
Кара жемсөө ит эле,
Калкка колун салат – деп,
Карабай жетим, жесирге,
Кулданып такыр алат – деп,
Катын алган жеринин
Калынына барат деп,
Ууру менен көз ачкан,
Каракчы болуп кан чачкан,
Кудайназар уулунун
Башынан берки адат» – деп.
Элдин баары кеп кылып,
Эми алдык деп бек кылып,
Элдияр тириү бар болсо,

Эбин табар калмактын
Эр эле деп шек кылып.

Чачыкей отунун жүктөп алып, кара өгүздү ай-
дал келип калды. Алтыбай Чачыкейди чакыртып
алып, кеп сурай баштады. «Кана, Чачыкей келин,
отун алган жеринден киши-кара көрдүнбү, кандай
кабар уктуң? – деди.

Чачыкей: «Жогунуз, хан аке, киши-кара көрбө-
дүм, эч кандай кабар укпадым» – деп, эки көзү алан-
дал, коркуп жооп берди. Ошондо Алтыбайдын Чачыкейге айтканы:

«Сен укпасан, мен уктуум,
Элдиярды көрүпсүн,
Эрмек болуп берипсин,
Жалғыздын жайын уккан сон,
Жашооруп мага келипсин.
Табылдынын кабарын
Анык угуп билсем – деп,
Анан сага тийсем – деп,
Убада кылган жерин бар,
Ак ордого кирсем – деп,
Ханга токол болсом – деп,
Кастарланып онсом – деп,
Каргадай болгон жалғыздын
Кабарын анык уккан сон,
Качпай моюн сунсам – деп,
Катын да болсон сөзүн бар,
Кантесин эми Чачыкей,
Карап көрчү эсин бар.
Элдияр келди элине,
Элдин келген жерине,
Эзилишиб сүйлөшүп,
Кангандырысын кебине.
Жалғызын Талас барыптыр,
Жалдырап эстен таныптыр.
Алты кожо, бир эшен,

Табытка аны салыптыр.
Тагдыры жетип жалгыздын,
Талаада өлүп калыптыр.
Талап киймин алганы,
Табытка салган кожолор,
Көрсөтпөй кетип калыптыр.
Айтып келди Элдияр,
Атайлап өзү көмө албай,
Досунун жүзүн көрө албай,
Акылы жок Элдияр,
Арчатору алалбай,
Ак келте алыш келе албай,
Алты катар чопкуттан,
Алтын олпок, чон калпак,
Аларын чечип ала албай,
Алдырыптыр кожого,
Аяшың беттеп бара албай.
Келиним мени сүйөрсүн,
Кебимди угуп күйөрсүн,
Кетиптирип жалгыз жолдошун,
Келин да болсон, Чачыкей,
Кечикпей мага тиерсин.
Керсендесен, кызталак,
Кементай кийип жүрөрсүн» –

деп, Алтыбай сезүн бүтүрдү. Чачыкей көзүнүн жашын төгүп, жооп айта албай, эшикке карай жөнөдү. Алтыбай «менин дегенимди эки кылгысы бар, жооп бербейт» – деп, аябай сабаттырды.

Чачыкей кызыл ала канга боелуп, Қудайназарга барды. Ал жакшы көөнү келип, жалпак тилин салып: «әми, балам, өлүүчү, өлгөндөн жесир калуучу, аны ииниси алуучу, андан көрө Алтыбайга тиийип алыш, Шайымбетти жакшы багып, Табылдыга аш бердирип, эрке токол болуп, элди билип, жалгыздын өлүгүн туз көмгөндөй, тууганы жоктой кылбай, катарга кошуп койбойсунбу» – деди.

Чачыкей жооп бербестен, көргөн кордугун, же-
ген таягын көнүлүнө түйүп, Элдиярды кандай да
болсо ордон бошотуп кетириүүнүн акылын ойлоп,
уктабай таңды атырып, умачтай көзү ачылышп, өгү-
зүн токуп алышп, отунга кете берди. Ал түнү жатып,
Кардыгач бир жакшы түш көрүп: «Женеме жору-
тайын» – деп токойду карай козусун жайып, Чачыкейдин артынан барып айтып турганы:

«Айланайын, женеке,
Түндө жатып түш көрдүм,
Бир ажайып иш көрдүм.
Кайнаган калың эл көрдүм,
Кара чаар шер көрдүм.
Кайып болгон абамды,
Калк ичинен мен көрдүм.
Арчатору ат көрдүм,
Алтынын чаккан март көрдүм.
Ак өргөөнүн ичинде,
Алтын тактын үстүндө,
Абамдын көөнүн шат көрдүм.
Кырк жигит ордо атыптыр,
Ордодо сака жатыптыр,
Отуруп чертип чүкөнү,
Абакем кумар жазыптыр.
Тегеректеп калың эл,
Тамашага батыптыр.
Бул эмине получу
Бул түшүмдү жоручу?
Ак боз бээни союптур,
Алты канат ак үйдө
Ак желек сайып коюптур,
Ак кийизге олтуруп,
Ак ала сакал бир адам,
Айылдын ханы болуптур.
Бул эмине получу,
Бул түшүмдү жоручу?

Кас* элечек бүркөнүп,
Катарлап төөсү чиркелип,
Эркек бала өңөрүп,
Женекем көчтү баштаптыр.
Катарланган төөсүнө,
Калың килем, ак сандык,
Калайлуу кумган, жез чөөгүн,
Баарын жүктөп таштаптыр.
Бул эмине болучу,
Бул түшүмдү жоручу?
Боз жорго минип болкулдап,
Болгон ичик ак кымкап,
Буларды кийип энекем,
Көчтү жандап жылжытып,
Көрүнгөнгө ченгелдеп,
Алтын, күмүш ыргытып,
Түлкү ичигин белсенип,
Түрлөнүп кыйын тенселип,
Бөрү ичигин белсенип,
Бөлөкчө кыйын тенселип,
Энекем элди баштаптыр.
Бул эмине болучу.
Бул түшүмдү жоручу?
Куурап жүргөн мен байкүш,
Кундуз бөрк кийдим башыма,
Шуру бермет аралаш,
Тагындым мончок чачыма.
Ак тубар көйнөк кынама,
Алып кийдим боюма,
Алтын саптуу айбалта,
Алып турдум колума.
Бул эмине болучу,
Бул түшүмдү жоручу?» –
Деп Кардыгач айтты эле,
Чачыкей туруп жооп айтат:
«Айланайын, бийкечим,
Ушул көргөн бир түшүн,

Өнүң болсун – деп айтат.
Кайнаган калың эл көрсөн,
Кара чаар шер көрсөн,
Шер колдогон абакен,
Хан Табылды келиптири,
Какшап жүргөн биз байкуш,
Катарга башы кошулуп,
Тилегин кудай бериптири.
Арчатору ат көрсөн,
Аның сонун иш әкен,
Ардактап баккан бууданың,
Арчатору өзү әкен.
Алтының чачкан март көрсөн,
Айылга абаң келиптири,
Бей-бечара жетимге,
Алтын, күмүш зар берип,
Ар түрдүү тукум мал берип,
Ак батасын алыштыр,
Абандың көөнү шат болсо,
Ашыгында жарасы
Азыр айыгып калыштыр,
Ар түрдүү дары жагыштыр,
Балакети кетиптири,
Бала кезден колдогон,
Баатыр абаң келиптири.
Кырк жигит ордо атышса,
Кайрадан башы куралат.
Хан абакен баш болуп,
Калкының көөнү кубанат,
Ордодо сака жатканы
Ошол абаң әмеспи.
Отуруп чертсе чүкөнү
Душманың бирден кыйратып,
Жүртүн курайт әмеспи.
Тегеректеп калың эл,
Бир кумардан канышса,
Түлөө кылышп катаган,

Тұтұнұ булайт әмеспи.
Кудайназар как башты,
Қолун кесип копшошуп,
Сойгон малга оқшотуп,
Бутун кесип муунаптыр,
Душманың эттей тууралптыр.
Желектей болуп жаркылдап,
Әлдин багы ачылып,
Жетим, жесир бечара,
Эрки менен дуулаптыр.
Ақ кийизге олтурса,
Абакен әлди билиптири.
Аяш атаң эле – деп,
Артық көргөн адамын,
Хан көтөрүп катаган,
Бизге бакыт тийиптири.
Қырк чилтен жардам бериптири,
Қырааның абаң жаркырап,
Қалкына аман келиптири.
Каса элечек бүркөнсө,
Қатарлап төөсү чиркелсе,
Багы ачылып женекен,
Баатыры колго тийиптири.
Қадимкідей жаркырап,
Қалкка қызмат қылыштыр.
Кемигени толуптур,
Кербени үйгө келиптири.
Кетилгени жетилип,
Кемтиги жок болуптур.
Қатарлап төөсү чиркелсе,
Тогуз бирдей уул тууп,
Ақ байбиче болуптур.
Бактысы башка конуптур.
Қундуз бөрк кийсен башына,
Абакен аман келиптири,
Кере карыш камчат бөрк,
Женекен жасап бериптири.

Шуру бермет тагынсан,
Багың өсүп барктанып,
Баатыр абан шаттанып,
Көөнүн өсүп чоңоюп,
Көркүн чыгып онолуп,
Көп жашайсын, бийкеч жан
Ак тубар кийсен боюна,
Алтын саптуу айбалта,
Алып жүрсөң колуна,
Казан асып, үй тигип,
Калың кара той қылып,
Калк ичинде тениңе,
Берет экен абакен.
Өмүрлүк жолдош кез болуп,
Экөөндүн багың чон болуп,
Өзүн курдуу тең элден,
Таалайың бийик он болуп,
Баарыдан көөнүң жай болуп,
Бактың ашып, бийкеч жан,
Бар шайманың шай болуп,
Калмактан жумшап кул қылып,
Катынын алып, құн қылып,
Кас байбиче болосун,
Казына жыйып, пул қылып.
Ушу көргөн түшүнде,
Урматың абан көрөсүн,
Бир жуманын ичинде».

Кардыгачтын түшүн түгөтө жоруп, Чачыкей Элдиярды көргөнүн, өзү таяк жегенин Кардыгачка айтып, Элдияр, Эрмекке катты жазып, дасторконго тамак түйүп, тамакка кошуп кат түйүп, ордодо жаткан Элдияр менен Эрмекке бермек болушуп, эки айылдын ортосунан әл уктаганда бирин бири табышмакчы болушуп, жер болжошуп коюшту.

Кардыгач козусун айдал, Чачыкей отунун артып, көңүлдөрү шат болуп жүрүштөт.

Айыл тегиз жатканда, көнөчөккө май алып, дасторконго нан алып, кырк кулач кыл аркан алып, колго чырак шам алып, ордун башынан арканга байлап Элдияр, Эрмекке салып жиберишти. Өлүксалық болуп жаткан Элдияр, Эрмек бул келген тамакты ичишип, катты окушуп: «Эми шүгүр, өлбөйт э肯биз» – деп, Кардыгач менен Чачыкейге кайра кат жазып жиберишти. Ошондогу Элдияр, Эрмектин сөзү:

«Айланайын, Кардыгач,
Чачыкей бизге сен аяш.
Анттуу досун Табылды,
Бул бешөөбүз уялаш.
Кас душмандын зордугун,
Кара ниет бетпактар,
Калкка кылган кордугун,
Катынды окуп биз көрдүк,
Кардыгач менен Чачыкей,
Кайратындын молдугун.
Туугандык жайын билдинер,
Тамак алып келдинер.
Минип качар ат барбы,
Муну эмне дейсинер?
Кертабылгы ат барбы,
Кетире турган ал барбы.
Кетсек дейбиз биз качып,
Кенеше алар жан барбы?
Кенеште Уста чал барбы?
Кечке жүрсө чарчабас,
Кермеде күлүк мал барбы?
Киерге олпок тон барбы,
Кирерге дангыл жол барбы,
Кишинин жолун тосуучу,
Кийлигишер кол барбы?
Жообун бергин Кардыгач,
Жок, бар болсо буларды.

Орду менен айтып бер,
Ордон качан чыгарды,
Ок-дары, жарак шаймандар,
Меникин калмак колго алды,
Ошону кантип алабыз,
Ойлонгула буларды.
Айткандын баары бар болсо,
Аларга жолун шар болсо,
Аткарғыла жаткыrbай,
Кытайдын кызыл дарысын,
Калмактын кара дарысын,
Кантемир менен момуя,
Катыр байлап баарысын.
Кайсы түндө келесин,
Кардыгач менен Чачыкей,
Калды го Табыл жалгызым.
Болжолдуу күндөн калганда,
Болбойт го менин барышым,
Даяр кылыш келинер,
Жазгандардын баарысын».

Кардыгач менен Чачыкей бул катты окушуп, эки түн өтүп, үчүнчү түн болгондо, Кертабылгы менен Алтыбайдын Алатоо деген атын, айтылган дарылардын баарын алышып, Элдиярдын жарак-шаймандарын ордун башына алышп келип, арканга кат байлап салышп жиберишти. Элдияр, Эрмек катты окушуп, кайраты толуп, ордон чыгып эки күлүктү экөө минип, Кардыгач, Чачыкей менен коштошуп, жүрүп кетишти. Экөө минтип кенешишти: Эрмек токийдо калмакчы болду. Элдияр эки атты алышп, Табылдыга карай «чу» койду. Эрмекти Чачыкей бакмакчы болду. Ошентип Элдияр жөнөп кетти.

Эми сөздү Табылдыдан угалы: Табылды Элдиярды колтуктап аткарып, кол кармашып коштошуп, Нарындын башы Кара-Ташта жалгыз жатышп кал-

ган. Кара-Суунун боюнда калың токойдун жээгине Арчаторуну танап жип менен аркандал қоюп, Алмабашты октоп, қылышын жанына қоюп, ак канкы жаздал башына, ак тердик салып астына, чалап чайкал ичип жата берген.

Күндөрдөн күн өтүп, беш күн, беш түн өтүп, алтынчы түн болгондо эси эндирип, жараты күчөп, жаны кысталып арман қылышпайтканы:

«Атандын көрү дүнүйө,
Арбыды жарат күнүгө,
Ағын суунун боюнда,
Агарган танды көре албай,
Арманым айтып жатамын,
Айсыз караан түнүнө.
Алдадан жардам болбосо,
Азаптуу менин үнүмө.
Же угулбайт үнүм элиме,
Элим тургай жериме.
Эгемден жардам болбосо,
Жан кыямбы жалдырап,
Ээн талаа жеринде.
Айбан да болсон жаныбар,
Арчатору жолдошум,
Арманын айтып эч пенде,
Адамда мендей болбосун.
Аталаш тууган болсо да,
Арбак урган куу как баш,
Кудайназар онбосун.
Жараатым кетти чабылып,
Ашыгымдын шишиги
Алача белге жабылып.
Жанымдагы чалапты,
Алып ичер дарман жок,
Алымдан кеттим таналып,
Ээн талаа, эрме чөл,

Жалгыз калар мен белем.
Аймагымдан айрылып,
Элдияр качан келет – деп,
Эки көзүм таңылып.
Эсим ооп турганда,
Эч көрө албай зарылып.
Атанын көрү дүнүйө,
Эл ичинде мен болсом,
Тегеректеп турбайбы,
Эс алдырып малынып.
Энекем байкуш турбайбы,
Мойнуна курун салынып,
Кең Нарындын боюнда,
Кечүү токой оюнда,
Калын бадал түбүндө,
Кара суунун четинде,
Керээз айтып калам – деп,
Келбеген менин оюмда.
Кыймылдарга чамам жок,
Кубатым калбай боюма.
Катаган биздин эл кан�?
Кара-Тоо коргон жер кан�?
Кырк жигит, Эрмек дос кан�?
Кыйналган жалгыз жаш бала.
Эрмек болор киши жок,
Ээн жатам талаада.
Чымырканып алайын,
Чындал кайрат кылайын,
Чымындей жаным чыкканча,
Чыналган шишик жарага,
Чыдагансып турайын» –
Деп Табылды чыйралып,
Эки жагы жыйналып.
Тан атканча уктабай,
Карап жатты кыйналып.
Тан агарып сөгүлдү,
Тал, терек жарык көрүндү.

Күндүн нуру чачырап,
Жер бетине төгүлдү.
Эр Табылды жалғыздын
Жараты шишип чыңалып,
Жаны кейип кыйналып,
Жалдырап карап жатты эле,
Калын талдын ичинде,
Кара-Суунун четинде,
Ак-Теректин башында,
Табылдынын кашында,
Күкүк күш үн салганы,
Арасынан чубуруп,
Бирге келди балдары,
Төрт балапан ээрчитип,
Чыйпылдак деген боз чымчык,
Чогуу учуп барганы,
Күкүктү көрүп Табылды,
Күүлөнүп сөздү салганы.
Күйүтү түшкөн ичине,
Табылдынын арманы.
«Күкүк-күкүк-күкүк» – деп,
Күкүк салды добушун,
Күйүттө жаткан Табылды,
Күкүктүн тыңшайт обонун.
Чыдай албай үн салып,
«Биле албаймын күкүк күш,
Гүлүстөн кандай болушун.
Күкүк деген обонун,
Кулагымдан кетпеди,
Күкүк сындуу Табылды,
Күрдөөлдүү элге жетпеди.
Төрт баландай Шайымбет,
Жалғызын санап дегдеди,
Күйүттү дартка кез болуп,
Күймөнө албай жатамын,
Таңдайым кургап жатамын.
Кыймылдоого чамам жок,

Жалгыздан айла кетти эми.
Жумуртка чайкап чоң кылган,
Чубалай көрпө тон кылган,
Кызыл эт багып, чоң кылган,
Кырмызы бычып тон кылган,
Ак эмчегин эмизген,
Албан тамак жегизген,
Түн күзөтүп эмизген,
Түрдүү тамак жегизген.
Шекер десем бал берген,
Суусасам шербет, жал берген,
Мамыкка багып уктаткан,
Адам кылып чоңойткон,
Ар шайманым онолткон,
Ардагым энем кайда экен?
Күкүктөй сайрап үн баспай,
Күйүттүү капас жайда экен,
Энекеме кез болсон,
Табылдынын үнү – деп,
Тар эле көргөн күнү – деп,
Айтар күнүн бар бекен?
Кыз да болсо жөлөгүм,
Кыйналганда дем берген,
Кардыгач менин өбөгүм.
Уядан бирге учкамын,
Айттыrbай сөзүм укканым,
Эмчектеш жалгыз медерим,
Эркекче кубат берерим.
Бир курсакта жатканым,
Карапады кылып бакканым,
Мен үчүн жандан кечкеним,
Билбеймин кайда кеткенин,
Чалкалмак жылкым алганда,
Табылды жөөлөп калганда,
Кырк үч буудан ат алыш,
Аш бышымда жеткеним,
Жыланайлак, жыланбаш,

Жылкы артынан барганым.
Намысымды кетирбей,
Кыйноого башын салганым.
Кызматы менен көтөргөн,
Кырк жигиттин арбагын.
Калалуу колдой көрчү элек,
Кардыгачтын жардамын.
Калмакты кууп артынан,
Калың олжо түшүрүп,
Калтырдым далай малдарым.
Кардыгач алыш келбесе,
Карыш жерге баргандай,
Ат табалбай калганнын.
Кабылып жоонун огуна,
Калкымды көрбөй зарладым.
Кардыгач үнүн уга албай,
Калабы ичте арманым.
Жаныбарым күкүк күш,
Жатканымды көрсөнчү,
Күш да болсон түшүнүп,
Айлымын кабар берсенчи,
Ардагым жалгыз Кардыгач,
Агандын жайы мындай – деп,
Айтууга туура келсенчи.
Ажал жетип күн бүтсө,
Айлымда жатып өлсөмчү.
Чымындай жаным барында,
Чыркырап турса жанымда,
Жалгыз боорум жан күйөр,
Кардыгач жүзүн көрсөмчү.
Оозумду ачып өпкөнүм,
Көзүмдү ачып көргөнүм,
Жалгызга караан болсун – деп,
Жараткан кудай бергеним.
Колун сунуп талпынып,
Кожодон тумар тактырып,
Чон энеси байбиче,

Ырым кылып качырып.
Бирөөнүн көзү тиет – деп,
Эки жашар болгуча,
Коншусуна бактырып,
Калкым калың тай союп,
Байлардың баары бәэ союп,
Кедейлер куру калbastan,
Тұтунұнө кой союп.
Этекке салып энекем,
Әлден бата алғанда,
Атын коюп бергин – деп,
Алдына алып барғанда,
Калк ичинде карылар,
Шайымбет деп ат коюп,
Жетимге әнчи мал берип,
Жесирге кийим, тон берип,
Дубана менен балчыга,
Садага кылып пул берип.
Кирдүү кийим кийгизбей,
Киши үйнө киргизбей,
Ардактап баккан Шайымбет,
Төрткө жашы толду эле,
Беш жашка кадам койду эле,
Болуктугу баланын
Он жашардай болду эле.
Жалғыз балам Шайымбет,
Алы кандай болду әкен?
Аман-әсен бар бекен?
Жаныбарым күкүк күш,
Андан кабар берсөнчи,
Күш да болсо жаныбар,
Кабар алып келсөнчи?
Баламды айтып қантейин,
Бир жашымдан бириккен,
Бир әмчек сүтүн әмишкен,
Бир төшөккө жатышып,
Тай кулундай тебишкен,

Алты жаштан өткөндө,
Тай кунан минип эңишишкен,
Он төрт жашка чыкканда,
Кырк жигит болуп куралып,
Кылган иши сыналып,
Эл ичинде душмандын
Куралган колун женишишкен.
Катаган элин колго алып,
Калың әлге жар салып,
Атагы чыгып даңқтанып,
Атамдын ашын беришишкен.
Кадыр, көнүл калышпай,
Ушу убакка келишишкен.
Чалкалмак жылкы алганда,
Чарчабастан жоо сайып,
Калмакты сайып олжо алып,
Кайтып әлге келишишкен,
Каяша берген душмандын
Катығын туздай беришишкен,
Кермеге құлук байлаган,
Жарагын күндө шайлаган,
Кекенишишкен душманды
Кез болот менен жайлаган.
Бууданын жемдеп байлаган,
Бараңдын ичин майлаган.
Баш талашкан душманды
Балтыркандай жайлаган.
Жазасын жоонун бермекке,
Кырк баатыр бир чыкканбыз,
Казат қылышп келмекке,
Кабарга кетип, Эрмек жок,
Кайтканы кайра келмек жок,
Катаган қыргыз көп әлден,
Кайрылып кабар бермек жок.
Элдияр, Эрмек досум жок,
Әч нерсе сүйөр күшум жок.
Әмне сайрап жатасын,

Жаныбарым күкүк күш,
Эл-журтум түшүп эсиме,
Ичим бир жалын, тышым чок.
Адамзаттан мен жалгыз,
Канаттуудан сен жалгыз,
Катагандан мен жалгыз,
Бедерлүүдөн сен жалгыз,
Бекзаададан мен жалгыз,
Уядан учса балапан,
Убара баары тен жалгыз,
Ушундай арман айтуучу,
Убайым тарткан кем жалгыз.
Канатына кат жазсам,
Куйругуна мөөр бассам,
Катымды алып көтөрүп,
Кара-Тоону сен ашсан.
Катымды берип элиме,
Кабарын алып тез кайтсан,
Кайыптан жардам болду – деп,
Канагат кылыш мен жатсам.
Эн акыркы айтарым,
Он алтымда кошулган,
Ошондон бери бир жашап,
Опаалаш* болуп олтурган,
Жаш алганым Чачыкей,
Санаасы кыска жан эле.
Саргарып өңү азгандыр,
Жалгыз балам Шайымбет,
Ар кимге көзүн саткандыр.
Энеси менен баласын,
Эл тынч болсо Чачыкей,
Эптеп-септеп баккандыр,
Калмактардын кайгысын,
Чачыкей байкуш тарткандыр».
Ушуну айтып Табылды,
Күрмөөгө тили келбеди,
Күйүтүн канча айтса да,

Күкүк күш жооп бербеди,
Эси оогандан Табылды,
Эми жатып тердеди.
Ақылы кетип алсырап,
Ашыкча жара чатырап,
Толукшуп бою узарып,
Томукта жара қызарып.
Бейрөгү согуп бұлкүлдөп,
Бөлүнбөй шишик килтилдеп,
Кара сан құпчөк тунарып,
Кайраты кетип сұналып,
Қызарған беттен кан кетип,
Калыптыр өңү кубарып,
Тарқатарга дары жок,
Талаалап шишик чыналып.
Кыл мурутун имерип,
Қылғыртып көзүн чиренип,
Кара бойдон тер кетип,
Катуулап онтоп дем кетип.
Әр Табылды жатпайбы,
Каза тапчу немедей.

Эмдиги сөздү Элдиярдан угалық. Элдияр күндөп, түндөп: «Болжолдуу күндөн өтүп кетпесем экен» – деп, шашып жүрүп келе жатты.

Бууданды минип энтендеп,
Катуулап жүрүп Элдияр,
Калбай бүгүн жетсем – деп,
Ақыреттик досумду
Аман-әсен көрсөм – деп.
Арманым ичтен кетпейт го,
Ажалың жетип өлсөң – деп.
Ар кайсыны бир санаپ,
Ат үстүндө ықчамдаپ,
Айласы кетип жетүүгө,
Алды-артын карап қылчандап.
Кертабылгы күлүккө

Камчы басып жүгүртүп,
Кызып калган бууданды
Кырдалуу жерге түнүлтүп.
Кыяматтык досумдун,
Кыпындай жанын көрсөм – деп,
Кырк чилтенге жалынып,
Жамандык жагын ойлосо,
Жаш төгүлүп көзүнөн,
Жайсыз барып калдым – деп,
Жабырды тартып алдым – деп,
Жашырынып барбастан,
Калмактан кордук көрдүм – деп,
Болжолдуу күндөн бат келбей,
Мен кечигип келдим деп,
Аман болсо Табылды,
Алдымдан тосуп чыгар – деп.
Баратканым көргөндө,
Баш көтөрүп турагар – деп,
Кокустан жалгыз жан берсе,
Антың мени урагар – деп,
Эси чыгып элдирип,
Этеги учуп делбиреп.
Элдияр жакын келди эми,
Эки көзү чакчайып,
Кертабылгы күлүктүн
Дабышын билип алды эми.
Арчатору жаныбар,
Ангырап үндү салды эми.
Дабышты билип алыптыр.
Ошондон үндү салыптыр.
Көлөкө болуп жалгызга,
Күн жагын тосуп алыптыр.
Бетине чымын кондурбай,
Куйругун шыйапап калыптыр.
Сүйлөйүн десе тили жок,
Окуранып ормондоп,
Онуранданап калыптыр.

Ашыгып келген Элдияр,
Атка көзүн салды эми,
Ачып көздү, жумганча,
Табылдыга барды эми.
Табылды жатат суналып,
Таноосун кыпчып кубарып,
Эси чыгып Элдияр,
Аттан түштү куланып,
Бутун шилтеп баса албай,
Аран жетти буралып,
Көзүнүн жашы мөндүрлөп,
«Жалгызым эмне болдун? – деп.
Башын жөлөп Элдияр,
Жанына азыр келдим – деп.
Колтугуна кол салып,
Коркконунан үн салып,
Шишикти көрүп үрпәйүп,
Колунан тартып бакырып,
Кошо өлөрмүн айрылбай,
Табылды деп чакырып.
Алкымдан жыттап Элдияр,
Айкырып ыйласап жатты эми,
Мурдуна дары жыттатып,
Жаратка дары жапты эми,
Аш бышымча болгондо,
Аран көзүн ачты эми.
Көзүн ачып караса,
Элдияр турат жанында,
Ороп койгон таңуу бар,
Табылдынын санында.
Бара түшүп эс алышп,
Байкал карап көз салып,
Баатыр жыйнап акылын,
Баштагысын эске алышп.
Элдияр келсе экен – деп,
Эсин жыйып бекемдеп.
Колун сунуп эңкейип,

Элдиярга жетем – деп,
Колунан кармап көрсөм – деп,
Мойнунан жыттаң өпсөм – деп,
Сүйлөй албай баш чайкап,
Көрө коюп Элдияр,
Ышаратын бул байкап.
Кыса кармап колунан,
Орой кармап мойнунан.
Эки дос калды жытташып,
Сүйүнүшүп ыкташып,
Чай кайнамга мемиреп,
Жаткандай болду укташып.
Аш бышымга өбүшүп,
Абдан жакшы көрүшүп.
Ажырашты эки дос
Аранда жатып бөлүнүп,
Табылды калды эс алып,
Айыккандай көрүнүп,
Дарысы жагып калды бейм,
Кара терге чөмүлүп,
Эти жумшап былбырап,
Шишиген жерлер кыбырап.
Тула бойдун тамыры
Жан киргендей чымырап.
Табып болду Элдияр,
Улам жабат дарысын,
Эм болуп кетер бекен – деп,
Дарынын сыйпайт баарысын,
Күнү-түнү төрт күндө¹
Шишиги тарап шимилди.
Көп дарынын баарынан
Жагып жатат ким билди.
Өлөт деген Табылды,
Өөдө болуп тирилди.
Табылды сүйлөп кеп сурап,
Эрмегин каны? – деп сурап,
Аман бекен калың журт,

Шайымбет аман барбы? – деп.
Кардыгачты көп сурал,
«Саруурат» болдум Эрмекке,
Сагындым аны көрмөккө,
Айыгат элем бул дарттан,
Ошонун жытын жыттасам,
Жатпас элем өңгөчө» –
Деп Табылды айтканда,
Канжыгада көйнөктү
Элдияр алыш келди эми.
Кан аралаш кир болгон,
Көйнөктү алыш берди эми.
Табылдыга ушуну
Эрмек досун бер – деди.
Ала коюп Табылды,
Жакасынан көйнөктүн
Жыттап жатыш калды эми,
Бир аш бышым болгондо,
Бууга алгандай тердеди.
Тердеген сайын онолуп,
Жаратка моюн бербеди.
«Айтчы, Элдияр сөзүндү,
Эрмек кандай келбеди?
Көйнөктүн каны кандайча,
Баянын айтып бер» – деди.
Эл-журттан кабар берүүгө,
Элдияр сөзгө келди эми.
«Айланайын, Табылды,
Аман көрдүм көзүндү.
Ак калпак кыргыз элиндин
Амандыгын билгизип,
Айтайын эми сөзүмдү.
Катагандын калың журт,
Элин аман жатыштыр,
Каарман жолборс кырк жигит,
Чебин аман жатыштыр,
Карыя Уста баш болуп,

Эрин аман жатыптыр.
Улуу-кичүү, кары-жаш,
Калкың аман жатыптыр,
Ургаачы-эркек, өспүрүм,
Жалпы аман жатыптыр.
Карындашың Кардыгач.
Дагы аман жатыптыр.
Кадырлашың Чачыкей
Жарың аман жатыптыр
Каргадай жалгыз Шайымбет,
Зарың аман жатыптыр.
Кудайназар абакен,
Жердин баарын чалыптыр,
Жерге көзүн салыптыр,
Жергелүү кыргыз элинди
Бүт көчүрүп барыптыр.
Жайлоосу экен кең Алай,
Кыштоосун айтса бир далай.
Кыргызга конуш кылам – деп,
Кызмат кылган Алтыбай.
Көчкөн эл Көк-Арт ашыптыр,
Көп жердин жолун басыптыр.
Көчүргөнү быяктан,
Көл башында Чалкалмак,
Чаап алат деп качыптыр.
Азирет айып мазарга,
Айыл барып конуптур.
Ар өзөндө бир айыл,
Эркин жатып онуптур.
Алтыбайды катаган,
Хан көтөрүп коюптур.
Аяш энем жарыктык,
Алачыктай семирип,
Ат көтөргүс болуптур.
Кардыгач жүрөт камыкпай,
Кара болуп жабыкпай.
Калмакка кеткен Табылды,

Капарга алып сабыкпай.
Айылчылап ат минип,
Бастырганга кош болуп,
Абасы эрке багыптыр,
Шуру, бермет тагыптыр.
Кыяллы менен Кардыгач,
Кыз да болсо абамдын
Көңүлүнө жагыптыр.
Андай-мындаид жүргөндөн,
Айбыкпайт өзү кыз болуп,
Анжыяндык бир мырза,
Куда болуп кетиптири.
Айылга келип туш болуп,
Жаш алганың Чачыкей,
Чий бурчу* кийсе жарашат,
Алтыбай менен Кенжебай,
Күндө бирөө алам – деп,
Чачыкейди талашат.
Шернеге тамак кылдырып,
Жорого бозо сундуруп,
Чачыкей жакшы деп койсо,
Калган экен бузулуп.
Жалгыз балаң Шайымбет,
Күндүзгүсүн карасан,
Абасынын мойнунда,
Түнүңкүсүн карасан,
Энесинин койнунда.
Айылдуу киши кой сойсо,
Ашыктуу жилик колунда,
Короолуу киши кой сойсо,
Колколуу журөк колунда.
Эркетан осүп калыптыр,
Абасынын доорунда.
Эрмектин жайын айтайын.
Эрдиги күчөп толуптур,
Эл ичинде кадырлуу,
Эбегейсиз болуптур.

Көк-Артты ашып барганда,
Көпчүлүк жамаат конуптур,
Самаркан, Кокон шаарынан,
Сандаган кошун келиптири,
Сайыша кетип Эрмегин,
Аларды кууп жениптири.
Ошондо қалың урушта
Жалан көйнөк кийиптири,
Жазғанбай жоого кириптири.
Кымгуут болуп жүргөндө,
Башына қылыч тийиптири.
Жаралуу болуп жүрсө да,
Талкалап жоону сүрүптур.
Қалың қыргыз элине
Катарга башы кириптири.
Ушу кезде Эрмегин,
Жоо беттешпей жол чалып,
Чолоосу тийбей жүрүптур.
Ошондо кийген көйнөгү,
Эрмегин мени көрбөдү.
Көйнөгүн алдым үйүнөн
Эрдигин анын көргөнү,
Көрсөтмөккө өзүнө
Алып келдим бергени.
Эрмектин зайды аманат,
Сизге алпарып бер деди» –

деп, ал кабарын Элдияр айтып бүттү. Табылды бул сөздөрдү угуп толукшуп, териси кенип болукшуп: «Биринчи – Кудайга, экинчи Кудайназар абама ыраазымын» – деп кубангандан кийимин чечип, жаратын көрдү. Шишиги таркап, жараты бүтө жаздап айыгып калган экен, ошондо Табылдынын айткан сөзү:

«Ыраазымын Кудайга,
Кудайназар абама,
Эркелетип көз салса,

Энем менен балама,
Элин жакшы жашаткан,
Алтыбайдай агама.
Катаган элин кайтарган,
Душмандын мизин майтарган,
Кырк жигит, Эрмек баатырлар,
Силерге башым садага.
Айланайын, Элдияр,
Ушул сөзүн чын болсо,
Уга турган сыр болсо,
Менде арман калабы.
Эрмегим баатыр, тың болсо,
Элин багып душмандан
Кармаган жолу чын болсо.
Эртели-кеч айтарсын,
Дагы калган сыр болсо.
Элдин эби кетпейби,
Эрегишип чыр болсо.
Ошентип душман женилет,
Баш кошуп баары жым болсо,
Жазганбайбы душмандар,
Жакын келбей, ким болсо.
Бул оорудан өлөрмүн,
Бул оорудан өлбөсөм,
Абаке жүэүн көрөрмүн,
Каруум казык болгуча,
Башым токмок болгончо,
Кызматын кылып берермин.
Айтканың кабыл алармын,
Армансыз болуп калармын,
Адал кызмат мен кылып,
Алтыбай сыңдуу агама
Ак ниетим салармын.
Айлымды бөлбөй айлындан,
Агалар сага жагармын.
Аттан түшпөй мал багып,
Ар тарапты чалармын.

Кыргызды багып жайкалган,
Катаган элин бай кылган.
Энекемди жүдөтпөй,
Оокатым толук шай кылган.
Кардыгачты өстүргөн,
Кайгысыз багып көптүргөн.
Кардыгачты кайындап,
Берер жерин дайындап,
Кор болбос жерге кааласа,
Жүрө берсин Кардыгач,
Ойноп-кулуп айылдан.
Шайымбетти абакем,
Айырмачын токутуп,
Ала жорго мингизип,
Аркасынан ээрчитип,
Ашты, тойду көрсөтүп,
Көмкөрө ээр токутуп,
Көк ала жорго мингизип,
Көлөкөдөй байкүшту
Көпкө ээрчитип жүргүзүп,
Атасы жоктой кылбастан,
Ардактап багып өстүрүп,
Айланайын, Элдияр,
Менде арман калабы,
Агалар алыш Чачыйды,
Аманат жанын жыргатса.
Алармын мен да бир кызды,
Ак калпак элим сындаса.
Жакшы кабар угуздин,
Жан досум, сага ыракмат».

Табылды калкынан көңүлү тынып, эл кабарын
Элдиярдан угуп, сөзүнүн аягына чыгып: «Досум эми
бир аз эс алыш жаталы» – деп тынчтанып калды.

Элдияр эки, үч күндөн бери өзү уктап тынчтан-
бай, Табылдыга алаксып, аты эсинен чыгып кетип-
тир. Аттын ээрин алыш, терин кырып, ондоштуруп

келейинчи деп атына барса, Кертабылгы менен Ар-
чатору кашынышып, жалдын алдынан жытташып,
эриндерин кыбыратып бири-биринин мойнунаң ба-
шын арта салып, сагынышкандай туруп калышып-
тыр. Элдиярды көрүп көзүн оттой жайнатып, ичин
октой жаратып, адамдай эстүү жаныбар сүйлөшүүгө
тили жок ичин тартып, окуранып мойнун сунду.

Муну көрүп Элдиярдын жашып кетип айтканы:

«Айланайын, жаныбар,
Ар кимдин сүйгөн малы бар.
Арчатору бууданга,
Учурашпай эмгиче,
Аңкоолугум дагы бар.
Айыгып калды Табылды,
Акжолтой буудан чагы бар.
Ардактап сени багабыз,
Ырыстуу малсың багы бар.
Айбандан башка мал элен,
Мандайындын шамы бар.
Көзүн оттой жайнаптыр,
Ичин октой жараптыр.
Арканынды узартып,
Көз салып сени багууга
Табылды эстен таныптыр.
Кара жаны кысталып,
Карай албай калыштыр.
Учурашып сылабай,
Узартып аркан улабай.
Мандайынды сылабай,
Байкал сени карабай,
Таарынгансып калдынбы,
Айланайын, бууданым,
Эркетаң өскөн баладай,
Айбан да болсоң туугансын,
Арчатору буудансын,
Шайбырлап жоого баскансын,

Шагылдуу тоону ашканда,
Чалкалмак жылкы алганда,
Буудандар кошо барганды,
Күлүктүн баарын ээрчитип,
Бизге карай качкансын.
Эр Табылды баатырга
Тулпардык менен жаккансын.
Ээн талаа, токойдо
Эригип карап жаткансын.
Чымын-чиркей кондурбай,
Көгөнгө канын сордурбай,
Күнгө бетин күйгүзбөй,
Күн алтабын тийгизбей,
Көлөкө болуп бетине,
Табылды жаткан жеринин
Жакын келип четине,
Адамдан бетер асырап,
Айбан да болсоң баккансын.
Тили жоктон турасын,
Тиктегениң байкасам,
Далай таарынч айтмаксын,
Кертабылгы курбуна
Айткандырсын мунунду,
Улутунуп карадын,
Унутпаймын мунунду.
Окуранып койгонун,
Ого эле шумдук угулду.
Айбан да болсоң жаныбар,
Алдың белем муунумду».
Элдияр айтып бул сөздү,
Мандайын сылап буудандын
Көзүнөн ооп жалынып,
Көрүшүп бир аз турганы,
Соорусунан сыласа,
Жаныбар карап калат кылчандап,
Танабын чечти түйүндөн,
Агытып койсо жаныбар,

Так секирип түйүлгөн.
Оюн салып дардандал,
Онурандал сүйүнгөн.
Айбандын көөнү ачылса,
Аны көрүп Элдияр,
Бук болуп калган экен – деп,
Мунайып ичи күйүнгөн,
Ушундай иштер болуптур,
Илгерки өткөн дүйнөдөн,
Элдияр жатты эс алыш,
Эсин жыйып тынчтанып.
Уктап калды баатырлар,
Ушундай сонун кеп салып,
Эртен менен болуптур,
Тура калса жапжарык.
Турду баатыр Табылды,
Туйгун күштай түр салып,
Жаныма кел деп чакырып,
Элдиярга үн салып,
Эки дос кайра жытташты,
Эриккенин чыгарып.
Тоо башы күлдү күлүндөп,
Учунса сары күн чалып,
Жалғызы әкөө болушту,
Жайды баптап коюшту.
Тамаша сөздөн салышып,
Тамагын ичип тоюшту.
Айбалта, кылыч эгешти,
Абдан жатып кенешти,
Ээн жаткан Нарынды
Эки дос жатып ээлешти.
«Ай жарымы жаталық,
Аркар, кулжа аталық,
Таксыз айыгып оорудан
Анан элге кайталық,
Эрикsek элик аталық,
Эрикпесек жаталық.

Буулуксак бугу аталаык,
Буулукпасак жаталык.
Ашууга чыгып барагын, аралык,
Ар тараапты чалалык.
Андып жүргөн жоо болсо,
Абдан чаап алалык.
Аюу, жолборс, бугу атып,
Кумардан жакшы каналык.
Муунданып тынданып,
Жаракты мыктап чынданып,
Катагандын артынан
Калкты көздөй барагын –
Деп, эки дос кеп баштап,
Дүнүйөнү кен таштап,
Чатыраш ойноп, дан салып,
Чай кайнатып, бал салып,
Элдияр чыгып кез-кезде,
Барып келет жол чалып,
Жол чалганда Элдияр,
Жолдон аркар, кулжа атып.
Табылдынын жегени
Аркардын семиз эти бар.
Бир жуманын ичинде,
Таза айыккан кези бар.
Оронуп жатып тердээрге,
Эчкинин кандуу тери бар.
Табылды баатыр бул дарттан
Таза болгон чени бар.
Экөө бирдей аттанып,
Бир жүргөнгө шаттанып,
«Болжолдон калбай келдим – деп,
Ар уруу дары бердим – деп,
Айыктырып аткарган,
Анттуу досун менмин» – деп.
Тамашалап Элдияр,
Табылдыга мактанып,
Тамашалап күлүшөт,

Оюндуң жайын билишет,
Он беш күнчө эки дос,
Ошон этип жүрүшөт.
«Табылды таза болсун – деп,
Таамай күчкө кирсин – деп,
Кубаты мыкты толсун – деп,
Кадимкідей болсун – деп,
Алмабаш тұздөп атсын – деп,
Алангири жаа, сыр жебе,
Алыска болжоп тартсын – деп.
Құрәшкөн жоону жыксын – деп,
Қүйүтүм ичен чыксын – деп,
Құрәшөрүм Алтыбай,
Құкүмдөп жерге тыксын – деп,
Кармашкан жоону жыксын – деп.
Кайгым бир ичен чыксын – деп,
Кармашарым Алтыбай,
Талкалап жерге тыксын – деп.
Табылдының кабарын,
Далай әл сонун уксун – деп.
Алпарармын әлине,
Анжыян бетин жердеген,
Аталаш душман кегиме.
Аман болсо қыргызды
Алып кайра келебиз,
Ат-Башы, Нарын жерине», –
Деп Элдияр ойлонуп,
Алаксытып жан досун,
Ар күнү сонун кеп баштап,
Алдал жүрөт кебине.
Кылычтап терек чаптырып,
Кыя чапса жактырып,
Кыя чаап кетпесе,
Дагы үч күнчө әс ал – деп,
Терек чапма тапшырып,
Тұптүү терек сайдырат,
Койдой кара таш байлас,

Жерден энип алдырат.
Кокустан колдон түшүрсө,
Бир өргүтүп жаткырат.
Алаксытып оюнда
Ар өнөргө маш кылат.
Эрмектешип эки дос,
Эртели-кеч каткырат.
Эриксе элик атышат,
Эрикпесе жатышат.
Буулукса бугу атышат,
Бул кызыкка батышат.
Эчки, теке атты эми,
Эрмектешип жатты эми,
Этинин желин тартсын – деп,
Эки тери жапты эми.
Териге түшүп Табылды,
Ысыктаңып жатты эми.
Зоокада сонун сур эчки,
Үч жылдан бери туу эчки,
Атып келип Элдияр,
Табылдыны жаткырып,
Териге алып тердетип,
Теринин желин тарттырып,
Он беш күн багып талаада
Баатырдын күчүн арттырып,
Калыбына келтирип,
Канын оноп жеткирип.
Багып жүрөт жан досун,
Кандуу жаны эт берип,
Табылды таксыз айыкты,
Баштагыдан эттенип,
Күчү кабат толду эми,
Күрөшөр кези болду эми,
Каруусу кабат толду эми,
Кармашар кези болду эми.
Койдой турмак, үйдөй таш,
Жерден энип алды эми.

Түптүү терек сайганда,
Түбү менен онкоруп,
Үй ордундай чым менен
Кошо саят томкоруп.
Багып жүргөн Элдияр,
Кубатын көрүп кубанып,
Кумарын ичтен чыгарып,
Токтолбой кетер кез болду,
Душманга барып кол салып.
«Барсак бейм элге деп жүрөт,
Кудайназар как баштан,
Курута чаап өч алып,
Эмне айттар экен?» – деп,
Эр Табылды досуна
Элдияр баштап сөз салып:
«Эми кайда барабыз,
Айтып берчи Табылды,
Бир жарым айча өргүдүк,
Эч иш кылбай тынч алып».

Табылды Элдиярдан анык кенеш угуу үчүн акыл
салып айткан сезү:

«Акыреттик Элдияр, досум,
Айта турган сөзүм бар, досум.
Акылдашып кенешип, досум,
Аттансак эми эби бар, досум.
Анык сырың сен айтчы, досум.
Ак калпак кыргыз эли бар, досум,
Ай-талаада биз жаттык, досум
Ай жарым болгон чени бар, досум.
Айыктым таксыз оорудан, досум,
Алымга кирдимabyдан, досум.
Алпарар жагын кайсы жак, досум,
Айтчы сөзүн жаңыдан.
Менин бир айттар кенешим,
Уксан бир айтып беремин, досум.
Көнүлүнө жакпаса,

Көпкөн бала дебегин,
Көзүндү көргөн кеп эмес,
Артык сөз бизге эп эмес.
Көңүлүмдөн кетпеген
Өзүн бир менин медерим.
Бул кенешим ойлонуп,
Өзүн бил кенеш не дээрин.
Элдияр, Эрмек досторум,
Эзелден бирге кошконум,
Эби жок болсо бул сөзүм,
Ээлигип тилдеп тоспогун.
Элге сен кеттиң, мен калдым,
Эригип жалгыз мен жатып,
Оорудан азап мен тарттым.
Нечен күнү боздодум,
Элиндин жайын кайтадан
Эми бир кайра козгогун.
Кырк жигит менин жолборсум,
Кыяматтык жолдошум,
Кыргыздын жайын сен айтып,
Кызык бир сөздү козгодун.
Кыйналып жаткан Табылды,
Кыпрындай жаным коштодун.
«Кыяллы жакшы абам – деп,
Кудайназар агам» – деп,
Кызматын артык мактадын.
«Катағандын калың әл,
Хан көтерүп алды» – деп,
Алтыбайды жактадын.
Мен чынымды айтайын,
Алдына кенеш тартайын.
Анык бир сырың айтып көр,
Абдан угуп жатайын.
Менин көргөн түшүмдө,
Бул кенеш бар ичимде,
Кудайназар абакем,
Аталаш менин чон акем,

Ак саначу киши эмес,
Аны билбей калгандай,
Табылды досун ит эмес.
Алтыбай адил хан эмес,
Акылы толук жан эмес.
Аны билбей Табылды,
Акмак чалыш бала эмес.
Кырк жигит жатар эби жок,
Кырылса керек шеги жок,
Кыраан баатыр Эрмегим,
Менден кабар албастан,
Жатып алар жери жок.
Жалгандан адам өтөбү,
Жарым-жарты кеми жок,
Калың эл жатпай канетсин,
Кармашарга бели жок.
Башында жалган айтсан да,
Эми чынын айтып бер,
Калп айтыштын эби жок.
Мурдагы сөзүн чын болсо,
Эрмегим элден тын болсо,
Эстебей эми коёбу,
Эл ынтымак жым болсо.
Эч болбосо Кардыгач,
Сени менен келбейби,
Менин жайым көрбәйбү?
Бир тууганын унутуп,
Күйөөлүү болуп дегдейби?
Береги ээрдей белдин нар жагы,
Мен жетпөөчү жер дейби?
Жаасы менен Көк-Артты,
Ашалбай калчу бел дейби?
Алтыбайдын кадыры,
Катагандын элине
Как эле досун мендейби?
Алты мин түтүн катаган,
Алыштар баатыр жок болсо,

Алдына түшүп бербейби,
Бөрүгө койду жардырып,
Мөөнүн иттер жебейби!
Эл ичинде бузуктар,
Эбин таап кирбейби.
Эмне болсо мейли – деп,
Эси жоктор жүрбөйбү.
Калктын көөнү ток болсо,
Кайгысы ичте жок болсо,
Элдин көөнү жай болсо,
Эрки өзүндө бар болсо,
Эл сураган Алтыбай,
Эн эле адил шер болсо,
Калпы жок сөзүң чын болсо,
Калктан көнүл жым болсо,
Ат өргүдү, семирди,
Азамат сергип элирди.
Оорусу айыгып, соо болду,
Чалкалмактын кылганы,
Жүрөккө муздуу too болду.
Атканы албарс ок болду,
Эп болсо, досум, барагы,
Эки айча жаттым жаралуу,
Элге кантип барагы,
Эбин тапсак калмактан
Ээн жылкы алалы.
Эр болсо келип кармашсын,
Чалкалмакты өлтүрүп,
Элин чаап алалы.
Бейкут жаткан жеринде,
Бейпайга башын салалы.
Аз э肯биз дебестен,
Эч бир кайгы жебестен,
Эки эле киши дебестен,
Эч бир кайгы жебестен,
Эриклей жолду чалалы.
Эч болбосо калмактан

Эки минче жылкы алыш.
Элибизге мактанып,
Эрдик кылып келдик – деп,
Бетке кармап баралы.
Эриккенди жазалы,
Эрдемсинген калмакты
Элинен аңдып биз жүрүп,
Эбин таап басалы.
Андып жүрүп аталы,
Ары чети эки айга
Алыстан карап жаталы.
Башын кесип байланып,
Анан элге кайталы, досум» –
Деп Табылды сөз айтат,
Чалкалмакты эстесе,
Кызыл өнүн муңайтат.
Элдияр күлүп каткырып,
«Эптең сырым билди эми,
Ичтеги сөзүм айттырып,
Ишенген эмес турбайбы,
Мурунку айткан сөзүмө.
Эр Табылды досумдун,
Ичинде әкен көп сыры.
Кызыгандан айтты бейм,
Кара боор, куу тумшук,
Кайталап сурайт ант кылып?» –

деп ойлонуп, Элдияр: «Табылдынын ою менен кө берсем, калмакка баралы деп убара кылат, ошондуктан урушумуш болуп көюн» – деп айткан сөзү:

Ачуу келген немедей,
Айбаттуу түрүн салды эми,
Алая карап досуна
Айтмак болуп калды эми.
«Эр Табылды жан досум,
Эрдигин бар да, эсин жок,
Эчтеме менен ишиң жок.

Акылың бар да, эсин жок,
Айткан сөз менен ишиң жок.
Эки катар сыр сурап,
Бул жерде эсинен танган киши жок.
Ар кайсыны бир сурап,
Акмак кылар кишин жок.
Каргадайдан бир өсүп,
Канча жалган айтканмын?
Карыганча ишенбей,
Кайталап сөздү салганың.
Биттейимден бир жүрүп,
Бир сөздү жалган айттымбы?
Бир нерсенди бүлдүрүп.
Зыянымды тарттынбы?
Же душманынды тууган – деп,
Туюкка сени салдымбы?
Мактап келип аганды
Балакетке калдымбы?
Барсан чынын коресүн,
Баланды алыш өбөрсүн,
Байкабай калыш абанды
Башка элге салам берерсин,
Таарынчысын айтканда,
Такыр уят болорсун.
Эненди көрүп ыйларсын,
Эркелигин кыларсын.
Элинди көрсөң сен барып,
Менин айткан сөзүмдүн
Чын-төгүнүн билерсин.
Чалкалмакка барбаймын,
Чалғындан жылкы албаймын.
Эми эки айга тентиреп,
Элге барбай калбаймын,
Сен кетпесөң, мен кетем,
Элге барып мен жетем.
Жалганчы болуп жүргүчө,
Жалгыз жүрүп күн кечем.

Сөзүмө досум ишенбейт,
Кетпегенде канетем?» –
Деп Элдияр айтканда,
Табылды күлөт шанкылдал,
Шаттанып сүйлөп жаркылдал.
Бала жолборс түрдөнүп,
Шумкар күштай үндөнүп.
Таарынып калды досум – деп,
Так кетирбей сүйлөнүп.
«Кантер экен деп айтсан,
Калмактын жайын мен айтсан,
Коркуп кеттиң белем да,
Тамашалап кеп айтсан,
Талаалық сөздү мен айтсан,
Таарынып калдын белем да.
Чынынды айт деп кайрадан,
Такып сурап сени айтсан,
Ишенбей кантип коёун,
Элдияр сенин сөзүнө,
Илгертен бери жан досум,
Ишими бердим өзүнө.
Кандай десен макулмун,
Кабагың аччы кичине,
Жол талашып калгана,
Жолтоо болот кишиге.
Буруу-терүү ойлонуп,
Бук салбагын ичине.
Өлгөн жанды тирилткен,
Өчкөн отум тамызган,
Өзүндөн бөлөк ким эле,
Өөдө кылып тургузган,
Айтканынды кыламын,
Алпарсан әлге барамын.
Абакеме учурап,
Ак батасын аламын.
Аман барсак айылга
Алтыбайды сыйлаймын,

Ак боз бээни соёмун,
Алтыбайга кенешип,
Элдияр сындуу досумду
Увазир кылып кёёмун.
Ирделдүү жигит, күлүк ат,
Элден жыйнап аламын,
Кыргыздын чебин кайтарган,
Кырааны өзүм боломун» –
Деп Табылды күлүндөп,
«Кырк жигит менин иним – деп,
Элдияр, Эрмек эки дос,
Айым менен күнүм – деп,
Баатырлар ойлойм силерди
Мин кишилилк сүрүн – деп.
Баш кошсок аман баарыбыз,
Белүнбөй биз бириндеп.
Өзүн бил кайда баарарды
Аламын досум тилин» – деп,
Табылды айтып калды эми,
Танабын тартып Элдияр,
Сөзгө кулак салды эми,
Элин көздөй эки дос,
Жүрө турган болду эми.
Талаада бир ай жатышкан,
Жалгыздык зарын тартышкан.
Калкын карай бет алышп,
Кара тоону чет алышп,
Кыргызды көздөй жол тартышп,
Кыраандар жолдо кеп салышп.
Агыны каттуу суу кечип,
Ашуусу бийик тоо ашышп,
Келе жатты эки дос,
Алда канча жол басышп.
Көк-Артты ашышп келишти,
Көнүлдү элге беришти.
Көзүн салышп жан жакка,
Жердин түрүн көрүштү,

Ал ангыча болбоду,
Көк ала тоонун боорунда,
Көп кой келет жайылып,
Көк өгүз минген бир адам,
Артынан келет чаңырып,
Көрөмбү сени жалгыз – деп,
Көзүнүн жашын ағызып.
«Көз катканда көргөнүм,
Көк ала туйгун береним,
Көп зарылтып эненди
Элине кандай келбедин?
Көргөнүм жалгыз сен әлен,
Эненден кабар билбедин.
Көп айдан бери кечигип,
Көзүмдөн учтуң дүйнө күн».
Сарала тоонун боорунда,
Сан кой келет жайылып,
Самсаалаган бир адам,
Зарланып ыйлап сабылып,
Зарыкканда көргөнүм,
Табылды деп чанырып,
«Сапарга кетип кулунум,
Сагынтың элди булбулум,
Келсөнчи жоктон табылып,
Санаамды басар күн барбы?
Сардалым келип кабылып,
Сайышып калмак жоо менен
Же калдынбы торго чалынып».
Ушуну айтып бир адам,
Мунканган үнү эң жаман,
Кулагын салып Табылды,
Мундуу үндү тыңшаган.
Каңырыгы түтөгөн,
Кордугу ашып күчөгөн.
«Кандай курган неме эле,
Кайгыга калып жүдөгөн?
Ашынган экен арманы,

Ар ишти ичке салганы.
Мунқанган үнү байкүштүн
Кулагымдан калбады.
Токточу бир аз Элдияр,
Ушуга чыгып баралы.
Какшатты менин сөөгүмдү,
Калбаптыр эч бир дарманы,
Кандай да болсо ушунун
Капасын ачып салалы» –
Деп Табылды муңайып,
Атынан түшө калды эми.
«Айланайын, Элдияр,
Кандай курган жан эле,
Канткен мундуу үн эле.
Бул жердин бетин бербеген,
Кайсы байдын малы эле.
Жалгызынан айрылып,
Жалдырап жалгыз калгандай,
Бу кандай шордуу жан эле» –
Деп Табылды муңайып,
Аттан түшө калды эми,
Муну байкап Элдияр,
Атынын башын тартты эми,
Табылдыга сурданып,
Элдияр мындай айтты эми:
«Аттанчы, досум Табылды,
Баладан жаман кыялын,
Бастырып жолдо жүрсөн да,
Байкап сөздү угасын.
Сапарда кетип баратып,
Калбайт да сенин сурагын.
Койчунун ырын текшерип,
Сурак кылар кез барбы?
Талаага түшүп отуруп,
Эриккен малчы ырдайбы,
Эрмегин айтып жыргайбы.
Илгерки өткөн заманда,

Мунун айтып зарлаган,
Эски кошок турбайбы.
Эр Манастын кезинде,
Калмак, кыргыз чабышкан.
Оң келгени бир-бирин,
Ойрон кылып салышкан,
Ошондогу ыр экен,
Койчулар ырдаш калышкан,
Табылды аттуу сандан көп,
Жалгызым деген минден көп,
Хан чабуулу болгондо,
Кан төгүлгөн жинден көп,
Какшанып калган ар пендө,
Капалуу болуп жүргөн көп.
Калмакка сапар барган көп,
Калк ичинде балбан көп,
Каза жетип күн бүтсө,
Кан төгүлүп калган көп.
Кан заманы кезинде,
Казат – деп элди көп кырган,
Жалгызынан айрылып,
Кайгысын тарткан арман көп,
Ээн талаа жеринде,
Элге баарар кезинде,
Эрмегин айткан койчудан,
Эмне түштү эсине?» –
Деп Элдияр айтканда,
Ишенип калды Табылды,
Илгеркинин ыры – деп,
Түшүнүп калды Табылды.
Мына досум жүрү – деп,
Арчатору бууданга,
Аттанып алып бастырып,
Жолуна салды Табылды.
Улуу өзөндүн боюнда,
Учтуу сенир оюнда,
Сан карабоз козу айдал,

Бир адам жүрөт зарланып.
Укурук алыш колуна.
Табылды менен Элдияр,
Бара турган жолунда.
Көп козусун айдаган,
Көзүн жаштап сайраган,
Арманын айтып ыйлаган,
Адамдын жанын кыйнаган,
Мөндүрлөп жашы төгүлгөн:
«Алдыбызда көрүнгөн,
Кардыгач болуп калбасын,
Кабыргасы сөгүлгөн,
Кабылып калса Табылды,
Кайгыга мени салат го,
Калпым чыгып бул жерде
Көнүлүнө алат го» –
Деп Элдияр ойлонуп,
Эсин жыйнап толгонуп,
Мунайым жакшы эмеспи,
Муну сөзгө салайын,
Алаксытып баланы,
Адаштырып алайын.
Өйүзгө чыгып суу кечип,
Өзөн ылдый бастырып,
Кардыгачты чакырып,
Калын токой ичинде
Досуна алыш барайын» –
Деп Элдияр кеп салып,
Катуу үнүн чыгарып,
Карбаластап Элдияр,
Каймана сөздөн бек салып.
Куудул сөз айтып күлдүрүп,
Суу бойлоп төмөн жүрдүрүп,
Курбу чак алма жыгачка,
Атын байлас түшүрүп:
«Айланайын, Табылды,
Азыраак жатып тынч алгын,

Кашаттан дүрбү салайын,
Кайда экен айыл карайын,
Карыя Кудайназарга
Кабылан сени ээрчитип,
Калbastan бүгүн барайын.
Кара сууга чөмүлүп,
Мен да эс алыш алайын», –
Деп Элдияр айтты эми,
Талыкшыган Табылды,
Көлөкөлүү даракка
Көшүлүп уктап жатты эми.
Курбунун үстү кашатка,
Элдияр басып барды эми,
Калын токой кашка жол,
Аны карап калды эми.
Мандай жагын караса,
Токойdon чыкты бир адам,
Ким экен деп санаса,
Кементай кийип талпайган,
Кер өгүз минип шалдайган,
Эки тең отун артынган,
Эрбейип жалгыз бастырган,
Эртели-кеч жол карап,
Эки көзүн талдырган,
Табылды жолун караган,
Талдырып көзү жадаган.
«Качан келет терөм» – деп,
Талаптанып санаган.
Отун алыш, от жагып,
Ого эле кыйын жадаган.
Шайымбет багып саргарган,
Күнүгө отун алпарган,
Табылды деп үн баспай,
Күкүктөн бетер какшаган,
Күйүткө башын дел кылып,
Күнүгө ыйлап какшанган.
Кашка жол менен бастырган,

Какшаалдай отун артынган,
Какшап жүрүп күн кечип,
Кандуу жүзүн аздырган.
Чачыкей окшоп көрүндү,
Анык таанып алган сон,
Элдияр баатыр отуруп,
Кабыргасы сөгүлдү.
«Кайгыдан качан чыгабыз,
Ушу көргөн кордук зар,
Өнүмбү, менин түшүмбү?» –
Деп Элдияр ойлонуп,
Токойго көзүн салды эми,
Дүрбүсүн алыш толгонуп,
Токайдун калың жеринде,
Эки суунун аралда,
Эч ким көрбөс бадалда,
Эрбендерген бир адам
Элестенет чамамда.
Эрмек го ушул жүргөн – деп,
Элдияр карап отуруп,
Тааныды муну аранда.
Жаткан экен Эрмек – деп,
«Жан калкалап бөлөк» – деп,
Табылдыны көргөндө,
Таанып аны көрөт – деп,
Кайра басты Элдияр,
Табылдыны ойготсом,
Ушу жерге келер – деп,
Табылдыга барды эми,
Тарткылап баатыр калды эми.
«Токойдо жүрөт бир адам,
Ошого дүрбү сал – деди.
Эр экениң билейин.
Айра таанып ал – деди,
Мен карасам көрүнөт,
Отун алган чал» – деди.
«Кана, кана, кана – деп,

Ошону айра таанысам,
Баатыр деп мени сана» – деп,
Карбаластап жүгүрүп,
Кабыландай бүгүлүп.
Тааный алган немедей,
Карап калды сүйүнүп.
Он эки бурап жандырган,
Оозуна жакут салдырган,
Күнчүлүк жерден салса да,
Көздөй көрүп чон дүрбү,
Көз кумарын кандырган.
Он эки бурап жеткирип,
Он көзүнө келтирип,
Табылды карап калды эми,
Токойду карап чекчайип.
Эрмекке окшош көрүндү,
Ормоюп калды шектенип,
Кайрадан ондоп карады,
Жылаңач турат баягы.
Анын кабыргасын карады,
Аркан бою келди бейм,
Тартылып жердин танабы.
Абдан таанып алган сон,
«Айланайын, Элдияр,
Эрмек экен мына бу,
Көйнөгү жок жылаңач,
Тебетей жок жыланбаш,
Төрт элидей болуптур,
Башындағы кара чач
Ал турмак колунда сынык тагы
Башынын айрық ағы бар.
Кызыл жүзү бозоруп,
Кыл муруту узарып,
Кыйналган окшойт Эрмегим,
Калыптыр көзү кызарып,
Аттанчы ылдам баралык,
Андан кабар алалык!

Көрүп туруп Эрмекти
Олтуруп кантип алалық» –
Деп Табылды кумсарып,
Ачуусу келип сумсайып.
Атка минип эки дос,
Токойго кирди жол салып.
Чытырман калың бадалды,
Аралап кирди аларды,
Бир баласын ээрчиткен,
Көрдү булар маралды.
Атайын деп Элдияр,
Саадагын алыш камданды.
«Атпачы, досум, маралды,
Марал кылбайт залалды.
Батыраак барып көрөлүк,
Жанагы жүргөн адамды.
Эрмегим окшоп түгөнгүр,
Эки бөлдү санаамды.
Балалуу марал турбайбы,
Аны атса кудай уrbайбы.
Жетим калса баласы,
Темселеп куурап калбайбы,
Элендеп жалгыз жүргөндө,
Жырткычтар аны албайбы.
Ардактаган жалгызы
Атадан жетим калбайбы»
Деп Табылды шашылып,
Кишини издеп ашыгып,
Эрмек угуп дабышын
Көрө койду буларды,
Калайын деп жашынып,
Жашынгыча болбоду,
Атчандар жакын келишти.
Эрмекти булар көрүштү.
Эрмекти көрүп Табылды,
Эсинен танып кетпеспи.

Эрмек калды жалдырап,
Карап калды алсырап.
«Эрмексинби бери кел» – деп,
Табылды сүйлөп сөз сурап.
Таанып коуп баатырды
Эрмек чындал буркурап.
Сагынышкан үч баатыр,
Баарысы ыйлап чуркурап.
Жылаңач Эрмек канетсин,
Тула бою дирилдеп,
Туралбай сөзгө зыркырап.
Эр Табылды барды эми,
Эрмекти кысып алды эми,
Ажыраткан киши жок,
Кыяматтық үч курбу,
Кучакташып калды эми.
Болукшуп ыйлап баатырлар,
Учурашып мыкташып,
Кол кармашып көрүшүп,
Карап алып бир-бирин,
Кара көздөн жаш агып
Кучакташып эришип,
Аш бышымдай алыска
Сүйлөшпөйт сөзгө келишип.
Кеп айтууга камданып,
Өпкөсү көөп Эрмектин
Өрөпкүп турат демигип.
«Эр Табылды сенсинги,
Эсен-аман келдинби?
Жүгүрүк чалыш кунаным,
Катын, бала кор болуп,
Кайгынды тартып бууданым.
Караанынды мен көрүп,
Кабагым ачып турамын.
Кагылайын Табылды,
Карачы, мен куурадым.
Колум сынып асынып,

Душмандан калдым басынып.
Орго салды эки айча,
Көрсөтпей әлден жашырып,
Элдияр келди үстүмө,
Мойнуна аркан асынып,
Үч түнөп анан качканбыз,
Токойго келдик жашынып,
Табылды аман дегенде,
Жүрөгүм калган басылып,
Өзүндү эми тааныбай,
Эсим ооган курган жан,
Калбадымбы шашылып.
Жүрөгүм мокоп калыштыр,
Кудайназар как баштын
Кордугу өтүп ашынып,
Өнүмбү, менин түшүмбү,
Экөөндү көрүп турамын,
Кабагым эми ачылып.
Озүн көргөн кайрат жок,
Башымдан акыл кеткен бейм,
Капалыктан чачылып,
Күткарып кудай мээнеттен,
Кубантар деп турамын,
Кууралдын белин ашырып».
Ушуну айттып Эрмек дос,
Эреркеп ыйлап мууну бош,
Эчкирип кетет куурагыр,
Көзүнөн кетип мончок жаш.
Бул сөздү угуп Табылды,
Айран азыр калды эми.
«Айтчы, Элдияр, кандай кеп,
Аныктап баян кыл – деди.
Мойнуна аркан асынган,
Качанкы сөзүн бар – деди.
Эрмектин сөзүн түшүнбөй,
Болуп турам дал – деди.
Досум, айтчы чыныңды,

Деле санааркатпай өзүмдү.
Жолдон мундуу үн уксам,
Жолотпойсун Элдияр,
Жооткотуп сөзүнө,
Тоотпойсун, Элдияр.
«Кудайназар жакшы – деп,
Эненди жакшы бакты» – деп,
Кубулжутуп сөзүндү,
Кооздойсун Элдияр.
«Эрмегин баатыр болду» – деп,
Сүйүнтөсүн Элдияр,
Элде душман бар десем,
Ишенбейсин мага – деп,
Түнүлтөсүн, Элдияр.
Илешпеймин сага деп.
Эрмектин сөзүн сен айтчы,
Аягында минетип,
Күйүнтөсүн, Элдияр.
Эптей албай калпынды,
Аны-муну бир айтып,
Күлүндөйсүн, Элдияр.
Калмактан көргөн дарт кана?
Караган кызыл эт кезде,
Кыяматты болжошкон,
Катуу айтышкан ант кана?
Калпындын чети угулду,
Карачы, досум, аз гана,
Эмчектеш болгон сүт кана?
Эрдикти кылган күч кана?
Элимди айдал көчүргөн,
Эрмекти колго түшүргөн,
Энем, балам, журтумду,
Эзип жүргөн ит кана
Ээн жерде сурасам,
Эки кайта сурайт – деп,
Ээрчитпеймин сени – деп,
Эрегишкен сиз кана?

Кен Нарындын башында,
Мазар Кара Ташында,
Жаралуу болуп мен жаттым,
Багып турдум кашымда,
Алты мин түтүн кыргыздан,
Анттуу досум экөөнсүн,
Ашыктай бала жашында.
Эрмектин көргөн кордугу,
Элимдин көргөн зордугу,
Алтыбайдай арамдын
Ажалы чындал толдубу?
Кудайназар куу как баш,
Кургак сөз айтып койдубу?
Катагандын малын жеп,
Айдал жүрүп баарын жеп,
Калмактын карды тойдубу?
Арбак урган иттердин
Катынын алып койдубу?
Айтчы сөзүн угайын,
Аттанып эми чыгайын,
Кудайсыган иттерди
Кудукка мен да тыгайын.
Туурасынан өнөйүн,
Бул кордукту көргүчө,
Кордугу өткөн калмактын
Шамшарлап канын төгөйүн.
Ажалым жетсе ошондо
Алышып жатып өлөйүн!» –
Деп Табылды оолугуп,
Ачуусун тыйып соолугуп,
Элдиярдан кеп сурап,
Карап турду сөз угуп.
Устанын уулу Элдияр,
Кебелбеген кул экен,
Кен акылман уул экен,
Табылдынын сөзүнө
Берген жообу бул экен:

«Эрманкандын баласы,
Эр Табылды сен элен,
Эки жашта кошулган,
Эзелки жолдош мен элем.
Эмчекти бирге әмишкен,
Энелешим дээр элем.
Эргишикен душманга
Эрдигим сага төң элем,
Эл кабарын чын айтсам,
Ээлигип кетме эр элен,
Элинде өзүн турганда,
Эпкин тийбес чеп элен.
Артық жерин бар эле,
Бирок убадага бек элен.
Аныгын угуп сөзүмдүн
Анан мени жемелен.
Катагандын элине,
Кара-Тоодой бел элен.
Касташкан калмак душманды
Каптап кетчү сел элен,
Карып, мискин жетимге,
Казыналуу кен элен.
Кудайназар чал менен,
Атаң бирге туугансын,
Алтыбайдай калмакка,
Ар кандай кызмат кылгансын,
Алардын кылган чондугун,
Ар качан кечип тургансын.
Биринчисин айтайын
Эрманкан атаң өлгөндө,
Эл чогулуп көмгөндө,
Өзүн тогуз жашында,
Саамайың бар башында.
Жесир калган эненден,
Жетим калган өзүндөн,
Энчим бар деп мұлк алыш,
Малынды бөлүп үч алыш,

Кан ағызган көзүндөн.
Экинчисин айтайын:
Атандын ашын бердирбей,
Айылды жамаат кондурбай,
Кербенди жолго жүрдүрбөй,
Кенешти элге кылдыrbай,
Айылдын четин туурдал,
Ашқа арнаган малынды,
Алып турган уурдал.
Беш жылга ашты бердирбей,
Бәэң сойгон мууздал.
Үчүнчүсүн айтайын:
Өзүндүн он төрт жашында,
Эрманкандын ашында,
Байгени алган зордуктап,
Баатырлык кылышп кордуктап.
Мойнуна чылбыр салганды,
Муунтуп жыгып алганды,
Кырк жигит жалпы барганды,
Карсылдатышп калмакты
Өзүндү ажыратышп алганды,
Коркконундан кой берип,
Кошомат кылышп мал берип,
Бул күнөөсүн кечкенесин.
Кечпегенде неткенсин,
Бирок Чалкалмакка кетерде,
Кабар кылышп буларга
Кенеш салбай кеткенесин.
Капкачанкы сезүмдү,
Кайрадан эми эстеттин.
Былтыркы өткөн күзүндө,
Ат-Башынын түзүндө,
Кудайназар, Алтыбай,
Арамдык ойлоп ичине,
Кен Кочкорго көчкөндө,
Кербенчинди өткөрбөй,
Улуу жолду тоскондо,

Кудайназар как башты
Курута чаап алсак – деп,
Как башты кармап алсак – деп,
Как башты кармап өлтүрүп,
Башын кесип салсак – деп,
Калганы тынчып калбайбы,
Кайгыга башын малсак – деп,
Алтыбайды сойсок – деп,
Башкасын аман койсок – деп,
Катаган элин карчабай,*
Бир кишидей болсок – деп.
Айтпадым беле мен өзүм,
Укпадың беле сен өзүн!
Эрмегин анда жок беле,
Орой-чарай төрт көзүн.
«Аксакалын сыйлайм – деп,
Алтыбайды кыйбайм» – деп,
Ошондо жаным өрттөндүн
Кечээ Табылды ооруп жатканда,
Элдияр, Эрмек бакканда,
Айыккай эле жалгыз – деп,
Ак калпак кыргыз шашканда,
Эсинди билбей танганда,
Өзүн бир тилден калганда,
Тилегин тилеп катаган,
Мойнуна курун салганда,
Бир чымындај жанынды,
Кудайдан сурап калын эл,
Тұтұнгө түлөө кылганда,
Кудайназар куу как баш,
Кубулжуган шум как баш,
Арага киши салыптыр.
Ортончу уулу Олжобай,
Чалкалмакка барыптыр,
Кудайназар кат жазып,
Кат үстүнө мөөр басып,
«Табылды ооруп жатат – деп,

Тан күнү керээз айтат – деп,
Оорусу кыйын онбойт – деп,
Жалгыз кол өөдө болбойт – деп,
Бул оорудан айыкса,
Өзүндү тириү койбойт – деп,
Каргадай жалгыз камданса,
Калмактын журтурун торгойт – деп,
Таякемсин Чалкалмак,
Даярдангын ылдамдал,
Озунуп мурда келбесен,
Табылды сени бир чапмак,
Калмак аттуу кор болуп
Олжолоп баарын кулдамак», –
Деп Алтыбай кат жазып,
Кудайназар мөөр басып,
Олжобайды жиберген,
Ошондуктан Чалкалмак,
Озунуп сага бир келген.
Ошондой иштер болгонун
Сен билбесен, мен билем,
Кечээ Чалкалмак жылкы алганда,
Артынан биз кууп барганда,
Жылкы турмак калмакты
Жылас кылып салганда
Тон ашыра кууганда,
Томсортуп жолун бууганда,
Томугун жара ок тийип,
Толгоно албай турганда,
Атышып жоону кууганда,
Аткарбай жолун бууганда,
Ашыгың жара ок тийип,
Айланы албай турганда,
Кырк жигит элге кайтканда,
Кыдыртып сөзүн айтканда,
Табылдыны ээрчитип,
Элдияр шордуу бакканда,
Кен Таласка алпарып,

Кейиши досун тартканда.
Ашыктан окту ала албай,
Азаптанып жатканда,
Табылды октон өлдү – деп,
Таласка сөөгүн көмдү – деп,
Жанындагы кырк жигит,
Жалпы качып кетти – деп,
Кабардан угуп алыптыр.
Кудайназар абаныз,
Алтыбай сындуу аганыз,
Калкка дүрбөң салыптыр.
Анжыянга ашырып,
Ала-Тоодон жашырып,
Айылдын баарын көчүрүп,
Ашыктырып качырып,
Атактуу Көк-Арт дабандан,
Ашыра элди көчүрүп,
Көчүрүп келди бул жерге,
Кабар берип көп элге,
Түтүнгө малды союптур,
Түшкү улук болуптур.
Ак кийизге салдырып,
Ак боз бәэни сойдуруп,
Алтыбайдай калмакты
Хан көтөрүп коюптур.
Кырк жигитти кармалтыр,
Кыл аркан менен байлаптыр.
Кылбаганы барбы – деп,
Кыркасы менен сабаптыр.
Эрмегинди кармалтыр,
Эки колун байлаптыр,
Эси ооганча тепкилең,
Эки-үч күнү сабаптыр.
Орго алпарып салыптыр,
Башы-көзүн жарыптыр.
Колу сынып асынып,
Кордук көрүп басынып,

Коркконунан далай эл,
Калган экен жашынып.
Үй-бүлөндү бөлүптүр,
Буйругуна көнүптүр.
Үй башына бир-бирден,
Олжо кылып алыптыр.
Отун алып, кой багып,
Оокат үчүн жан багып,
Ошентип алар калыптыр.
Кечээ мен дарыга келгенде,
Элден кабар алганда,
Катағандын кабарын
Кантти экен деп чалганда,
Токайдогу Чачыкей,
Отунун артып бергенде,
Ордо жаткан Эрмекти
Ошондо барып көргөнде,
Кароолчу болгон калмактар,
Кабылып мени байлашып,
Ханга алпарып бергенде.
Карман алыш өзүмдү.
Катыра сурап сезүмдү,
Карсылдатып токмоктоп,
Оодарыптыр эсимди,
Башымды жарып салыптыр,
Байлан алыш барыптыр.
Эрмегиндин үстүнө
Мени кошо салыптыр.
Катуу таштап ийгенби,
Кабыргам сынып калыптыр.
Кардыгач менен Чачыкей,
Кайда экенин билгенби,
Каймак, токоч уурдал,
Кат жазып бизге бергендин
Катасы жок, аныктыр.
Ордо жаттык үч күнү,
Экөөбүз качтык бир түнү.

Эрмекти мында таштадым,
Токойго бери баштадым,
Амандыгын угузуп,
Кардыгачка айткамын.
Чачыкей менен Эрмектин,
Батасын алыш булардын,
Өзүндү көздөй кайткамын.
Өзүнө барып көрүштүм,
Учурашып өбүштүм.
Экөөбүз жүрүп айрылбай,
Бүгүн мында келишим.
Бирок менде бир сөз бар мына мындай,
Элге жетпей болдук зар,
Жалгандан кабар айтканым,
Жакшылап эми кулак сал,
Жаш күнүндөн кас болгон,
Кудайназар курган чал,
Как ошондон очунду ал.
Анын кылганын айтып мен барсам,
Кыйноого сени мен салсам,
Капаланып алмаксын,
Кайты тартып калмаксын.
Санаан кыска, ичин тар,
Санаага башың салмаксың.
Элинди эстеп эттенбей,
Эненди санап күчтөнбей,
Баланды эстеп жан күйүп,
Жарынды санап сен күйүп,
Кырк жигит эстеп кыйналып,
Кыргызды санап мунданып,
Ичин капа бук болмок,
Ичине кайты жык толмок.
Көөнүң өспөй, көп санап,
Көрсөм әлди деп санап,
Өнүң сары жез болуп,
Акылың кетип нес болуп,
Ооруга кайты кошулуп,

Эки дарт бирдей кез болуп.
Чала бир айыгып аттанып,
Чаманды билбей таптанып,
Калмактарга сен барсан,
Баштакыдай мактанаң.
Оорунду көрүп ондомок,
Ошол эле күнү сомдомок,
Дартынды көрүп даарымак,
Дарманы жок жалгыздын
Тамырын түптөн таарымак.
Анчалық душман болгон эл,
Абдан элди каарымак.
Мен өзүнду аяп, калп айттым,
Жалган сөздү канча айттым.
Жалганым жаман болгон жок,
Жанына зыян келген жок,
Жакшы айыксын деп ойлоп,
Элдияр байкуш канетсин,
Чын кабар айтып берген жок.
Эрмектен уктуң кабарды,
Эмне кылдым залалды.
Эл четине биз келдик,
Эми акылын табалы.
Ачуунду коюп, акыл тап,
Айтканымды мақул тап.
Кайғынды коюп, кайрат тап,
Калмакка кылаар айла тап.
Катаган кыргыз көп элди,
Калкалоого сен келдин,
Калкынды алып пайда тап.
Элге зыян болбосун,
Эрегиш чыгып калбасын.
«Эртеле өлгөн жанбыз» – деп,
Кара боор калмактар,
Калкынды кырып салбасын.
Хан болдум деп көпкөн кул,
Кастыгы журтка өткөн кул,

Капшап менен кол жыйнап,
Калбасын жандан кечкен кул.
Эртелең ақыл ойлочу,
Мени жаман көрбөчү.
Эми өзүн бил, не қылсан,
Эрмегиндин көзү бул.
Бир кабары мына ушул,
Ақыл менен иш қылып,
Душманды жеңер кез ушул.
Жалган айткан Элдияр,
Жанынан артық досуна,
Жамдаң жүргөн эси бул», –
Деп Элдияр айтканда,
Бала жолборс Табылды,
Баштакыдай жарк этип,
Ыраазымын досум – деп,
Баарын ачып шанк этип,
«Айтып бердиң чыныңды,
Элдияр, Эрмек досторум,
Эми бир сөздү козгоюн.
Эп келсе, баатыр эки дос,
Элиме жоону кошпоюн.
Сөзүнөр болсо айткыла,
Такыр сөзүң тоспоюн.
Ақылын менен болоюн,
Айтканыңды қылайын.
Айтып көрчү, досторум,
Абдан жакшы угайын» –

деп, Табылды кенешин Элдияр, Эрмек эки досуна берип, ақыл сурады.

Элдияр: «Биз сынакка Эрмекти жиберели, элдин пейилин сынап көрөлү, «Табылды аман келе жатат» дегенде калың жүрттун арбагы көтөрүлүп калса эле болду. Эгер эл Алтыбайга алымсынып калса, биздин келгенибизге сүйүнбөй эле калмактардын көзүн карап калат жана Кудайназар менен

Алтыбай кандай иш кылар экен» – деди. Табылды менен Эрмек макул табышты. Кертабылгы атты мингизип, келишире кийгизип, аны әлге сүйүнчүгө жиберишти.

Кертабылгы ат менен,
Кечинде Эрмек жөнөдү,
Келе жаткан Эрмектин
Келишин эми көрөлү.
Аны-муну санабай,
Анды-дөңдү карабай,
Айылды қарай бет алышп,
Эрмек келет баладай.
Кудайназар карыя,
Куу байталды токунуп,
Курулай өзү чочунуп,
Жүрөгү туйлап болкулдал,
Жаман эти көп тартып,
Мууну бошоп солкулдал,
Куу байталды минсем – деп,
Кайсы жакка жүрсөм – деп,
Кандай укмуш болду – деп,
Элден кабар билсем – деп,
Камчысын алыш камданыш,
Карбаластап сандалыш.
Карап турган кезинде,
Айылдын башы белестен,
Арбагы көккө тенешкен,
Бир адам келет чапкылап.
«Сүйүнчү» деген добушун,
Баарыдан мурда укту бейм,
Кудайназар сак қулақ,
Тыңшай қалыш кубарыш,
Эки көзү тунарыш,
«Табылды» деген үндү угуп,
Жыгыла жаздал буралыш,
Чочугандан бакышыш,

Бат жүрү деп чакырып,
«Ал эмне айтчы?» – деп,
Акыя карап чакчайып.
Кулагын салып калды эле.
Сұмбөдөй керче ат менен,
Сұлөөсүндөй керилген,
Сүйүнчүлөп Эрмегин
Абакене көрүнгөн.
«Табылды аман келатат,
Сүйүнчү» – деп бакырып,
Эки жагын каранып,
Эрдендеп жүрөт чакырып.
Абандын айлын аралап,
Айткан сөзү «сүйүнчү»,
Аял кылбай каралап.
Айқырығын баспастан,
Эрмек келет сабалап,
Кудайназар абаңа,
Эрмек жетип барды эми.
«Сүйүнчү, аба сүйүнчү.
Тон, өтүгүн кийинчи,
Табылды аман келатат,
Тарлық кылсам қүйүнчү.
Алтыбайга барамын,
Анда кабар саламын,
Ат баштаган бир тогуз,
Хандан олжо аламын», –
Деп ошентип Эрмегин,
Катуулап жүрүп кетти эми,
Калың айыл ичинде,
Хан Алтыбай баатырга
Карбаластап Эрмегин,
Катуулап жүрүп жетти эми.
«Хан Алтыбай, сүйүнчү,
Кас болсон угуп қүйүнчү,
Табылды аман келатат,
Кабарын айтам туюнчу.

Капарында бар болсо,
Кабагың ачып сүйүнчү.
Мен Устага барамын,
Сүйүнчү кабар саламын,
Уй баштаган бир тогуз,
Уста акемден аламын.
Бардык элге айтамын,
Кабар салып кайтамын.
Айылдын наркы четинен
Аттын башын тартамын», –
Деп ошентип Эрмегин,
Атынын оозун кериптири.
Айыл сайын аралап,
Атайы кабар бериптири.
Алты мин тұтұн катаган,
Эрмектен кабар угуптур,
«Табылдыны көрсөк» – деп,
Уккан адам токтонбой,
Убап-чубап жүрүптүр.
Кайра тартып Эрмегин,
Хан айлына келиптири,
Карбаластап бараткан,
Катын-бала көрүптүр.
Табылды кайда болду? – деп,
Талаага тұшуп конду – деп,
Таалайын сынап Табылды,
Калкына кабар салды – деп.
Биринен бири угушуп,
Артқысын сұрүп чыгышып,
Калганына карабай,
Келе жатат куушуп.
Атчан, жөөсү билингис,
Алмак-салмак чыгышып.
Айылда киши калбаптыр,
Түп көтөрө жүрүшүп.
Караламан катаган,
Калбай кетип баратат,

Катын-бала аралаш,
Чалдар кетип баратат.
Торпок минип топондоп,
Балдар кетип баратат.
Муну көрүп Эрмегин,
Кубаныч кылып турду эми,
Алтыбай хандын үйүнө
Аттан түшүп кирди эми.
Хан Алтыбай камданып,
Карбаластап чамданып,
Кантер айла табалбай,
Калмактарын чогултуп,
Калган экен жамдалып.
Үйгө кирип Эрмегин:
«Хан, Алтыбай, барсынбы?
Жүк көтөрчү нарсынбы?
Табылдыны тосуучу
Даярланган жансынбы?
Сүйүнчүмдү бат берчи,
Кутулуп айткан карзынды».
Сүйүнчү сурап кеп салды,
Сүйлөтүп сөзүн укканы,
Алтыбайга деп салды.
Алтыбай анда кеп айтат:
«Ардагым Эрмек – деп айтат,
Андай-мындай жүрсөм да,
Аталаш деп мени айтат,
Акыреттик жолдошун,
Жан досу деп сени айтат,
Аман-эсен элине,
Табылдың эми келатат.
Эми тууган кишиге,
Эрегиши кылып ушакты,
Эси жок бузук неме айтат.
Өзүндөй ак ниеттүү азамат,
Сүйүнчү бергин деп айтат.
Сүйүнчүнө ат берем,

Сүйлөтпөстөн бат берем,
Үч жүз түтүн кишини
Букара кылып калк берем,
Оозумдан чыккан сөзүмдү,
Сүйрөп жүрбөй нак берем.
Киерине тон берем,
Энчине малды мол берем.
Үч жүз түтүн элиндин
Алымын алыш тургудай,
Аксакал кылып жол берем», –
Деп Алтыбай айтты эле.
Жообун угуп Эрмегин,
Аттанып андан кайтты эле,
Кудайназар абама
Барайын деп тартты эле.
Кудайназар үйдө жок,
Куу байталын токунуп,
Табылдыны укканда,
Аттаныптыр чочунуп.
Ошондо элдин баарынан,
Мурун кетип калыптыр,
Барайын деп озунуп.
Анын дайнын уккан сон,
Кертабылгы ат менен,
Эрмек жолго кирди эми
Артынан чаны созулуп,
Куюндан бүткөн куу байтал,
Булуттуу көктүн алдынан,
Туландуу чөптүн үстүнөн,
Аткан октой зыркырап,
Кудайназар абандын
Этек-жени дыркырап,
Аял кылбай келиптири,
Табылдыга буркурап,
Көзүнүн жашын агызып,
Бал тилин салып балага
Келген экен жабышып.

«Айланайын, Табылды,
Найзадан калган желегим,
Атамдан калган белегим,
Алты мин түтүн кыргызга
Алтындан чынар терегим.
Атышкан жоосун жок кылган,
Айласын тапчу керегим.
Жалгызым менин медерим,
Жалынбай эми не дейин,
Сайышар жоого жөлөгүм,
Сапарга барсам өбөгүм.
Кечигип келбей калганда,
Сагындым абдан бөбөгүм.
Эми менде арман жок,
Аман көрдүм жүзүндү,
Алдына келип өлөмүн,
Арзымды укчу, Табылды,
Энендин сырын ким билет,
Ээликме бейжай жан экен,
Кишинин тилин албаган,
Өжөрлүгү бар экен.
Үйгө тынчып олтурбайт,
Эрмеги анын мал экен.
Аксакал кылыш үйүмө,
Ардактап сени баксам – деп,
Ар керегин баарысын
Айттырбастан тапсам – деп.
Алдына тынчтап байбиче,
Аюудан талпак салсам – деп,
Азбай-тозбой олтургун,
Ардагың келет аз күнде,
Аманат жаның баксаң – деп,
Айтсам тилим албады,
Ал сөзгө кулак салбады.
Азың-көбүң малымды
Ар кимдин көзүн карабай,
Айдал өзүм багам – деп,

Мал артынан калбады.
Карындашың Кардыгач,
Кандай курган бала эле,
Кайындалп куда болом – деп,
Ханзаада сымак бир жигит,
Айткан сөзү бар эле.
Эриктиим малга барам – деп,
Эрмек болуп энеме,
Ээрчий малды жаям – деп,
Киши көзүн карабай,
Абакем аман келгиче,
Айылда басып жүргөнчө,
Козумду өзүм багам – дейт,
Эркекче өсүп калыптыр,
Эригип үйдө тура албайт,
Козусунун артынан
Ээрчибей жүрө албайт.
Үйдө олтур десем созулуп,
Кардыгач балам тил албайт.
Көгүрөөк балам экен – деп,
Көнүлү калар бекен – деп,
Эрки менен койгомуң,
Эркин жүрсүн мейличи,
Эс тартып өсүп кетер – деп.
Чачыкей балам канетсин,
Жалгызымы үйдө жок болсо,
Жатканым болбос бекер – деп,
Бекер басып жүргөнүм,
Кесир болуп кетер – деп,
Кудайдан тилеп ыйласам,
Кууратып жаным кыйнасам,
Бекер жатпай томсоруп,
Оокатымды жыйнасам,
Жалгызымы аман келер – деп,
Жасаган тилек берер – деп,
Өз оокатым кылбасам,
Элим жаман көрөр – деп,

Балтасын алыш колуна,
Бастырып чыгып жолуна,
Отун алыш, суу күйсам,
Келер деп ишим онуна,
Эрки менен бастырат,
Эки тен отун артынат.
Биздикине каттабай,
Келиндик кылып жашынат,
Байбиче болчу киши экен,
Сарамжалын көргөндө,
Айылдын баары жактырат,
Кудай берер балама.
Шайымбет жайын айтайын,
Өзүндүн жалгыз туягын,
Бозала болуп калат – деп,
Боор тартып турамын.
Ашқа, тойго ээрчитсем,
Адамдын көзү тиет – деп,
Аяп жүрөм баламды,
Аман келсе Табылды,
Аруу кийим киет деп,
Айылда ойнош жүргөндө,
Кандай да болсо Шайымбет,
Жылаңач жүрө берет – деп,
Жаман чапан кийгиздим,
Катыгып адам болсун – деп,
Кара боор жүргүздүм.
Жалгызымдын туягы
Жашык өсүп калат – деп,
Жылаңач-жабык жүргүздүм.
Чоңойгондо Шайымбет,
Атка копол болот – деп,
Жайдак торпок мингиздим.
Өзүндөн өөдө эр болот,
Баралына келгенде,
Бала жолборс шер болот.
Куба төбөл* өстүрдүм,

Курч болотко тен болот.
Аман келдин, кулунум,
Аккан жашым сел болот.
Бул арзымды айтпасам,
Алкымыма чер болот.
Кудайназар аганды
Көрө албай душман дел болот.
Табылдыга абасы
Кандай да болсо бел болот.
Экөөбүздү бузган эл,
Өзү жүрүп кем болот.
Биз аталаш тууганбыз,
Табылдым билет деп койсом,
Эл тилимди албайбы,
Абандын сөзү эм болот», –
Деп абасы айтканда,
Көөдөк баатыр Табылды:
«Кудайназар ага – деп,
Атамдай болгон аба – деп,
Арзынды айтып билдиридин,
Аталаш иинң мага – деп,
Жакшы көөнүң бар болсо,
Кызмат кылам сага деп,
Жаман көөнүң бар болсо,
Көрөбүз аба жана – деп,
Ала келсен болбойбу,
Шайымбет балаң мына – деп».
Учурашып турду эле,
Кертабылгы ат менен,
Эрмек келди артынан,
Кудайназар как баштын
Сөөктөн өткөн дартынан,
Көзөмөлдөп келиптири,
Кайда кетти әкен – деп,
Качтыбы деп калкынан,
Эрмек көрүп алды эми,
Салам айтып калды эми,

Түшө калып атынан
Абана жетип барды эми.
Учурашып көрүшүп,
Куу байталдын чылбырын,
Эрмек колго алды эми.
«Сүйүнчүм кана, аба?» – деп,
Эрмек сөздү салды эми.
Кудайназар куудул чал,
Күпшүндаган дунгул чал,
Калп ыйлап калды эми.
«Сүйүнчүңө Эрмегим,
Кара башым ал – деди.
Табылдым аман келгенге,
Малым тургай башымды,
Садага кылып сал – деди.
Иниси менен көрүшкөн,
Ичи кайнап эришкен,
Карыганда абакен,
Касиеттүү чал» – деди.
Ал ангыча болбоду,
Катагандын калын эл,
Каптагандай аккан сел,
Кары, жашы аралаш,
Калbastan келет бардык эл.
Талаанын баары чан болуп,
Табылды элге дан болуп,
Адам калбай айылда
Аттанган экен жам болуп.
Хан Алтыбай келатат,
Кантеге башы маң болуп,
Кулундуу бээсин минишип,
Кубаттанып күлүшүп.
Он-он бештен чогулуп,
Кубаныч сөзгө киришип,
Чалдар келет карачы.
Тайларын минип жарышып,
Торпокторун кубалап,

Алдына салып алышып.
Бирин бири тарткылап,
Тамашага канышып,
Балдар келет карачы,
Кемпирдин баары бүкчүндөп,
Келиндин баары тикчиндеп,
Кыз балдар чуркап ээлигип,
Кыйласы келет жээлигип,
Малын таштап талаага,
Жылкычы, койчу демигип.
«Табылды келди» – деп угуп,
Катагандын калың әл,
Калган экен семирип,
Биринен бири өтсөм – деп,
Табылдыга жетсем – деп,
Унаалуунун баарысы
Удаа келет теминип.
Ургаачы, эркек дебестен,
Ураан тартып чуркурап,
Жумурай журту келишип,
Кол кармашып көрүшүп.
Кучакташып өбүшүп,
Жашып жүргөн андан көп,
Көрүшүүгө жол таппай,
Өбүшүүгө әл таппай,
Шашып жүргөн андан көп,
Этек-жендөн үзгүлөп,
Бирин бири түрткүлөп,
Тартып жүргөн андан көп.
Эки жагын элендеп,
Кезек жетпейт белем – деп,
Турчу мындаи мен барып,
Учурашат элем – деп,
Басып жүргөн андан көп.
Мұдүрүлүп жыгылып,
Кара терге чумулуп,
Калың әлден жол тийбей,

Кач мындай деп жулуунуп,
Караанын көрсөм экен – деп,
Кайсаландап урунуп,
Карап жүргөн андан көп.
Учурашып алдык – деп,
Элден мурун бардык – деп,
Эр Табылды баатырга
Эки ооз сөздү салдык – деп,
Эсендигин биз көрүп,
Эй кумардан кандык – деп,
Эртелеп үйгө баралык,
Малды көздөй чабалык,
Сары улакты алалык,
Садаганы кагалык.
Баабединге көтергөн,
Баягы малды табалык.
Бакыртып эчки мууздап,
Баатырга өпкө чабалык,
Жүргүн турбай бастыр деп,
Ат менен ылдам чаптыр деп,
Тарап жүргөн андан көп.
Ал ангыча болбоду,
Катагандын карысы,
Калган элдин баарысы,
Калкына жайлуу карыя,
Кандык Уста жарыя,
Кабар салып ээрчитип,
Калган элдин баарына,
Ак боз бээни коштотуп,
Арбын элди топтотуп,
Кара эчкини өнөртүп,
Сары улакты бөктөртүп,
Жоргону токуп жандатып,
Күлүктү элден тандатып,
Үй тикирип, бээ союп,
Сарамжалын арнатып,
Табылды келип түшсүн – деп,

Тамак-ашын камдатып,
Калың элдин ичинде,
Карыя Уста келди әми,
Кашка жолду чандатып,
Устага эли жол берип,
Урмат кылып эл келип,
Учурашты калың эл,
Убап-чубап кол берип,
Табылдыны аткарып,
Көтөргөн үйгө алпарып,
Кырк жигити чогулуп,
Баш кошуп баары дан салып,
Аксарыбашыл кой союп,
Айыл сайын той союп,
Жылкыдан тандап бээ союп,
Катағандын калың эл,
Жыйналып баары мал союп,
Кеткенибиз келди – деп,
Кемтигибиз толду – деп,
Алтыбай бизге кан болуп,
Өкүмүн журтка кылган – деп,
Кырк жигит сөздү салды әми.
Он үчтө кызы Бурулча,
Боз жоргого мингизип,
Шекүлө кымкап кийгизип,
Кандыгын калкка билгизип,
Алтыбай келип калды әми:
«Хандын жалгыз кызы – деп,
Тартуунуз болсун ушу» – деп,
Кылыш алып колуна,
Камчысын салып мойнуна,
Каталык болсо кечир – деп,
Алтыбай салды онуна.
Эр Табылды баатырын,
Алтыбайга көрүшүп,
Агалык жолун ызаттап,
Ак ниет менен урматтап.

Көргөнүн айтып беришип,
Тұрасынбы, калың эл,
Тууган жерди самабай.
Ачық айтып бергиле,
Адамдын көөнүн жааралай,
Катаган қыргыз элимсін,
Кайтарғын жообун кебимдин.
Кары-жашы дебестен,
Калтыrbай айтқын баарысын,
Көнүлдө жүргөн кебинди.
Кайра барып конууга,
Көнүлдүү киши бар бекен?
Көк шиберин көрсөм – деп,
Көйкөлгөн Нарын жериндін», –
Деп Табылды сурады,
Калың эл карап турабы,
Калмактан кордук көргөн эл,
Канды сөзгө кулагы,
Кайрадан келди күчүнө
Катагандын урааны.
«Кагылайын жалғыз – деп,
Калк үчүн кылган намыс – деп,
Карыя Уста айтсын» – деп,
Катаган жалпы чуу этип.
Кабагы әлдин ачылып,
Карап турду дуу этип.
Ошондо Уста кеп айттат:
«Ой, Табылды, – деп айтат,
Элиндин кеткен дарманы,
Ээн калган бар малы,
Эсен келип көрүшту,
Эми чыкты арманы.
Калкындын кеткен дарманы,
Хандыкы болгон бар малы.
Калыңга бермек болуучу,
Катын алган жерине
Ичтен чыккан балдарды.

Каяша айтар киши жок,
Какшаткан мендей чалдарды,
Хан Алтыбай зордуктап,
Карматып сойгон малдарды.
Кудайназар как баштын,
Куруп калсын балдары.
Уч минге жетти быйылкы,
Зордуктап сойгон малдары.
Каракчы болуп көнгөнгө,
Калбаптыр малдын залдары.
Анысын айтып нетейин,
Алтыбайдын кылганын,
Айтпаганда нетейин,
Күлүктөн тандап атты алды,
Күчтүүдөн тандап төөнү алды,
Желини карыш бәэни алды,
Жергеден сулуу кызды алды,
Жетимди малга ээ кылбай,
Жергеси менен жумшады.
Короодон айдал койду алды,
Кулданып кедей бойду алды,
Айтканына көнбөсө,
Салганы турат жанжалды.
Табылды элден кеткени,
Талоондон эч ким чыкпады,
Далай адам нес болуп,
Айткан сөздү укпады.
Калкта бакты бар экен,
Кайта келдин Табылды,
Элдин багы бар экен,
Эсен келдин Табылды.
Эби кеткен элиндин,
Эми абийири жабылды.
Айланайын, кулунум,
Кандай айтсан көнөбүз,
Кайра жерге бар десен,
Калbastan бүгүн көчөбүз,

Узун сөздүн кыскасы,
Хандан аша кечебиз.
Өскөн-өнгөн конушка
Барбай кантип калалы,
Өзөнү сонун Арпага.
Ордөтө жылкы салалы,
Өзүндү журтка баш кылып,
Хан көтөрүп алалы.
Өкүм сүргөн калмактан,
Өч албай кантип калалы.
Кудайназар как баштын,
Сакалын бирден терели!
Алтыбайдын жазасын,
Аябай колго берели.
Калмактардан келгенди,
Кандай да болсо көрөлү.
Каралдыбыз Табылды,
Канатындын алдында
Калbastan жүрүп өлөлү.
Карыя аяш атандын
Айтайын деген сөзү ушул.
Калың кара журтундун,
Карап турган көзү бул,
Хан болдум деп эл соргон,
Калмактардын өзү бул.
Кордуктан бир аз кутулуп,
Кайрылып өзүн келгени,
Калк тынчыган кези бул!»

Карыя Уста ырас айтат дешти калың эл. Устанин сөзүн угуп, элдин пейилин көрүп Табылдынын айтканы:

«Аяш атам жарыктык,
Карып калган экенсин.
Акылындан бир азга,
Танып калган экенсин.
Жетимиш ашып сексенге,

Барып калган әкенсин,
Көнүлдө сөздү сен айттын,
Көчкөндүн жайын эп айттын,
Табылдыны бул әлге,
Хан көтөрсөк деп айттын,
Хан Алтыбай жөнүнөн,
Катуу сөздү бек айттын.
Кудайназар карыны
Курутсак деп неге айттын?
Каары болбой хан болбойт,
Кайгысы болбой жан болбойт.
Эсери болбой эл болбойт,
Эпкини болбой сел болбойт.
Эли моюн сунбаса,
Эч кимдин сөзү эм болбойт,
Элине кызмат ак кылса,
Эзелде башы кем болбойт.
Тулпардан озуп ат чыкпайт,
Туугандан озуп жат чыкпайт,
Туура кызмат кылбаса,
Тууган да болсо дарт чыкпайт.
Ынтымак болбой, жол болбойт,
Ырыстуу кары кор болбойт.
Калкынын канын көп соргон,
Хан да болсо он болбойт.
Элинин ыркын кетирген,
Эч кайда барып чон болбойт.
Калк ынтымак болобуз,
Кайрадан жерге конобуз.
Карыяны сыйласак,
Как ошондо онобуз,
Калыстыгын суранып,
Ханды ордуна коёбуз.
Эл ынтымак болобуз,
Эргишисти коёбуз,
Эзелки конуш Нарынга,
Эртелеп барып конобуз.

Элдин ач деп көнүлүн,
Эр Алтыбай улуктун,
Эсине салып коёбуз.
Калкыңа айтар кенешим,
Катаган журтум не дейсин?
Карыяны какты – деп,
Калкым кайғы жебесин,
Казат үчүн туулган,
Каргадай жалғыз мен өзүм,
Алтыбай ханга кеп болсо,
Айтарга сөзүм эп болсо,
Ат-Башы, Нарын жерине
Аймагы менен бүт консо,
Атадан калган конушка
Айылга өзөн жық толсо,
Көчпөй киши калбаса,
Көнүлүн ойго салбаса,
Көнбөгөн жерге биздин эл,
Көчүк басып албаса,
Көптөн чыгып кай бирөө,
Көбөткө жатып албаса,
Көнүлүм калат ошондон,
Көчүп жерге барбаса.
Эртенден калбай катаган,
Ашшууну чаап ондосун,
Айныган адам болбосун.
Унаасыз киши калбасын,
«Угулбай калды кабар» – деп,
Уятка башын салбасын.
Урулуу журттан айрылып,
Уктап жатып албасын.
Элдияр көчтү баштасын,
Табылды менен Эрмекти,
Эл артына таштасын.
Аяш атам Уста акем,
Кудайназар абакем,
Барып конуш чалышсын.

Чеч-Дөбөнүн сазына
Аксакалдар барышсын.
Алтыбай хандын айылы
Ак-Кыяга конушсун,
Кыз-Мазардын талаасын
Кырк жигитке коюшсун» –

деп, Табылды сөзүн бүтүрдү.

Кыйналган калың әл Табылдынын бул сөзүн макул көрүп: «Эртенден калбай көчөбүз» – дешип чуулдашты. Калктын ынтайын көрүп, хан Алтыбайдын айткан сөзү:

«Калың кара калайык,
Ханга да бир сөз ылайык,
Кайрып жооп бербесем,
«Хан унчукпай койду» – деп,
Каларсың элим мунайып.
Карап турсам ойлонуп,
Калың элди дүрбөтүп,
Хандан да өткөн чон айып.
Кулак сал, элим, кебиме,
Кулдугум бар элиме.
Эр Табылды көч – деди,
Өскөн-өнгөн жерине,
Өлсөм башым ыраазы,
Табылды сындуу иниме.
Мени кудай урганда,
Көпчүлүктү жеринен,
Көчүрбөй койсом немине.
Багындым калкым баарына,
Аксакал Уста карына,
Башында ката кылыпмын,
Байкабай журттун алына.
Кол салыпмын кокустан,
Короодогу малына,
Жаш да болсо Табылды,
Жаралган элдин багына,

Жаны ачышып турбайбы,
Жалпы журттун камына.
Жатык сөзүн уккан сон,
Жамандыгым билинип,
Эми келдим арыма.
Жаш деп жүрсөм Табылды,
Баш болуп калган турбайбы
Жалғыз деп жүрсөм Табылды,
Көп болуп калган турбайбы,
Чабал десем Табылды,
Баатыр болгон турбайбы.
Кудайназар, Алтыбай,
Калкка жаман көрүнүп,
Шүмшүк болгон турбайбы.
Эки тизгин бир чылбыр,
Эми сага бербесем,
Мени кудай урбайбы.
Эсиме келдим, Табылды,
Элинди алгын колуна,
Ээрчип сени чубайлы» –

деп, Алтыбай хан сөзүн бүтүрдү. Бул чогулган көпчүлүк эл Табылдынын эрдигине, талықпаган шердигине көзү жетип, эки тизгин бир чылбырды анын колуна беришти. Алтыбай баштагыдай каары жок момун болду. Қалың катаган эли, күндөп-түндөп жүрүп олтурушуп, тууган-өскөн жерине келишти. Табылды менен Эрмек элдин артынан келип, Кызы-Мазардын талаасына, кырк жигит кырка тартып конуп, ар өзөнгө айыл толуп, ата конушуна эл жайланып калганына булардын көнүлү тоюп, өргүп жатып калышты. Таң-тамаша, оюн-күлкү болуп, оюн-дагыдай жата беришти.

Күндердөн күн өтүп, бир убакытта Табылды кырк жигит менен үлпөт кылып олтуруп, оюна түшүп сөз баштады.

«Кыргыздан чыккан кырк баатыр,
Кызыгын көрдүк оюндуң,
Ақылын таап көргүлө,
Айтып турган оюмдун.
Үлпөтүн көрүп күүлөндүм,
Күндөгү жыргал тоюндуң.
Катарлап соотун камдадым,
Казат үчүн арнадым.
Кармашкан жоосун жыгат – деп,
Калың кыргыз элинең,
Кырк баатыр сени тандадым.
Калмактан өлгөн элимдин,
Кунун кууп барбадым,
Элимдин өчүн албадым.
Ирденсин деп силерди
Эч кайдан чалгын чалбадым.
Алыссы душман, ички жоо,
Ат изин бир да салбадым.
Откөн күндөн ойлонсом,
Өзүмдүн толгон арманым.
Ақылын ойлоп тапкыла,
Арбактуу баатыр кырк жигит,
Ардактап баккан балбаным.
Жыргап жаткан жеримден,
Жылкымды калмак алганы,
Кырк жигит менен Табылды,
Артынан кууп барганы.
Караан болуп биз менен,
Калмакка найза салганы,
Каза жетип кыргыздан,
Канча адам өлүп калганы,
Жетим калган балдары,
Жесир калып алганы.
Ушул кимдин залдары?
Жараптуу болуп ок тийип,
Жалгыз жатып жан күйүп,
Табылды тарткан азапты,

Ушу кимдин залдары?
Калкым көчүп жеринен,
Канчасы тентип элиnen,
Ашуусу бийик белинен,
Жайлас калган малдары,
Чабуул көрүп жандары.
Убайымды көп тартып,
Ургаачы, эрек зарлады,
Кордук тартып куурабай,
Калкта киши калбады,
Ушу кимдин залдары?
Мунун баарын ойлонсом,
Муунумдун кетет дарманы.
Тамырын түптөн кыркпасак,
Такыр ичтен чыкпайт го,
Табылдынын арманы».

Бул сөздү угуп, кырк жигит бири-бирин карап:
«Баатырдын сөзүнө Элдияр жооп берсин» – дешти.
Элдияр Чалкалмактан мурун Кудайназар менен
Алтыбайдын кылган кордугун эсинен чыгарбай,
болгон иштин баарын туюнтуп сөз айтат:

«Эр Табылды төрөбүз,
Өл десең биз өлөбүз.
Биздин ойдо бир иш бар,
Жообун берсен, Табылды,
Айтканыңа көнөбүз.
Биз чалгынды бирге чалганбыз,
Чалкалмакка барганбыз,
Калмакты кайра качырып,
Калың олжо алганбыз.
Кайтып элге барганда,
Кайгыга башты салганбыз.
Кудайназар, Алтыбай,
Катаган элин айдаган,
Кырк жигитти бир бирден,
Кыркасы менен кармаган,

Кылбаганың барбы – деп,
Кыйнап жатып сабаган.
Бутка кишен салдырган,
Мурунга наспай күйдурган.
Муунунарды алам – деп,
Муздақ сууга байлатып,
Бир жумага жаткырган.
Алтыбай өзү хан болуп,
Аламан салық тапшырган.
Айласы кетип катаган,
Эки көзүн жаш кылган.
Табылдынын бұләөсүн,
Таратып бирден күң кылган.
Тууганындын кордугун,
Далай әл угуп дүң кылган.
Эми Табылды келди ондук – деп,
Баштагыдай болдук – деп,
Атадан калган конушка,
Ақыры келип кондук – деп.
Алтыбай хандан түшөт – деп,
Ақыры кармап сойдук – деп.
Кудайназар как баштын,
Эки көзүн ойдуқ – деп,
Келгенинди бел кылып,
Кейиген журтум дем кылып.
Кегибизди алсак – деп,
Кенжебайды өлтүрүп,
Кудайназар кузгунду,
Кууратсақ деп ушуну,
Купуя кенеш кылчубуз,
Өттү әле деп муштуму.
Бұләөсүн биз да болсөк – деп,
Не болсо да көрсөк – деп.
Бизге кылган кордугун,
Алтыбайга берсек – деп.
Сен келгени Табылды,
Алтыбай хандан түшпөдү,

Айылга баркы чоноюп,
Андан бетер күчөдү.
Кудайназар куу как баш,
Аксакал болуп айылга
Арбагын баштан үзбөдү.
Алынышып баратат,
Алтыбайга көпчүлүк,
Алдаяр ханым сиз – деди.
Айтканындай болобуз,
Аймагыңыз биз – деди.
Ушул биздин сөзүбүз,
Орой-чарай көзүбүз,
Ушул сөздүн жообун бер,
Табылды баатыр өзүнүз.
Тууганына тартты – деп,
Сизге таарынып жүргөн кезибиз».
Бул сөздү айтты Элдияр,
«Ырас, ырас, ырас – деп,
Арзыбыз ушул бир аз» – деп,
Кырк жигит калды чуулдап,
Элдияр айтты дурус – деп,
Бул сөздү угуп Табылды,
Каткырыгын салды эми.
Каалгадай кашка тиш,
Кашкайтып күлүп калды эми,
Кырк жигиттин сөзүнө,
Ыраазы болуп калды эми.
«Кагылайын, кырк жигит,
Купуя кенеш сөзүндөн,
Таарынып турган кезинден,
Табылды бала айлансын,
Таамайлап айткан сөзүндөн.
Ичиме сактап бул сырды,
Итчиликтөр өткөн өзүмдөн.
Кудайназар, Алтыбай,
Кууралды журтка салганы,
Канткенде чыгат эсимден?

Сурадынар сырымды,
Айтайын ичте чынымды.
Катаган аман турганда,
Калмактар тургай, баатырлар,
Карытпайымбы кылымды!
Тууган болсо, Алтыбай,
Элди багып албайбы.
Атышып жүрдүк жоо менен
Аркабыздан барбайбы.
Жаралуу болгон кезимде,
Жакшылап көзүн салбайбы.
Эч болбосо элимди,
Эсен багып турбайбы.
Ошону тууган деп жүрсөм,
Кырк жигит антың урбайбы.
Азыр бузук салганда,
Алтыбай кармап алганда,
Жандыгы турмак калмактын,
Кайгыга башын салганда,
Кудайназар күзгундун,
Куу сакалын жулганда.
Курутуп анын түкүмүн,
Кулдарын бөлүп алганда,
Чукулчулдук иш кылып,
Чууну баштап калганда,
Ачуу менен өлтүрүп,
Баарын жайлап салганда,
Дооматы менде калбайбы,
Акыретке барганда.
Муну ойлонуп, кырк жигит,
Азабын берип өтсөм – деп,
Аз гана күндүк жалганда.
Алардын күчүн көрсөм – деп,
Алыска сапар барганда.
Чалкалмакка беттешип,
Чабуулду мыктап салганда.
Баатыр болсо Алтыбай,

Барат го ханым кол баштап.
Кудайназар барат го,
Күү байтал менен жол баштап.
Муну ойлондум, кырк жигит,
Таяке, жээн калмактар,
Талкалансын күч менен,
Табылды турсун кубанып.
Кырк баатыры бүт менен,
Кызыкты көрсөк деп жүрөм,
Узун санаа иш менен».

Табылды кырк жигиттин сураган сырдуу жообун ушундай деп түшүндүрдү.

Кырк жигит Табылдынын ойлогон бул оюн эн туура деп, оюнdagы пикирлери чыгып: «Кана, Табылды баатыр, эми кандай ақылың бар, айтчы» – деп, кырк жигит кенеш сурады. Чалкалмакка баруу үчүн кырк жигитке айткан Табылдынын кенеси:

«Өрүштө энчи малым бир,
Өлгөндөн чыгар жаным бир.
Өмүрүмчө айрылбас,
Өзүнөр менен каным бир,
Менин айтар кенешим,
Үккула буган не дейсин,
Башыңар аман турганда,
Башкага жолун бербейсин.
Баятан сөздү узартпай,
Баатырлар сөзгө келбейсин.
Ойлоном жоого барсам – деп,
Ойронду катуу салсам – деп,
Обол мурда бул жерден,
Элди жыйнап алсам – деп,
Алтыбай аттуу хан келсин,
Аксакал Уста чал келсин.
Алты мин үйлүү катаган,
Айылда калбай жам келсин.
Кенешке эчен мол келсин,

Кеп чечүүчү зор келсин,
Кек алабыз душмандан,
Келген эл бизге жол берсин.
Калкка эп келсе катаган,
Калың кошун кол берсин,
Адамдын башын сактачу,
Ар түрдүү соот тон берсин.
Жол баштачу тың берсин,
Жооткотпой чын берсин,
Эл үчүн кызмат кылабыз,
Эрлерге журтум сын берсин.
Эли-журтун бүт жыйнап,
Эр Алтыбай хан келсин!
Белди бекем буубасак,
Белестен жылкы куубасак,
Былтыркы откөн эрлердин
Быйыл кунун куубасак.
Беш мин калмак өлтүрүп,
Андан кийин суубасак.
Чарайна белге буубасак,
Чалкактан жылкы куубасак,
Мурунку өлгөн эрлердин
Чарчабай кунун куубасак.
Чалкалмакты өлтүрүп,
Чаап алганда суубасак.
Бул кабарды салалык,
Алтыбайга баралык.
Киши койбой чогултуп,
Кенешти журттан алалык.
Келбегенин көрөлүк.
Кебин угуп билелик.
Кекселенсе Алтыбай,
Кекердүү сөздөн салалык.
Кесир кылса бул ишке
Кекти ошондон алалык,
Бул кенешим кандайча,
Кемчили болсо табалык».

Бул кенешти кырк жигит макул көрүп: «Алтыбай хан элин жыйнап келсин» – деп, киши жиберишти. Алтыбай ханы, Уста менен Кудайназар кары, катагандын баары келип калышты. Чогулган көпчүлүккө айткан Табылдынын сөзү:

«Аксакалдуу карына,
Алтыбай сындуу ханына,
Акыл салар сөзүм бар,
Ак калпак кыргыз баарына.
Мал жиберип, мүлк алдым,
Айтылуу Кашкар шаарына,
Кемибей кыргыз кенеет,
Огум менен дарыма,
Жүз эрдин куну калмакта,
Жүрөмүн келип арыма.
Жолдош болор эл барбы?
Жүрөктө жүргөн зарыма,
Касташып жүргөн душмандан,
Барсам дейм өчүм алууга.
Батасын сурайм бул элдин,
Чалкалмакка барууга.
Жол көргөн кары бар бекен?
Жортуулдун алдын чалууга.
Чалкалмактын жылкысын,
Чарчбай барып табууга.
Чабыша чыкса Чалкалмак,
Чабуусунан жарууга,
Илгертен бери өчтү алып,
Ичине найза малууга.
Душманын женип катаган,
Бир жолу тынчып калууга.
Сөзүмдө чала бар болсо,
Бул олтурган көпчүлүк,
Буруу акыл табууга,
Бугум чыгат жүрөктөн,
Касым менен досумдун,

Кайсы экенин таанууда.
Бул олтурган көп элде,
Аксакалдуу кары бар,
Алтыбай аттуу ханы бар,
Айылынын санаты,
Алты мин түтүн жаны бар.
Эл үчүн кызмат кылсам – деп,
Эр жигиттин камы бар,
Өлгөндүн канын ким актайт,
Өмүрлүк элди ким сактайт.
Өөдөсүнүп калп эле,
Өзүнүн башын ким мактайт?
Калк үчүн кызмат ким кылат?
Калмакка жортуул ким барат?
Кармашпай коркуп душмандан,
Катылып үйдө ким калат?
Ханың менен карың бар,
Катаган жалпы баарың бар,
Жообун берип сөзүмдүн
Жоо ақылын табынар».

Табылды бул суроону айтканда, көпчүлүк элден сөз чыкпай, бири-бирин карап тоクトоло түшүштү. Анда Кудайназардын Табылдыны карап айткан жообу:

«Кагылайын, Табылдым,
Карылар сенден кагылсын,
Кишинин баары унчукпайт,
Кимден ақыл табылсын.
Жаман көрүп калбасан,
Көөнүңө күмөн албасан,
Бир сөзүм бар айтайын,
Капа болуп калбасан,
Чалкалмак жайын мен билем,
Өзү менин таякем,
Улуу энендин төркүнү,
Ушуну сага билдирем.

Баян кылбай баштатан,
Байкабастан тим жүрөм.
Чалкалмак жайын айтайын,
Маалым кылып кайтайын.
Калмактан болгон жети хан,
Азыркысы эки хан,
Каардуусу Чалкалмак,
Калкына туздай татыган,
Кара мүртөз чеки хан.
Колунда тогуз уулу бар,
Чалкалмак жайын угуп ал,
Тогуз уулдун кенжеси,
Торкобек деген кызы бар,
Азыр он беш жашында,
Токолдукка ушуну ал.
Мен жуучуга барайын,
Арачы болуп калайын.
Кудалашам келип – деп,
Күп кенешти салайын.
Ары чети калмактын
Жылкысы кайда чалайын.
Үйүнө барып сүйлөшүп,
Тилге мыктап канайын.
Ал болсо сырын билейин,
Айтканыңа кирейин.
Кебез байлап башына,
Атымды түшүп берейин.
Айдай Торко сулууга
Кайын ага болуп келейин,
Канга калың салсан да,
Калтыrbай баарын же дейин,
Арам көөнү бар болсо,
Жер өлчөмүн алайын,
Жезекчисин чалайын.
Желектүү найза туу менен,
Жер майышкан чуу менен,
Өзүм баштап кирейин.

Өрүштөн жылкы тиейин,
Өзүн кармап өлтүрүп,
Өчүндү алыш берейин,
Таәжен Торко сулууну
Тартып алыш келейин.
Ушул менин кенешим,
Уруулуу журтум не дейсин?
Укпасам экен деп турам,
Табылдынын жемесин.
Урушуучу калмакка,
Убара кылат дебесин.
Калың эл айтчи сөзүндү,
Калмактан кайги жебесин.
Калп айтсам, балам Табылды,
Тилегим кудай бербесин,
Убара кылба элинди,
Уктунбу, журтум, кебимди?
Убада ушул, Табылды,
Өзүм табам эбинди».

Кудайназардын бул сөзүн угуп чогулган эл Табылдыны карап калышты.

Табылды: «Ырас айтат, Кудайназар абакем, өзү Чалкалмакка арачы болсун. Алтыбай хан акылын тапсын, Эрманкандын тукуму кырк жигитти алыш өзүбүзчө барып, таякебиз Чалкалмакка кудалашып келебиз. Кудалыкка көнбөсө, кубалашып келебиз. Силер чалгынды жакшы чалыш, малыңарды жакшы багыш, эки жактан кабар алыш жата бергиле» – деп, катагандын калың чогулушун таратып, токсон жорго, жүз күлүк ат алыш, ок-дарыны мол алыш, Кудайназарга жолду баштатып, Алтыбайды акылчы кылыш, Кудайназардын тукумун бүт алыш, кырк жигитти ээрчитип бардыгы токсон киши болуп, Чалкалмакты бет алыш, жөнөп кетишти. Жол баштаган Кудайназар он киши ортосунда Алтыбай хан, кырк киши аркасында эр Табылды кырк жигит

менен жол жүрүп, жайлоонун баарын чабыттап
чалғын чалып, Балгартты басып, бир илбирсти
атып, Барскоондун белин ашып, Чалкалмакка же-
түүгө шашып, үч топ болуп, үч бөлөк конуп жүрүп
бара жатышат.

Кудайназар жолду баштап бара жатып, Чалкал-
мактын Барскоонго салган чебин көрдү. Жолду
бөгөп чеп кылган. Чалкалмак жоо келет деп шек
кылган экен.

«Бул Чалкалмактын чеби экен,
Чеби сонун бек экен.
Ченине душман өткөрбөй,
Чалкалмак баатыр эр экен.
Айланасы тоо экен,
Аскасы бийик зоо экен,
Айлына душман өткөрбөс,
Алп Чалкалмак дөө экен.
Чебин таштан жыйдырган,
Чеберлик менен кыйдырган.
Чегинен адам өтпөскө,
Ченемсиз бекем кылдырган.
Дарбазанын оозуна
Үйдөй болгон кара таш,
Дары менен тундурган.
Жетимиш балбан биригип,
Жерден аран жылдырган.
Эшигин жиксиз кынаган,
Элинен уста жыйнаган,
Дарбаза кылган кара таш,
Көтөрүп келип Чалкалмак
Өзүнүн күчүн сынаган.
Дарбазаны бекитсе,
Даарый албайт әч адам.
Муну көрүп абакен,
«Туюкка келип калдық – деп,
Өтө албайбыз бул тоодон,

Көрбөгөн жолго салдық» – деп.
Чепти көрүп чекчайип,
Туюктанып кекчайип,
Турган экен каранып,
Кантебиз деп мекчайип.
Өтөр жолу жок болуп,
Өрттөнүп ичи чок болуп.
Туш-тушунан жол издеп,
Турган экен токтолуп.
Алтыбай келди артынан,
Аны ээрчиген бир топ жан,
Абасынан кеп сурап,
Ашуусу кайда? – деп сурап.
Алар да болду айран-тан.
Абаке кандай чеп? – деди,
Адам өткүс бек? – деди.
Алды туюк турбайбы,
Артына карай кет – деди.
Ачылар бекен жолу – деп,
Алтыбай түшүп артынан
Кара ташты тепти эми.
Кандай балбан көтөрүп,
Кара ташты эптеди?
Дарбазасын карашып,
Жол тапсак деп санашип,
Кырк-элүүсү тырмалап,
Кара ташка жармашып,
Келтек кылып найзасын,
Калган экен чарчашып.
Козгой албай копшутуп,
Кол салалбай окшутуп,
«Койчу албызы жетпейт» – деп,
Абакендин балдары
Отурган экен окшошуп.
Ушул жолду баштаган,
Абасын тилдеп боктошуп.
Кырк жигит менен Табылды,

Келе жатат топтошуп.
Абакем мында олтурат,
Алдында жоосу барбы – деп,
Алмабашты октошуп.
Кырк жигит жүрүп калды эми,
Аял кылбайт токтошуп.
Ыкчамдап булар жүрдү эми,
Ыргалтып желек түрдү эми,
Абана жакын келгенде,
Арстаның чепти билди эми,
Табылдыдан уялып,
Ырсайып абаң күлдү эми.
Алтыбай терин шыпырып,
Ардангандан сүрдөдү.
Эң эле оор таш экен,
Элдияр, Эрмек жүр – деди.
Эр Табылды ойронун,
Ташка жакын бастырып,
Чебин көрүп бекиткен,
Чалкалмакты жактырып.
Дарбазасы кара таш,
Бирден барып көтөр – деп,
Кырк жигитке тапшырып.
Күчүнөрдү сына – деп,
Алтыбайды баш кылып,
Оюн баштап бул жерде
Табылды турду каткырып.
Элдияр барып энкейди,
Эрдемсинип денкейди,
Эрмелте албай бул ташты
Эки көзү чекчейди.
Эрмек барып кармады,
Эмне келсин дарманы,
Эбин таап көтөрсө,
Эми чыкмак арманы.
Алтыбай барып асылды,
Аябай күчүн ашырды.

Айласы кетип бул таштан,
Анын да деми басылды.
Кырк жигит бирден барышты,
Кызыкка булар канышты.
Дарманы келбей бул ташка,
Далайдын колу карышты.
Абакендин балдары,
Алар да барып турушту.
Жыйырмадан, отуздан,
Жыйыналып тартып көрүштү.
Жылдыра албай бул ташты
Жыгыла жаздал келишти.
Токсон киши бүткөн сон,
Томкоруп көрчү баатыр – деп,
Табылдыга беришти.
Тобокелчи Табылды,
Токтолбой алчу эништи.
Эр Табылды беренин,
Термелбеген теренин,
Арчатору буудандан,
Арбайып жерге түштү эми.
Үйдөй кара бул ташта,
Бар бекен тамыр түп – деди.
Атам Эрмен колдо – деп,
Баатыр Манас колдо – деп,
Эрдин тиштеп кашкайып,
Эңкее түшүп таптанып,
Эрдик кылып баатырын,
Эки имерип чактанип.
Эмчекке такап көтөрүп,
«Эл качкыла мындай» – деп,
Эшик-төрдөй ыргытып,
Басып кетти данкайып.
Бак талашкан Алтыбай,
Баатырды көрүп шалдайып.
Баштагын аба жолду – деп,
Баараң күштай барк этип,

Арбагы чыгып заңкайып,
Чептин жолун ачты эми,
Абаң жолго басты эми,
Жол таппасам Табылды,
Жемелейт деп шашты эми.
Кара таш калды дүнкүйүп,
Абаңдын көзү чүнкүйүп.
Карап коёт Алтыбай,
Кара ташты үнкүйүп.
Кара таш үйдөй көрүнүп,
Капталдан чубап жөнүгүп,
Катарлашып үч топ эл,
Кайра баштан бөлүнүп.
Кайгырып барат Алтыбай,
Кабыргасы сөгүлүп,
Касташып жүрбөй ушуга
Калсамчы деп көмүлүп.
Табылдынын күчүне,
Кубангандан Алтыбай,
Кара терге чөмүлүп.
Жәэктеп жолго киргенде,
Жаткан экен Ысық-Қөл,
Толкуну жайпап чөгүлүп.
Эркечтенип шар болуп,
Эки чети кар болуп,
Эсине түшүп Табылды,
«Ээлесек сени Ысық-Қөл,
Элим мында бар болуп,
Көбүгү аппак буунду,
Қөлөмү терен суунду,
Көрүп турса катаган,
Қөл үстүндө куунду.
Жәэгинде жекен сазынды,
Жекенде өрдөк, казынды.
Жердетем сени кыргызга,
Жети-Өгүз, Тасма башынды.
Калмакка кантип коёун,

Каркыра жайлоо сазынды.
Кыргоолун жайнап жолунда,
Токоюн көлдүн боюнда.
Жердесе муну кыргыз» – деп,
Жактырып барат оюнда.
Ичинде сйлоп ақыл – деп,
Өзүнө өзү макул – деп,
Келип калган окшоду,
Чалкалмакка жакындап.

Кудайназар аксакал бура тартып, үч топ әлдин алды-аркасына токтоп, Табылдыга кеп салып: «Чалкалмакка жетүүгө жакын калдык. Хан Чалкалмак баатырды көздөй кандай барабыз? Токсон киши үч топпуз, кайсы түр менен барабыз? Акылын балдар тапкыла, карып кеткен абаңа каалаган сөздөн айткыла» – деди.

Анда Алтыбай: «Бүгүн мында конобуз, ат өргүтүп алабыз. Эртең жалпы аттанып, Чалкалмакка барабыз. Табылды түшөт талаага, абакем барат арага, ары-бери сүйлөшүп, куда болуп кайтабыз Торкобек аттуу балага, Табылды айтсын ақылын, анымуну көп ойлоп, калбайлы бекер санаага» – деди.

Кудайназар менен Алтыбайдын сөзүн угуп Табылдынын айтканы:

«Абакем сурайт ақыл – деп,
Айылга калдык жакын – деп.
Алтыбай хандын сөзүнө,
Айта албайбыз макул – деп.
Табылды калса талаада,
Абабыз барса арага,
Алтыбай ханым бул жерде,
Калбасак дейт санаага.
Атышып жүргөн душмандын
Айлына кирип барганды,
Калбайбызы балаага.
Куда болуп кой сойбой,

Кулдук уруп, той сойбой,
Курулай кирип барабыз,
Купуя әлди тынч койбой,
Табылды келип калды – деп,
Талаанды элге салды – деп,
Артына тыштап калың кол,
Дал түштө чалгын чалды – деп.
Калмактын баары жыйналып,
Калың кол бизге чырмалып,
Калбайбызы ортодо.
Караан таппай кыйналып,
Кара ниет Чалкалмак,
Карсылдатып урганда,
Кан жөткүрүп сыйланып,
Батына кирип барабыз,
Башкага коркуу саларбыз.
Баш тарта албай калмактан,
Балакетке каларбыз.
Каптала кирип барабыз,
Калмакка коркуу саларбыз,
Калың жоонун ичинде
Кам жей албай каларбыз.
Атайы келген мейман – деп,
Аттарды колдон албайбы,
Алып кирип ортого,
Азапты башка салбайбы.
Жаракты бойдон чечпейби,
Жакшы келдин дешпейби,
Жаны ачыган калмактар,
Жарып кардың тешпейби.
Куда деп бизди ойлайбу,
Кунум бар деп сойбайбу.
Куудулдугун мунун – деп,
Кузгунча көздү ойбайбу.
Кенешим менин бул – деди,
Кебимди угуп тур – деди,
Кебин жатык, абаке,

Кечикпей ишин қыл – деди.
Беш киши алып жанына,
Калмакка барып кел – деди.
Пейилин көрүп алардын,
Беттешип жооп бер – деди.
Бер жагындан сез байкап,
Бел тосуп жатам мен – деди.
Белсемдүү жообун алып кел,
Беш күндөн калбай сен – деди,
Абаке, сага арзым бул,
Айта турган қарзым – бул,
Айылда айткан сөзүндү,
Аткара турган шартын – бул.
Көрдүм дебе чебинди,
Ачтым дебе белинди,
Беш киши чыктык элден – деп,
Сырынды бербей душманга
Чалкалмакка баарсын,
Чалгынды кошо чаларсын.
Сөзгө келсөң беттешип,
Кепти мындай саларсын.
Таякемсиз сен – деп айт,
Таянып келдим мен – деп айт,
Табылды сындуу иниме,
Торкобек қызын бер – деп айт.
Алтыбай болду хан – деп айт,
Ата бол бизге сен – деп айт.
Айыл болот катаган,
Алты мин түтүн эл – деп айт.
Анжиян, Арка, Ала-Тоо,
Атаймын сага жер – деп айт,
Жээрин канча мал – деп айт,
Табылды болсун бала де,
Журтчулукуту сана де,
Кан төгүшүп баш кеспей,
Калк болор жагын кара де,
Откөн ишти ташта де,

Өрнөктүү журтка башта де,
Үй чабышып, мал тийбей,
Үлгү болсун жашка де,
Калмак, кыргыз баш кошуп,
Калк болуудан качпа де.
Табылды үйдө калды де,
Тайына жуучу салды де.
Анжыянды каратып,
Анын баарын алды де,
Алтыбайды хан кылып,
Акылын журтка салды де,
Ак калпактуу кыргыздын
Ар тарабын чалды де.
Аксакал кылды мени де,
Ата кылсын сени де.
Айткан сөзгө көнбөсө,
Атышармын деди де.
Жооп бергин кетем де,
Жок сөздү айтып нетем де.
Жоолашам десен Чалкалмак,
Жортуулга келер кол даяр,
Жообун айтып жетем де.
Таяке-жээн болуудан,
Такыр сенден кечем де.
Ишенсен мени ээрчи де.
Күндүк жолго узатып,
Күчүмдү менин көрчү де.
Кудалашсан калмакка,
Кулакка сөйкө салмакка
Чалкалмакты алып кел,
Күп сүйлөшүп бул жерден,
Бизди ээрчитип бармакка».

Табылды бул сөздү айтып беш киши берип, Күдайназарды Чалкалмакка узатты. Алтыбайды алып ат өргүтүп калып, ар тарапты чалып, кароол каратап Улуу-Тоонун башына барып, дүрбүсүн салып,

жол-жолго кароолчу коюп, жата берди. Кудайназар куудай сакал агартып, кузгундай көздү кызартып, куу байтал менен уюлгуп, узун жолду кыс-картып, түрдүү акыл ойлоп, Улуу-Өндүрдү бойлоп бара жатканда Чалкалмактын кароол караган он беш кароолчусу кармап алыш, колу-бутун байлап, алдына салып айдал, Чалкалмакка алыш барышты. Чалкалмактын Кудайназарга ачуусу келип каарланып айткан сөзү:

«Кудайназар сенсиңби?
Куу байтал минип келдинби?
Куунап жаткан элимди
Курутайын дединби?
Табылды бала оору – деп,
Талықпай эми тоору – деп,
Олжобайды жиберип,
Курулай кабар бердинби?
Жээнинмин деп желпилдеп,
Жер чардаган эрсинби?
Желмогуз сендей бузукка
Берейин эми энчинди!
Атан кууп салганда
Арка болгон мен элем.
Бүлдүрдүн го кызыталак,
Бүтүндөй калмак кенчимди.
Кат жазып мени чакырып,
Калбай кел деп шашылып,
Калкымдын баарын кырдырдын,
Кандыбы очүн басылып?
Унуткарып келипсин,
Ушунча ишти жашырып,
Эми эмне деп келдин,
Уйгактай болуп асылып.
Унутпаймын кечеги
Табылдынын кылганын,
Уялуу калмак журтумду,

Уруусу менен кырганын.
Ууру кылып, жер чардап,
Ушубу сенин кылганын!
Кайдан келдин, как баш кул?
Калтыrbай айткын кебинди,
Кабылдын эми тузакка,
Мен табайын эбинди.
Калпты курап эбиреп,
Хан Чалкалмак баатырдын
Калкын көрсөм дединбى?
Карыганда сен кулдай,
Аламын эми абыдан,
Качантан берки кегимди.
Жашырган канча колун бар?
Чабыттап келген жолун бар?
Жан өткөрбөй кармачу,
Жайып койгон торум бар.
Ууруну салар орум бар,
Үкмуштуу бузук мен бир кул,
Тарта турган шорун бар!
Артында канча элин бар,
Айтчы кандай кебин бар?
Адамзат өтө албас,
Айланамда чебим бар.
Аламын эми сен кулдан,
Абалтан берки кегим бар.
Табылдын кайда айтып бер,
Таштаган жерин кайсы жер?
Таяке деп безилдеп,
Талай малым алгансын,
Такыр баарын кайта бер.
Таптырам каткан элинди,
Тамашамды азыр көр.
Муунунду алып багамын,
Бутуна кишен саламын.
Бугуп жаткан колунду,
Буткулдан издеп табамын,

Кордук кылып багамын.
Коюп келген элинди,
Койбай жүрүп табамын.
Алпарып орго саламын,
Азабың берип багамын.
Аркаңа койгон элинди,
Адырдан издең табамын,
Аттың изин чаламын,
Арбың болсо жолдошун,
Алмадай башың аламын.
Багалчагың чагамын,
Башыңды кесип саламын.
Айт чыныңды тезинен,
Аттанып чалғын чаламын!»

Кудайназардың Чалкалмакка берген жообу:

«Мен элчимин, элчимин,
Элчиликке өлүм жок,
Эмне кылсан ошо кыл,
Ээрчитип келген элим жок.
Мен жуучумун, жуучумун,
Жуучулукка кордук жок,
Алдына келген адамга
Айткан сөзгө зордук жок!
Чалкалмак менин тагам – деп,
Чарчабай өзүм барам – деп,
Кудалық жөнүн кенешип,
Жакшылап кепти салам – деп,
Эрманкан уулу әр чыкты.
Эр Табылды шер чыкты,
Арачы болуп келем деп,
Элимден жалгыз мен чыктым.
Таәжем Торко кыз – деди,
Таякем берсин түз – деди.
Жуучу бол мен үчүн,
Барып кел аба сиз – деди.
Бала болом мен дагы,

Баркымды билер таякем,
Жүрөктөн чыксын муз – деди.
Анжыян менен Арканы,
Табылды такыр каратты,
Алам деп бир кыз Табылды,
Торкобекти жаратты.
«Таякен бербейт кызын» – деп,
Далай адам талашты,
Арага мени жиберип,
Мелдеш кылып тарашты.
Кечикпей кел деп көпчүлүк,
Кебиме менин карашты.
Кызынды берсөң аламын,
Кудалашып каламын.
Канча калың жесөң да,
Калкымдан издең табамын.
Балдарындын бир-экөөн,
Элиме алып барамын.
Калмак, кыргыз журт болсо,
Карганды ишке жарадым.
Карайбыз сага журт болуп,
Кабарың айтып барамын.
Чанамын десөң таяке,
Чабышып жатып каламын.
Үй чабышып, мал тийип,
Тынчыбыз кетет, карагын!
Ишенсөң ушул жообум,
Ишенбесөң издей бер,
Аркамда каткан кишим жок,
Элчисимин жиберген,
Эр Табылды жоондун».

Кудайназардын бул айткан жообун угуп, Чал-
калмак калкына киши чаптырып, калтырбай ба-
рын алдырып, кенеш салды. Калмактын аксакал-
дуу карысы, акылмандын баарысы, кепке устат
чечендер, ар уруудан нечендер, жоого камбыл баа-

тырлары, жол тапкычыл дангылдары, кадырлуу байлары, кастанарлуу бийлери көнешишти.

«Тегеректи чалалык, тегиз кабар алалык, анык эле жуучу болсо Торкобекти берелик. Табылдыны күйөө кылыш алалы. Арамдыгы бар болсо, арбын киши ал болсо, колу-бутун чагалык, карысын жерге кагалык. Андып жүргөн жоо менен атышпай кантип калалык? Чалгынчы кайтып келгенче, бизге кабар бергинче, Кудайназарды сен бак» – деп, калмактын чону Көгөй баатырга беришти да, жөө күлүктөн тандап он киши алыш, беш кишини ич менен, беш кишини сырт менен, «күндүз бекинип, түндө жүр, ёргүү болбой, күндө жүр, үч күндөн калбай Барскоондогу чепкө чейин барып, аттын изин чалыш кел, адам көрсө качып кел, аялдабай шашып кел» – деп узатышты.

Алты жуз калмак айылдын чейрүсүн жезеп, жылкынын четин кезеп, сак болуп калышты.

Табылды менен Элдияр күндүз келип, түн кетип, түндө келип, күн кетип, кароол карап жүрүп көргөн-билгендерин коштогу Алтыбай баштаган жолдошторуна маалым кылыш айтканы:

«Хан Алтыбай агабыз,
Калмакты качан чабабыз?
Кандай келбей кечикти,
Кармалган бейм агабыз?
Кырк жигит Эрмек досубуз,
Кыңдырдык далай тоону биз.
Кызыгын көрүп калмактын,
Кырсақпы дедик жоону биз.
Улуу-Тоонун башынан,
Улар учпас ташынан,
Мындан салдык дүрбүнү,
Кара-Тоонун башынан,
Карга учпаган ташынан,
Мындан салдык дүрбүнү.

Жылганын башы чыбырдан,
Жылкы жатчу күбүрдөн,
Бөксөнүн башы бөктөрдөн,
Бөтөнчө керүү Көл-Төрдөн,
Мындан салдык дүрбүнү.
Каркыра бою өзөндөн,
Карагайлуу кезенден,
Талаанын башы сарыдан,
Талдуу суунун кырынан,
Мындан салдык дүрбүнү.
Канча сонун жер көрдүк,
Катмарлуу нечен бел көрдүк.
Каз канаттап конушкан,
Калмактан канча эл көрдүк.
Аттай кылган чөп көрдүк,
Ар түрдүү сонун көп көрдүк.
Конурдун башы Чоң-Төрдө,
Кош тигилген үй көрдүк.
Козголтуп адам айдагыс,
Кара боз жылкы биз көрдүк.
Түшкө жакын болгондо,
Сууга кирет чубуруп,
Жакын барып калыппыз,
Кишенесе көп жылкы,
Үнү бизге угулуп.
Кызыгандан Элдияр,
Кызыккансып кеп салат,
Тийсемби деп жулунуп.
Абакем турса калмакта,
Андай сөздү койгун – деп,
Алып кеттим бурулуп.
Кечке жакын бешимде,
Бешим өтүп кечинде,
Суудан чыгып жайылып,
Өндүр, өндүр сай менен,
Төш жөлөнүп жабылып,
Жердин бетин бербеген,

Жети сан кара көп жылкы,
Жәэк тартып былқылдал,
Жөлөнүп оттоп кылқылдал.
Жезекчиси көрүнөт,
Канжанын оту жылтылдал.
Тұн ортосу болгунча,
Атынан түшөт шалқылдал.
Тийсембі деп Элдияр,
Чыдай албай умтулат.
Кантесин деп мен барып,
Алып кеттим чылбырлап,
Андан нары барғанда,
Жондо киши көрүнөт,
Жорудай болуп қалдайган,
Ойдо киши көрүнөт.
Мергенчи көрдүк эништен,
Бир топ адам кетпеди,
Танга жакын болгунча,
Бери алдыңкы сары тегизден.
Өлчөп көрсөм калмактар,
Өпөндөп атка мингенби?
Өргүтүп коюп аbamды,
Өзөндү чалып жүргөнбү?
Кыргыздан киши келди – деп,
Кыжылдал башын кошконбу?
Кыргыз кырган бизди – деп,
Кызын бербес болгонбу?
Кыян кескен Чалкалмак,
Кыядан жолду тосконбу?
Саксайып атка мингенби,
Саксынып тосуп жүргөнбү?
Зарыктырып аbamды,
Үч күн өтүп, төрт болду,
Бул иште кандай көрк болду.
Деле жылкысын тийип кетсекли,
Ичим күйүп өрт болду».

Табылдынын сөзүн угуп, Алтыбайдын айткан кенеши: «Табылды баатыр, дагы беш күн күтөлү, алтынчы күн болгондо кандай қылалы десен дагы макулбуз, абам тириү болсо, ага чейин кабар қылар». Табылды «сен коркуп калган экенсинг» деген ойду ичине түйүп аттанып, кароолуна кете берди.

Чалкалмактын сырт менен жиберген кишиси күндөп-түндөп жүрүп олтурушуп, Барскоондогу чепке келишсе, калың аттын изи жатат. «Капкадагы кара ташты эшик-төрдөй алып ыргыткан, алда кандай күчү бар, бул көрүнгөн калкта қылымды бузар киши бар» – дешип, эси чыгып, әлендешип калышты. Ашыгып тыным албай жүрүп олтурушуп, үч кишиси артта калып, эки кишиси келип Чалкалмакка айткан кабары:

«Хан Чалкалмак бегибиз,
Кабар айткан кебибиз,
Калктан тандап он киши,
Кароол кара дединиз.
Үч күндө барып кел деген,
Өкүм қылган кебиниз.
Көргөндү айтып берели,
Көңүлдөн чыксын черибиз,
Сырт менен барып биз көрдүк
Бузулуптур чебиниз.
Кыргыздан душман келди – деп,
Кыраандык қылган экенсиз.
Душманың бекип жаткандай,
Көрүндү сиздин жериниз.
Жердин баарын арытсын,
Жети сан калмак элиниز.
Жашынган жоону тапканда,
Чыкпайбы сиздин черииниз.
Бардык Барскоон чебине,
Барып кел деген жерине,
Баатырларды чогултуп,

Батыраак кабар салыңыз,
Барлық калмак элиңе.
Барскоондон баатыр баштаптыр,
Бачымдап жүрүп шашпаптыр.
Дарбаза кылган кара таш,
Балбандар алып ыргытып,
Алыс жерге таштаптыр.
Чебиндин жолун ачыптыр,
Жеринде душман жатыптыр.
Аттарынын туягы,
Айбандан башка көрүнөт,
Жерди кемер казыптыр,
Жер чардаган беш киши,
Жетер замат шаштық биз,
Мындай сонун укмуштан,
Токтоно албай качтық биз.
Көргөндү айттық ханыбыз,
Көтөрүлбөйт саныбыз,
Чырым этип уйку албай,
Чыкканы турат жаныбыз.
Эсибиз ооп өлөрдө,
Эл четине жолуктук.
Эс алып тыным албастан,
Эң эле жаман зоруктук.
Көргөндү айтып өттүк – деп,
Көрүшүп сизге жеттик – деп».
Көпчүлүккө угузуп,
Чалғынчылар жөнөшту.
Бул кабарды укканда,
Чалкалмак калды шашылып,
Чаптырды бат деп ашыгып:
«Жеримде жаткан турбайбы,
Желмогуз келип ашынып,
Кудайназар как башты,
Жер алдына катынар,
Жексен кылып жашырып.
Жердин баарын чалалык,

Былчагай менен Чаар-Жон,
Каркырага баралық,
Төтөнүн тоосун карайлық,
Короо-Карагай, Конурга,
Жылкыны жыйнап багалық.
Төмөн жагы Бөрүбаш,
Бексө жолго салалық.
Жайылма, Кен-Суу жеримден,
Жалпы калмак элимден,
Жалгыз киши калбасын,
Кабар алсын кебимден.
Карабоз кайда алыш кел,
Калмакка кабар салыш кел.
Алтымыш киши аттаныш,
Айгыр-Булак денизге
Аял кылбай барыш кел.
Түптүн башын караңар,
Түк койбой жерди санаңар.
Кокусунан калбасын,
Кокту, жылга аранар.
Мен аттаныш алайын,
Жоо бетине барайын.
Карабоз құлук буудандын,
Чоң күчүнө салайын.
Түн катып жүрүп олтуруп,
Оргочордун башынан,
Дүрбү менен карайын.
Нары чети эринбей,
Чебимдин жолун чалайын.
Кара ташты көтөргөн,
Кандай балбан болду экен,
Как ошону көрөйүн!
Кабылышса кокустан,
Катығын жоонун берейин!
Жүүкүнүн белин ашайын,
Жалпы сыртты басайын.
Жоо бекинсе сырт жакка,

Жонунан кайыш тилейин!»
Ушуну айтып Чалкалмак,
Калкына кабар салды эми,
Калтыrbай жыйнап алды эми,
Карбаластап шашылып,
Кароолго бармак болду эми.
Калмактын баары калтырап,
Кажылдашып балдырап.
Кудайназар абандын
Бутунда кишен шалдырап.
Айдап келди чон Қөгөй,
Абандын көзу жалдырап.
Удургуган калмактын
Түрүн көрүп чочунуп,
Сөз айттууга абакен,
Ыңтайланып озунуп.
Жолдоштору жанында,
Бирге жүрөт кошуулуп.
Абаңыз сөздү баштады,
Ақылынан шашпады.
Чалкалмакты чакырып,
Чачылба бекер баатыр – деп,
Айтарга сөзүн маштады.
«Хан Чалкалмак таяке.
Кайратың сенин канаке?
Караан көрбөй дүрбөйсүн,
Калмактын баарын жүр дейсин.
Кабарды өзүм берсем да,
Карылык кылып билбейсин,
Кудалыкка мен келсем,
Кыжырың кайнап тилдейсин.
Капканын кара ташына,
Капа болуп сүрдөйсүн.
Таякем менден укпаган,
Кебимдин жайын айтайын.
Дарбазасы ачылган,
Чебиндин жайын айтайын.

Даярланган катаган,
Элимдин жайын айтайын.
Дөөдөй болгон жаш бала,
Эрманкандын Табылды,
Жээниндин жайын айтайын.
Мен айылдан чыкканда,
Чебин бек деп укканда,
Табылды мени узатып,
Тагама бар деп кысканда,
Ээрчип келген эки күн,
Эркелик кылыш мен үчүн,
Эрмек кылыш жок көргөн,
Чалкалмактын жээни үчүн,
Туш келип калыш чебине,
Сынагандыр кол күчүн,
Таныркап бала көргөндүр,
Тамашалап келгендир,
Дарбазада кара таш,
Таякем келсе көрсүн – деп,
Ойноп алып салгандыр.
Жоо келди деп дүрбөткөн,
Жол чалган кишиң жалгандыр.
Абасы турса бул жерде,
Арамдык кылчу бала эмес.
Айлына тооруп келген сон,
Айбыгып калчу жоо эмес.
Элинди бекер дүрбөтпө,
Ээн баш бала ал эмес.
Куда болсон, кебинди айт,
Кур чалышар сөзүндү айт.
Чанам десен таяке,
Чарпылып элди дүрбөтпөй
Чабыша турган жеринди айт.
Узаткын азыр кетемин,
Ууру атанып нетемин.
Урушар болсон, жеринди айт,
Уруулуу кыргыз журтумду

Кошунга алып келемин,
Өзүмдү кармап тургудай,
Өрүштөн жылкың алдымбы?
Өзүң колго түшүрүп,
Өчүндү менден алдынбы?
Эркисиз кармап тургудай,
Элинди чаап алдымбы?
Әзип жанчып ургудай,
Әр өлтүрүп салдымбы?
Элинди жыйнап дүрбөтүп,
Эсинден танып калдынбы?
Атымды бергин минейин,
Айт жообунду кетемин.
Арачы келсе кармайсын,
Акыры сенден кечемин!
Кудайназар болгону,
Кордукту мындай көрбөдүм,
Колго түшүп жатканча,
Жакшы го менин өлгөнүм.
Журтчулукка келем – деп,
Жуучу болуп берем – деп,
Элимден чыктым мактанып,
Журтунду жыйнап дүрбөйсүн,
Жоо көргөндөй сактанып,
Жообунду айткың Чалкалмак,
Жолума түшөм аттанып».
Ушуну айтып абаныз,
Жооп сурап токтоду.
Каары келип Чалкалмак,
Катуу айтып боктоду.
«Атып салам сени – деп,
Сыр баранын октоду.
Журтту бузган жуукур кул,
Жобураган дүмбүл кул,
Жуучу болуп келдим – деп,
Жолумду бузган куудул кул.
Такылдал сөзүн актайсын,

Табылдынды мактайсын.
Талаага колду жашырып,
Таяке деп какшайсын.
Санына чылбыр салгыла,
Тилине мыктап кангыла.
Буту-колун бошотпой,
Орго алпарып салгыла!
Багалчагын чаккыла,
Барлық сырын уккула!
Көзүн мага көрсөтпей,
Айылдан нары чыккыла».
Колу, бутун байлатып,
Кордук кылыш сабатып,
Аттанып кетти Чалкалмак,
Жердин баарын чалғындал,
Суу-сууга колун таратып,
Дүрбөлөндөп калмактар,
Түгөл баары аттанып.
Эр жайлышып карашып,
Аттарын байлап жаратып,
Чалкалмак кетти чалғынга,
Чаң созулуп артында,
Чапкылашып калмактар,
Тынчтыгы калбай калкында,
Күлүктөрүн байлашып,
Күндө жарак шайлашып,
Аттарын суутуп байлашып,
Ар жарагын жайлышып.
Алды, алдынан тарашип,
Ар кайсы жакты карашып.
Калмактар жүрөт тоо менен,
Кармашсак деп жоо менен,
Өрөнди карап чалышып,
Өөдө-төмөн жарышып,
Өзүнчө чалышып жер-жерди,
Өжөрлүккө салышып,
Ойдон, тоодон жер койбой,
Жоо барбы деп арытып.

Табылды менен Элдияр калмактардын төрт тарабын чалып, төгөрөгүн карап, Төтөнүн тоосуна барып, андан дүрбү салып, калмактардын удургуп, суу-сууну өрдөп жер кайпып жүргөнүн көрүшүп, түн жамынып келишип, Айгыр-Булакта жаткан Алтыбай баштаган жолдошторуна акыл салып, көргөн-билгендерин маалым кылышп айтканы:

«Алтыбай, Эрмек баатырлар,
Үстүндө тиккен чатыр бар.
Жанында сексен колун бар,
Алты күн болду абама,
Андан кандай кабар бар,
Калмакка дүрбү салдынбы,
Кароолго чыгып бардынбы?
Же катылып жатып бул жерде,
Кабарын билбей калдынбы?
Колго түшсө карыбыз,
Козголбой жатсак баарыбыз.
Корголоп мында жатканда,
Кокустан келсе калың кол,
Төгүлбөсүн каныбыз.
Биз көргөндү көрдүнбү?
Биз билгенди билдинбى?
Же кабар албай душмандан,
Ийинге экөөн кирдинби?
Биз көргөндү айталык,
Чалдык жерди антарып,
Өндүр сайын өрдөгөн,
Адам жүрөт канчалык.
Күндүз, түнү өксүбөй,
Калмактар жүрөт жол чалып.
Карап минтип жатканча,
Же кармашсакпы кол салып.
Чалкалмактын айлынан,
Чан созулуп эл кетти,
Көлдү карай бет алыш,

Көнүлдү жаман дегдetti,
Көк ала байрак туу алыш,
Көнтөрүлүп сел кетти.
Түптүн башын бет алыш,
Түпөктүү найза туу алыш,
Түгөнбөй чубап аркасы,
Түн киргенче чубалыш,
Түптүн оозун өрдөдү.
Дүрбү салыш биз жаттык,
Түк адам бизди көрбөдү.
Былчакайда эл жатат,
Чаар-Жондо кол жатат.
Каркыра жаккы бетинде,
Каарып кошун мол жатат.
Төтөдөн дүрбү салдык биз,
Төгөректу чалдык биз,
Конурда жаткан жылкысын
Койбой көрүп алдык биз,
Коктудан кармап койчусун,
Которуп тилге кандык биз.
Кокустан кабар берет – деп,
Корумга тыгып салдык биз.
Койчу байқуш кеп айтты,
Коркконунан бек айтты.
Кол куралыш калмактар
Коркуп жатат – деп айтты.
Чалкалмак элин жыйнаптыр,
Абамды уруп кыйнаптыр.
Жашырган колун кайда? – деп,
Калмактар кыйнап урганда,
Карганыш абам ыйлаптыр.
Чалгынга киши барыштыр,
Барскоондун чебин чалыштыр,
Дарбазасы ачылып,
Кара ташты алыштыр.
Аны көрүп чалгынчы,
Элине кабар салыштыр.

Айгыр-Булак денизге,
Жашынар жерин қалбаптыр.
Арага киши жиберип,
Батынар жерин қалбаптыр.
Абанды жоодон бошотуп,
Алар жерин қалбаптыр.
Айкалышып қалмакка,
Баар жерин қалбаптыр.
Акыл тапкын Алтыбай,
Атышпай қалмак жоо менен,
Калар жерин қалбаптыр.
Алты күн болду абама,
Жатар жерин қалбаптыр,
Адамдын баары жер чардайт,
Батар жерин қалбаптыр».

Табылдынын бул айткан кабарын угуп, Алтыбайдын эси эндирип, башы айланып көнгиреп, өңү сары жез болуп, акылы кетип нес болуп, жоо көрбөгөн Алтыбай жолукпас ишке кез болуп, бутуколу шалдырап, мууну кетип алсырап, эки жагын каранып, эрди кургап жаланып, тили кургап туурулуп, заманаасы куурулуп: «Табылды баатыр өзүн бил» – деп, карап турду жалдырап.

Алтыбайдын кейпин көргөндөн кийин, кырк жигитке карап Табылдынын айткан акылы:

«Элдияр, Эрмек жолборсум,
Эзелден берки жолдошум,
Эп болсо, баатыр кырк жигит,
Эмдиги акыл бул болсун.
Эрикпейли баатырлар,
Элчиден кабар угулсун.
Кудайназар келгиче,
Калмактын жообун бергиче,
Өлбөй келсе абакем,
Өзүбүздү көргүчө,

Эми беш күн жаталы.
Береги түгөнбөс Кара-Тоо менен
Түн ичинде басалы.
Түндүктүн белин ашалы,
Чоң-Серүүндүн жолуна,
Түгөл барып жаталы,
Ийри-Сууну кечели,
Кум-Текейдин талаага
Имерилип өтөлү.
Изибизди суудуруп,
Эрдемсиген калмакка
Беш күндөн кийин келели.
Ондуу жооп бербесе,
Ойрондошуп көрөлү!
Калмактар издеп талысын,
Карасын жердин баарысын.
Жоо таба албай жеринен,
Жок экен деп наалысын.
Кепке келсе абакем,
Кетирбес жоого намысын.
Өлтүрбөйлү муну – деп,
Коё берер калмактар,
Өлөсөлүү карысын.
Угуп келсин калмактын,
Ушагынын баарысын».
Ушуну айтты Табылды,
Кырк жигит атка камынды.
Алтыбайды аткарып,
Аркайган тоону жамынды.
Күүгүм кире, күн бата,
Жылдыз толуп, эл жата,
Адырмактуу белди ашып,
Арсак Кара-Тоо басып,
Чоң-Серүүнгө келишти.
Аттанып канча жол басып,
Жатып калды бекинип,
Ат жайдактап уйку алыш,

Аттанып кетти Табылды,
Ар тараптан жол чалып.

Чалкалмак баатыр Бөрүбашты чалып, бөксө жол-
го барып, Улуу жолду карап, аттын изин санап, Барс-
коонго чейин көрдү. Андан ары бастырып чепке ке-
лип, дарбаза кылган кара ташты алыс ыргыткан
баатырдын күчүнө таң калып, бура тартып кайры-
лып, мунун айтып кайгырып, кантер айласын тап-
пай, ойду-тоону чалдырып, Улуу жолдон аттын изин
таба албады. Суу сайын өрдөп, жоодон шек биле ал-
бай тегеренип келип, чалғынчынын баарынан ка-
бар алып: «Кудайназарды алып кел» – деп киши
жиберди. Калмактан чыккан чоң Қөгөй келип: «Чал-
калмак баатыр өзүн айткандай кылышп, багалчагын
чаап, башы-көзүн жарып, орго алышп барып ташта-
ганмын» – деп жооп берди.

Чалкалмак капа болуп камсыгып, калмактардын
билермандарын жыйнап алышп: «Кудайназарды ор-
дон чыгарып алышп, өзүн жакшы багышп, бутунун сы-
ныгын айыктырып кудалашып, анан элине жибере-
ли» – дешип акыл кылышты.

Калмактардын бул кенешин угуп, өзү он беш
жашында, саамайы бар башында Чалкалмак кызы
Торкобек улуу женесин чакырып алышп, энесине
айттырган сөзү:

«Ой, женеке, женеке,
Хандын жалгыз кызымын,
Жаш Торкобек өзүмүн,
Атам менен энемдин,
Как караган көзүмүн.
Атама айттар арзым бар,
Энeme айттар дартым бар,
Женеке, сенин мойнуна,
Менин салар карзым бар.
Кыргыздан келген элчисин,
Кыйратып бутун чактынар.

Кыз балам деп ардактап,
Мени таза бактынар.
Кенеш кылып кетиши,
Кыйла мыкты жакшынар.
Кыргызга мени бергени,
Бул акылды таптынар.
Менин тапкан кенешим,
Женеке, буга не дейсин?
Ханың менен жакшынар,
Калктын камын жебейсин,
Кудайназар калса да,
Беш жолдошун ээрчитип,
Мени кандай бербейсин?
Көөнүн жайлап кыргыздын
Көп мал кандай жебейсин?
Арачысын урдунар,
Аябай санат кылдынар,
Буту-колун чактынар,
Муну мында бактынар.
Кыргыздар укса бул сөздү
Кандай жооп таптынар?
Табылды бала жогунда,
Далай әлди чаптынар.
Мен уккамын карыдан,
Уккан әлдин баарынан,
Эрманкандын Табылды,
Элинен чыккан жакшы – деп,
Эли-журтун асырап,
Энесиндей бакты – деп,
Өзү баатыр жандан – деп,
Кырк жигити жанында
Өнчой баатыр балбан – деп,
Өрүштөн жылкы алганда,
Өзүмдүн атам Чалкалмак,
Ажыратып калган – деп,
Чалкалмакты ал тургай,
Далыга найза малган – деп.

Суу ичинде кармашып,
Сакалын жулуп алган – деп.
Ушу кезде Табылды,
Жыйырма төрт жашында,
Кырк жигити кашында,
Кайгуулдап аттан түшпөйт – дейт,
Кароолун жолдон үзбөйт – дейт,
Жоону көрсө күлөт – дейт,
Жолун тосуп жүрөт – дейт,
Беттешип калса жоо менен
Беш мин қолду сүрөт – дейт.
Абасын издеп келбесин,
Айылга бузук салбасын!
Аман жаткан элимди
Антара чаап салбасын!
Ардактаган Торкобек,
Ач билектен албасын,
Ат сооруга салбасын,
Арачы салсам бербейт – деп,
Ашмачы күн кылбасын,
Карысын издеп келбесин,
Калкка бузук салбасын,
Калын кара элимди
Карапта чаап албасын!
Карып кеткен атамдын,
Кайгыга башын малбасын.
Кастарласам бербейт – деп,
Кара чачтан албасын,
Канжыгалап барбасын,
Кадырымды кетирип,
Казанчы күн кылбасын,
Баркым менен барайын,
Бар кызматка жарайын.
Баланын байкап эрдигин,
Баатыр болсо жагайын.
Анча-мынча жан болсо,
Акылын өзүм табайын.

Айла кылыш өлтүрүп,
Айлымды аман багайын.
Ушул сөздүн жообун ал,
Жене, энeme айтыш кенеш сал.
Жалгыз кызын Торкобек,
Жалыныш айтты муну – деп,
Атама айтсын энекем,
Кандай болот ушу кеп?
Айтыш калсын калың эл,
Кыргыз менен качыптыр,
Чалкалмактын кызы – деп.
Жаманатты мен болом,
Эне-атама болсо эп».

Торкобектин бул сөзүн макул көрүп, женесинин кайын энесине бийкечтин аманатынан кутулагын деп айтканы:

«Энеке, кулак салыныз,
Тен өскөн атам жарыныз,
Алты сан калмак элине,
Ата болгон ханыныз.
Жалгыз кызың бийкечтин
Аманат сөзүн айтайын,
Абдан угуп алыныз.
Макул болсон, энеке,
Атама кенеш салыныз.
Бир сөз айтты аманат,
Бийкечжан сиздин жаныныз.
Жуучуга келген кыргызды,
Журтуна атам ургузду.
Акырында берем – деп,
Арнал келген бир кызы.
Элинин болду кенеши,
Бул кенешти уктунуз,
Бийкечти тапкан энеси,
Эрке жалгыз бийкечтин,
Мен элем жакын женеси.

Жаман көрүп, энеке,
Жалгыз кызым болсо да,
Жарабайт сөзү дебечи.
Абдан жакшы ойлонбой,
Атамдын болор жемеси,
Баласы учун көтөрөт,
Башканын сөзүн энеси.
Бийкеч айт дейт апама,
Билинтип ушул кенешти.
Берер болсо кыргызга,
Караба дейт бир кызга.
Ойлоп көрсүн ата-энем,
Орундуу болор турмушка.
Элчисин ханга жиберген,
Эр Табылды бала – дейт,
Элине тынчтык болорун,
Эне, ата мойлоп кара – дейт.
Эрегиштен эр өлөт,
Элинин баарын таратып,
Эл болсун атам кыргызга,
Эрки барда жарапшип.
Эмне болду абам – деп,
Табылды келип калбасын.
Эл намысын талашып,
Элге бүлүк түшүрбөй,
Эртелеп өзүм барсам – дейт.
Калбасак эстен адашып,
Атамды апам жайласын,
Жоонун жолун байласын,
Артында көрөр энекем,
Айтылган сөздүн пайдасын.
Кенеш дейт жеңе апама,
Кеп салып апам атама,
Кекенип келсе Табылды,
Атакем калар капага.
Учуру кыска болгон сон,
Уялбай айттым апама.

Бийкеч жан ушул кепти айтат,
Билгиздим эне мен сага».

Торкобектин бул жеңесинен айттырган сезүн энеси Чоң кемпир жактырып: «Баламдың ақылы бар экен», карыган атасын, калың калмак журтун аяп балам бул кенешти тапкан экен, атасына өз сезүм кылыш айттайын, не болсо да мен көрөйүн» – деп, Чалкалмакча Чоң кемпирдин айткан кенеши:

«Кан Чалкалмак сен элен,
Карганча жолдош мен элем,
Өмүрдү бирге сүрүшкөн,
Өзүң менен тең элем.
Кыз кезимден бириккен,
Кыраан төрөм сен элен,
Кызматынды жайлаган,
Кыз алган курбун мен элем.
Кенешим бар өзүңө,
Кулагың салсан сөзүмө,
Бир ақыл түшүп оюма,
Келдим айттар кезиме.
Токсон миң калмак элиндин,
Сен болдуң, ханым, чегеси.
Тогуз бирдей уулундун,
Мен элем тууган энеси.
Жалпы калмак журтундун –
Сен болдуң ханым атасы.
Жалгыз кызың Торконун –
Мен элем тапкан энеси.
Жаман көрбәй кечиргин,
Сөзүмдүң болсо катасты.
Торкого келген жуучуну,
Тозокко салдың ушуну,
Бүгүн кенеш кылдыңар,
Бермек болуп кызынды.
Арага келген жуучуну,
Азапка салдың ушуну,

Аягы бермек болупсун,
Айнектей жалгыз кызынды.
Берсен бергин кыргызга,
Бейли түшсө бир кызга.
Мен калынды көп жейм – деп,
Береним малга кызыкпа.
Кудайназар карыны,
Кадырлап келсе урдуңуз,
Башы-көзүн жардыңыз.
Буту-колун чактырып,
Багам деп алып калдыңыз.
Каргадай жалгыз кызындан,
Калың жеп тойбойт кардыңыз.
Сан кара боз жылкын бар,
Сандыгың толгон мүлкүн бар,
Сайышам дебей карганда,
Санжыргалуу баатыр дейт,
Табылдыны колуна ал.
Короо толгон коюн бар,
Ханым, сага эп болсо,
Катындын сөзү кеп болсо,
Менин да айтар оюм бар.
Берер болсоң Торкону,
Беш кыргызга кошолу.
Берен болсо Табылды,
Бек сынайлы ошону.
Береги чалын кетирбей,
Кырк күнү мында багалы,
Кыраан болсо Табылды,
Кыялын мурда табалы.
Кырчылдашып жоо болбой,
Кызды берип жагалы,
Кыргыз менен журт болуп,
Кыйналбай әлди багалы,
Кыргыздан баатыр Табылды,
Күйөө кылып алалы.
Торкобек барсын аттанып,

Табылды калсын мактанып.
Томуроон* жатып калалы,
Тополон болбой сактанып,
Тартуусун алып кыргыздар,
Келе берет ийилип.
Торком барса Табылды,
Той кылат журтка сүйүнүп,
Кыргыз, калмак калын журт,
Багынбайбы өзүнө,
Баарысы сизге сыйынып,
Арбагың мындан чоноёт,
Табылды қүйөө болгон сон,
Калмак, кыргыз ханым – деп,
Келбейби сага жыйылып.
Торкону азыр бербесек,
Той түшүрүп кел десек,
Элчисин багып кетирбей,
Элчиликке конбөсөк,
Арчатору минбесин,
Абасын издеп келбесин,
Арбактуу бала Табылды,
Айлыңды бүлүк кылбасын.
Беш кыргыздан кеп уктум,
Бейлеп сөздү мен уктум,
Берен бала Табылды,
Белгилүү баатыр деп уктум.
Атышкан менен ок өтпөйт,
Отко салса чок өтпөйт,
Кийгени болот темир – дейт,
Катаган кыргыз элине
Карга айлангыс сенир – дейт.
Кыйналбай элди багалы,
Эрегиши ташта – дейт.
Эми чыкты Табылды,
Жыйырма төрт жашка – дейт.
Беттешип аман жоо кетпейт,
Бери аттанса Табылды,

Мерт кылбай бизди соо кетпейт,
Катын да болсом айтайын.
Кабарын айтып баштайын,
Ханым, жаман көрбөгүн,
Калкынды аяп какшайын.
Аныгын укпай кыргыздын,
Калп эле кантип мактайын.
Жоонун жолун байлайлы,
Жолотпой кайра айдайлы.
Торкобекти качырып,
Жок издең киши шайлайлы.
Жоо менен үйдө журт болуп,
Элинди эсен жайлайлы.
Кенешим ушул, Чалкалмак,
Кекенишсек жоо менен
Кесиретке* калбайлы».

Чоң кемпирдин бул сөзүн угуп, өз оюнда макул көрүп кара күчкө анткорлук кылыш: «Кудайназардын жарааты айыкканча, Табылды келе койбос» деген ой менен кемпиргө сырымды алдыrbайынчы – деп Чалкалмактын айткан жообу:

«Кесирлүү кемпир не дейсин?
Кеп билбей тиги-бу дейсин!
Келсе душман кыйын – деп,
Кечирим кылыш сүйлөйсүн.
Кенеш таап койдум» – деп,
Мен кылган ишти сүйбөйсүн.
Табылдыны мактайсын,
Тартынып тилиң тартпайсын,
Далай жоону кыйраттым,
Такыр андан айтпайсын.
Хан Чалкалмак өзүмдөй,
Калктан баатыр таппайсын!
Какшай берсөң карыганда
Калайыкка жакпайсын!

Качырып кызың берсөн – деп,
Кантип мага даттайсын!
Катындык кылып сен өзүн,
Каадалуу акыл таптайсын.
Табылды менден эр бекен?
Таалайы артык шер бекен?
Калың калмак журтумдан,
Катаган арбын эл бекен?
Качырып кызың бергендей,
Хан Чалкалмак кем бекен?
Калкы менден бай бекен?
Камылгасы шай бекен?
Кудалашпай кыз берген,
Кайсы наркта бар экен?
Чебимдин жолун баштаса,
Дарбазамда кара таш,
Ыраакка алыш таштаса,
Кудалашып берермин,
Кудайназар кайткыча,
Курган жетим шашпаса.
Акылы болсо Табылды,
Абасын күтүп жатпайбы,
Арчатору атына,
Аяктай кебез байлатьп,
Араан кошуп күлүктөн,
Алтымыш буудан айдатып,
Алдыма тартуу тартпайбы?
Күйөө болуп келбейби?
Күлүгүн такыр бербейби?
Күн ээрчитип, кул жумшап,
Чалкалмак кызың бербейби?
Жоо келет деп жобурап,
Жок сөздү айтып кобурап,
Жолоочуну ээрчитип,
Кыз бергин деп уялбай,
Кантип айттың кеп сурал!»

Чалкалмак бул сөздү айтып, Чон кемпирди жаман көргөн болуп, опуза кылды. Бул ошону менен токтой турсун.

Табылды баатыр Чон-Серүүндүн жонуна беш күн жатып, алтынчы күн болгондо кошун көчүрүп, мурунку кошуну Айгыр-Булақ денизгө келип бекинип, кароол карап, чалғын чалып, жол тосуп жүрүп Элдиярга айткан кенеши:

«Элдияр досум, эрсинбى?
Эриктим кетсек дейсинбى?
Эли тынчып калыптыр,
Ээнчилик болуптур,
Эрдик кылар сенсиңбى?
Алтыбай жатат алсырап,
Акылын таппай канғырап,
Абасы колго түшкөн го,
Айнектей көзү жалдырап.
Ачык жообун угузбай,
Жатты го калмак балдырап,
Өлтүргөн го абамды,
Өчүккөн калмак тагасы.
Өргүдүк он күн талаага,
Отту го иштин чамасы!
Өрүшүн канат калмактан,
Өзүн ойлоп карачы,
Кабарсыз калды көрдүнбү,
Кармалган экен арачы.
Жарым ай жаттык жашынып,
Жүргөнүн тоонун арасы,
Жаткан менен жообу жок,
Жарамсыз болду арачы.
Абабыз жатса кармалып,
Ала албай жообун саргарып,
Аны карап биз мында,
Адырда жүрсөк сандалып,
Алты күн өттү болжолдон,

Ашыкпай жаттык биз дагы,
Ар кайсы жерге бир барып,
Талаада минтип жүрөбүз,
Тан күнү тынбай жол чалып,
Кайтсак экен деп ойлойм,
Кангырап бекер жүргүчө,
Кара боз жылкы олжо алып,
Катылышсак белем да,
Калмакты тушап кол салып.
Кетсек белем жылкы алып,
Кекенишкен өчтү алып.
Кенешим ушул досум» – деп,
Элдиярга Табылды,
Эми турду сөз салып.
Бул кенешти укканда,
Элдияр күлүп жымыйды,
Эриктик го баатыр – деп,
Эрдин тиштеп кымыйды.
Эр Табылды досум – деп,
Элдияр сөзгө кирди эми,
Табылдынын кыялын,
Таамайлап досу билди эми,
Талаада экөө олтуруп,
Тамашалап күлдү эми.
Мына минтип Элдияр,
Табылдыга сүйлөдү:
«Болжолдуу күндө болушсак,
Кудалашып кетмекпиз,
Боорлошсо калмактар,
Кубалашып кетмекпиз.
Алтыбай сыңдуу агандан,
Кудайназар абандан,
Акыл чыкпай баратат,
Арнап келген тагандан,
Калмактын кызын алам – деп,
Кара-Тоону үй кылдын,
Кармашып жүргөн абанды,

Кастарлуу мыкты бий кылдын.
Торкобекти алам – деп,
Тоо-таштын баарын үй кылдын.
Тогошуп жүргөн Алтыбай,
Толук мыкты бий кылдын.
Чатыр тигип, тай сойдун,
Чатыраш ойноп, чай койдун,
Чалгынга жалгыз жибербей,
Чалкалатып тим койдун.
Кошко аксакал бек кылдын,
Козголбогон лөк кылдын,
Кордугун анын унтуup,
Кошомат ишти көп кылдын.
Хан Алтыбай уулу – деп,
Кастарла балдар мууну – деп,
Канча күн жүрдүк талаада.
Какыратып куруттун,
Калмактын кызы сулуу – деп,
Кудайназар абам – деп,
Абамды жакшы багам – деп,
Кууратмак болдуң Табылды,
Калмактын кызын алам – деп,
Чалкалмак кандай зор болду?
Кырда качып жургөндөй,
Кыргыз кандай кор болду!
Кыйкырып жылкы тийбесек,
Кырааның бизге шор болду!
Жуучудан кабар укпасак,
Жумушту бүтүп чыкпасак,
Кеткенден кабар укпасак,
Келген ишти бүтүруп,
Аягына чыкпасак.
Элчинин сөзү жок болду,
Эми жиним козголду,
Эртең жылкы тиемин,
Эч ким кылбайт тоскоолду».
Эр Табылды бул сөзгө,

Эркелеп көөнү кош болду.
Ээн жерде ким тыят,
Эриккен баатыр досторду.
«Бүгүн кошко баралық,
Балдарга акыл салалық,
Алтыбайды чалғынга
Бир жиберип алалық.
Эрмекти ага кошолук,
Кача албайт андан бошонуп.
Эрдигин сынап ханымдын,
Кайкыдан жолун тосолук.
Тамашалап бир кыйла,
Табыш берип коёлук.
Тартынбаган эр болсо,
Алтыбайды ардактап,
Аксакал кылышп коёлук».
Макул, макул, макул – деп,
Ушул болсун акыл – деп.
Эки дос кошко келишти.
Кайтарга болду жакындал.
Табылды түштү кошунга,
Алтыбай ханды чакыр – деп.
«Чалғынга бүгүн барғын – деп.
Алып кел хандын атын – деп.
Улуу жолдо көрүнөт,
Укмуштуу адам жатыр – деп.
Ошону байлан келгиле,
Эрмек экөөн баатыр – деп.
Эки баатыр аттанып,
Барып келгин бачым» – деп.

Табылдынын бул чалғынга барып кел деген сөзүн угуп, Алтыбайдын билеги кетип сабынан, жүрөгү кетип кабынан, «барбаймын» деп айта албай, баатырдын сөзүн кайтарбай, Эрмекти жанына алып чалғынга аттанышып жөнөп калышты. Кошту тынчтантып, кошунду уктатып коюп, Табылды

менен Элдияр барып, Алтыбай, Эрмектин алдын-дагы кайкыдан качырып чыгышты.

Эрмек: «Манас» – деп айтып бакырып, «Табылды» деп чакырып, алдынан чыккан караанды беттеп калды качырып. Алтыбай караанын көрүп шашылып, кайра тартып качып калыптыр. Табылды: «Качырган калмактарды алыска кууп барып салдым деп Алтыбайга бар» – деп Эрмекти кайра жиберди. Табылды менен Элдияр кошко барыш жатып калышты.

Эртең менен Алтыбай менен Эрмек келип түндөгү көргөн, билгендерин сөз кылышты. Бирок булар чынын айтышты, кайра тартып качып калгына Алтыбай катуу уялып калды.

Эми кандай акыл табабыз деп сексен төрт жолдошуна Табылдынын айткан кенеши:

«Кечээ – кен Нарындын боюнда,
Кызы-Мазардын оюнда,
Кенеш кылышп катаган,
Келген элдин тобунда.
Акыл сурап сөз айттым,
Аксакалдуу карыдан,
Анdagы келген көпчүлүк,
Ага-ининин баарынан,
Катагандан улугу
Алтыбай сындуу ханынан,
Калмакка качан барам – деп,
Кантип өчүм алам – деп,
Калың кошун берсөнер,
Кайгуулду өзүм чалам – деп,
Калмак тургай канкайды,
Катмары менен чабам – деп.
Батасын сурап элимдин,
Баатырлыкты салам – деп.
Энкейип башым сунганды,
Эл-журтумдан өтүнүп,

Кенеш салып турганда.
Кудайназар кеп айтты,
Күп болот, балам – деп айтты.
Кудалашып калмакка,
Жуучу болом өзүм – деп,
Жүртчулук жагын көп айтты.
Торкобек алыш берем – деп,
Тоорулга барып келем – деп,
Токтотуп койду кошунду,
Таякем менин Чалкалмак,
Токтолбой өзүм барам – деп.
Той түшүрүп мал берип,
Тагамдын кызын алам – деп.
Токсон жорго, жүз күлүк,
Кудалыкка айдадык,
Беш киши кошуп абамды
Жуучулукка шайладык.
Абамдын айткан сөзүнөн,
Ашыгып биз да тайбадык,
Айтып кеткен болжолун,
Ашыгы менен кармадык.
Арачыдан сөз угуп,
Айылга түшүп барбадык.
Ар кайсы тоого бекинип,
Абакем учүн чарчадык.
Тирүү болсо келбейби,
Тилинен кабар бербейби?
Болжошкон сенир учунан,
Дүрбү салып көрбөйбү?
Абамдан кабар болбосо,
Аралап кирип барабыз,
Атыша чыкса калмактар,
Анда кандай кылабыз?
Же ат жете албай калуучу,
Алыс әмес арабыз.
Кабарын укпай элчиден,
Калмакка кантип барабыз.

Кармаша чыкса Чалкалмак,
Кандай ақыл кылабыз.
Камынышып беттешпей,
Капталып кантип турабыз.
Кабарын алышабамдын
Качан жообун угабыз?
Бириңчи менин кенешим,
Билермандар не дейсин?
Биз корголоп жүргөндөн,
Бириң да кайғы жебейсин.
Бирде бириң чалғынга,
Биз баралы дебейсин.
Абама барып Алтыбай,
Анық сөзүн уксунбу?
Айткан кептин учуна,
Алты акем барып чыксынбы?
Бул кенешти баарынар,
Жакшы байқап уктунбу?
Экинчи айтар сөзүм бул,
Элдияр, Эрмек өзүн бул,
Ээрчип жүргөн катаган,
Эрлердин баары өзүн бул.
Нечен азап, мун тарткан,
Мен Табылды өзүм бул.
Баштагыны ойлосом,
Баарын айтып козгосом.
Мурункуну ойлосом,
Мунумду ичтен козгосом.
Калмакка качан эл элем,
Кармаша жүргөн мен элем.
Караан болуп кырк жигит,
Каптап кирген сен элең.
Өрүштөн жылкым айдаган,
Өлтүрсөм деп ойлогон,
Өкүмдүк кылган Чалкалмак,
Ашыгым жара ок тийип,
Азапты өзүм тартканда,

Томугум жара ок тийип,
Тозокту өзүм тартканда,
Токтоно албай кетемин,
Чалкалмақтын кылганын,
Толуктап баарын айтканда.
Кенешим салдым баарына,
Кебимди айттым ханыңа.
Ошонун баарын козгосом,
Кейишим түшөт жаныма.
Кечинде барып имерсек,
Керүүдө жаткан малына.
Кебелтпей айдал жылкыны
Кең Жыргалаң боюнан,
Келип калса атышсак,
Кереге таштын оюнан.
Аман болсо абакем,
Арачы болуп жетпейби?
Анык куда болушса,
Алдыбызга келбейби?
Ажыратып жылкыны,
Бизден алып бербейби?
Акыллы кандай бул сөздүн
Айткыла, журтум, угайын,
Атайы келип калмақтын
Аягына чыгайын.
Мыктылар, акыл тапкыла,
Кебинди угуп турайын».

Табылдынын бул кенешин угуп, Алтыбай: «Баракелде, Табылды баатыр, бул кенешин эн эле туура. Бирок мен Чалкалмакка барып абамдан кабар алып келүүм кыйын болот го, абамдын үстүнө Алтыбайды жайлайт го, кудай өзүнө кубат берсин» – деп, токтолуп калды.

Алтыбайдын сөзүн угуп, Элдияр: «Эй, Табылды баатыр, бизден акыл чыгабы, эми он күнү жатканда бул олтурган баатырлар айткан сөздү угабы? Кыл

дегениң кылабыз. Кыр десен, жоону кырабыз. Бар десен, үйгө барабыз, баштасаң жылкы алабыз. Үйүбүздө жатканда баарбызы эле баатырсынып калабыз. Барбы, жокпу абакең андан кантип кабар алабыз? Кеп-кенешти таштагын, өзүң билген жагына бул кошунду баштагын. Ким мекиян, ким короз, учурашканда көрөрбүз, ким каарман, ким коркок, чuu чыкканда көрөрбүз» – деп басылды.

Отургандардын баары: «Элдияр баатыр ырас айтат» – дешип, күлүп калышты.

Алтыбай менен Элдиярдын сөздөрүн байкап отуруп ачуусу келгенсип, Табылдынын жарлык кылышып айткан сөзү:

«Алтыбай аттуу ханым ук!
Отурган эл баарың ук!
Элдияр, Эрмек досум ук,
Ээрчиң жүргөн кошун ук,
Кырк жигитим калбай ук,
Кыргыздан келген балдар ук.
Мен сөзүмө келейин,
Сырымды айтып берейин.
Силерден ақыл чыкпаса,
Сырлашпай балдар не дейин.
Мен кызыкпайм калмак кызына,
Кызматым өткөн ушуга,
Мен суктанбайм сулуу кызына,
Сумсайганмын ушуга.
Менин айтаар пикирим,
Калмак, кыргыз аралаш,
Калк болушуп калса – деп.
Калың берип, кыз алмаң,
Нарк болушуп калса – деп.
Үй чабышып, мал тийбей,
Үйүр тууган болсо – деп,
Үлгү болуп кийинге
Сөөктөшүп койсо – деп.

Караламан калың журт,
Катташып ойноп журсө – деп.
Каргаша болуп қырылбай,
Калк тукуму өссө – деп.
Аралаш жайлап бир конуп,
Айылдын баары бир болуп,
Жанаша кыштап бир конуп,
Жайыты малдын бир болуп,
Жамаалаш айыл консун – деп,
Жарашып туган болсун – деп.
Аралаш айыл консун деп,
Абдан тууган болсун деп.
Алыш, күрөш жок болуп,
Ар кимдин жаны тынсын – деп.
Ойлогонмун бир ишти,
Журт кыламын өзүм – деп.
Абакем баштап бул ишти,
«Куда болуп калам – деп,
Кубалашпа балам – деп,
Кыз алышып калам – деп,
Кырылышпа балам», – деп.
Өзү жолду баштады,
Бизди артына таштады.
Беш күндөн калбай келем – деп,
Баарыбызга какшады.
Табылды менен Элдияр,
Таң күнү издеп таппады.
Айтпадым беле мен өзүм,
Укпадың беле сен өзүң!
Беш күндөн аба калба – деп,
Бизди унутуп салба – деп.
Алтынчы күнгө сен калсан,
Аттанам жаткан тоодон – деп,
Жылкысын алам коодон – деп,
Жылас кылышп кетемин,
Жылып бошон жоодон – деп.
Абандар өттү болжолдон,

Айтканы калды бул жолдон.
Али күнгө жооп жок,
Ал кандай калмак зор болгон?
Беш күн өтүп, ай болду.
Аман болсо көрөбүз,
Алганды кайра берербиз.
Ак ниети бар болсо,
Ата кылып калмакты
Айлына кайра келербиз.
Урушса уят кыларбыз,
Бербеген кызы Торкону,
Ат сооруга саларбыз.
Алып келдик келин – деп,
Айлыбызга баарбыз.
Узун сөздүн кыскасы,
Эр кырк жигит, кайдасын,
Элдияр күндү жайласын.
Эми качан көрөбүз,
Элдиярдын пайдасын.
Бөксөгө мөндүр төгүлсүн,
Бөлүнүп булат сөгүлсүн,
Жакага жамғыр жаадыргын,
Талааны аппак кар кылгын.
Жылкынын изин көрсөтпөй,
Тизеден кары бар болсун,
Жол көрүнбөй, күн жаасын!
Адырына ат жүргүс,
Ачылгысыз түн жаасын.
Боройлоп катуу күн жаасын,
Күндүзү тургай түн жаасын.
Өнөрүндү көрсөткүн,
Калмактын баары жутасын,
Канырты болсо жылкынын
Шамалдан адам укпасын.
Жылуу жатып Чалкалмак,
Эшикке чыкпай уктасын.
Алдыбыз ачык жол болсун,

Аркадан шамал мол болсун.
Айылдан узап кеткиче,
Ат жүрө алгыс кар болсун.
Аттарынды тындагын,
Аспабынды чындалын.
Аркамдан калбай келе бер,
Алпарамын жылкыга
Адиистигим сындалын.
Элдияр баатыр, ылдамдал,
Аяр кылбай чамдалын».
Бул жардыкты угушуп,
Кошуну атын токунуп,
Коркоктору чочунуп,
Кошун артып күлүккө,
Тарта салып озунуп.
Жарактын баары салынып,
«Жараткан өзүң сакта» – деп,
Желегин жерден түшүрүп,
Жергеси менен жүрүшүп.
Түпөктүү найза алышып,
Түп көтөрө аттанып,
Түрүлүп жүрүп калышып.
Элдияр күндү жайлады,
Булутту түйүп байлады.
Наспай тарттым болгучा,
Булутту карап шайлады,
Жайчылыгы ушундай,
Жаанга кылат айланы.
Жылкынын изин бастырып,
Кылайын деп пайданы.

Эр Табылдынын колду баштап, жылкыга бет ал-
гандалы түрлөрү:

«Эр Табылды кол баштап,
Алдыга түшүп жол баштап,
Элдияры күн жайлап,
Сексен беш киши аттанып,

Келе жатат жер жайнап.
Кандай болор экен – деп,
Каранғыда жортпогон,
Кайсы бирөө әлендеп,
Кайрат кылып бел байлап,
Канық болгон кырк жигит,
Каранғыга маш болгон,
Кабыландаі көз жайнап.
Карагайдын коосунда,
Калың жылкы жаткандыр.
Жөнөйбүз деп бүт айдал,
Карсактын изин жаңылбай,
Каранғыда жол тапкан,
Калкына кенеш иш түшсө,
Капыядан сөз тапкан,
Кайраттуу баатыр Табылды,
Түлкүнүн изин жаңылбай,
Түн ичинде жол тапкан.
Түмөн колго беттешсе,
Түк шашылбай эс тапкан.
Туйгун баатыр Табылды,
Кошунун баштап алды эми,
Копшундан жолго салды эми,
Коодо жаткан жылкыга
Колду баштап калды эми.
Күн себелеп дыбырап,
Майдалай түшүп жыбырап,
Шамал болуп шар коюп,
Шар төгүлүп шыбыргак,
Түн ичинде калың чөп,
Бубактанып шылдырап,
Коркоқтор келет әлендеп,
Колу-буту чымырап.
Колду баштап Табылды,
Коого келди зымырап.
Жанаша тиккен кош турат,
Жылкынын чети бош турат,

Жолбун үйдүн ичинде,
Жабырап калмак отурат.
Коо-Карагай, Конурда,
Сан кара боз көп жылкы,
Коодо жайнап жыбырап,
Кош баш тиккен жолум үй,
От чыгып жылт-жылт тешиктен,
Отуз чакты жылкычы,
Ою жок такыр эшиктен.
Карагай комуз алыптыр,
Карсылдата чалыптыр,
Калмактардын бийчиси,
Калчылдап бийлеп алыптыр.
Ийни-башы былкылдап,
Мойну кетет шылкылдап,
Мурдун чүйрүп чурмуюп,
Оозун бүйрүп бурбуюп.
Ойноп жатат бийчиси,
Ого эле кыйын дурдуюп.
Чакада эти бырпылдап,
Комуздун үнү шыңқылдап,
Чоң өтүк менен чаңдатып,
Бийлеп жатат бир калмак.
Сабада кымыз шуулдап,
Калмактар сүйлөп дуулдап,
Алып кетсе белгисиз,
Жылкынын баарын уурдап.
Элдияр, Эрмек, Табылды,
Эригип оюн сагынды,
Эрмек кылышп шыкаалап,
Эшиктен булар камынды.
Кылышын алыш колуна,
Кыя тартып онуна,
Эшик жаккы калмакты
Түртүп койду тонуна.
От жаккан калмак элендеп,
Жылкычы келди белем – деп,

Кылыштын учу тийгенде,
Кылчактап калды серенде.
Карап калды эшикти,
Эшиктен дабыш эшитти.
Бир калмак карайт төр жакты,
Киши турган тешикти.
Тешикте турат бир адам,
Түрү башка чоочун жан.
Жанында бирөө көрүнөт,
Түгөй менен эки адам,
Капшытта турат шыкаалап.
Катары менен беш адам,
Кана-кана деги ээ,
Карап турат жети адам.
Карап калды калмактар
Каз катарлап нече адам.
Каны качып калчылдап,
Кабарын албай эч адам.
Колунда кылыш жылтылдап,
Кобурап үнү зынкылдап,
Комузчу калды элейип,
Коркконунан калмактар,
Бийчиси турат селейип.
Ангыча болбой Табылды,
Айтып сөзгө камынды,
Даярланган кырк жигит,
Жылкычыга жабылды.
«Колунду тоскун бери – деп,
Коркпой кара мени – деп,
Кожуратпай тынчтып,
Коёун бир аз сени» – деп,
Колу, бутун бекитип,
Козголбо деп кекетип,
Кымызды куюп ичишип,
Чакадан алып эт жешип,
Чалкалмак жайын сурашып,
Бир азыраак кептешип,

Кайрат айткан киши жок,
Кармаша чыгып беттешип.
Дым чыгарбай баарысын,
Жылкычыны байлашып,
Атка таңып бир бирден,
Жылкыга кошуп айдашып,
Жылкыны коодон чубатып,
Буудандар менен чуратып,
Жоо барбы деп булардан
Жолдун жайын сурашып.
Унчуксан үбашың жарам – деп,
Баарыңды қырып салам – деп,
Аман-эсен сilerди
Айылга алышп барам – деп.
Коркпогула жылкычы,
Коншу қылып алам деп.
Жылкыны айдал ойношуп,
Жыргалаң суусун бойлошуп,
Сан кара боз көп жылкы,
Сап-сап болуп чубуруп,
Көп жылкынын дабышы,
Жер дүңгүрөп угулуп.
Кара, қызыл турна көк,
Кара суру бир бөлөк,
Торусу толук миң болуп,
Тораласы сан болуп,
Мындай сонун жылкы жок,
Сарысында санат жок,
Кула менен жәэрде,
Калың жылкы алышты.
Кара аласы карк толгон,
Сары аласы сан болгон,
Жылкынын изин жашырып,
Ат тушардан кар болгон,
Табылдынын таалайы
Даяр жайчы бар болгон,
Бет алышса душманга

Берендин жолу шар болгон.
Эл мактачу берен – деп,
Бериште буга жар болгон,
Жылкыны айдал күн-түнү,
Жылдырып келип ал күнү,
Кереге-Таштын оюна,
Келер бекен калмак – деп,
Кечке жатып бир конгон,
Кысыр эмди тай союп,
Кырк жигит шашпай жай союп,
Кароол карап Табылды,
Кырда жүрөт занкайып.
Караса артта караан жок,
Караан тургай бараан жок.
Калың малды айдатып,
Эртеси жөнөп калышты,
Жеткен жерге коном – деп,
Көшөөрүп кетип калbastan,
Көл бетинде болом – деп,
Сан кара боз мал айдал,
Шашылбай баатыр жай айдал,
Чалкалмак арттан келер – деп,
Узап кетпей аяндал.
Көп жылкыны жайдырып,
Көнүлүн басып жай кылып.
Көрбөдүм деп абамды
Көп кылчандап кайгырып.
Көп жылкыдан Чалкалмак,
Калдыңбы деп айрылып.
Кеч киргенде конду эми,
Барскоонго жетип кайрылып.
Эки түнөп алган сон,
Ээрчитип малды алган сон,
Барскоон менен Тамганын,
Карагайы түздө экен,
Катыш чөбү от экен.
«Отунду үйө жагынар,

Тамганы отко салынар.
Калмактарды отунга
Такыр алыш барынар.
Таякемден энчи алдым,
Тайга тамга басынар.
Семиз бээ, тай союп,
Серпилип ойноп жатынар.
Тай, кунанды тамгалап,
Сергип кумар жазынар.
Келип калса абакем,
Кепке салса таякем,
Чоң жылкысын беремин,
Тай, кунанды калтыrbай,
Чогуу алыш кетемин.
Тай, кунанды тамгалап,
Өзүмдүк кылып алгыла,
Өзүне энчи бөлөмүн.
Таарынышса калмактар,
Бир тайына эки тай,
Тыргооттон алыш беремин.
Таякем ага болбосо,
Талашкан сөзүн көрөмүн»!

Табылды баатырдын бул сөзүнө кубанышып, Элдияр, Эрмек жана кырк жигит жылкычы калмактарды алдыга салыш алышты.

Көп жылкыны токтотуп, отту жагып чоктотуп, бир жигити төрттөн тай чыныртып алыш келишет, чогуусу менен топтотуп: «Кунан, тайдын баарына тамга салыш болдук, баатыр» – деп кырк жигит келди топтошуп. Табылды баатыр Чалкалмак кийин келип калса, абакем куда болсо, сilerди күтүп жатканмын деп көрсөтейүн, белги болуп калсын деп тамганы ташка басты. Күчүмдү көрсүн деп ташты жара чапты. Элдиярга элүү киши кошуп берип, жылкыны Барскоонду ашырып, айдатып жиберди. Отуз беш кишисин Алтыбайды баш кылып алыш,

Чалкалмакты жети күнү тосуп жатамын – деп, кошун Тосорго коюп, өзү кароол карап тоо-тоодо жүрөт.

Кароол карап жүргөндөгү Эрмек менен Табылдынын айткан эки-үч ооз ыры бул эле:

«Устадан белги дат калсын,
Молдодон китең кат калсын.
Атым өчпөй артымда
Жаш Табылды ат калсын,
Тосор, Тамга¹ белгимди,
Көргөн кыргыз шаттансын,
Тоорулдан эрдик кылган – деп,
Тоо кыргызы мактансын,
Өрнөк болсун эрлерге,
Өзүмдөй элим сактасын,
Үч күнгө болжоп күн жайлап,
Үшүттүн бейм душманды,
Элдияр сендей баатырды,
Элимден издең таппасмын».

Бул арада үч күн өтүп калды. Күн ачылып, жаан басылып, ал эшикке чыгып, эки жактан кабар угуп, бүркүт, тайгандуулар андын изин кууп калган кезде, Чалкалмакка кабар угулду. «Короо-Карагай, Ко-нурдагы коодон кабар алсақ, канғырап коон калыптыр, калың кара жылкың жок» дешти.

Бул кабарды угуп, Чалкалмактын эсине түштү. «Мен Табылдынын жылкысын алганда калың кар жаадырып, калкымды көчкүгө алдырбады беле? Бул жаан дагы укмуштуу жаан болду, көрсө Табылдынын жааны турбайбы» – деп, калкына кабар салды. Карабоз атын минип, үч жүздөй киши алыш, шашылып жөнөп калды. Ат оозун жыйбай келе жатып, көлдүн бир Кулак деген жеринен көп жыл-

¹ Тамга, Тосор деп ошондон калган деген сөз бар.

кынын изин көрүп, дүрбү салса, алыс жерден эрбендереген караан көрүнөт. Мунун өздөрүн көздөй катуулап келатканын көрүп, Табылды келип Алтыбайга айткан сөзү:

«Хан Алтыбай камынгын,
Кароолго барган Табылдын,
Карааныңды көргөнбү,
Кайкыда сенин шаңындын,
Катуулап келет көп киши,
Каршы алдынан табылгын.
Хан Чалкалмак тагана,
Камчынды салып мойнуна,
Калп эмес чындал жалынгын.
Жылкы алган менин айбыма,
Атымды тарттым, тага де.
Жылкына жылкы кошоюн,
Сөзгө келгин ага де.
Мал керек болсо, таяке,
Мен берейин сага де.
Азыраак аял сен кылып,
Сөзүндү айткын мага де.
Жуучу кылып жиберген,
Абакем менин канда де.
Чалкалмак токтоп кеп айтса,
Абакен аман деп айтса,
Кызынды бермек болдунбу,
Кудалык жолун кара де.
Кызматынды кылам дейт,
Табылды деген бала де.
Кыз бербесен Чалкалмак,
Кошунун канча сана де.
Душман болсон биз менен
Тууганың кылар таба де.
Кордук көрүп каласын,
Кол салышпа, сана де.
Кокустан ажал кез болуп,

Коштошуп жарык дүйнөгө,
Көргөнүң болор чала де.
Көп сүйлөшүп биз менен,
Кесир кылбай тара де.
Бул сөзүң болбосо,
Азгырып шайтан толгосо,
Коё бергин калмакты,
Ажалы жетип торгосо,
Антара сайып жыгайын,
Ангекке башын тыгайын,
Арбагы тириү эр Манас,
Азыр мени колдосо.

Аттанып ылдам барып кал,
Алдынан жолун алышп кал,
Атышам десе калмактын,
Арт жагында калышп кал.
Алмабаш огу учпасын,
Атындын мойнун үзбөсүн.
Алтыкө өзүң билесин.
Огу бекер түшпөсүн,
Кайкыдан карап жатамын,
Качырып калса калмакты,
Камынып мурда атамын.

Арчатору минемин,
Аралап жоого киремин,
Атам Эрмен колдосо,
Ал жолборстой илемин.
Арбагы тириү эр Манас,
Атын айтып качырып,
Алмамбет деп бакырып,
Алты сан калмак болсо да,
Ажыдаардай толсо да,
Аш бышымда сүрөмүн.
Үйүндө башын кесмекмин.
Абакемдин бир сөзүн
Артыкча сыйлап жүрөмүн».
Ушуну айтып Табылды,

Алтыбайды аткарды.
Жолдошторун иреттеп,
Жол четине башкарды.
Жомоктун сезү чын болсо,
Жолборстой болуп комдонуп,
Жоону көрүп ондонуп.
Жогорку чыккан калың чан,
Жоголор деп ойлонуп,
Беттешпесе экен – деп,
Берениң жатат толгонуп.
Чалкалмак келет закымдап,
Чан созулуп жакындал,
Алдынан тосуп Алтыбай,
Айтууга сөзүн макулдап.
Алтыбай барды арбайып,
Атынан түштү тарбайып.
Камчысын салып мойнуна,
Карап турду Алтыбай,
Атын тартып жолуна.
Чалкалмак келди чамынып,
Чабуучудай камынып,
Алдынан тосуп Алтыбай,
«Таяке, бир аз токто» – деп,
Тартуусун алыш жалынып:
«Атым тартуу жолуна,
Аялда бир аз жообума,
Хан Чалкалмак таяке,
Караныз сездүн онуна.
Мен элчимин, элчимин,
Элчиликке өлүм жок,
Алдындан тартуу тартканда,
Аял кыл, ханым, кичине,
Артык айттар сезүм жок.
Абакем кайда айтыныз,
Андан башка кебим жок.
Табылды сизге жиберди,
Тартуу кылгын атты деп,

Таякене бар деди,
Мойнуна салып камчы – деп,
Кызынды берсөң алабыз,
Кыл дегениң кылабыз,
Жылкы кошуп жылкына
Жыйнап келип беребиз».
Алтыбай муну айтканда,
Ачуусу келген Чалкалмак,
Ала көөдөн чон калмак:
«Кызыталак бузук – деп,
Кылайын сага кызык – деп,
Кызымды сурап барасын,
Кылмышты кандай кыласын!
Атанды жуучу жиберип,
Арачы болуп барасын,
Аз күндө жообун бергиче,
Жылкымды тийип аласын.
Кыз турмак кыпын бербеймин,
Кыйын болсон кел деймин!
Кыргыздын элин мен өзүм,
Кылча кыйын көрбөймүн!
Таяке, жээн болбаймун,
Такыр сени ондоймун,
Табылды турмак таш болсун,
Талкалабай койбаймун.
Карма кулдун башын ал,
Кардын жарып, өтүн ал!
Кыргыздан өткөн элимдин
Как ушундан очун ал.
Найза менен малайын,
Намысты сенден алайын», –
Деп Чалкалмак бет коюп,
Найза менен бек коюп,
Жөнөп калды Чалкалмак,
Союнар балдар – деп коюп.
Көрүп турат Табылды.
«Көөсөр кул иштен жанылды,

Өз убалың өзүнө,
Көрсөтөйүн сонунду.
Көл ичинен берейин,
Көйкөлүп жатар орунду.
Өзүм атсам, ок өтпөйт,
Опкөгө сайсам, найза өтпөйт.
Өлтүрбөсөм бул баатыр,
Өжөрлүк кылыш соо кетпейт.
Кудайназар бар болсо,
Куугун менен келбейби,
Кудалашса Чалкалмак,
Макулдук жообун бербейби.
Алтыбайга кайрылып,
Арыз абалың укпайбы.
Ак ниети бар болсо,
Айтышкан сөздөн чыкпайбы.
Кайрылгысыз болгон го,
Каарып бизге келген го,
Канчалық жолун тоссом да,
Кармашсам деп жүргөн го.
Жашынып шашпай жатайын,
Жакшылап таамай атайын,
Атын атып жөө коюп,
Тамашага батайын.
Алдындағы Карабоз,
Айбандан башка мал эле,
Аны минген Чалкалмак,
Адамдан башка жан эле.
Атты башка bolжоюн,
Акыры аман койбоюн,
Атынан айрып калмакты
Айбалта менен сомдоюн.
Абамдын өчүн алайын,
Азапка башын салайын,
Алтыбайды сойгонун,
Көрүп туруп ушуну,
Жайлабай кантип калайын!

Алмабашты сундурсам,
Атып кулак тундурсам,
Жакындал бері келгенде,
Калмактын жанын тындырсам».
Ушуну ойлоп Табылды,
Алмабашка ок коюп,
Ак милтеге чок коюп,
Абдан жакын келсин – деп,
Жыбытта жатты тоқтолуп.
Ал ангыча болбоду,
Атышат деп ойлоду,
Айтылуу баатыр Чалкалмак,
Адамдан чочуп коркобу,
Кашаттан кирип энкейип,
Карааны бийик денкейип,
Мандай жагын арытып,
Караса көзү чекчайип,
Кыранга чыгып зонкоюп,
Кырдач мурун, жар кабак,
Ызырынып онкоюп,
Табылды жаккы сенирге
Жакын келди болкоюп.
Алды жагын карабай,
Адам бар деп санабай,
Алдымдан жылкы табам – деп,
Ачуусу ичтен тарабай,
Чалкалмак келет болкулдал,
Чон найза колдо солкулдал,
Сыр баран жондо жаркылдал,
Туулга башта калкылдал,
Боз кисе жанда салпылдал.
Асыл таштан көз айнек,
Мандайында жаркылдал.
Кызыталак бурут – деп,
Барчын буркүт ұндөнүп,
Мандайды карап баркылдал.
Кылышы белде кыңгырап,

Айбалта жанда шыңғырап,
«Табылды жетим кайда?» – деп,
Жакын келди зыңғырап.
Чалкалмак келди тушуна,
Табылды күткөн ушуга,
Даярланып жатпайбы,
Талкалап жоону жутууга.
Алмабаш баккан кирдетпей,
Шықаалап көзүн ирметпей,
Табылды мылтык сундурду,
Апкарып журөк сүрдөтпөй.
«Карабоз аттын көзү – деп,
Жазы мандай өзү – деп,
Чөгүп тийсе коқустан,
Омуроо көөдөн төшү – деп,
Ооз омуртка тушу – деп,
Он кылбас жерим ушу – деп.
Оңурайган калчаны,
Огум тийсе жутту – деп,
Оболтон берки мөрөйдү,
Табылды бүгүн утту деп.
Машага бармак майышып,
Мылтыкка колу жабышып,
Тартып ииди Табылды,
Барандын үнү занқ этип,
Мандайкы тоолор кабышып,
Тарс дегенде Карабоз,
Түйүлүп ыргып чурады,
Ооз омуртка быркырап,
Оңкосунан сулады,
Оңурайган Чалкалмак,
Оодарылып кулады.
Тартып ииип Табылды,
Башынан түтүн бур деди,
Карабоз атты кулатып,
Баатырың өөдө турду эми,
Чалкалмактын артынан

Келаткан калмак чур – деди.
Кайра тартып качканда,
Кагылышып жыгылып,
Эки калмак өлдү эми.
Карабоз атка ок тийип,
Хан Чалкалмак жалп этип,
Чондугу үйдөй зор калмак,
Жорудай болуп талп этип,
Чон өтүк менен шарпылдал,
Жүгүрө албай калтылдал,
Сыр баранды таянып.
Кылчандап артын каранып.
Уйдай болгон кара таш,
Ушундан барып жай алыш,
Сыр баранга ок коюп,
Көк милтеге чок коюп,
Табылдыга сундуруп,
Ташка боюн жашырып,
Эки колу калтылдал,
Эс алалбай калчылдал,
Элесин көрсөм атам – деп,
Энтигип турат Чалкалмак.
Арчатору бууданга,
Табылды ыргып минди эми,
Ташта жаткан калмакты,
Табайын деп жүрдү эми.
Табылды келет чуратып,
Артынан чанын буратып.
«Атын мен да атайын,
Жалғызды ала жатайын», –
Деп ойлонуп Чалкалмак,
Сыр баран менен бир атып,
Шашып калган Чалкалмак,
Кароолду жаза караптыр,
Караанын болжоп апкаарып,
Алыс атып салыптыр.
Огу кетти чыркырап,

Табылдынын башынан
Кырып өттү зыркырап.
Кайра дүрмөт салгыча,
Мылтыкты бетке алгыча,
Оңолуп өөдө болгуча,
Эс алдыrbай Табылды,
Энтелетип барды эми,
Эңкее берген калмакты
Этектен сүйрөп калды эми,
Арчатору ат менен
Адырмакка салды эми,
Абдан эсин оодарып,
Алыска алып барды эми.
Айткан сөзүн укпастан,
Жүрөккө шамшар малды эми.
Жүткүнүп өөдө боло албай,
Күрөшүп күчүн көрө албай,
Арманда болуп Чалкалмак,
Баладан өлүп калды эми.
«Жүргүлө, балдар, эми» – деп,
Табылды үндү салды эми.
Кыргыздын баары жам болуп,
Кылганы журтка дан болуп,
Чалкалмак жатат дардайып,
Чаң аралаш кан болуп.
«Айланайын, Табылды,
Адамдын чону бул экен,
Кантип алың жетти» – деп,
Караашып балдар таң калып.
Тегеректеп турушту,
Таныркап карап дал болуп,
Жолдошторун Табылды,
Кошуна алып барды эми,
Кайра качып калмактар,
Кайкыдан дүрбү салды эми,
Кайра тарткан киши жок,
Калбай кетип калды эми.
Калмакка барган Алтыбай,

Эмне болду экен – деп,
Табылды кабар алды эми.

Табылды жолдоштору менен ал күнү конуп калып Алтыбайды калмактар өлтүрүп кеткенин көрүп, өлүгүн алып келип, Тамганын кашатына көмдүрүп жаткан учурда Элдияр келип калды.

Табылды менен Элдияр кенешип: «Калмактардын артынан баралык, тынч жатса жакшы сүйлөшөлү. Качып калса, урушса аны көрөлү» – дешип, жолдошторуна: «Силер биздин аркабыздан аяндалап келе бергиле» – деп экөө жөнөп кетиши.

«Эр Табылды, Элдияр,
Эл алдына чабышты,
Эки буудан ат менен,
Эртелеп кетип калышты.
Калмактын бири четинен,
Кароолдол дүрбү салышты,
Куралган кошун барбы – деп,
Жер арыта барышты.
Качып жаткан калмакты
Кайкыдан көрүп калышты.
Убап-чубап, суу-суудан,
Качып жүргөн эл көрдү.
Унаадан жүгүн түшүрүп,
Чачып жүргөн эл көрдү,
Үй, төө, коюн кубалап,
Шашып жүргөн эл көрдү,
Калк Өөдөнүн белинен,
Ашып жүргөн эл көрдү,
Чон-Таштын оозу чокуда,
Чогулушкан кол көрдү.
«Колго жакын барсак – деп,
Кошундуң түрүн көрсөк – деп,
Жакындалап барып атышып,
Жасоосун бузуп бөлсөк» – деп,
Мелтиреген түз менен

Берендер келет жарышып,
Бер жагында белеске
Беттешип барып калышып.
Алмабаш менен үч атып,
Аягында күч атып,
Тұтұнұн баштан буратып,
Топко байлап Табылды,
Калмактан бирди сұлатып.
Калмактан чыккан балбаны,
Далай мөрөй алганы,
Чалкалмак менен эр Қәгөй,
Бир атанын балдары.
Чаар атын минип чамынып,
Чарайна кийип камынып,
Чалкалмактын дартынан,
Чыдай албай камығып,
«Колдун баарын капта – деп,
Кокустан бириң качпа – деп,
Жалпы капитап киришти,
Жамғырчы баатыр башта – деп,
Чалкалмактын артынан,
Жайлармын жалғыз шашпа» – деп,
Жолборстай чаар ат менен,
Жоодон качпас эр немен,
Мындан мурун душманга
Намысын колдон бербеген,
Анча-мынча душманды
Киши ордуна көрбөгөн,
Калмактын зору эр Қәгөй,
Кайраттуусу Жамғырчы,
Калың колду бүт алып,
Табылдыны бет алып,
Каптайлы деп камданып,
Кайраттуусу жамдалып.
Мөндү-мөндү-мөндү – деп,
Мөндүрдөй оғун жаадырып.
Жабы-жабы-жабы – деп,

Жамгырдай огун жаадырып.
Жабыраган көп калмак,
Жалпы кирди качырып,
Табылды менен Элдияр,
Калбайлыш деп шашылып.
Калың жоого баатырлар,
Калган экен машыгып.
Аралап булар киргенде,
Арасы жоонун ачылып,
Көгөйдү беттеп Табылды,
Көк жалың барат ашыгып.
Эр Көгөй найза сундуруп,
Эки баатыр бир бириң
Эмчекке болжоп бек уруп,
Эрдин тиштеп Табылды,
Эрдигим көрсүн деп уруп.
Чаар аттан Көгөй чалкалап,
Чарайнасын талкалап,
Табылдынын найзасы,
Эмчекти жара коюптур,
Көгөйдү көрүп дыркырап,
Качып калды көп калмак,
Табылды менен Элдияр,
Качкан жоону коёбу.
Башчысы жок болгон сон,
Баатырга тоскоол болобу,
Бүлдүрүп сайып киргенде,
Бүтүндөй калмак колоду.
Артынан сүрүп кыйратып,
Алтымыш үйлүү калмакты
Айыл кылып чогултуп,
Бир кондурду жыйнатып.
«Кудайназар кайда?» – деп,
Калмакты карман кеп сурап.
Чалкалмактын айылын
Билесинбى? – деп сурап.
Хан Чалкалмак баатырдын,

Кен-Суудан тапты айылын,
Келип көрдү Табылды,
Кекенишкен кайынын,
Торкобектин ал жерден
Толук укту дайынын.
«Торкобек кеткен жол чалып,
Токтотом деп мен барып,
Элимди бөөде кырдыrbай,
Эр Табылды баатырга,
Эки сулуу кыз алып,
Тартуу кылып барам – деп,
Айлымды бүлүк кылдыrbай,
Аман алып калам – деп.
Табылды жолун тосом – деп,
Таэжеси Торкобек,
Жанында эки кызы бар,
Жаш да болсо ошо – деп,
Көчүрбөй койгон айылын,
Көпчүлүктүн камын жеп».
Ушу сөздүн баарысын,
Бир калмак айтты безилдеп:
«Торкобек сага кез болсо,
Угасын баатыр далай кеп».
Бул кабарды укканда,
Эр Табылды токтоду.
Торкобек кайда чакыр – деп,
Калмакты жыйнап топтоду.
Кабарга киши жиберип,
Тапкыла деди Торкону,
Кандай сөзү бар болсо,
Угайын деп ошону.
Кабылан бала Табылды,
Калмактан сезип коркобу.
Калмактан чапты кабарга,
Торкобекке бааррга,
Табылдынын келгенин
Дайындалап кабар салганга,

Каршы чыгып Торкобек,
Кабылышты аларга.
Кабарчы бала кеп айтат,
Табылды келди – деп айтат.
Бат келсин – дейт Торкобек,
Баарыбызды қырам – дейт.
Баатыр сөздү бек айтат,
Бул кабарды укканда,
Жоргону жолго салды эми,
Жоругу артык Торкобек,
Жолго түшүп қалды эми.
Жоболондуу баатырга
Жоосунбай жетип барды эми.
«Амансыңбы, жээн» – деп,
Айдай болгон Торкобек,
Атынан түшө қалды эми.
Ак мандайы жаркылдап,
Шоокел менен Торкобек,
Баатырга колун сунду эми.
«Соогат, жээн, соогат» – деп,
Учурашып турду эми,
Кооздонгон түгөнгүр,
Сонун сырдан урду эми.
Эр Табылды жээним – дейт,
Эрегишиң үчүн келдин – дейт.
Алдынан чыгып жол тоскон,
Арзымды уккун менин – дейт.
«Кагылыштан хан өлдү,
Калмактан нечен жан өлдү.
Хандын кызы таәжен,
Кайгыга минтип бат көндү.
Ажалы жетип хан өлдү,
Арадан канча жан өлдү.
Айлымда жээн келет – деп,
Таәжениз Торкобек,
Алдынды тосуп жөнөдү.
Чалкалмак жоодон өлдү – деп,

Кошундан кабар угулду,
Табылды келип қырат – деп,
Калмактар качып Текеске
Калбай элим чубурду.
Тогуз адам качканда,
Тура албай баары шашканда,
Тополон түшүп көп калмак,
Токтолбой белди ашканда:
«Чалкалмак айлын качпа – деп,
Чачылып бекер шашпа – деп,
Токтотуп коюп кеткенмин,
Кылар ишим башка – деп.
Табылдыга барам – деп,
Жолун тосуп алам – деп,
Тартууга берип башымды,
Айлымды сактап калам – деп.
Айтып турган сөзүм бул,
Таэжениз Торкобек,
Арзымды угуп сынданыз,
Айлымды бүлүк кылбаныз,
Атышар жоонуз калган жок,
Айткан сөзүм ылганыз.
Керек болсо алыныз,
Короодо жатат малыбыз.
Ушу турган айылдан,
Мал тургай мына жаныбыз,
Таэжендин сөзүнө
Табылды кулак салыныз,
Калмак менен қыргызды
Калк қылар жолго барыныз.
Хандын кызы Торкобек,
Кашында турат тааныныз.
Калың қыргыз элинен,
Артык әкен багыныз,
Калган элди соогатка,
Берүүгө кандай чагыныз».
Торкобектин бул сөзүн угуп,

Табылдынын көнүлү жай болуп,
Кудайназарды сурал
Торкобекке айткан сөзү:
«Таәжем Торко, тааныдым,
Арзынды айтып наалыдын,
Арага келген абамдын
Айтпадын кайда әкенин,
Ал жәэниңдин аныгын.
Баракелде сөзүнө,
Маашыр болдум өзүнө,
Жуучуга келген абамды
Көрсөтчү менин көзүмө.
Сурасаң бердим ачуумду
Ашпайын Кетмен ашуунду,
Сен билипсің таәже,
Ачуумду менин басууну.
Калкынды карып кылбайын,
Калмак деп бекер кыrbайын.
Кара башың тарткан сон,
Кантип өзүн кыяйын.
Элинди эми кыrbаймын,
Әч кимге зыян кылбаймын,
Әрегишкаң кишим жок,
Эрсинип бекер турбаймын,
Әл үчүн башың тарткан сон,
Әзелде сөзүн кыйбаймын.
Сураган соогат сеники,
Сумсайган ачуу меники,
Калган айыл сеники,
Каарым чыкты меники,
Кагылыштан хан өлдү,
Капаң чыксын сеники.
Бирок менин бир сөзүм,
Арачы болгон абам жок,
Аталаш тууган агам жок,
Алдымдан Торко чыкпасан,
Ачуум таркаар чамам жок.

Жуучуга келген абам жок,
Жумушу бүтпөй агам жок,
Абамдын келген тилегин,
Абалтан өзүм билемин.
Абакем калып туткунда,
Артынан издең жүрөмүн.
Айлың менен тоскон сон,
Ачуумду сага үрдөдүм.
Кыргыз менен калмакты,
Кыз алышып журт болсун,
Кырылышпай калк болсун.
Арачы болуп, абаке,
Баргын деп өзүм жибердим.
Өкүмдүк кылыш Чалкалмак,
Өзү салды бузукту,
Өзүн мынча тоспосон,
Көрсөтөт элем кызыкты.
Бузуктан пайда болобу,
Булумду кийген тоңобу,
Намысын колдон кетирсе,
Табылды жәэниң онобу?
Убара кылыш Чалкалмак,
Ушундай ишке жороду.
Таәжем, Торко, кайғырба,
Таякем өзү катылыш,
Далайдын башы короду.
Жанжалдан жалын чыкпайбы,
Жамандык башты жутпайбы.
Жанга залал келтирген,
Жакшысы элин бузбайбы.
Жарашып калса таякем,
Жәэничин дарты чыкпайбы.
Кейибели кеткенге,
Кек кылбайлы өткөнгө,
Кебинди айткын, таәже,
Саа караштуу айлынды,
Кен Нарын көздөй көчкөнгө».

Табылды баатыр бул сөздү айтып, таәжеси Торкобектин көңүлүн ыраазы кылыш кооп аттанып, Чалк-Өдөнүн белине чыгып барып, калмактардын ар тарабын чалыш карат турду. Табылдынын отуз беш жолдошу келип, ара жерде топтошуп, адам таппай токтошуп, жатканын көрдү. Ким экен деп жолдон дүрбү салып жолдошторун таанып, жолго түшүп барып, баш аягы жыйналып, Чалкалмактын айлына барып, Қудайназардан кабар алса, беш жолдошу менен Қудайназарды калмактар өлтүрүп кетиштирип. Булардын сөөгүн Нарынга алыш кетемин деп жүктөтүп алыш, алтымыш үйлүү калмакты көчүрүп алыш, кең Нарынды көздөй эли-журтун жыйнап, мұлдө калайыкка: «Қудайназар, Алтыбайга аш болсун, Торкобектин тою болсун» – деп чоң той берди. Сан кара боз жылкыны калмактан өлгөн катагандын катын, баласына белүп берип, Торкобекти Элдиярга алыш берип, алтымыш үйлүү калмакты элине кошуп, эл кылыш алды.

Башы Қызыл-Қыя, Сан-Таш, аягы бетегелүү Кой-Ташты жердеп, калын қыргыз катаган элин ээлеп жатыш калган экен.





ЭР ТАБЫЛДЫ

(*Ырысбай Дыйканбай
уулунун айтуусу
боюнча*)



ЭР ТАБЫЛДЫНЫН ТӨРӨЛҮШҮ¹

Ыламан², Алатан аттуу эки ага-ини болот экен. Ыламандын баласы эр Табылды жалгыз экен. Алатандын тогуз уулу бар экен. Эр Табылды туулганда боконо жүрөк болк этти, бок ичеги солк этти. Энесинин ичинен түшкөндө бир колуна кан, бир колуна жин кармап түштү. Эр Табылды жерге түшкөндө жер титиреп, таш кулады. Там урады. Кысыр бээ төлдөп, туубас катын төрөп ийди. Ыламандын эр Табылды туулганда күн түбүндө калмак коркту, ай түбүндө алыскы душман коркту. Ошентип, ок жыландай туулуп, эңгеси дарбазадай болуп өсүп жетилди.

ЭР ТАБЫЛДЫНЫН ЖЫЛКЫСЫН КАЛМАКТАР АЙДАП КЕТИШИ

Күндөрдүн бир күнүндө уй түгүндөй көп калмак, Чабдар аттуу Чалкалмак аттанып келип, Табыл-

¹ Алгач кагазга түшүрүлгөн арабча тексти жок болгондуктан (кандаича жок болуп калгандыгы белгисиз), айтуучуданбы, жазып алган адамданбы, же арабчадан азыркы алфавитке түшүргөндө же машинкага басылганда кеткен мұчұлушпұ тектай албадык. Кара сөз түрүндегү түшүндүрмөдө сөз ордунда болбой калган жерлері арбын. Ыр менен баяндалганда да так эместиктер, чаташуулар, орун алмашуулар, мааниси бузулган сөздөр учурайт. Ошондуктан басмага даярдоодо текстологиялық тактоо иши кецири жүргүзүлдү.

² Табылдынын атасынын аты биринчи бетте эле уч түрдүү аталаат: Латан, Ыласан, Ыламан. Ыламан ылайыктуу көрүнгөндүктөн, ошону калтырдык.

дынын жылкысын чаап алды. Табылдынын Карагул, Сарыгул деген эки күл жылкычысы бар эле. Калмактар Орыян деген жерде толуп жаткан көп жылкыны айдал алды, көп калмак кыргын салып бакырды, алманын башын жапырды, «калмактап» ураан чакырды. Ошентип көп калмак жылкыны чаап алыш кетти. Сарыгул: «Мен сүрдөндөн калбайын, артынан барайын, сен Карагул барып эр Табылдыга кабар бергин» – деди. Карагул барып: «Жылкынды калмак алды. Калмактан көп кошун келди» – деп кабар айтты.

«Алатандын тогуз уулуна кабар сал» – деп өзү муздай темир кийинип, буттай темир курчанып, Арчатору¹ күлүгүн минип, эр Табылды жүрүп кетти. Калмактар Орыяндын кара ою, Кара Төбөнүн кара сазы, Күрпүлдөктүн калың камышына барып, жылкыны шол жерге таштап, туу бээни союп, түкур* атты минип, жоргосун жорго салдырып, же лесин сазга кердирип, кысыр бээ саадырып, кымыз кылдырып, өргүп жаткан экен. Сарыгул барып камышка бекинип, Табылды качан келер экен деп жолду карап турат экен. Кырдан кылт этип Табылды Сарыгулга көрүндү. Ошондо Табылды жылкысын көрүп айтканы:

«Атадан алтоо мен туусам,
Келбейт беле артымдан,
Энеден экөө мен туусам,
Келбейт беле артымдан,
Беги менен беттешсем,
Каны менен кармашсам,
Кайрыларга канат жок,
Буруларга бутак жок,
Жалгыздыкта кубат жок –

¹ Текстте Табылдынын аты – Ата Тору башка варианттар менен салыштырып туура аталышы катарында Арчаторуну алдык.

деп, мунаійып ыйлап турса, сары айгырды жайдак минип, Сарыгул жылкыны тийип калган экен. «Энегатадан алтоо туулбадым деп арман қылсам кудайга, анык иним Сарыгул экен, энеден экөө туулбадым – деп, әмгек қылсам кудайга, әр тууган иним Сарыгул экен» – деп кубанып, карап турса:

Кулун тайы кемедей,
Кундакка чапкан әмедей¹
Байтал бәэси каныштай,
Кулактары камыштай.

Жылкы бир өтүп баратат. Жылкы өтүп болгон сон, артындағы Сарыгул Табылдыга салам айтып:

«Чабдар аттуу Чалкалмак,
Чагын билип мен койдум.
Арчатору күлүктү
Алдыма бергин минейин,
Карагайлуу ак найза,
Колума бергин алайын,
Калча* менен беттешип,
Катуу куугун салайын,
Каарланып алайын,
Бир кудайдан сурайын» – деди.

Сарыгул сары айгырды минип, укурукту колго алып, «жaa» кудайлап тииди эле:

Чабдар аттуу Чалкалмак,
Күрөң аттуу көп калмак,
Торала аттуу топ калмак,
Көк ала аттуу Чалкалмак,
«Мунун бендеси* келип тийбесин,
Бокеси карап турбасын,
Бендеси қыргын салбасын,
Асили карап турбасын,
Айбаты келип тийбесин,
Абдан өлүм қылбасын» –

деп чочуп калышты.

¹ Орун алмашып калган эки сап кыскарды.

КАЛМАКТАР МЕНЕН ҮРУШ

Сарыгул Чабдар аттуу Чалкалмак менен беттешти. Чалкалмак атты эле, бет алдынан ок тийип, Сарыгул баатыр жыгылды, балчыкка башы тыгылды. Сары айгыр качып баратып, Табылдынын алдынан откөн соң, Табылды бир кудайга жалынып, мойнуна бото салынып, кожолорго кой айтып, эшндерге тай айтып, азиздерге ат айтып, бир кудайды жат айтып, жоого кирди. Кылышка ченеп кыркышып, бир белеске жыйышып, ач бөрүдөй тийишип, күнү-түнү аттан түшпөй, наар албай, он бир күн урушту. Капырдын өлүгү боолаган буудайдын боосундай болду. Эр Табылды өзү отуз эки жерден найза тийип, эси ооп, көзү тунуп, акылы кетип, найзаны жерге сайып таянып турган кези эле. Ошентип турганда уй түгүндөй көп калмак үч курчап алыштыр. Ошондо Табылды эсин жыйып караса, асманнадагы жылдыздай көп калмак курчап калыптыр. Юркөрдөй болгон Табылды бир кудайга жалынды. Кыбыланы көздей бет алды. Бир кудайды жат алды. Эми Арчатору жайлую төшөк болду. Жалын жаздык кылды, үстүн төшөк кылды. Кумду көздөп качты дейт. Ак көбүгүн чачты дейт. Жанбаланын сүрөөсү, Байкаранын коругу Ташкендин кыбыла жагында, Кара ойдун кара күдүгү, бир кудайдын буйругу, Арчатору жаныбар баш буруп барып турду дейт. Эсин жыйып, көнүлү тынып, Олуя-Ата Тектурбаска келип туруп, Жоргонун белин ашып, Таласты басып келсе, суу жок, анкап суусап турган экен. Бир жору, бир сагызган артынан калбай, аккан канын жалап ээрчиp келет. Ошондо Табылды: «Мен да бир эр – жалгыз элем, сiler тамак таппай, мени ээрчиp алдынар» – деп, кой боорундай кара кан койнунан алышп, кочуштап туруп ыргытып салды дейт. Кой боорундай кара канга тоюп алышп жору менен сагызган, «кудайга шүгүр» деп силкинип алышп, ыраазы

болуп, ошондо сагызган айткан экен: «Кулаган таштын оюнда, Чоң-Чычкандын боюнда, ушул жерден күкүктү тапсан, кудайдын бергени, ошондон ары табасын».

ЭР ТАБЫЛДЫГА САГЫЗГАН, КҮКҮК ЖАНА КАШКАРЛЫҚ БИР МОЛДО ДОСУНУН КЫЛГАН КЫЗМАТЫ

Эр Табылды «чу» деп ага жөнөп, кулаган ташка барып, жалгыз арчага атын байлап, көнүлүн жайлап, бир күнү жатып қалды. Эртең менен жатса, Арчаторуга чидер салып кантарып, аса байлап койгон экен. Тору ат куру чыңырып, арчанын боорун кемирип турған экен. Ошондо өзү тура албай, ат коёрғо киши жок болуп турғанда, айласы куруганда Табылдынын кудайга айткан арызы:

«Кудай Таала, атадан жалгыз бир кылдын,
Сүйөнөргө тууган жок,
Сүйгөнүмө ини жок,
Бир кудайга не жаздым.
Дабыр-дыбыр күн жааса,
Арчатору жаныбар
Чыйрыгар бекен ошондо,
Асманды көздөй секирсе,
Үзүлөр бекен чылбыры,
Бошонор бекен чидери*.
Боздоп жаткан Табылды,
Жаратынан айыгып,
Жалгар бекен кудайы».
Кудай Таала кудурет,
Мунажатын* жеткизди.
Айдал жамғыр жаадырып,
Арчатору жаныбар,
Чыйрыгып алыш ыргытты,

Чидерлери үзүлдү,
Чылбырлары бошонду.

Арчатору жаныбар отко кетти ошондо. Өзү башын көтөрүп құкүктү көрө салып, құкүккө сөз айтты: «Оо, құкүк, отуз жерге ок тииди, кыбырага алым жок. Сүлдөрүмдө кубат жок. Басып баар бутум жок, жеткизип берер кишим жок, сенден башка досум жок. Өле турган чак болду, калмак менен сайышып, кара жаным кейиди. Кайрыкеч құкүк суу берчи».

Құкүк сууну карай учкан экен. Суу алып Табылдынын оозуна тамызған экен. Ошондо құкүк кудайга мунажат қылған экен. «Алып келер көнөк жок, суу ташууга чанач жок, мен кандай қыламын?» – деп тилеп турганда, құкүккө жемсөө бүткөн экен. Құкүк суга барып, жемсөөсүнө толтуруп суу куюп, уча албай жорголоп келип, сууну Табылдынын оозуна куйған экен. Ошондо суу Табылдынын оозу, мурдунан чыгып, Табылды эс алып турган экен. Ошондо құкүккө бир сөз айтмак болду: «Сен канчалық жақшылық қылдың. Кашкарда менин молдо досум бар эле, өзү молдо, дүр-дүйнө дарысы бар эле» – деди. Анда құкүк айтты: «Көксөсүнөн күш қылды. Табылды сага туш қылды. Уяда бардыр беш балам, кантип таштап кетемин, Мен Кашкардан келгенче, беш балам күнү не болот?» – дегенде Табылдынын кудайга мунажат қылып:

«Канатыңа кудай дем берсин,
Балаңа баки күштар жем берсин» –

деген экен. Ошондон кийин Табылдынын батасы кабыл болуп, құкүктүн балдарына чымчык күштар жем берген экен. Канатына кудай дем берген экен. Ошентип, баки чымчык баласына жем берди. Табылды құкүктүн канатына кат жазды, Табылды деп ат жазды, Кашкарды көздөй атказды. Күнү-түнү

бар – деди. Кабарымды бер – деди. Отуз жерден ок тийди, молдо досум кел – деди. Катты алып учуп жете келип, молдонун эшигинин алдындагы бакка конду. Бир түп алма, бир түп анар, бир түп өрүк – үч түп багы бар экен. Ошол үч түптүн мөмөсү менен оокат кылып, түбүнө молдо намаз окуп жаткан экен.

КАШКАРЛЫҚ МОЛДОНУН КЕЛИП, ЭР ТАБЫЛДЫНЫ ДУБАЛАГАНЫ

Ошондо күкүк бакта туруп, күнү-түнү тынбай сайраган экен. Күнү-түнү үч күн сайраган соң, молдо эшикке чыгып: «Бул жаныбар не сарайт?» – деп жанына келген экен. Канатында катын көрдү, катында Табылды деген атты көрдү. Ошондо молдо: «Кудай Таала Табылдыны көргөзөбү?» – деп кудайга мунаҗат кылып, жолго чыгууга даярланган экен.

Кырма кызыл дарыны,
Кырып алды молдокен,
Кайнатма кара дарыны,
Кайнатып алды молдокен,
Жага турган дарыны,
Басып алды молдокен.

Молдо алты айлық, жылдық жолду алты күндө басты дейт. Жети жылдық жолду жети күндө басты дейт. Кашкар менен Чычкандын ортосу он үч күндүк жол экен. Ыймандуу жакшы молдо экен. Он үч күндө келди дейт. Табылдынын тилегин күдай шондо берди дейт. Молдо досу кашына жетип келди дейт. Табылды молдону көрдү дейт. Экөө бирдей көрүшүп, кара жерге кулаган кара таш тен, жарылып, орун берди дейт. Табылдынын аманын көргөндө молдо туруп кубанды. Молдонун берген дарысы Табылдыга кабыл болду эле, Табылды жаратынан айыгып, ошондо туруп кубанды.

ЭР ТАБЫЛДЫНЫН ЖАРАТЫНАН АЙЫГЫП, ҮЙҮНӨ КЕЛГЕНИ

Эки тамыр көрүштү,
Тилегин кудай беришти.
Тилегин кудай бергенде,
Экөө чон кенешке киришти,
Уй түгүндөй көп калмак,
Урушуп өчтү алсак – деп,
Бир кудайдан тилешти.
Арчатору күлүктү,
Алып келгин жан досум,
Атка экөөбүз минелик,
Айылды көздөй жүрөлүк,
Эл аманын билелик.
Эптең атка минелик,
Айылдан кошун алалык,
Кудай кубат берсе,
Уй түгүндөй көп калмак,
Уйпап чаап алалык.
Ит түгүндөй көп калмак,
Абдан чаап алалык.
Кудай берсе калмақтын,
Кыз-келинин алалык.
Кыргын кылышп салалык,
Катын-кызын алалык,
Катуу кыргын салалык.
Эки бирдей жан досту
Күкүк менен коштошуп,
Эки колун учташып,
Арчатору күлүккө
Ээр токум салды – дейт¹.
Эки досту учкашып,
Элин көздөп жүрдү дейт.
Элине келип жетиптири,
Элине бир келсе,

¹ Кайталанган бир сап кыскарды.

Эли тарап кетиптири.
Аладан бээ сойду – дейт².
Азыркы айлын жыйиды – дейт,
Куладан бээ сойду – дейт,
Куюккан элин жыйиды – дейт.
Карадан бээ сойду – дейт,
Качкан элин жыйиды – дейт,
Ак боз бээ сойду – дейт,
Абдан бата кылды – дейт.

ЭР ТАБЫЛДЫНЫН КАЛМАК МЕНЕН ЭКИНЧИ МЕРТЕБЕ УРУШКАНЫ

Тоодой эт кылды, көлдөй чык кылды. Элине сорпо-шилен² берип, Табылды масылат кылып, уй түгүндөй көп калмакка жүрмөк болду – дейт.

«Ат жакшысын мин – деди,
Тон жакшысын кий – деди,
Эр жакшысын жый – деди,
Найза, кылыш колго алыш,
Капырды көздөй жүр – деди.
Күн чыгыш менен күн батыш,
Мусулман болсон, кел – деди.
Күн чыгышта көп калмак,
Ошону көздөй жүр – деди.
Бу кошунга келбеген,
Башы кетет байлоого,
Малы кетет талоонго».
Баары бирдей чогулуп,
Желбестен жорго миниптири,
Желбегей торко кийиптири,
Булар калмакты көздөй жүрүптур.
Жоо-жарагын кийди – дейт,

¹ Мааниси боюнча бир сап кошулду.

² Текстте «сорпо» деген сөз түшүп, шилен «чилен» болуп мааниси бузулуп калган.

Булар жоону карай жүрдү – дейт.
Найзалары колунда,
Сооттору жонунда,
Калкандары башында,
Кырк чилтени кашында,
Бир кудайдан тиледи,
Күн түбүндө көп калмак,
Ошону көздөй жөнөдү,
Бир кудайдан тиледи,
Үч ай, үч күн жүрөдү.
Жол жүргөндө мол жүрүп,
Эл четине жетти – дейт,
Теректин башы куураганда,
Тениздин суусу муздаганда,
Ат семирип нык толгондо,
Эр семирип бук болгондо,
Балдырган калдыр-кулдур эткенде.
Камыш бүрдөгөндө,
Эбелек учканда,
Эл алды түшкөндө,
Сүмбө* туу койгондо,
Орустун жолу он күндүк,
Ойногон атка бир күндүк,
Кытайдын жолу кырк күндүк,
Кыйналган атка бир күндүк,
Кырк жигитин жайлады,
Калмакты көздөй элчиге,
Кыркын бирдей айдады.
Кырк жигит күнү-түнү
Үч күн жол жүрдү – дейт,
Жер чамасын алды – дейт,
Чалгынчысы келди – дейт,
Кырк жигит аттанып барса,
Бир Ала-Тоо көрүндү,
Ала-Тоо экен деп жетип барса,
Адамдын өлүгү экен – дейт.
Азууларын аркайткан,
Ат өлүгү көп экен,

Муруттары чычайган,
Эр өлүгү көп экен,
Ункул мурун, чункул көз,
Калмактын өлүгү көп экен.
Чагара куйган ороодой,
Эки көздүн орду,
Жанаша түшкөн булактай¹.
Эки мурун салаасы,
Найзага сап бүткөндөй,
Жиликтеринин чондугу,
Ону көргөн адамдар
Бир муратка жеткендей.

Муну көрүп келип қырк жигити Табылдыга айткан жери экен. Ошондо Табылды кайра аттана келип ачууланып чыгып, силер бир өлүктөн коркуп, куру келесинерби? Не эр чаппай, не жылкы тийбей, мында эмне келдинер?» – деп ачуу кылган экен. Қырк жигит ачуусуна чыдабай, аттанып барып жылкы тийип келген экен.

КАЛМАКТАР МЕНЕН УРУШУП, АЛАРДЫ ЖЕНГЕНИ

Ошондо Чабдар аттуу Чалкалмак, күрөн аттуу таз эр калмак, үч бут тамекини бир чылымга салып тартчу экен. Оозунан чыккан тутуну кошунун капитап кетчү экен. Самсыган сан калмак, менсинген мин калмак Табылдыга кууп жеткен экен. Ошондо Эр Табылды Арчатору күлүккө кош басмайыл тартыптыр.

Карагай найза колго алышп,
Найзасы колдо буландап,
Кылышы белде кыландалап,
Айбалтасы жылтылдалап,
Үзөңгүсү шаркылдалап,

¹ Текстте, биринчиiden, ыр сабынын орду алмашылган, экинчиiden, «жанаша түшкө кулаттай» болуп сөз мааниси бузулган.

Ботодой көзү жаркылдал,
Бир кудайдан тиленип,
Кырк жигитин жайлады.
Кытайды көздөй айдады¹.
Кабактуу жерден качырып,
Белестүү жерден бекинип,
Күрөө чөптү көткө алыш,
Алмадай мылтык асынып,
Аяктай ташка жашынып,
Уй түгүндөй көп калмак,
Ойго чыга бергенче,
Отузун кыргын кылды – дейт.
Кырга чыга бергенче,
Кыркын атып салды – дейт,
Белеске чыга бергенче,
Беш жүз калмак кырылды,
Адырга чыга бергенче,
Алты жүз калмак кырылды.
Сансыз калмак кырылды.
Сан көтөрүп калды – дейт.
Чалкалмак качарына жер таппай,
Бараарына эл таппай,
Айласы куруп калды – дейт.
Байкуш калмак кырылды,
Бир төбөгө жыйылды,
Акылын таппай анда өлдү,
Эсепсиз калмак эми өлдү.
Катуу калмак кырылды,
Көчөгө барып тыгылды,
Бутканасы бузулду,
Катуу калмак кысылды.
Капыр калмак бузулду,
Кыргын тапты көп калмак,
Кыз-келини кыйналды.
Кыйкырып бала ыйлады,

¹ Бул окуяга тиешеси жок «отуз жигит чайлады (жайлады болсо керек), орусту көздөй айдады» деген эки сап кыскарды.

Каралуу калды катыны,
Кан Табылды баатырдан
Катуу калмак кырылды.
Катын, бала жыйылды,
Капыр калмак курусун,
Калмактын бейбаштыгы тыйылды¹.
Жигиттери жыйылды,
Кыргын болуп кырылды.
Он сегиз менен алтымыш,
Бир көчөгө жыйылды.
Кыргын таап ошондо
Кырылып калды көп калмак,
Көчөлөрү бош калды,
Эр Табылды бул баатыр,
Бир алганда төрт алды,
Калмактын журтун чапканда,
Кара куйрук нар алды,
Кыпча белин дагы алды.
Табылдынын кыйкырыгын укканда,
Көчөгө калмак калбады.
Кандай арга кылам? – деп,
Калмактар эч таппады амалды.
Балдарына барча алды,
Келин-кыздар жетелеп жүрүүгө,
Кызыл куйрук нар алды,
Кызыл алтын зар алды,
Эр Табылды баатырдын,
Арбагы журтка жайылды.
Күн чыгыш менен күн батыш,
Калмактын баары кырылды,
Арбак, кудай жар болду,
Эр Табылды жалгызга.
Аты Кызыр алдында,
Кырк чилтени кашында,
Он эки ыймам кырк чилтен,
Эр Табылды кашында.

¹ Кайталанган маанисиз 6 сап ыр кыскарды.



АЙРЫМ СӨЗДӨРГӨ ТУШУНДҮРМӨ

А.Тыныбековдун варианты боюнча

Алаңгир жаа (сыр жебе) – жылмакай темир, учталған жаанын бир түрү.

Булум – кымбат баалуу кездеменин аты.

Дүңгүл – нык, кажырлуу адам.

Дабан – ашуу.

Жесекчи – кароол карап, жер кыдырган киши.

Жабуу – монгол-калмактардын согуштук урааны.

Жапсарлуу жер – оной менен көрүнбөгөн буйта жер.

Жасоо – кол, аскер деген мааниде.

Зардал – иран сөзү, журт башчысы, билерманы.

Илекор – согуштун жол-жобосун жакшы билген акылман адам.

Кайгуул (монг.хайгуул) – жер кайтаруу, согуштук чалгын.

Карчабай – тынчсызданбай, элди бузбай деген мааниде.

Керет – бир нерсени сезе коую, түя коую.

Кантемир огу – чагылгандан түшкөн таш.

Касирет – кесир, чатақ, кырсык.

Коосөр – дарданпоз, акылсыз адам.

Кысырак – туүй элек, уйурғе жаны кошулган жаш бээ.

Колоп – коркуу, чочуп калуу.

Каскак – жыгач найза.

Куба төбөл – башы да, аягы да эмес, орточо.

Мүчүгөн – жүдөгөн.

Нокоро (окоро) – кооздолуп өрүлгөн ат жабдыгы.

Оорук – арка жак, тыл.

Опаалааш – туздаш, дамдаш, пикирлеш.

Саруурат – көрүүгө зар болуу.

Түйгүн – текстте тынч жаткан деген мааниде.

Тинтүүр – учтуу (миздүү) курч бычак.

Томуроон – урушсуз, талашсыз.

Чатыраш – оюндун аты (дойбу сыйктуу оюн).

Чий бурчу – бышык, кооз материалдын аты.

Шабыят – оюндун аты, бут менен тебишип, кубала-шып ойнолот.

ЫI. Дыйканбаевдин варианты боюнча

Бедөө (араб сөзү) – текстте күчтүү, алдуу деген маниде.

Калча – каардуу, ырайымсыз адам, эпосто калмак баатырларына карата колдонулат.

Мунажат (араб сөзү) – Алладан сурануу, тилек кылышып кайрылуу.

Сүмбө (араб сөзү) – мылтык атылгандан кийин жезди сүрүп чыгаруучу түз таякча.

Тукур (*тукур ат*) – чарбачылыкка ийги, күчтүү ат.





М А З М У Н У

<i>Кебекова Б. «Эр Табылды» – калк тарыхынын</i>	
күзгүсү	3
<i>Эр Табылды (Актан Тыныбековдун</i>	
айтуусу боюнча)	25
<i>Эр Табылды (Ырысбай Дыйканбай</i>	
үүлунун айтуусу боюнча)	371
Эр Табылдынын төрөлүшү	372
Эр Табылдынын жылкысын калмактар	
айдап кетиши	372
Калмактар менен уруш	375
Эр Табылдыга сагызган, күкүк жана кашкарлық	
бир молдо досунун кылган кызматы	376
Кашкарлық молдонун келип,	
Эр Табылдыны дубалаганы	378
Эр Табылдынын жаратынан айыгыш,	
үйүнө келгени	379
Эр Табылдынын калмак менен экинчи	
мертебе урушканы	380
Калмактар менен урушуп, аларды женгени	382
Айрым сөздөргө түшүндүрмө	385



Адабий-көркөм басылма

«Эл адабияты» сериясы

ӘР ТАБЫЛДЫ

Кенже эпос

ІІІ ТОМ

Түзгөндөр:

Ақматалиев Абдылдајсан, Кебекова Батма, Орозбаева Асель

Чыгышына жооптуу Ақматалиев А.

Редактору Төңирбергенова Ж.

Техн. редактору Жусупбекова А.

Корректору Орозбаева А.

Компьютердик калыпка салган Абдыкалыкова А.

Терүүгө 04.09.2015-ж. берилди.

Басууга 26.11.2015-ж. кол коюлду.

Кагаздын форматы 84x108¹/₃₂.

Көлөмү 24,25 б.т. Нускасы 500. Заказ № 03.

Бишкек, «Аврасия Пресс» басмасы